

84(2=Ки)кыр
А 36

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ

*Чыгармаларынын
сөгиз томдук жыйнагы*

III

ГҮЛСАРАТ

ЭРТЕ ЖАЗДАГЫ ТУРНАЛАР



УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-4
А 37

Көркөм сүрөтчүсү Рысбек Исаков

1-басылышы 2008-жылы чыккан
2-басылышы 2008-жылы чыккан

Айтматов Чынгыз.

А 37 Чыгармаларынын жыйнагы: III том. Повесттер, ангемелер. /Түз. Абылдажан Акматалиев. – З-бас. – Б.: «Улуу тоолор», 2014. – 384 б.

ISBN 978-9967-13-989-3

Чынгыз Айтматовдун 8 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары жана публицистикалары кирди.

А 4702300100-14

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-4

ISBN 978-9967-13-989-3

© Айтматов Э. Ч., 2014



ГҮЛСАРАТ

I

Өр талашкан кара жолдо эски араба айдаган
кары киши келет. Араба тарткан кула жорго
Гүлсары да картаң ат, абыдан эле картан ат...

Чоң сайдын таманынан тиги кырга чыккычакты итапкан өр. Кышында өтсөн, жолдун эки тарабындагы ээн адырдан бороон улуп, кар тоzonу уруп турат, жайында өтсөн леп эткен жел жортпой үп болуп, дымыктырып курутат.

Ушул жол менен жүрүп калган кезинде Танабай өргө чыккычакты чыдабай кетер эле. Жай бастырып жүргөндү жининдей жек көрчү. Жигит күнүндө райборборго көп келип, кайра кайтканда аттын оозун коё берчү, теминип текирентаскак менен чыгып барчу. Жолдош-жоро менен чогуу өгүз кошкон арабага түшүп келип-кеткен күндөрү да болду. Андайда Танабай арабадан ыргып түшүп, кийимин ыйыгына арта салып, шапылдай басып өр талаша жөө жөнөчү. Чабуулга бет койгондой кажарлана катуу басып, кырга чыкканда гана бир токточу. Анан өпкөсү ачышып, аптыга дем алып, этекте жылжып келаткан арабаны күтүп турар эле. Бирок өгүз басык менен илкигенче ушинткенин артык көрчү.

Досунун бул кылыгын маркум Чоро тамашалап калар эле:

— Танабай, эмне үчүн ىшин онунан чыкпай жүрөт, билесинбى? Чыдамын жок, шашмасын. Кудай акы, шашмасын. Өлүмдөн башканын баары эрте болгону жакшы деп коёсун го өзүн. Ошондой. Дүйнөлүк революция да эртен эле болсо дейсин. Революцияны коё турчу, ушу Кара-Сайдын кырына чыккычакты чыйпыйын чыгып кетет. Башкалар жайбаракат бастырып баратса, сен болбойсун, жоо кууп келаткансып, камчыланып-теминип жибересин. Ошондо утканын кайсы? Кырга чыгарын чыгып алыш, баары бир калгандарды күтүп турасын. Дүйнөлүк революция да ошондой, досум, билип кой, жалгыз өзүн сүзүп кирип бара албайсын, жамы жүрт тегиз жетмейин күтүп турасын.

Бул сөздөр илгери айтылган, андан бери күндер картайып, түндөр эскирди.

Мына бу жолу болсо Танабай кырга чыкканын байкабай да калды. Карыллыкка моюн сунганы ушу тура. Ашыкпады, кашандатпады, картан аттын басыгы менен жаман арабасын кылдыратып келе берди. Кийинки кезде ал арабасын айдалап, узак жолго жалгыз чыкканга көнүп алган. Илгерки үзөнгүлөр кагышып, шатыратман дуулдап чогуу жүргөн жолдоштору эми жок. Бир сыйрасы согуштан кайтпады, башкасы өз ажалынан кетти, көзү тирүүлөрү болсо төрүнөн көрү жуук болуп үй-үйүндө. Жаштар азыр машине минип жүрүшөт, картан ат кошкон эски арабага түшпөйт.

Эски жолдо дөңгөлөктөр кылдырттап, бурандап айланат. Айылга жеткиче дагы далай айланар. Алдыда мелтиреген боз талаа жатат, каналдан өткөн соң тоо этегин бөксөлөп дагы далай жер.

Аты күндөн күнгө алдан тайып баратканын Танабай көптөн бери байкап келатат. Бирок азыр өз ойлору менен алек болуп, аттын жүрүшүнө серп салбады. Жол узагы чын, чаалыкса картан ат чаалыккандыр. Мындан кыйын жолдорду баскан Гүлсарат эптең жеткирер...

Кула сары түсүнөн улам кулунтайынан Гүлсары атыккан жорго бүгүн Кара-Сайдын өрүнөн акыркы жолу араба тартып чыгып, зуулдап еткөн өмүрүндө зуулдап жүргөн узак жолу түгөнүп, акыркы кадамдарын шилтеп баратканын Танабай кайдан билсин. Гүлсарынын кончулу каранғылап, башы айланып, жер чайпалып, улам бир чети асманга тийип жатты, бет алдында жол түгөнүп, түбү жок каранғы тунгуюк, тоо көрүнбөй учкун учат, туманбы, түтүнбү, дүйнө кызыл көрүнөт. Ат минтип мүргүп баратканын Танабай билбеди.

Аттын карылыгы жеткен жүрөгү мыкчыла өйүп келет, моюнчак кысып, дем алышы кыйындалап келет. Бир капиталына оогон шилиясы уча соөгүн өйкөп ачыштырат, тикенби, же кийизинен башбаккан чегеби, моюнчактын астынан сол омуроосун бирдеме жанга батыра сайгылап келет. Чоктугундагы эски жоор карты сыйрылып, ачылып калган эле, эми ысып-күйүп дуулдап келет. Айдоо малтап бараткансып, буттары да оор тартып, түяктарына коргошун уютуп койгондой.

Бирок картан ат чымыркана тартып баратты, картан Танабай көнүмүшкө сала анда-санда «чү» деп божу силкип кооп, өз ойлоруна алагды. Танабайдын ойлонор жөнү бар болчу, ойлоор ою бар болчу...

Эски жолдо дөнгөлөктөр жай кылдырттайт. Гүлсары жаны кыйналса да, моюбаган кадимки жоргосуна салымыш болот.

Гүлсарат төрт аяғы адеп шилтенгенден жорго чыгып, баралына келгенде данкы дабан жарып, өмүрүндө жакшылыкты да, жамандыкты да көп көрдү. Гүлсары Гүлсары болуп турган тушунда арабага чегиш үч уктаса түшкө кирбес эле. Бирок, «ат башына күн түшсө, суулугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет» деген кеп ырас.

Ал күндөрдүн баары артта алыс калган. Не бир сынакы жорголор чанында калып, арылдалп марага чыгып келип, әлдин жер дүнгүрөткөн дуусуна кулагы тунуп, өпкөсү көөп турчу күндөр да артта калды. Азыр минтип өмүрүнүн акыркы марасына өлө-тала жетпей барат. Ал әч качан жеңиши марасына минтип кыбырап араң жетпеген, әч качан өлүм марасына минтип зуулдалп тез учпаган. Улам кийинки кадамы акыркы марасы болуп баратты азыр.

Дөнгөлөктөр эски жолдо кылдырттайт.

Аяк астынан жер көчсө жаныдан буту тақанчыкtagанда жер көчүп башы айланган кулунчак күндөрү эсине түштү. Жайлоодогу кара сазда оюн салып чуркаса, жер былкылдалп, тоолор кошо чуркап, күн шангырай кишенеп аскадан-аскага секирип, коштоп жөнөөр эле. Тепендеген кулунчак кишенеп качкан күндү кубалап, куйругун чычайта бадал аралай чаап, кара сууну чачырата кечип өтөөр эле. Ачууланган күрөң айгыр кулак жапырып жете барып, кайрып келмейинче салык курсак энесинин тынчы кетип окуранганына кулак салбай оюн салып кете берчү. Кулунчак күндөрүндө үйүрдөгү жылкы

мөлтүр суудан көрүнгөндөй эмнегедир буттарын асманга каратып басчу, салык курсак энеси болсо, таноолорун кытыгылап көбүктөнгөн булут болуп көрүнчү. Кулунчактын баарынан жакшы көргөнү ошол жылуу, шириң сүт булут. Сүт толгон эмчек тырсыйып, кулунчактын ууртунаң көбүк буркулдап, аптыга жуткан сүттүн таттуу даамы тандайына жагып турар эле. Жалдуу энесинин салык курсагына жөлөнүп, тумшугу менен эмчекти эрине түрткүлөп коюп турганды жакшы көрчү кулунчак. Бүт дүйнө күнү менен, жери менен, атүгүл энеси менен кошо аптыга жуткан көбүктүү шириң сүттүн ичинде эле. Курсагы тойсо да канбай калгансып, кайра дагы бир соруп, анан дагы соруп коюп тура бергенди жакшы көрөр эле кулунчак...

Бирок ал күндөр көпкө созулбады. Алгачкы көрүнүштөр өзгөрдү. Көктөгү күн кишенеп, тоодон-тоого секиргенин койду, чыгыштан чыгат да, жолунан тайбай жүрүп отуруп, батышка батчу болду. Жылкы буттарын асманды каратып баспай, саздуу жерди бىлчылдатып, таштуу жерди тарсылдатып, жер төпсөп басчу болду. Жалдуу энеси кулунтайынын чычаын жыттап мээрленип турчу эле, эми кәэде жинине тийгендө ыйык жалдан оорута тиштеп алчу болду. Желини кичирейди, сүтү байыды. Кула кулун эми чөп оттошко көндү. Узак жылдар созулуп түгөнбөгөн, мына азыр түгөнүп бараткан өмүр ошентип башталган.

Ушул узак өмүрүндө Гүлсарат кулунчак күн-дөрүн, кайрылгыс кеткен ошол жайды эч качан эстеп, элестетип көргөн эмес. Жонуна ээр токулуп, белине басмайыл тартылганы ал ар кимдин астында түгөнбөгөн түрлүү жолдор менен тапы-

рата жүрүп келди. Мына бүгүн акыркы жолунда баратканда көктөгү күн козголуп, бут астында жер чайпалып, көзү тумандап, дүйнө чаар-ала тартканда илгерки өткөн ошол жай закым болуп көз алдына тартылды. Андагы жанаша чуркаган тоолор, туякка жумшак тектир саз, тегергинде бышкырган үйүр жылкы, салык курсак жалдуу энеси закым ичинен үзүл-кесил көрүндү. Оюн салчу кулунчак кезин эстеп алыш, алды жагынан көрүп алыш, Гүлсарат жан-ала-кетке түштү. Салмактанган буттарын тарпылдатып, моюн созо алдынкы әлестерге жүткүндү, жан жыгачтан чыгып, моюнчактан бошонуп, догоодон¹ сууруулуп, алдынан кайра бир көрүнгөн илгерки дүйнөсүнө кирип кетүүгө шашты. Бирок улам жеттим дегенде алдамчы әлестер жалп очёт да, Гүлсарат жаны кейип калат. Кулунчак күнүндөгүдөй энесинин мээримдүү окуранганы жүрөгүн кытыгылап азгырды, калың топ жылкы күтүрөтө жүрүп, Гүлсарыны жан-жагынан тийип өтүп, куйруктары менен чаап өтүп жатты. Үйүргө сүрөөлөш кошо чабайын деп умтулгучакты от жалтылдаган борошо тегерете уюлгуп, буюкура камап калат, борошонун ачуу муздак куйругу кулакка-түмшукка чапкылап, көзү менен таноолоруна кар толуп калышп жатты, ысып-күйүп тердеп келатса да, калчылдап чыйрыгып, үшүп чыкты. Алдынан көрүнгөн алиги укмуш дүйнөнү борошо жеткирбестен үн-дабышсыз айдап кетип баратты. Тигине тоолордун карааны очту, жайыт, суу жоголду, анан үйүр жылкы үйүрү менен каалгып көккө учуп кетти. Алдында жалдуу энесинин курсактуу карааны

¹ д о г о о – жарым иймек, араба жабдыгы.

гана жылбырска толкун суудагы сүрөт сымал титиреп аран турат. Энеси кулунчагын таштап кете албай кылчактап турду. Чакырып кишенеп турду. Гұлсарат бар алынча ый аралаш өңгүрөп кишенеп жиберди, бирок шангыр доошун өзү укпады. Ошондо элестердин баары өчтү, борошо да токтоду. Калдырты басылып, дөңгөлөктөр токтоду. Моюнчактын астындағы жан кашайткан жарааттын ооруганы да басылды.

Жорго тенселип токтоп туруп калды. Ачылбай көздөрү ачышты. Башы зынқылдап, түшүнүксүз, басылгыс.

Танабай божуну алдыңқы тактанын кырына арта таштап, олдоксон оонап арабадан түштү да, уюган тизелерин жазып, белин мекчайте аран түзөп, кабатырлана атынын жанына келди.

— Сени кудай урдубу? — деп жекирип койду жоргосун.

Гұлсарат сабагынан үзүлгүдөй саландаган чон башын моюнчактан саландатып, мұргұп турду. Өпкөсүн кагып дем алса, каржайған кабыргалары терисин тәэп чыгат. Бир кездеги алтын түспөл аксарғыл кейпи азыр қара тер эзген чаңдын кирине кара буурул тартып жонунан, соорусунаң куюлган кирдүү тер курсагына, саны ылдай шыйрагына, туягына чейин салааланып из салып жатат.

— Эмне болду, катуу кууган жокмун го, — деп өзүнчө булдурап, Танабай шаштысы кетти. Басмайылды бошотуп, моюнчактын боосун чечти. Суулугун чыгарса, ысық шилекей былжырап, колуна илешти. Жаны кейиген Танабай жени менен аттын тумшугун, моюнун аарчып жиберди. Анан арабадагы калган чөптөн бир колтук алып келип, алдына салды. Бирок Гұлса-

ры чөпкө карабады, аны майда калтырак басып турду.

Танабай бир тутам чөп алыш, тумшугуна кармады.

— Ал, кичине алсан боло, эмне болуп калгансын?

Гүлсарынын шалбыраган эриндері қыбыр этти, бирок чөп искеј албады. Танабай аттын көзүн үңүлө карап алыш, жүрөгү шуулдады. Чөнөгүнө терең батып, кирпиги жок салбыраган кабак алдынан көздү көре албады. Адам жашабаган караңғы үйдүн онурайган сынық айнегиндей болуп көз жок, чөнектүн чункур түбүндө бирдеме өлүмсүк жылтырайт.

10 Танабай эмне қыларын билбей еки жагын каранды. Алыста қыркалантан тоо, андан берки теребел бүт әэн талаа. Кара жолдон да караан көрүнбөйт. Бу маалда жолоочу сейрек жолугат эмеспи.

Картан ат менен картан чал әэн жолдо мундашып жалгыз турду.

Февралдын аягы эле. Этектеги кар кетип, ан-жардын тескей түптөрүндө, шабырлуу буйгат жерлерде гана даакысы түшпөгөн бөрү жондонуп, үзүк-үзүк киргил кар жатат. Жердин тону кете элек, жаздын жаны кире элек, күнгөй беттеги жылымдаган топурак менен сарыгып эриген конулдагы кардын жыты келет. Құн ырайы суз, коюну суук, құн кечтеген сайын ызгаары жандан өткөн сыйдырымдан башка әэн талаа бетинде қыбыр эткен кыймыл жок. Танабайдын шүйү качты¹.

¹ шүйү – шүмүрәйүү, демейки көркүнөн (көрүнүшүнөн) ажыроо, арыктоо, көнүлү чөгөт болуу.

Бапсыйган сакалын экчеп, куур тондун даа-
кы жүндүү женин салбырата кол серепчилип,
батышты көпкө карап турду. Кумсарган күн жер
кыйырында тытылган булуттардан саландап
түшүп баратты. Күн бүгүн бузула коёр түрү жок,
бирок ырайым сезилбеген талаа бети сурданып,
суук болуп келатты.

«Мунуну билгенде келбей деле койбойт бе-
лем, – деп Танабайдын айласы куруду. – Эми
эмне, же үйдө эмес, же Чүйдө эмес, эрме чөлдө
турат экем да эңгиреп. Атты да жөнү жок жер-
ден курутат турбаймбы».

Ырас, Танабай эртең чыкса да болмок. Күндүз
жолдо кокус болсо да өткөн-кеткен бирөө жо-
лукмак. Алыс жолго түш оой чыгып, ушу кезде
да ушинтип жол жүрөбү?

Жол учунан бараткан-келаткан машине көрү-
нөр бекен деп, Танабай жээктеги дөбөгө чык-
ты. Эки тараптан тен көз жеткен жерде караан
көрүнбөдү. Ал сенделип кайра арабага келди.

«Бекер шашыпмын», – деп шашмалыгы үчүн
ал өзүн дагы жемеледи. – Уулунун үйүнө түнөп
алар жерде болбой шашып чыккан өзүн да, шаш-
тырган себепти да тилдеп турду. Түнөп калса,
аты да тыныгып албас беле. Эми карачы!..

Танабай ачуулана колун силкип койду. «Жок,
баары бир түнөбөйт болчумун. Жөө калсам да
кете бермекмин! – деп өз жоругун актады. –
Болбосо кайнатасына да ошентип айтат бекен
ой? Жаманмыныбы-жакшымыныбы, кайнатасы-
мын го. Мисирейип туруп айтканын карасан,
өмүр бою койчу-жылкычы болуп жүрүп, кары-
ганда куулуп чыгар болгон соң партияга башында
эле өтпөй койгондо эмне дейт... Уулумда да бар.
Жер тиктеп унчукпайт. Атацан кеч десе, ал ур-

ган кечип кетиштен таюу тартпайт. Нымтыраган арам, дагы жагынып чон болгусу бар. Атаң көрү-ү, атаң көрү-ү!.. Азыркы жаштарың эл болуп деле жарытпайт го».

Ушинетип өз оюна дүүлүгүп ысып кетти, көйнөгүнүн жакасын чечти да, атты да, жолду да, басып келаткан түндү да унутуп, арабасын тегерене энтигип баса берди. Анда деле токтоно албады. Жана уулунун үйүндө унчукпай койгон, келини менен жаакташып отурмак беле. Анда айтылбаганы мына эми кайнап чыкты, жолдо келатып жанын кашайткан ойлорун ал азыр келинине тик айтмак: «Мени партияга сен алган эмессин, балам, кууп чыккан да сен эмессин. Айыгышкан а кезди сен кайдан билмессин. Азыр айтканга оной. Азыр элдин баары билимдүү, сый-урматтын үстүндө. Андачы? Анда биз барды-жоктун баарына жооптуу болчубуз.

12 Жооптуу болгондо да кандай, азыркычылап сөгүш алыш, күлүп кете бермей жок! Анда атаң үчүн да, энен үчүн да, досун үчүн да, касың үчүн да жооп берчүбүз, жадагалса коншунун ити үчүн да жооптуу болчубуз. Билдинби?.. Ии! А жанагы чыгарып салган туурасында болсо, сен жаратты тырмаба! Ал менин жаратым, келиним. Сен жаратты тырмаба!»

— Сен жаратты тырмаба! — деп жарыя сүйлөп жиберди Танабай арабасын айланып жүрүп. — Тырмаба жаратты!

Ушул бир сөзүн кайталай берди. Башка айтар сөзү жок сыйктанып, башка сөз таппай калгансып, «тырмаба» дей бергенине кайра кыжыры келди.

Жолго түнөп каламбы, бир айла табыш керек го деген ой эсине келгичекти ал арабаны тегеренип баса берди.

Ире-шире күүгүмдү чоктугу менен уча сөөгү уркуюп, саландаган башын көтөрө албай буттары бүгүлүп, жаны чыгып, сөөгү эле тургансыйт Гүлсары.

— Сага эмне болду, ыя? — Танабай аттын жанына келип, өпкө кага акырын онтогонун укту. — Үргүлөп кеткенсин го? Кыйналып турасынбы, картаңым? Ыя, ахыбалың жаманбы? — Карбаластап аттын кулагын кармап көрсө муздак, жалынын астын сыйпаласа да муздак тер чыпылдалп турат. Баарынан да төгүлгөн жалдын кадимки салмагын сезбеди, ошол чочутту Танабайды. «Картайып бүткөн экенсин, байкушум, жалпылдаган жибек жал чыпкаланып бүтүптур. Барыбыздын картайганда көрөр күнүбүз, баар жерибиз ушу да», — деп өзүнчө кейип кетти. Аナン эмне айла кыларын билбей делдейип, дагы турду. Эгер атты араба менен кошо таштап, жөөжалаңдалп жүрүп отурса, түн ортосу оогондо капчыгайдагы кароол үйүнө жетип баар эле. Танабай катыны экөө ошерде турат. Тегерегинде башка жан жок. Суу өрдөп бир жарым чакырымдай жогору дагы бир үй бар, қолхоздун суу башы. Ал экөө гана тоо арасында. Танабай жайкысын чөп чабыкка, кышкысын маяларга көз, койчулар же чабылар чөптү тепсетип же жыйылган чөптү тоноп кетпесин деп, колхоз атайы койгон.

Откөн күздө Танабай бир жумуш менен жакага түшүп, конторго кирип калган эле, башка айылдан келип иштеп жаткан биргат жигит айтып калды:

— Аксакал, атканага барыңыз, сизге башка бир ат тандап койдук,— деди. — Картаныраак, картаң болсо да сиздин ишинизге жарайт,— деди.

— Ал кайсы ат экен? — деп Танабай түкшүмөлдөп токтой калды. — Дагы бир чобурду кармата салганы турасынарбы?

— Барсаныз көрсөтүшөт. Кула жорго бар экен го? Сизди жакшы билет дешет, бир кезде минип жүргөн турбайсызыбы.

Танабай атканага барып, короодон Гүлсарыны көргөндө жүрөгү мықчыла түштү. «Кайра жолугушат деген ушул экен да», — деди ал картайып, минүүдөн чыгып калган жоргого. Албайм дешке оозу барбады, жетелеп чыгып кетти.

Үйгө келгенде катыны араң тааныды.

— Э Танабай, бу баягы Гүлсары эмеспи? — деди таныркап.

— Ошол, эмне кылайын... — деп күнкүлдөп койду Танабай катынын тик багып карабай.

Жоргонун жорго тушуна дагы Танабайдын жоруктарын терендете эскерүү экөөнө тен онтойсуз болмок. Жаштыгынанбы, ал кезде Танабай бир топ күнөөгө баткан. Сөз ошол жакка ооп кетпесин деп орондоп калды:

— Эмне туруп калдын, өзөк жалгаар бирдеме берсен боло, курсак ачты.

— Карылык дегенин ушул экен да, — деди катыны. — Сен айтпасаң мен мунун Гүлсары экенин таанымак эмесмин.

— Анын эмнесине таңыркадың? Экөөбүз эле сонун болуп турабызыбы? Ардеменин өз убагы бар.

— Мен да ошону айтам да. — Катыны ойлуу баш чайкап шыпшынды да, анан ак көнүлдөнө күлө сүйлөдү. — Эми жоргону минип алып, түн катып дагы жортосун го дейм? Мейлин, уруксат.

— Койсончу, — деп олдохсон кол силкти да, Танабай катынына далысын сала бурулуп кетти.



Тамашага тамаша менен эле жооп берсе эмне болмок, Танабай коомайлантанынан сөз таппай бастырманын үстүнө чыгып кетти. Атка чөп алымыш болуп, көпкө күйпөлөктөдү. Анын баарын унутту го десе, али эсинде туралады.

Мордон түтүн бурулдап, үйдө зайыбы түшкүдөн алышп койгон тамакты жылтышп жатты. Танабай чөп менен алек болуп, там башында жүрө берди.

— Түшпөйсүнбү, тамак дагы муздалап калмай болду,— деди зайыбы акырында эшикке чыгып.

Ал кайра кайрылып алиги сөзүн козгободу. Козгогондо кажаты канчалык эле качанкы окуянын?..

Күздү күздөй, кышты кыштай Танабай жоргону багып чыкты. Жемин үзбөй, кебек берди, кызылча туурап берди. Антпесе карыган аттын тиштери жешилип, дүмүрлөрү эле калыптыр. Ошентип атты онуна келтирип койгондой болгон. Эми минткенин карабайсынбы? Ээн жолдо кандай айла кылат?

Жок, ээн жолго атты таштап кете албады.

— Ыя, жаныбарым, ушинтип туралады да беребизби? — Танабай акырын итерип койду эле ат тенселип барып калыбына келди. — Коё тур эмесе.

Камчы сабы менен арабанын түбүн чукулап жатып, келинине картөшкө салып келген капты илип чыкты. Каптын түбүндө жоолукка оролгон нан болмок эле, эртеменен зайыбы салып жаткан, эми эстесе болобу. Танабай бешмантынын өнүрүнө нанды майдалап туурады да, Гүлсарынын тумшугуна кармады. Ат нандын жытын шуулдата илеп тартты да, бирок жей албады. Танабай колу менен жегизе баштады. Чымчып алышп ууртуна салса, ат эптең күүшөгөн болот.

— Ал, ал, кичине жеп алсан, кыбырап үйгө жетип аларбыз? — Танабайдын ындыны кайра жанды. — Акырын кыбырап жүрө берсек жетебиз да, ээ? Үйгө жетсек, кемпирим экөөбүз сени аспиеттеп багып алабыз,— деп кобурап турду Танабай.

Алаканына чууруган аттын шилекейи саал жылуулана баштаганы да кубантты.

Нан күүштөткөн сон, Танабай жоргону жылоодон алды.

— Кана, эми басалы. Тура бергенде болбойт. Кеттик! — деди аягында кадимкисиндей үнүн бек чыгарып.

Жорго ордунан козголду, араба кыйчылдап, дөңгөлөктөр кара жолдо кылдырттай баштады. Кары киши, картаң ат экөө кара жолдо жай баратты.

«Ал-кубаттан биротоло ажыраган экенсин го, байкушум,— деп ойлоп баратты Танабай. — Канчага келдин деги, Гүлсары? Жыйырма асый болдун го дейм, же андан да көбүрөөкпү... Көбүрөөк болуш керек»...

II

Экөө алгач согуш бүткөн жылы жолуккан. Танабай Бакасов ефрейторлукка чейин жетип, согуштун батышында да болду, чыгышында да болду. Квантун аскери кол көтөргөндөн кийин бошонуп үйүнө кайтты. Жалпы эсепте алты жыл бою «айт, два» менен жүрдү. Кырк жылы кыргын болсо да, бейажал чымын өлбөйт дегендей кудая шүгүр, кандуу майдандан алты саны аман чыкты. Ырас, бир жолу контужин болуп онолгон, дагы бир жолу көкүрөгүнө оскол тийип,

эки ай госпиталда жатты да, айыккан сон бөлүгүн кууп жетип алган.

Үйүнө кайтып келатканда станчадагы дүкөн кармаган келин-кезек аны «абышка» деп атады. Тамаша кылгандары го, Танабай оюна деле алган жок. Ырас, жаш эмес эле, бирок карып калган да чагы эмес болчу. Согуштун ырайымсыз шамалына өнү тотуккан, мурутун ак арала-ган, ошол эле болбосо эр мүчөсү уютуп койгондой чымыр, теше тиктеген көздөрү учкун атып курч. Согуштан келген сон бир жылдан кийин зайыбы кыз төрөп берди, кийин дагы бир кыздуду болду. Эки кызы тен азыр күйөөдө, бала-чакалуу. Жайкысын, из суутпай каттап турушат. Улуу кызынын күйөөсү шоопур, жүк машине айдайт. Үй-булесүн бүт машинесине отургузуп алат да, тоодогу карыяларга деп чаап келип калат. Кыздары менен күйөө балдарына Танабайдын таарынычы жок, көнүлү тынды. Жанагы уулу гана болбой калды. Бирок ал узун сабак башка кеп...

А кезде болсо, жоо жейип жолдо келатканда көңүл сергек, көңүл курсант. Чыныгы турмуш эми башталгандай көрүнгөн. Чоң станчаларда оркестр ойноп тосуп алыш, оркестр ойноп узатып, кубанычтан жүрөк кабына батпай лакылдап алыш учкан. Үйүндө зайыбы күтүп, сегизге караган уулу мектепке камынып турган кези. Өткөн өмүр, көргөн күндүн баары эсепке кирбей, Танабай жолдо келатып, кайра жаны туулгандай сезген. Кечээгинин баарын унутуп, эртеңкини гана ойлогусу келген. Келечеги көз алдына жаркырап даана тартылган: жашоо керек, балдарды өстүрүп, чарбаны ондоп, там салып... иши кылып жашоо *жерек*. Эми бул максатына

КИТЕПКАНА

ИНВ № 990413

бөгөт жок, болбошу да керек. Анткени кечээги өткөндөрдүн баары келечектин кунуна кетпедиби. Қан майданда жан аябай қырчылдашып кыйылган өмүрлөр ошол эртеңкинин курмандыгы болбодубу. Ушунча кымбатка турган чыныгы турмуш мына эми башталат деп өрөпкүп келатты Танабай.

Бирок Танабай адатынча а жолу да шашып ойлоптур. Келечектин курмандыгы дагы далај жылдарын, көп өмүрүн зарп кыларын билбептири.

18

Алгач Танабай дүкөндө барсканчы болуп иштеп жүрдү. Илгери бир үйрөнгөнү бар эле, эми барскан колго тийип, дөшүгө жеткен соң эртеден керәели кечке күрсүлдөтчү болду. Кызарган темирди ары-бери оодарганга үлгүртпөй шаштысын кетирет. Барскандын күрсүлдөгөн доошу, тириликтин убайымын унуткарган дүкөн үндөрү азыр да кәэде кулагына толо жаңырып турат. Курсак ач, кийим жыртык, аялдар кепичтерин конултак кийип, балдар шекер деген эмне экенин билбейт, колхоз болсо мамлекеттин карызына белчесинен баткан. Ошонун баарын унуткарган барскандын күрсүлдөгөн дабышы эле, Дөшү зыңгырап, кызыл-көк учкундар шыркырап, Танабай болсо барсканды көтөрүп урган сайын: «Угх!.. Угх!..» өпкө кагып, ал ортодо «Баары болор, баары бүтөр, негизгиси – жендик, негизгиси – жендик» деп ойлонот. Анын оюн барсканы: «Жендик, жендик, дик, дик, дик!» – деп коштоп күрсүлдөйт.

Жалгыз Танабай эмес, ал кезде элдин баары женишке курсагы тоюп, жеништен кубат алып жашаган.



Анан Танабай жылкычы болуп кетти. Аны көндүргөн Чоро болду. Ракматы Чоро анда башкарма, согуш бүтөр бүткүчө колхоз башкарып келген. Жүрөгү начарлыгынан аскерге жарабай калган. Бирок үйдө болгону менен Танабайдан бетер жукарып, картайып кетиптир. Танабай согуштан келип, жолукканда эле байкаган.

Чородон башка бирөө болсо, Танабай сөзүнө ийигет беле, дүкөнду таштап, жылкыга кетет беле, ким билет, Чоро эски досу. Экөө комсомол күнүнөн баштап кедей-кембагалдарды колхоз болгула деп үгүттөп, байларды кулакка тартып чыккан. О, андагы Танабайдын курчтугун коё кал. Кулак болсун деген тизмеге кирип калганды аячу эмес...

Чоро дүкөнгө атайы келип, Танабайды жаңы жумушка көндүргөнүнө өзү да ыраазы болуп калды.

— Барсанынан ажырабай чатак кылабы дедим эле,— деген ал арық бети тырыша күлүмсүрөп.

Кеселман эле Чоро, териси соөгүнө катып, бетинин бырышы жыш, эттен түшкөнгө куурайдай узарып, моюну кылдай ичкерген. Күн жылуу болсо да, үстүнөн купайкесин түшүрбейт.

Экөө дүкөндүн артындағы арыкка буттарын салып коюп, көпкө сүйлөштү. Чоронун жаш чагын эскерди Танабай. А кезде айылдагы көзгө түшүмдүү жана жалгыз билимдүү жигит Чоро болчу. Оор басырык мүнөзүн, кайрымдуулугун, боорукерлигин эл жакшы көрүп, урматтап турчу. Танабайга анын кен пейилдиги анча жакчу эмес. Қәэде жыйналышта Танабай туруп алыш, душман менен айыгышкан тап күрөшүндөгү Чоронун кечиримсиз жумшактыгын аябай сынга

алчу. Ал минтип сүйлөгөндө оозунан чыккан сезү гезиттин тилиндей тақ, орноктуу чыгар эле. Анткени жарыя окуудагы уккандарынын баарын кайталап, Чорого багыттап салчу. Кээде айтарын айтып алыш, сөзүнүн курчтугунан кайра өзү чочулаар эле. Бирок айтса айткандай айтчу.

— Мурдагы күнү тоодон келдим,— деп отурду Чоро. — Аскерлерибиздин баары келдиби деп сурашат чалдар. Аман калгандары бүт эле кайткандай болду дедим. «Анда качан ишке чыккылары бар?» — дешет. Иштеп атышат, бири өндүрүштө, бири курулушта жүрөт дедим. «Аны билебиз. Бу жылкыны ким багат? Же биз өлөр күндү күтүп жүрүшөбү? А күнгө деле аз калды окшойт», — дешет. Чыны менен уялдым. Сөздүн унгусун баамдап атасынбы? Ал чалдарды да биз жылкычылык согушуна аттантканбыз. Ошондон бери кынқ этпей келатышат. Жылкы багышabyшканын иши эмес экенин өзүң жакшы билесин. Түн уйкусу, күн тынымы жок, качан болсо ээрден түшпөй жүргөнү жүргөн. Дербишбай эсиндеби, ракматы ээрде тоонуп калбады беле. Ат тандап үйрөтүп, аскерге жиберип тургандар да ушу чалдар болду. Жетимиш ашканда жаныңы тындырбай ойдон тоого чапкылатып койсунчу. Сөөгүн чачылып, сай-сайда калар. Ушунча чыдап бергенине да ыракмат айтыш керек чалдарга. Аскер жигиттерибиз чет жактан маданият көрүп келип, эми жылкычылыкты айтсан мурдун чүйрүшөт. Ээн тоону кыдырып, бөрү белем дешет. Көрдүнбү, ахыбал ушундай. Өзүң колдобосон болбой калды. Сен аттансан, калгандарын укурукташ оной.

— Болуптур, Чоро, зайыбым менен сүйлөшүп көрөйүн,— деди Танабай.



Ичинде ойлоду: «Бороон-чапкындап баштан кандай күндөр өтпөдү, а сен баяғы эле бойдонсун. Борукерлигиндин ташпишин тартасын да жүрөсүн. Балким анын да туурадыр. Согушта әмнени гана көрбөдүк, элдин баары сендей кең пейил, боорукер болсо го, атаганат. Бир келген бул өмүрдөгү туура жүрөр жол балким ушудур».

Ошентип макулдашып ажырашты. Танабай дүкөнүнө басты. Саал бара түшкөндө Чоро кайра токтотту.

— Танабай, токточу. — Ал жакын бастырып келип, ээрден өбөктөй Танабайдын жүзүнө үнүлдү. — Мага таарынып жүргөн жоксунбу, ыя? — деди акырын. — Такыр чолом тийбейт. Жаш чагыбыздай жай отуруп, чечиле бир сүйлөшсөм дейм. Канча жыл көрүшпөй жүрдүк. Согуш бүтсө, жумуш женилдеп, кол бошоор десем, кайра көбөйдү. Кээ түнү ар иштин башын ойлой берип, уктабай таң атырам. Чарбаны кантип ондосок, эл тоюнса, план аткарылып турса деп бир санаага батып алсам, аягына чыга албайм. Эл да жаңырды, эл сыйктуу жакшыраак жашагысы келет...

Бирок экөөнүн тең чолосу болбоду, ээн отуруп, эркин сүйлөшө алышпады. Убакыт болсо октой учуп өтө берди. Кийин биротоло өтүп кетти.

Ошо күздө Танабай жылкычы болуп тоого көчтү, Торгой чалдын жылкысынын ичинен кула тайды ошондо алгач көрдү.

— Мурастап калтырарың барбы, аксакал? Жылкынын түрү жупуну го? — деп какшыктап калды Танабай жылкыны санап алган сон.

Торгой чал ээгинде эки тал сакалы жок, чүрүшкөн кол башындай чал болчу. Өзү меке¹ чал болсо, башындагы сансаң² тебетейи көмкөргөн казан кебетеленип калар эле. Мындаи чалдар кыялыш чапчан, ишке ыкчам болот. Бирок Торгой чанырып чыкпады.

— Жылкыдай эле жылкы,— деди ал кенебей.
— Мактанар артыкчылыгы жок, кубалап кайтарсан көрө жүрөрсүн.

— Э, аксакал, мен жөн эле тамашалап айттым,— деди Танабай кайта жумшарта чалып.

— Бирөө бар! — Торгой көзүнө түшкөн тебетейин өйдө түртүп, үзөнгүгө тура калды да, бүктөй кармаган камчысын суна көрсөттү. — Тетиги кула тайды көрдүнбү, тигине, четте оттоп турбайбы. Ошол. Құнұ келгенде көрөсүн. Азыр кунан чыкма. Мындан чыгат.

22 — Тетиги тоголокпу? Бели кыска, майда экен.
— Кенже туулган. Ал әчтеке эмес, баралына келгенде көрөсүн.

— Бу тайдын эмнеси артык экен?

— Жорголугу.

— Жорго болсо болор.

— Мындаи жорго сейрек чыгат. Илгери мындаи жорго эр жигиттин кунуна турчу. Ат болоту жорго тай деген ушу.

— Кана, көрөлүчү! — деди Танабай атын теминип.

Экөө үйүрдү четтей бастырып барып, кула тайды бөлүп алды да, кууп көрүштү. Кула тай да эригип калган көрүнөт, көкүл серпип кошку-

¹ меке — куу, амалдуу.

² сансаң — жүнү өскүлөң козунун териси; ушундай териден жасалган тебетей.

руп, жорголоп жөнөдү, алыстан кайрып салды. Анын жоргосуна кызыга түшкөн Танабай:

— Балакет, оо-ой! Карасан!.. — деп жетине албай кыйкырды.

— И, көрдүнбү, билип алғын,— деп Торгой чал да жанданды.

Экөө кичинекей балдарча ээлигип, жорго тайды сүрөп кыйкырышып, артынан тасқактатып баратышты. Кыйкырык-сүрөөн чыккан саяын жорго тай ого бетер төшөлүп, бирок жаңылбай, чайпалбай, арышын арбын таштап, жоргосун эркин салып баратты. Үйүрдү карай алыстан кайрып салгандагы шукшурулган көрүнүшүн көрүп туруп, Танабай учкан күшкүү окшоштуруп жиберди. Көзүм тийбесинчи деп, кайра алдыртан үч түкүрүнүп койду.

Экөө аттарын текирендете чабышты, бирок кула тай жүрүшүн бузбады, жыбылжып бара берди.

— Көрдүнбү, Танабай,— деп кыйкырды Торгой чаап баратып. — Эмитен сүрөөнгө сезимтал, жаныбар «айт» деп койсоң бүлөгөн устарадай кетет. Айт, айт, аа-айт!

Кула тай кайрылып үйүрүнө кирген соң экинчи аны козгошподу. Бирок өздөрү токтоно албай, жулкунган аттарынын өпкөсүн басып, үйүр тегерете көпкө бастырып жүрүштү.

— Ыракмат, Торгой аке, чыгаан болор малын бар экен. Көнүлүм ачыла түшпөдүбү.

— Бу тайдан чыгат,— деди Торгой чал. Анан кайра жүз үйрүп, желкесин кашыды. — Бирок сен анчалык үзүлүп түшпөчү. Көзүн тийбесин. Көрүнгөнгө да айта бербегин. Сулуу кыз менен суу жоргонун жуучусу көп болот. Кыз тагдырыкыйын да: жакшы колго туш келсе, жадырап

гүлдөйт, көргөндүн көнүлү курсант болот, жаман колго туш келсе, кор болот, көргөндө жаның кейийт, жардам беришке колунан эчтеке келбейт. Жакшы ат да ошондой. Жылкы баласын кор тутсан жолдо каласын, адам баласын кор тутсан колдо каласың деген. Илгери кыргыз-калмак болуп чабышып турганда кордук көргөн калмактар кыргыз баласын әмне деп каргага-нын уктуң беле?» – «Орто жолго барганда атың өлсүн, орто жашка барганда катының өлсүн» деп-тири. Көрдүнбү?.. Ии, ошондой баатыр... Бу тай-ды жакшы асырасан, кезинде жарпынды жа-зат, кууганыңды куткарбайт.

– Кам санабаныз, аксакал, мен да кичине әмесмин, ардемени көрүп калбадыкпыш.

– Аның дурус. Эмесе билип ал, аты Гүлсары.

– Гүлсары?

– Ооба. Былтыр жайлоодо небере кызым коюп кеткен. Кула жабагыны деги эле жанындай көрчү. Ошондо Гүлсары деп койду эле. Гүлсары атын өчүрбө, балам.

Сөзмөр киши экен Торгой чал. Түнү менен билген ақылын айтып чыкты. Танабай да күнт коюп укту. Эртеси Торгойдун көчүн Танабай ашшуунун белине чейин узатып кайтты. Журтта Танабайга деген ээн боз үй калды. Дагы бир үйдө жардамчысы турмак болду. Бирок жардам-чыны али таба элек, өз үйүн да көчүрүп келе элек. Азырынча Танабай жалгыз калды.

Коштошуп жатып, Торгой дагы айтты:

– Кула кунанды азырынча тийбе. Эч кимге да бербегин. Эмки жазда өзүң үйрөт. А дегенде эле зоруктуруп кызыл эт кылбай аста-асталап жоргосун калыптант. Дайыны жок ойго-тоого

салдырсан жоргосун бузуп алып жүрбөсүн.
Үйрөтүп алсан, өлбөсөм бир көрсөтөрсүн...

Жылкычылык чакан жүгү артылган төөнү же-
телеп, жылкыны, эки уйду таштап, Торгой кем-
пири экөө ошентип көчүп кеткен...

Аты оозго илинип калганын, дагы канча сөз
болорун, ал сөздөрдүн ақыры әмне менен бүтөрүн
анды Гүлсары билсе кана!..

Ал эчтемеден кабары жок жылкынын ара-
сында эркин ойноп жүрө берди. Тегереги баягы
эле курчап турган тоолор, оттогону баягы эле
тектир саз, ичкени баягы эле түбүндө жылтыр
таштары кубулган кашка суу. Бирок кайтарган
әэси башка киши болду. Мурдагы чалдын орду-
на әми аскер тумак, сур шинелчен кара мурут
киши келди. Кыйкырса каргылы бар үнү катуу
өкүм. Жылкы да бат эле көнүп калды. Мейли,
кааласа тегерене чаап кыйкырып жүрө берсин
дегенсип жайбаракат жайылып жатат.

Анан кар түштү. Бат-бат жаап, көпкө жатчу
болду. Кийинки жааганы биротоло жатып кал-
ды. Жылкы кар тээп оттогонго кирди. Жылкы-
чынын өнү карайып, колу түүрулду. Эми кийиз
чокой, чон тон кийди. Гүлсары да үшүй турган
болду, айрыкча түнкүсүн чыйрыгып калат. Анан
анын да кыштоо жүнү өстү. Аяздуу, бороондуу
түндөрдө жылкы биринин демине бири жылды-
нып, буйгатта турат. Эртең менен кыбыраган
кулактары гана болбосо, баарын бубак басып,
жар менен жар, боор менен боор болуп көрүнөт.
Жылкычы да түнү менен жанында, кар кыр-
чылдата тегеренип бастырып жүргөнү жүргөн.
Кээде бир топко дайынсыз жоголуп кетип, кай-
ра келип калат. Жылкы анын кетпегенин жак-
тырат, караан тутат. Кээде үн салып, же суукка

кайыккан неме тамагын қырып жөтөлүп койсо, жылкы да тобу менен баштарын селт көтөрүп, кулактарын тикчийтет, ээси жанында жүргөнүн көрөт да, көңүлдөрү тынчып, түнкү шамалдын ышкырыгын тыншап, кайра үргүлөп тура берет. Ошол кыштан тартып Гүлсары өмүр бою Танабайдын үнүн жазбай таанып калды.

Бир жолку бурганактуу түн Гүлсарынын эсин чыгарды. Кыйпысыктап жааган кар жалды чып-калас, куйрукту салмактатып, таноого толуп, көз ачыrbай турган. Жылкы тынч ала албай, бирине-бири ыктап, улам четте калганы ыктоо издең тегеренип, тобу менен сүрүлүп турду. Кексе бәэлер кошкуруп, титиреген кулундарын орто-го айдал киргизип, Гүлсары четте калды. Үйүр топтун тыягынан айланса да, быягынан айлан-са да, башын ката албады. Бир даары менен тебишип, омуроолоп көрдү эле, мурдагысынан бетер четке серпилип калды да, эки ортодо үйүрдүн айгырынан тепки жеп алды. Айгыр бая-тан бери чулу түяктарын мылгыта кар жиреп, жылкыны чарк имере үйрүп жүргөн. Жаалдан-ган чон айгыр кәэде кулак жапырып, башын сүнгүтүп, карангы түнгө житип кетет, тигин-ден-мындан каарлана кошкурганы угулат, аз-дан соң акшындал кайра жетип келет. Четтеп кеткен Гүлсарыны көрүп калып, бир жолкусун-да ачуусун андан чыгарды. Жетип барып кең омуроосу менен коюп өттү да, артын сала берип, кош аяктап капиталга тепти. Гүлсары өпкөсү үзүлүп кеткендей болду, талып калды. Төрт аягы бүрүшүп онтоп ийип, аздан соң араң боюн түзөдү. Ошондон кийин ээнбаштыгын койду. Үйүрдүн четине тыгылып, жоошуп калды. Кабыргасы сыйзап, жинди айгырдын кордугун унута албай

турду. Үйүр тынчыган кезде алыстап жел менен үзүлүп келгенсиген чоочун үн угулду. Мурда эч качан карышкырдын улуган үнүн укпаган Гүлсары дирт этип алышп, тула бою муздал кетти. Жылкы үйүр тобу менен бир дүргүп алды да кулак түрө титиреп, кайра токтоду. Түн жымжырт, бирок ошонусу үрөй учурат. Кар үнсүз жаап, Гүлсарынын элөөрүп көтөрө калган тумшугуна жабышып, эрип турду. Кожоюн кайда? Ушул азыр болсоочу, жадегенде үнүн угузсачы, топунун түтүн буруксуган жытын жыттатсачы. Кайрат болбос беле. Бирок ал дайынсыз. Гүлсары жан жагына көз салышп, коркконунан селейе түштү. Арт жагынан жер менен жер болуп кубандаган көлөкө өткөндөй болду. Гүлсары үйүрдөн четке жалт берди. Ошол замат аран турган жылкы тобу менен дүр койду, шамал тийгендей жапырыла берди. Ал анан токтотуп көр! Эси чыккан жылкы тоо жаңырта азынап, түндү көздөй чыңырып, уюп турган жылчыксыз түндү шабырдай¹ жиреп, көчкүдөй жөнөдү. Тоодон кулаган таштардай бирин-бири ээрчитип, бирин-бири сүрдүктүрүп, бирок чачылып бириндебей жайыла качты. Жан кулактын учунда, өзү топтун ичинде Гүлсары кетти. Ангыча түн жаңырткан мылтык үнү угулду, ага удаа дагы атылды. Жер дүнгүрөп, кулак тунуп бараткан жылкы кожоюндун ач кыйкырыгын жазбай тааныды. Каптал жактан чыккан тааныш үн айкай салышп отуруп, үрккөн жылкынын алдын торой чыкты... Эми жылкы басылбаган ач кыйкырыкты ээрчиp качты, ач кыйкырык сүрөй кайрып, баштап алышп баратты. Үрккөн үйүр эпкини аласа-

¹ шабырадай – элестүү м. камыштай жиреп.

лып кетпесин деп, оболу өр талаша чаап, анан тектир издеп, капиталдай салды. Бирок түн караңғы, көз сокур, тайсан кеттин, кургуйга. Танабай жанын оозго тиштеп бычактын мизинде баратты. Эми дабышы да каргылданып, бастай берди. Ошондо да болбой: «Кайт! Кайт! Кайт-аайт!» деп, жылкыны дем бастылап үн салат. Жылкы кожоюндун караанын байыр тутуп, үнүнөн кубат алышп, бирок арттагы көрүнбөгөн коркунучтан жүрөктөрү шуулдап дале токтоно албай барат.

Таң қылайганда Танабай жылкыны эски жа-
йытына кайрып келди. Жылкы ошондо гана
иийриле токтоду. Кан дүргүткөн коркунучтан
дале арыла албай омуроо-сооруларынан чыккан
калың буу астында солуктап турду. Ысык эрин-
дери менен кар жалмалайт. Танабай да кар жеп
отурду. Эки өнүрү жайылып, үнкүйө отуруп, ап-
пак кардан умачтап ашады. Анан эки алаканы-
на бетин басып, кыймылсыз катты да калды.
Чаар асмандан кар сампарлап, аттардын ысык
сооруларына түшөр менен эрип жатты, тер ко-
шулган сары суу аяк астына сарыгып жатты...

Кар кетип, жер көгөрдү. Гүлсары тез этте-
нип, дүгдүйтө жал байлады. Жылкы түлөп, соо-
рулары жылтылдап, иренине чыкты. Катаал
кыш, кынжыйткан жутамчылык болбогондой.
Анын баары жылкы баласынын эсинде калба-
ды, адам баласынын эсинде калды. Чыкылда-
ган темир аяз, бөрү улуган түндөр, ат үстүнөн
түшпөй ээрде тонгон күндөр, отко кактаганда
жаны качкан манжалары сыйздалп ооруп ыйлап
жибербеске эрдин кесе тиштеген учурлар адам-
дын эсинде. Қөктөмдөгү шыргалан, кылтыйган
чөптү чып кармап жылкынын туягын мүлжүгөн,

тумшугун канжалаткан көк муз, жандан өткөн жаздын ызгаары кыштан начар чыккан көтөрүм аттар очорулган жеринен кайра турбай, үйүрдөн бир нечеси чыгаша болгону да адамдын эсинде. Тоодон түшүп, колхоздун кенсесине барып, башкармага тик багып карай албай өлгөн малдын актисине кол койгону, кайра чыдай албай атып туруп, столду койгулап бакырганы да эсинде.

— Сен эмне акыраясың мага? Мен сага фашист эмесмин! Жылкынын сарайы кана, жемчөбү, сүлүсү¹ кана, тузу кана? Жел ооп күн көрүп жүрөбүз. Ушинтип иштегиле деди беле? Моминтип самтырап жүргөнүбүздү көрбөй көзүн жокпу? Кырк курак үзүк үйдү көр, жалам талкан жок үй ичин көр! Тиги кан кечкен бронтто да күнүбүз адамдай эле. Болбосо өлгөн малды мен муунтуп салгансып акырайбагын!

Ошондо башкарма лам дебестен кумсарып отуруп калганы да эсинде. Ачуусуна чыдабай сайсөөккө жеткире айтып алыш, кайра бармагын тиштегени, башын шылкыйтып, башкармадан мукактана кечирим сураганы да эсинде:

— Сен... Сен кечирип кой, ачуу менен кармана албай кеттим...

— Мен сени эмес, сен мени кечир, — деген анда Чоро.

Анан кампачыны чакырып алыш, турган жерден буйрук берди:

— Танакене беш кило ун бер. Мында Танабай ого бетер уялды.

— Жетимдерди кантебиз? — деди кампачы.

— Кайсы жетимдер? Бээ десе төө дейсин да! Бер! — деп Чоро кампачынын шылтоосун түшүнмөксөн болуп, кесе айтты.

¹ сүлү - сулу.

Танабай унду албайм дегиси келди. Жакында уй тубат, кымыз чыгып калат, акка аралашып алсак, эгин бышканча чыдаарбыз демекчи болду да, кайра башкарма кампачыны алдагансыган амалын түшүнүп, унчуклады. Кийин ошол ундан жасалган кесмени ичкен сайын оозун күйгүзүп жүрдү.

— Сен эмне, жыдыштып өлтүргөнү жүрөсүнбү? — деп кашыкты таштап ийип, ачуусун аялынан чыгарчу.

— Суутуп ич, бала эмессин го,— дейт анда аялы кебелбестен.

Ошонун баары эсинде...

Жадыраган май келди. Айгырлар азынап, кездешкен жерде алышып, женгени женилгендин үйүрүндөгү байталдарды өз үйрүнө кубалап кетип жатты. Айгырларды ажыраштырып жылкычылар чапкылашты, бөтөн үйүрдүн айгырын уруп-сабап кубаласа, анын ээси жолугуп, эки жылкычы кер-мур айтышып, камчы үйрүшкөн-дөрү да көп болду. Гүлсары болсо, үйүр тегерене буландап жорго салып ойноктоп, айгырлардын чатагы менен иши жок. Өткүн өтсө, кайра күн жаркырап, ташка чейин чөп чыкты. Көйкөлгөн шибер жапжашыл, тегеректе аппак карлуу чо-кулар, төбөдө көк асман. Кунан жорго бой-келбети сыналып, ушул жазда жаштыгынын кызыгына мас жүрдү. Бою жазылып, тулкусу узарып, балалык жумур денеси чыйралып, көөдөнү кенейди, соорусу жайылып, курсагы кынжыя тартты. Кен омуроо, балбан билек, «чаткаягы чаткалдай», катынкы баш, дулдул жон тартып, нагыз сынакы жоргонун кебин кийип келатты. Кочкор тумшук, жыйнак эрин, алагар көздөрү антарылып, жазы мандай. Бирок өзүнүн айгы-

рак сымбатын билип жаткан Гүлсары жок. Бу жазда ал боор болсо боорлой, тектир болсо тектирлей бөжүп чуркап, жорголугун күчөттү. Ошентип оюн салып, кумардан чыкпаса тынч оттоп турбас болду. Аң сайын жылкычыда тынчым жок. Өзү курбал кунан-тайды ээликитирип-элиртип, алар оюн салып мөнкүсө, Гүлсары жоргосун жазбай безилдейт, курбуларынын арасында сары жылдыз болуп учат. Тула боюнда кайдагы бир кажыбас күч туйлап өргө чабат, өрдөн ылдыйга, ылдыйдан сайга, сайдан кырга чабат, кырды кырдай зымырылып, туягынан майда таштар чыркырайт. Түнкүсүн үйүр четинде үргүлөп турса да кыялында учуп-күйүп жөнөлөт, кулагында жел ышкырып, жер танабы кыскарып, төрт туяктын дүбүртү конгуроодой шынгырап угулат.

Кожоюнун Гүлсары көнүп алды, жатсынбайт, жакындаса чунандап кулак жапыrbайт, бирок айланчыктап үйүр да эмес. Та nabай да аны өнтөлөп көнүл бурбайт, тек сырттан багып ичи жылыйт. Ырас, кәэде кунан-тайды азгырып алыстап кетсе, кууп кайрыйт. Кыжырына тийгендө эки-үч курдай укурук менен соору талаشتыра салып калган учуру да болду. Анда Гүлсары эти ооругандан эмес, үрккөнүнөн тула бою дир-дир этип чоочуп кетип, анан ызылдалп суу жоргосуна түшөт. Үйүрдү беттеп, Гүлсары күйруктуу сары жылдыздай агылып учат. Ал ан сайын артта укуругун сүйрөп чаап келаткан ко жоюндуn ичи жылыйт, сүрөөн сала айкырып, ээлиге чабат. Анан Гүлсары кожоюндуn кыялданган ырын угат. Ырды жорго жактырат, ырдаган кожоюнун да ал учурда жакшы көрөт, ырдын ыргагына сала бөжүйт. Кийин Гүлсары

ыр ыргагын жазбай сезчү болду, ар түркүн ыр укту: шандуусун да, узунун да, кыскасын да, сөзү бар, сөзү жогун да угуп жүрдү. Анан дагы Гүлсары кожоюндун жылкыга туз берген саатын жактырчу. Буттуу узун аштоого кезек-кеzek жылтыр көк туз салат. Ўйүрү менен кантап, жылкы туз жалайт. Мына ушунусу жыргал эле.

Акыры Гүлсарынын түбүнө да ошол туз жетти.

Бир күнү кожоюн бош дагыраны канғыратып, жылкыны тузга чакырып: «По-по-по», – лоп калды. Ўйүр жылкы жүгүрүп келип, аштоого баштарын салды. Гүлсары да аттардын арасында туз жалап турган. Кожоюн жардамчысы экөө укурук алыш, айланы басты. Гүлсары ага маани берген жок. Укуруктун ага тиешеси жок. Укурук менен мингич аттарды, саан бээлерди кармайт. Гүлсары болсо аркан-жиптен азат мал.

- 32 Бир маалда кыл аркан тумшугун сылай өтүп, мойнуна илинди. Гүлсары андан да шек албай тура берди. Башкасы болсо укурук салынганды кетенчиктеп кошкуруп, асман чапчып атырылмак. Гүлсары былк этпеди. Анан сайдан барып суу ичмекке Гүлсары кетенчиктеп катардан чыгып, жөнөй бермекчи болду эле, моюнундагы кыл аркан сыйыртмактап тартылып келип, тык токтотту. Мындай шумдук башынан өткөн эмес. Гүлсары кежең эте бир жулкунуп алды, болбоду. Ошондо эси чыгып, турган жеринде так секирди, көзү чарасынан чыга кошкуруп, кишенеп жиберди. Жанында турган жылкыдан бири калбай дыр койду. Кыл арканды муунта тарткан эки адамдын ортосунда Гүлсары жалгыз калды, кашында кожоюну, артында анын жардамчысы. Жакында жакадан келген топ бала

чурулдап, четте турат. Алар келгенден бери сандарын чапқылап үйүрдү айланы чуркай беришип, Гүлсарынын мазесин алган эле.

Жоргонун үрөйү учту. Жанталашып көккө дагы атылды, анан үстү-үстүнө аба чапчыды. Күн элтөндеп топтой секирип, шакек-тегерек ичке алкактарга сынып кеткендей асманга толуп чыкты, туш-тарапка дөңгөлөндү. Тоо томкорулуп, жер астын-үстүн антарылып, адамдар аласалып кулап жатты. Анан тоо да, күн да өтүп, Гүлсары бүткөн бою калчылдап, карангы түндү чапчылап калды.

Бирок канчалык туйлаган сайын кыл аркан ошончолук қылкындыра берди. Муунуп бараткан жорго кармаган адамдардан качам деп, кайра аларды көздөй секирди. Адамдар жапырыла жалт берип, кыл аркан бир азга бошондой түштү. Эми кутулгандай көрүнүп, Гүлсары сүйрөй качты. Катындар кокуйлап, балдарды үйгө кубалады. Бирок жылкычылар куткарбады, сүйрөлүп барып, тура калышканда жоргонун моюнундагы аркан кайра тартылды, жанагындан бетер муунтту. Гүлсарынын деми кыстыгып, башы айланып, көзү карангылады.

Колундагы арканды жыйнай кармап, кожоун жакындаи басты. Гүлсары аны бир көзүнүн кыығы менен көрүп турду. Кожоундун кийими дал-далынан айрылып, бети канталап жүрөт. Анткен менен жүзү жылуу, көзү мээримдүү карат. Алкына дем алып, канаган эриндерин чопулдатып, жоошуuta күбүрөп келди:

— Так, так, жаныбарым Гүлсары. Коркпо, так, так, ата жосуну, ата расмиси!

Бир жактан арканды бошотпой жардамчысы келди. Кожоундун колу акыры жоргонун мою-

нуна жетти, жаагын сылап, алкымын кашып туруп, бурулбастан:

— Жүгөндү, — деди.

Жардамчысы жүгөндү алкым астынан сунду.

— Так, так, Гүлсары, эй, тентегим,— деп коюн кулагынын түбүн кашый берди. Жоргонун көзүн алаканы менен калкалап, башына жүгөн катты.

Эми ооздуктоо калды, анан эптеп ээрин токуур. Жүгөн башына катылганда Гүлсары кошкуруп, бир жулкунду эле, коюн үстүнкү эрдин шап уучтады.

— Толгочту! — деп бакырды жардамчысына.

Жардамчысы үстүнкү эрдине кайыш орой коюп, жыгач тәэк менен толгоп жиберди.

Гүлсарынын жаны чыга жаздады, көткү эки бутуна очорулуп, былк эте албай моюн сунду. Муздак темир шылдырап тишине кагышып, эки ууртун жыра тартып, оозуна кептелди. Анан адамдар жонуна бирдеме салып, басмайылды көөдөнүн кыса жулка тартканда тенселе түштү. Эми ага баары бир эле. Толгоч салган эрди ооруп, жаны чыгып баратты. Көзү агып түшүп калчудай чакыйып, ак-карасы антарылды. Же дем аларга, же тырп этерге чамасы жок, жалдырап асманды тиктейт. Жаны ооруганы ошончолук, жонуна коюн мингенде да байкас албады. Эрдинен толгочту бошотуп алганда гана эсине келди.

Адегенде Гүлсары башы айланып, бүткөн бою арчындалганын түшүнө албай калчылдап тынч турду. Анан чоктугу жакка кыйыгын сала коюп, жонунда бирөө зонкоюп отурганын көрүп алып, чоочуп кетти. Атырылып жөнөй берди эле, ооздук эки ууртун айрып, оозу араандай ачылды,

адамдын эки буту эки колтугуна батып баратты. Жорго аны көккө серпип таштачудай асман апчып секирди, жаалдана кишенеп жиберди. Токтой калып, мөнкүп да көрдү. Жонуна жабышкан баләэ түшүп калар әмес, анда жорго атырылып беткелди чапты. Бирок атчан турган жардамчынын такымындагы кыл аркан аны алыстатпай жулка тартып токтотту. Анда жорго тиги атчанды тегерене чапты, ушу тегерек жазылып кетсе баш оогон жакка окторулуп алып-учмак. Бирок кырчоо жазылбады, андан чыга албай жорго тегерене берди. Адамдардын көздөгөнү да ошол экен, үстүндөгү кожоюн тумсак санды ачыштыра камчы чаап, өпкөсүн ургулай курч такасы менен теминет. Анткен менен жорго эки жолу кожоюнду таштап кетти. Бирок ал ыргып туруп, кайра минди.

Бул машакаттуу тегеретме көпкө созулду. Жоргонун башы айланды, теребел жер-дүйнө кошо айланды, жакындагы боз үйлөр, алыста жайылып жаткан жылкы, алкактанган тоолор кошо айланды, көктөгү бүлүттар кошо айланды. Жорго зорукту, чапканын кооп калчылдай басты. Ичи ысып, чанкап баратты.

Бирок адамдар суу ичирбеди. Кечкурун ээртоказун албастан, басмайылын гана бошотуп, тизгин кантарып, мамыга аса байлап койду. Башы кеже тартылып, ооздук кемирип, жорго какчыя катты. Үзөңгүлөр да кайрылып, ээрдин кашына илинген. Ушу калыбында же энкейип топурак жыттай албай, же жата калып кычышкан жонун төшөп оонай албай, буттарын эркин сұна албай таң атқыча турду. Ойдо жок жерден башына түшкөн бүгүнкү мүшкүлгө түшүнө албай аргасыз жоошуду. Көнбөгөн ооздук саал

кыймылдаса жанына батат, даттуу темир даамы жагымсыз. Ооздук жырган эки уурту шишип чыккан, ал ооруйт. Басмайыл кысып салган боору сыздайт, ээр баскан эки капиталы сыздайт. Суу ичкиси келип, өлүп турат. Тиги өзөндө шар-кырап аккан суунун шары тынбай угулуп, ого бетер чыдамын кетирет. Өйүздө жылкы адатынча жайылып жатат. Кээде дүбүрт, кээде кишенеген үн, түнкү жайыттагы жылкычынын «айт-айттаганы» угулат. Күүгүм талаш адамдар от башында кобур-кобур сүйлөшүп отурушту. Балдар ойноп итче үрүп, иттер абалап жатты. Гүлсары турду какчыйып, кантарылып. Аны ойлогон киши жок, аны баары унуткандай.

Бир маалда ай чыкты. Карангы түн кучагында тоолор үнсүз каалгып, ай шооласы астында тенселип турган тариздүү. Жылдыздар мурункудан бетер бажырайып, жерге саландап түшүп келген тариздүү. Байлоодо турган Гүлсарыны кимдир бирөө издеп жүргөнсүдү. Өзү менен бир жазда туулуп, бир жайылып, бир өскөн тору байталдын кишенегенин укту. Байталдын мандайында кашкасы бар жараашыктуу. Гүлсарыны коштой чуркаганды жакшы көрөт. Жакындан бери чоң айгырлар эркелетип чакыргандай окуранып, байталды имерчиктей турган болду. Бирок байтал чунандал алардан качып чыгат, экөө ээн жерге ойноп кетет да, бири-биринин жалын кашып, моюндашып турганды жакшы көрүшөт. Байтал али бала эле, кексе айгырдын каалаганын биле элек, Гүлсары да бала эле, али үйүргө кире элек. Экөө кен дүйнөнүн бейкүнөө балдары эле азырынча.

Тору байтал жакын эле жерден дагы кишенеди. Гүлсары анын үнүн жазбай тааныды. Кише-



неп жооп кайтарайын деди, бирок уурту шишиген оозун ача албады. Ачса эле жаны кошо чыгып кетчүдөй. Акыры тору байтал издең таап келди. Желе жортуп, айдын жарыгына кашкасы кашкайып келди. Өзөндөн өткөн байтал күйругуна, чачысына суунун муздак илебин ала келди. Экөө жытташып калды, жумшак, жылуу эриндери менен байтал аны аймалап жиберди. Ойноок бышкырып, айгырак Гүлсарыны чакыргандай болду. Гүлсары болсо ордунан козголо алгыс абалда. Анда тору байтал айгырактын жалына ээк артып, жалын кашып кирди. Гүлсары да байталдын ыйык жалын кашып берсе болмок, бирок ылаажы жок, байталдын эреркеген ниетине ыкласын билдире албады. Козголууга дармансыз. Каны катып суусап турат. Аттин, байтал ага суу апкелип берер болсоочу! Акыры тору байтал желе-жорто кайра кетти. Карааны карангы түнгө сицип кеткиче Гүлсары артынан томсоруп карап турду. Келди да, кетти. Айгырактын көзүнөн жаш мөлтүлдөдү. Мончоктоп тумшугуна чууруп, аяк астына үнсүз таамп жатты.

Гүлсары жорго ошентип өмүрүндө бир ыйлады. Тан эрте кожоюн чыкты боз үйдөн. Жашыл этек, ак чокулуу жазгы тоолорго шүйшүнө карап туруп, оозун чон ачып эстенип, керилип-чоюлуп алды. Арка омурткасы ооруганга кынкыс онтоп да жиберди.

— Алда, Гүлсары, кечээ мени жанчып салыпсын го. Эмне? Чыйрыгып турасынбы? Бир терге ката түшүпсүн го? Жарайсын!

Кожоюну жоргону кашып, омуроосун сылай таптап, жылуу сөздөрүн айтып эркелетип тур-

ду. Адам эмне айтып жатканын Гүлсары кайдан түшүнсүн. Танабай болсо:

— Мага таарынба, досум. Качанга дейре килендеп бош жүрмөк элең. Эчтеме эмес, көнүп кетесин. Ырас, кичине кыйналып калдың, ансыз болбойт да. Турмуш деген ушундай, эселеғим, төрт аягынды да такалайт. А, бирок, анын жакшылыгын да көрөсүн, көрүнгөн ташка жүгүнбөй качырата тепсеп өтөсүн. Ачыгып калдынбы? Суусап турасын, ээ? Билем...

Танабай жоргону жетелеп сууга алпарды. Жаралуу оозунан суулугун абайлап чыгарды. Диртилдей тизеси бүгүлүп, Гүлсары сууга тумшугун салды. Муздак суу чыкыйын какшатты. Ох, чиркин, не деген таттуу суу. Ушу суудан ичирген ээсине Гүлсары өмүр бою кул болууга ыраазы болуп ичти.

Ошол ошо болду. Гүлсары токумга үйрөнүп, жатыркабай, кысынбай калды. Эси минип алса кайра шаттангандай жүрөт, ооздук кемирип шукшурулат. Танабай тизгин кагып, жоргосуна салып коёт. Анда Гүлсары дангыр жолду тапыратып, ыргактуу чыккан дүбүртү кулактын кычуусун кандырат. Минген адам салмагына ыргагын жазбай безилдешке биротоло ык алып кетти. Көргөн кишинин көзү жайнап, тамшанып калат.

— Ай, жаныбар, жорго болбосоң коё кал, соорусуна суу койсон да чайпалбас ов! — деп үн салып калышат.

Мурдагы жылкычы кадимки Торгой кезигип, Танабайга ыраазы болду:

— Бали, Танабай, өркөнүн өссүн. Жакшы үйрөтүпсүн. Ал эми көрүп ал, жоргонун жылдызы жаркырап жана!

III

Кажыган эски арабанын дөнгөлөктөрү ээн жолдо чыйк-чыйк кылдырттайт. Анда-санда чыйкылы үзүлүп өчө калат. Картан алдан тайып, улам токтой берди. Токтой калганда теребелди ың-жың басып, өз жүрөгүнүн: «тум-туп, тум-туп» какканы кулак түбүнөн угулат...

Танабай карыя Гүлсары эс алганча күтүп турат да:

— Жүр, Гүлсары, жүрө кой, күн кечтеп барат, кыбырап жыла берели,— деп жылоодон сүйөй кармап, кайра жетектейт.

Ошентип экөө дагы эт бышымча жүрүштү. Анан жорго биротоло токтоду. Арабаны андан ары тарта албай, аран таноо кагып турду. Танабай аттын нары жагына бир чыгып, бери жагына бир чыгып, күйпөндөй берди.

— Эмне болду сага, Гүлсары? Ушинтип ээн жолдо түнөп калабызыбы, ыя?

Бирок аны түшүнүүдөн өтүп калган. Өз башынын оордугун көтөрө албай улам бир жагына салбыратып, шайманы ооп тенселип турду. Жүрөгүнүн: тум-туп, тум-түп, тум-туп... кагышы кулак түптөн угула берди.

— Кечир мени, Гүлсары,— деди Танабай. Шордуу башым, баятан эмне билбедин. Чалдыбары калган арабаны шайманы менен кошо сага садага чаппайт белем. Эптең үйгө алты саныны жеткирсем болду эле.

Тонун жерге чечип таштап, шашып атты чыгара кетти. Жан жыгачтарын чечип, моюнчакты шыптырып алды да, бар абзелин¹ бүт арабага атып урду.

¹ а б з е л – жабдык, шайман.

— Мына, сени кыйнаган ушу болсо,— деди ал тонун кайра кийип.

Моюнчаксыз, абзели сыйрылган аттын башы гана калдайып, күүгүмдөгөн ээн талаа бетинде Гүлсары көрдөн турган арбактай болуп көрүндү.

— Кудай сакта, Гүлсары, куруп калгансын го? — деп күбүрөдү Танабай. — Бу кейпинди Торгой көрөр болсо көрүндө бир оонап кетер эле...

Танабай бош жетелеп, экөө илкий басып жөнөдү. Карыя адам, картаң ат. Артта араба калды тарбайып, алдыда батып кеткен күндүн кочкул кызыл нуруна жуурулушкан кара күүгүм кашка жолду коюулана басып, тегеректи тумчулап келет. Тоо карааны мунарыктап, жер кыйыры көк жээк өчүп, карангы түн капитап келет.

Танабай өнүрү жер чийип келатып, узак өмүр ичиндеги жоргого байланыштуу өткөн-кеткендін баарын эсине салып, адамдар тууралуу: «Баарыбыз ошондойбуз. Жакшыны унутабыз, жаманды эстебейбиз. Бирөөбүз төшөк тартып жатып калсак, же көз жумуп кетсек, ошондо гана эстейбиз. Ошондо гана кадырын билип, кандай асылдан айрылганыбызды айтып эске-ребиз. Адамды ошентебиз, адамдын жанында тилсиз макулуктун баркын билмек кайда. Гүлсарыны ким минбеди, ким кумардан чыкпады? Кимди гана алчылантып алышп жүрбөдү эсил жорго? Эми картайганда баары унутуп таштап кете берди. Мына, каруусу кетип мұргұп, карылыктан мәгдөп келет. Чиркин, күнүндө кандай ат эле!..»

Өткөндү эстесе оролу келди. Өмүрүндө басып өткөн жолуна көптөн бери кылчайып карабаганына таң калды. Эми кай-кайдагынын баары

кайра тирилип, көз алдынан өтүп жатты тизилип. Эч нерсе эстен мұлдө чыгып кетпейт экен. Башта Танабай өткөндү көп ойлоочу эмес, ойлогусу да келчү эмес. Бүгүн уул-келини менен сүйлөшүп, эски жараттын оозун ачып алган сон, түн жамынгандар жолдо өлөсөлүү ат жетелеп келатып, өткөн өмүрүнө жаны кейиди, өкүнө бир кылчайды эле, карангыдан калкып чыккансып, көз алдынан чуурый берди.

Божуну ийинине салып сүйөй тартып, батман даган ойлордун салмагы ого бетер ыйыктап, Танабай илкип келатты. Божу тизгин улам тартыла калат. Ийини талып кеткенде божуну башка ийинине которот. Бара-бара антиш да кыйнады, ат араң эле бутун сүйрөп, оордугун ага салғансыды. Ошондо Танабай атты эс алдырышка токтоду. Ойлонуп туруп, жүгөндү да башынан сыйрып алды.

— Чамаң келсе алдыга бас, мен артынан жүрөйүн. Коркпо, таштап кетпейм. Кана, иләелеп баса бер.

Ошентип эми ат алдыга түштү, жүгөндү ийинине арта салып, артында Танабай барат. Төл башыдан калган жүгөндү таштап кетмек беле. Гүлсары тыныгып токтой калса, Танабай да токтоп күтүп турат. Аナン экөө дагы жол тартат. Карыя адам, картан ат.

Ушул жол менен кезинде чаң ызыгытып өткөнүн эстеп, Танабай кейиштүү жылмайып койду. Гүлсары жоргосун кызый салганда чаңы куйрук улаш жүрө албай, узунунан узун чубалып калар эле. Учкан жылдыздын куйругундай чаңды көргөн адам дароо таанычу: «А жаныбар, Гүлсары баратат!» деп калар эле. Желсиз күнү Гүлсары зымырап өткөн жол үстүндө

боз була чаң реактив самолёттун тұтұн изиндей болуп, көпкө турат тарабай. Алыстан көргөн койчуман боордо таягын жөлөнүп туруп, алакан сепчилеп: «А, жаныбар, Гүлсарынын жүрүшү ғо бул!» – деп шыпшинар эле, керимселге бетин куйкалатып, жорго үстүндө канат бүткөндөй бараткан адамга ичи қүйөт. Мындай жорго такымына тийгенде қыргыз баласынын төбөсү қеккө жетип, колтугуна канат бүтөрү да ырас!

Гүлсары – Гүлсары болгону канча башкарма минбеди. Алардын ичинде акылдуусу да болду, ақмагы да болду, ак жүрөк адалы да, суук кол арамы да бар эле, бирок кимиси болсо да башкармалыктан түшкүчө Гүлсарыдан түшчү әмес.

«Кайда эми ошолор? Эртеден кечке бел оорутпай ээринде чайнаган Гүлсарыны әстээр бекен ошолор?» – деп ойлоду Танабай.

Экөө қыбырап отуруп, жарлуу сайдагы көпүрөгө жетти. Жетип токтоду. Гүлсары жаткысы келип, буттары бүгүлө берди эле, Танабай жаткызбады, бир жатып калса, кайра тургуза албасын билди.

– Тур. Тур дейм! – деп бакырып ийип, жүгөн менен атты башка салып калды. Урганына өкүнүп, ачуусуна уулуга кыйкырды: – Билбей-синби, ақмак? Арам өлгүң барбы? Өлбөйсүн! Өлтүрбөйм! Тур! Тур дегенде тур! – деп аттын жалынан тартты.

Гүлсары бүрүшкөн буттарын кайта араң түзөп, өпкө кага онтоп жиберди. Тұн карангы болсо да Танабай аттын көзүн дагы бир кароого даабады. Мойнун, омуроосун сылап, сол колтугуна кулак төшөдү. Жаныбардын жүрөгү көөдөнүндө аптыга кагып, антарылып-конторулуп түмчуга чаба-

лактап жаткансыды. Танабай бели талып кеткенче ушу калыбында тура берди. Бир оокумда белин түзөп, башын чайкады да, оор күрсүнүп алды. Көпүрөдөн өтүп, жар бойлой кеткен жалгыз аяқ тете жол жакын, бирок каранғыда адашып кетпесе болду. Танабай бул аймактын коён жатагына чейин билет, адаша койбос, ат чыдаса болду.

Танабай ушуну ойлоп турганда алыстан келаткан машиненин жарығы көрүндү. Жаркыраган эки көз жерден чыга калгансып пайда болду да, тенселген узун шооласы менен түн коюнүн тинткителеп, тез жакындап келатты. Келаткан машине экөөнө жардамын тийгизе албасын Танабай билип турду, билсе да ээн талаада адам пайда болгонуна канимет алып, келишин күттү. «Айтор бири көрүндү», – деп ойлоду. Жүк машиненин жарығы көзүн карыктыра тийгендे колун калкалады.

Машиненин кабинасында отурган эки адам көпүрөнүн башында турган адам менен атты таныркай карашты. Ат дегидей адам менен атты да жүгөнү, үстүндө ээр-токуму жок, тек ээсин ээрчип жүргөн ит шекилдүү. Машиненин жарығы көз ирмемге каранғыдан таап алып, кубарта жарык кылган адам менен чалдын элеси аппак болуп, арбактын сұлдөрү кейиптенип кетти.

– Тообо, түн ичинде әмне кылып жүргөн немелер? – деди шофердун жанында отурган тумакчан узун жигит.

– Жанагы жолдон көргөн араба ушунуку го, – деди да шофер машинесин токтотуп, башын кабинадан чыгарды. – Эй, абышка, жайчылыкпыш? Тиги жолдо жаткан араба сеникиби?

– Меники, – деди Танабай.

— Баса, ошондой дейм да. Эски араба турат чалдыбары чыгып, абзелин ала кетели десек, анысы да иштен чыгып калыптыр.

Танабай унчуккан жок.

Шофер кабинадан түштү, оозунан арактын жыты бурр этип чалдын жанынан өттү да, нараак жол үстүндө талтая тура калып, заара ушата кетти.

— Арабаны эмне таштадын? — деди мойнун буруп.

— Ат болдуруп, тарта албай калды. Картан ат, байкуш.

— М-м. Эми кайда бармаксын?

— Ўйгө. Сарыгоого.

— Туу!.. — деп ышкырып жиберди шофер. — Тоогобу? Анда жолубуз башка экен. Же болбосо совхозго таштап коёун, андан ары үйүнө жетип аларсын.

— Ыраазымын. Атты таштап кете албайм.

— Алдагы өлөсөнүбү? Ой, ит карайбы муунуу, жардан нары кулатып жибер, карга-кузгун жеп коёр. Келе, жардамдашып коёлу.

— Жолуна түшүп кете бер, — деди Танабай түнөрүп.

— Өзүн бил, — деп шофер бырс күлүп, кабинанын эшигин карс жапты. — Алжып калган чал тура.

Машине ордунан козголду, узун шоола жарыгын ала кетти. Көчүгүндөгү кызыл көздөрү үңүлө тиктеп, машине өткөндө көпүрө кычырап калды.

— Карайган кишини шакаба чегесинбى, өз башына келсе кантесин? — деди жанындагы тумакчан узун жигит машине көпүрөдөн өткөн соң.



— Урдум ошону... — деди шофер рулун айландырып. — Мен да далайды көргөм. Айтсам, иштин жөнүн айттым. Таштай албайм дейт жаңагы сөлөкөтүн. Эскинин калдыгы да. Билсен, азыр күн көрсөтүп жаткан жалаң техника. Қайда барсаң техника. Согушта да техника. Алигидей чалдар менен жылкынын заманы өткөн.

— Айбан экенсин! — деди берки жигит.

— Атаңын как башы! — деди шофер.

Машине кеткен сон карангы түн кайра капитап алды. Көзү карангылыкка кичине үйрөнгөндө Танабай атын айдады.

— Чү, жаныбар, чү! Илгерилегендин иши илгерилеген, чү!

Көпүрөдөн өтүп, атты жалғыз аяк жолго бурду, жар башындагы карангыда жұлгөсү аран байкалган бозомук сыйманы кубалап, экөө өр талаша жүрдү. Тоо артынан ай кылтайды. Төбөдөгү жылдыздар да айдын чыгышын күткөнсүп, көктүн ызгаарында муздақ дирилдеп турду.

IV

Гүлсары үйрөтүлгөн жылды жылкы күздөөдө көп туруп калды. Қыш кечигип түштү, жумшак түштү, жааган кар жер тиштеп жатып калбай бат-бат эрип, малдын чөбү жеткиликтүү болду. Қыштан мал эттүү чыкты. Жаз чыгары менен бөксө тоо ачылышп, жака жадырап жашыл кийингенде жылкы төмөн түштү.

Согуштан кийин Танабайдын өмүрүндөгү жыргалдуу доорону ошол учур болду. Ак боз ат минген карылых али артуу-артуу ашуунун ары жагында эле, ага чейин деп, азырынча Танабай алкынган бышты жорго минип, алчыланып

жүрдү. Балким жорго әки-үч жыл кечигип тий-се андагысындай кызығын көрө албас беле, жи-гитчиликтин доорун сүрө албай калат беле. Гүлса-рыны минип баратканда Танабай эл көзүнө көйрөндөнүп коюудан да тартынбады. Сымап-тай чайкаган жоргонун үстүндө көйрөндөнбөскө чара барбы? Аны Гүлсары да жакшы сезчү. Айрыкча жакага түшүп келатканда эгин талаасында иштеп жүргөн топ келин жолукса, аларды алыстан көрө сала Танабай ээр үстүндө боюн түзөп, үзөнгүнү чирене тээп, чалкалай отурат да, тизгинди бошотот. Эсенин кыймылын Гүлса-ры да сезе коёт, арылдал жоргосун күүлөп жи-берет. Жалы желге сапырылып, куйругу чубал-жый иләэшип, анда-санда кошкуруп кулак тик-чийте коюп, жүрүп берет Гүлсары, мемиреген эгин талаасынын үстүнөн дүпө-дүп дүбүрт чы-гат. Убат¹ жолдо келаткан ак, кызыл жоолук-чан келиндер жарыла берип, әки бетте белден чыгып көйкөлүп турган буудайга кире качат, чурулдал токтой калып, жалт карашат. Жорго зуу этип өтө бергенде келиндердин жүздөрү, күлмүндөгөн көздөрү, аппак акак тиштери көз алдынан учуп өтөт.

— Ай, жылкычы жигит, токто! — деп арт жагынан шаңкылдаган күлкү чыгат.

— Байка, бир күнү колго түшүп калсан онбой-сун!

Кээде каршы келип калганда келиндер кол кармашып, жол бербей тегеректеп, кармап ал-ган күндөрү да болгон. Оюнсак келиндердин тамашасына даба барбы. Танабайды аттан оода-

¹ у б а т – айдоо аянтарынын чегин бөлүп турган чы-йыр жол.



ра тартып, шакылыктап түш-түштән тытмалашып, камчысын колдон жулуп кетишет.

— Айт жаның барында, бизге качан кымыз апкелесин? — деп кысымга алышат. — Биз быякта керәели кечке талаада иштеп, тандайбыз так катып жүрсөк, сен жорго минип чалкалайсын әэ!

— Ой, силерди кой деген ким бар? Жылкычы болуп алғыла. Бирок өзүнөр жарабайсынар. Ба-йынарга айткыла, жылкы багам десе жашыраак токол алсын. Болбосо силер бу түрүнөр менен тоодо тонуп өлөсүнөр.

— Апей, муны карасан! — деп анда келиндер жабыла келип, жулмалап жиберишет.

Бирок Танабай жоргого өзүнөн башка бирөөнү мингизбеди. Башканы мындай койгондо Бұбұжаны да жоргого бир минип көргөн жок. Балким ал жоргого мингиси деле келбегендир. Бирок аны көргөндө Танабай өзгөрүлө түшөт, оропара келгенде тизгин тартып, жай бастырып калат.

Ошол жылы Танабай текшерүү комиссиясына мүчө болуп шайланып қалган. Мурдагыдан айылга көп түшө турган болду, түшкөн сайын алиги келин менен жолугушуп кетет. Қенседен Танабай көбүнесе ачуулуу чыкчу. Гүлсары аны басканынан, дабышынан, көзүнөн, кол кыймылынан сезет. Бирок алиги келинге жолуктубу, болду, Танабайдын пейили жазылып кетет.

— Так, так, жулкунба, жайыраак! — деп туйлаган жоргонун омуроосун таптай шыбырап, келинге жанашканда жай бастырып калат.

Анан келин әкөө бирдемени жайбаракат сүйлөшүп, же эчтеме сүйлөшпөй жай жүрүп отурушат. Эсенин ачуусу тарап, колу жумшарып, үнү мәэрленип чыгат. Ошол үчүн Гүлсары эсси-

нин алиги келин менен жолугушкан saatтарын жакшы көрөт.

Колхоздун ахыбалы начар, элдин көргөн күнү кыйын экенин Гүлсары кайдан билсин. Эмгек күнгө жарытылуу эчтеме тийбейт. Текшерүү комиссиянын мүчесү Танабай Бакасов кенсеге келген сайын такып сурайт: бул эл тоюнуп, мамлекеттин милдетинен да кутулуп тураган күн качан келет? Журт качанга чейин кысыла берет? Деги эмне болуп жатат?

Былтыр болсо кургакчылык болуп, колхоз түшүмдөн куру кол калды, мал жем-чөпсүз кара желге ооз ачты. Быйылкы түшүмдү былтыркыдан аяптоор арбын алыш, карызынан да, пландан да ашык төктүү, жалпы райондун намысы деп, башка колхоздордун эсебине эгин, мал төктүү. Ошентип отуруп, аягында колхозчулар куру жалак кала берди. Эми алардын көргөн күнү не болот? Убакыт өтүп атат, эл согуштун ызгаарын унута баштады, бирок тиричилиги онолбой келатат го? Отуз сотук огороддон алганина жашап атат. Шылуун-шумдар колхоздун кырманынан көрүнөөсүн көрүнөө, көмүскөсүн көмүскө кытып кеткенине корстон. Же колхоздун чөнтөгүндө каржысы болсочу, мамлекетке төгүлүп жаткан дан, сүт, эттин баары чыгымдын эсебине кетет. Жазда-күздө малдын башы көбөйүп калат да, кыштан чыкпай жутка келет. Создуктурбай койго кашар, уйга сарай куруп, жем-чөптү мол топтоп, сарамжалдап ыраскут¹ этер мезгил жетпедиби. Бирок курулуш материалдын аты-жыты жок, камдайбыз деген чондордун дареги жок. Элдин турак жайы да со-

¹ ыраскут – расход, чыгым.



гуштун тушунда кароосуз калып, азыр түртүп койсон четинен жыгылгыдай. Бирди-жарым там салгандар, алар да болсо мал сатып, картөшкө сатып, базарын күчөткөн, иштин көзүн тапкандар. Андай шылуундар курулуш материалдарын көздөн жаздым, жең ичинен таап жүрөт.

— Жок жолдоштор, биз иштин көзүн таппай жатабыз,— деп туталанат Танабай. Бузуп жаткан бир балээ бар. Иштин жүйөсү ушул дегенге ишенбейм. Же биз дурустап иштебей жатабыз, же силер бизди жакшылап башкара албай жатасынар.

— Балээ бар дегениң кандай? Ишти бузуп жаткан деп... — Бухгалтер кагаздарын Танабайдын алдына кармады. — Мына, планды кара... Мына, бул алган түшүм, кошулган мал, бу болсо төгүлгөнү, мына киреше, чыгаша мына натыйжасы. Эмне калды? Чыгым көп, кириш жок. Дагы эмне керек сага? Алды менен билип алып, анан айт. Жалгыз сен коммунист болуп, калганаңбыз эл душманы бекенбиз?

Анан сөзгө башкалар аралашып, кызуу талаш башталат. Танабай эки колдор башын мыкчып «бу кандай?» деген ойдун түйүнүн чече албай, түбүнө жете албай бушайман болот. Анын күйгөнү керт башынын камы эмес, кеп башкада. Колхоздо Танабайга тишин кайрап жүргөндөр да бар. Азыр алар сыртынан күлүп, жолуга калганды, ии, кандайсын дегенсип табалай тиктеп, кырдана басат. Какшык айтышат: бизди дагы кулакка тартып, куурата көрбө, деп болгондо азыр бизден жырык темене да таппай калдын го. «Ач иттин көчүгүн сук ит жалайт» болорсун. О, онбогур, согушта сага тийбеген октун көзү жок!.. — дегендей жүрүшөт алар.

Танабай да аларды жалтанбай тиктеп, ичинен: кыжына бергиле, иттер, баары бир жол биздики, биздин оюбуздагыдай болот, дейт. А чынында алиги адамдар Танабайга бөлөк-бөтөн эмес, экөө ага-ининин балдары. Аталаш агасы Кулубай согушка чейин жети жыл Сибирге айдалып барып келген. Анан кайдан жакшы көрсүн, ит менен мышыктай. Кулубайдын балдары да Танабайды көзүндө огу болсо атып салуудан таюу тартпайт. Араздашкан аталардын укум-тукуму да, балким, араздашып өтөр. Анын себеби бар. Алдагачан өткөн иш болсо да Кулубайдын тукумуна доо кеткен, Танабайга каткан кеги көкүрөгүндө сакталуу. Кезинде Кулубайды кулак деп кубалаганы туура беле? Же ал өз оокатына тын, орто чарба беле? Андай болсо ага-ини карындаш экенин кантет? Кулубай байбичеден болсо, Танабай токолдон туулганы жалганбы? Танабай өз бир тууганына кара санаганы калппы? Туушкандыгын аттап кеткени тууралуу ал кезде эл оозунда не деген гана сөздөр болбогон. Азыр го, жөн башка, ал кездеги иштерди ар кандай бааласа болор. Андачы? Колхоз үчүн ошенткени туура болду беле? Кеп ушунда. Учурунда бу туурасында ою бек болчу, мына согуштан бери кээде күдүктөнө ойлончу болду. Өзүнө да, колхозго да кас күтүп алган жокпу?

— Ой, Танабай, уктап калгансыңбы, эмне унчукпай калдын? — деп жолдоштору аны ойдон алаксытып, кайра кызуу сөзгө аралаштырат. Баягы эле түгөнбөгөн түйшүк: кышкысын үй башы сайын кык жыйнап, айдоого ташып төгүш керек. Арабалардын дөңгөлөгү жок, элден жыгач сатып алыш, шаардан алкак темир таап, эптеш керек. Бирок, ага акча кана? Өкмөт карыз-



га акча берер бекен? Банк куру сөзгө такыр ишенбей калды. Эски арыктарды жөндөп, жаны арық салыш керек. Айта берсе иш чачтан көп. Кышкысын жер тон, арық казылбайт, элди кыйнай албайсын. Жаз чыгары менен жарыш башталат: жер айдоо, эгин эгүү, мал төлдөтүү, анан чөп чабык, иши кылып, жеткениң алдын, жетпегениң калдын. Мал демекчи, жазгы төлгө даярдаган короо-жай беленби? Сүт фермасынын да абалы начар. Сарайы кулаганы турат, жемчөбү жок, уйлар мөөрөп, ар кимдин шыбына моюн созуп, келтек жеп жүрөт. Эртеден керәэли кечке темселеп бир ууртам сүт саап ала албай, саанчылар да иштегиси жок... Эмнесин айтасын, ичке үзүлүп, жоон сүзүлгөн чак. Ойлой берсөң үрөйүң учат.

Бирок шалдайып отуруп калган менен жумуш бүткүдөй эмес. Андыктан белди бек бууп, маселени партиялык жыйналышта, башкарманын жыйналышында, кайра-кайра талкуулашат. Башкарма Чоро. Анын кадырын Танабай кийин баалады. Сындаш оной. Танабай көп болсо жылкыга жооп берер. Чоро болсо бүт колхозго, колхоздогу элге жооп берет. Ырас, андай ишке Чородой гана азамат чыдамак. Чарбасына келсе эл жакадан алып, районго барса, чондор үрөй учура стол муштап, иш кыйшандап турганда да Чоро чөгүп калбады. Анын ордуна Танабай же жиндеп кетмек, же асылып өлмөк. Чоро болсо чарбаны чачып жибербеди, алы кеткенче, жүрөгүн илдет басканча чымырканы тиштенип, тиреп турду. Кийин парторг болуп дагы эки жыл иштеди. Чоро журттун тилин таба билчу. Жаны кашайып келген Танабай да Чоронун сезүн уккан соң иш онолоруна, күрөшүп, тилеп келген

жакшы заман жакында орнооруна көзү жетип, оор жүгүн Чоро алып калғандай женилденип кайтар эле. Тек бир жолу гана Чоро деген ишенимине шек келтирди, бирок ага да көбүнесе Танабай өзү күнөлүү эле.

Кенседен кабагы карыш түйүлүп, көзүнүн чаары чыгып келип, үзөнгүнү бек тээп, жалды аткый кармап мингенде, тизгинди жулка тартканда ээсинин ичинде эмне болуп жатканын Гүлсары кайдан билсин. Бирок ээси кысталыш кыйноодо экенин туюк сезчү. Танабай эч качан жоргого камчы салып көргөн эмес, антсе да андай учурда Гүлсары коркуп басат. Тек жүрө түшүп, тааныш келинди көргөндө жоргонун бели жазылып, азыр ээси да жумшарып, тизгинди жумшак тартаарын, ээрge таш өбөк салып, акырын сүйлөшөрүн, келин болсо жоргонун жалын тарап, омуроосун сылаарын сезет. Мындай ажайып кол эч жанда жок. Үйүрдөгү тору кашка байталдын эрининдей мээrimдүү жибек кол. Адам баласында бу келиндин көзүндөй сүйкүмдүү көз да жок. Танабай улам өбөктөй берип сүйлөшсө, келин бирде жылмайып, бирде алда немеге көнбөгөндөй кабагын чытыйт. Ошондо көздөрү айлуу түндөгү булак түбүндө жаткан асыл таштай жарқылдайт, же көлөкө түшкөндөй тунжурай калат. Коштошуп жөнөй бергенде да келин бурала бир кылчаят да, капа болбо дегенсип, кылгыра карап калат.

Жалгыз калган Танабай ойлуу жүрүп отурат. Тизгинди бош таштап, жоргонун өз жүрүшүнө коёт. Гүлсары анда кой жоргосун салат. Үстүндө адам бар-жогу сезилбей калат андайда, ээси өзүнчө, жорго өзүнчө бөлүнүп кеткенсийт, же биригип кеткенсийт. Көмөкөйдөн ыр чыгарбай,



илгерки өткөн эрлердин күйгөнүнөн ырдайт. Гүлсары тааныш жолго түшүп, өзөн үстүндөгү конушка бет алыш жөнөйт... Гүлсары ээсинин ушундай көнүлдө жүргөнүн, алиги келинди ботөнчө жактырат. Жорго ал келинди сырт турпатынан, басканынан эле таанычу. Атүгүл келиндин боюнан буруксуп туарар бир ажайып чөптүн артыкча жытын сезер эле. Ал жыпар гүлдүн жыты. Келин жыпар мончок тагынып жүрө турган.

— Бүбүжан, карачы, Гүлсары сени жакшы көрөт,— дейт Танабай келинге. — Дагы сыласап койчу, дагы. Көрчү, кулак жапырып эркелеп жатканын. Эреркеген эле музоо. Үйүрдө жүрсө мазаны кетирет. Коё берсең айгырлар менен алышып, азынайт да жүрөт. Бири болбосо бири чайнаң салабы деп корком. Ошол үчүн жүгөн албай минип жүрөм. Али жаш да.

— Гүлсары го мени жакшы көрөрүн көрөт,— дейт анда келин өзүнчө бир ойго жетеленип.

— Башкалар сүйбөйт дегенинбى?

— Жок, андай деле дебейм. Биз бир базардан отпөдүкпү. Тек сени аяйм.

— Эмнеге аяйсын?

— Сен өнгөлөрдөй эмессин, кийин кыйналып каласын.

— Өзүнчү?

— Менин эмнем кетти? Мен деген жесир, кайтпай калган аскердин жарымын. А сен болсон...

— А мен болсом, текшерүү комиссиянын мүчөсүмүн. Мына, сага жолугуп, берер фактыларды аныктап алайын деп баратам,— деп Танабай сөздү тамашага чаргытат.

— Фактыларды тез-тез аныктагыч болуп кеттиң го. Алды-артыңды байкасан боло.

— Ой, менин айыбым кайсы? Мен келатсам, сен келатыпсын. Қездешип калганыбыз жалғанбы?

— Мен келатсам, өз жолум менен келатам. Экөөбүздүн жолубуз эки башка. Кош, эмесе. Мен шашып баратам.

— Коё турсан, Бұбұжан?

— Дагы әмне дейсин? Кой, Танабай. Қантесин, өзүн эстүү адамсын. Сенсиз да кулагым чуулдап, аран жүрөм.

— Мен әмне, сага кара санап атамбы?

— Мага әмес, өзүнө.

— Бул әмне дегенин?

— Ошо дегеним.

Келин өз жолу менен кетет. Танабай болсо, аттын башын буруп, зарыл жумушуна шашып бараткандай теминет, тегирменге, же мектепке кайрылат да, анан башка көчө менен кайра эле алиги келиндин алдын тороп чыгат. Бұбұжан жумушка жөнөөрдө кичинекей қызын кайненесиникине калтырып кетет. Жұмуштан кайтканда жолдон қызын ала кетет. Кайненесинин үйүнөн қызын жетелеп чыгып, көчөнүн этегидеги өз үйүнө кетип баратканын оолактан болсо да бир көрүүгө Танабай алыстан кайрылып келет. Бұбұжан көрмөксөнгө салып бара жатканы да, кара шалы жоолугунан көрүнгөн ак-жуумал жүзү да, колунан жетелеп алган қызы да, қызынын жанында жүгүргөн күчүгү да – баары Танабайга ысық көрүнөт.

Барып-барып акыры Бұбұжан үйүнө жетет. Танабай өз жолу менен андан ары жөнөп, келиндин үйдөгү турмушун эlestетет. Ана Бұбұжан канғырап ээн турган үйдүн эшигин ачты, кырк жамачы купайкесин чечип салып, көйнөкчөн

сууга жүгүрдү. Ана, ал от жагып, казан асып, кызын жуунтуп, тамак берет. Жайыттан кайткан уюн тосуп алат. Анан тұн кирет, кулагы чуулдаган ың-жың караңғы үйіндө, муздак төшөгүндө жалғыз жатып, Танабай экөө бирин бири сүйүшө албасын ойлойт.

Танабай үй-жайллуу киши, анын курагында бирөөгө ашық болуш жарашпай турган жорук. Ар нерсе өз мезгилинде. Танабайдын аялы жакшы киши, күйөөсү тенсінбей чанып, башка бирөөгө көз арта турган жазыгы жок.

Бүбүжан ушинтип ойлоор деген өзүнүн түкшүмөлүнөн Танабай жанын коёр жер таппай ичи бышып чыгат. «Демек, тағдыр жазбаганы да», – дейт ал өзөндүн нары жагындағы мунарыктаган чыбырды тиктеп баратып. Анан бу жалган дүйнөнүн баардык түйшүк-тирилигин унутат: колхозду да, бала-чаканын кийим-кечесин да, дос-жолдошторун да, кастанарын да унутуп, илгерки мундуу ырды кынылдан жүрүп отурат. Мындайда бет карашпай, салам айтышпай калған Қулубай агасын да кәэде түшүнө кире калса муздак терге чомүлткөн согушту да – жарық дүйнөнүн илгери-кийинин бүт унутуп жиберет. Ырдаган ырына термелип келатып, астындағы аты кантип суу жалдан кечип өткөнүн, өйүзгө чыгып, кайрадан жалғыз аяқ жолго түшүп, чайпалган жоргосуна кайра түшкөнүн да байкабайт. Тек үйүр жакын калғанын сезип, жорго жүрүшүн ылдамдатканда гана Танабай ыр дүйнөсүнөн ойгонот.

– Так, так, Гүлсары, жулкунба! – деп тизгин тартат.

«Күлүк күнүндө, тулпар тушунда» – деп бекер айтпаган. Канткен менен ошол мезгил Та-

набайга да, жоргого да күнү тууган кез эле. Чыгаан аттын данкы футбольчунун данкына тек-теш. Кечээ гана көчөдө топ кубалап жүргөн ба-лакай бир эле күнү күйөрмандардын сүймөнчүлү-гүно жетип, жарданган көпчүлүктүн оозуна или-нет. Торго тепкен тобу түшүп турган сайын анын атак-данкы да көтөрүлө берет. Анан күнү өтүп, өзү оюн талаадан кетер менен дарек-дайыны би-линбей унутулат. Учурунда жерге-сууга тийгиз-бей көкөлөтө мактап жүргөндөр аны элдин алды болуп унутат. Айтылуу футболчунун ордун баш-ка бирөө ээлейт. Күлүктүн данкталар жолу да ушу сымал. Алдына ат салбай чыгып турган чагында атагы жер жарып турат. Болгондо, адам менен аттын ортосундагы айырмачылык бир гана: ат атты күнүлөбөйт, биригинин данкына бири-гинин ичи күйбөйт. Ат жаныбар ич күйдүлүктөн аруу жараган. Адамдар болсо кудайга шүгүр атка ич күйдүлүк кылышты али үйрөнө элек. Бирок кандай деп болот, адамга ишенич жок, ич күйдүлүктүн, көрө албастыктын жолу миң тарам. Адамга кастык ойлоп, минип жүргөн аты-нын туягына чеге кагып жибергендер да болгон эмеспи. Э, атың өчкүр ич күйдүлүк, аты өчсө кана! Айтып-айтпай эмине...

Торгой чалдын айтканы келди. Ошол жылы жазында жоргонун жылдызы жаркырап көкөлөдү. Жары да, жаш да: «Гүлсары!» «Танабайдын жоргосу», «Айылдын көркү», – деп ооздон түшүрбөй жүрдү.

А тиги «р» га тили келбеген шакмар мурун балдар да топурагы бырпылдаган көчөдө жорго-нун жүрүшүнө салып жүгүрүп, биринен бири талашат: «Мен Гүлсалы... Жок, мен Гүлсалы... Апа, айтчы, Гүлсалы менмин ээ? Чу, жаныба-

йым Гұлсалы! Эй-ии, мен Гұлсалы!..» – деп чуулдашып жүгүрүштөт.

Данқ деген эмне экенин, анын деми канчалық болорун жорго өмүрүндөгү алгачкы чоң байгеде билди. Ал Биринчи Май майрамындағы маараке эле.

Күркүрөөнүн жәэгингедиги чоң сазда митинге болуп өткөн соң маараке башталды. Эл казганақтап кара таан. Тегеректеги айылдардан, атүгүл Казакстандан да эл келиптир. Казактар байгеге өз күлүктөрүн кошту.

Согуш бүткөнү мындай чоң байге боло электигин журт айтып жатты.

Танабай жакындан бери жоргосун аспиеттеп карап, жем-чөбүн ырастап, тер алыш, таң ашырып, таптап жүргөн. Ошондон улам, анан калса бүгүн таң әртеден бери әсенин көздөрү жайнап, колдору калтырап, әлендей жүргөнүнөн, женилдеп токуп, кош басмайыл тартканынан, куюшканын узартып, чап олонун бек тартып, көкүлүн шүйгөнүнөн улам бүгүн бир керемет болорун туйган жорго.

– Кана, Гұлсарым, Камбар-Атан жар болсун. Үмүттү актай көр, – деп күбүрөп турду. Танабай жоргонун жалын тарап, омуроосун улам-улам таптап. – Қөзгө көрүнөр күнүн бүгүн. Багын ачылар күнүн бүгүн!

Элдин дүрбөлөнү толкуткан асман асты көк аба да бүгүнкү болор кереметти сездирип турду. Тиги-бу конуштагы жылкычылар да үйүр үркүтүп укурук салып, жараган аттарын минген. Кунантай минген балдар әзленип тегеректе чапкылайт. Анаң әки-үчтөн аттанған жылкычылар улам бири кошулуп, жоон топ болуп өзөн боюндағы чоң сазга келди.

Чоң саздагы адам менен аттын көптүгүнө Гүлсарынын башы айланды, күрү-гүү эл доошу ээлendirди. Кызыл-тазыл жоолуктар кылактап, алоолонгон кызыл жеleктер кылкылдал, ак элечектер кыркаар тизилип, өзөн бою көз уялтат, асман асты азан-казан. Үзөңгүлөр шыңгырап, күмүш чапкан көмөлдүрүктөр жаркылдал, аттар да жасалган.

Чабендестер минген аттар сапка сыйбай тыбырчылап, жер чапчып, тизгиндерин жулка тартат. Мааракени башкарған аксакалдар аттарын тасқактатып, жорго салдырып, ары-бери жүрүш кылат.

Гүлсары бүткөн бою чымырап, күчү ашыпташып баратканын сезип турду. Денине от ойноткон дымак киргесип, топтон суурулуп чыкканга, куюн болуп учканга ээлигип турду.

58

Анан элден бата сураар маал келди. Аксакалдар белги бергенде Танабай да тизгинди саал бошотуп, эки беттеме казганактаган элдин ортосуна ойноктото чыкты. Кайда сзыып жөнөөрүн билбей Гүлсары чарк айлана туйлады. Қалын топтон дуу кетти: «Гүлсары, Гүлсары!..»

Байгеге иргелип элүү чакты күлүк кошулду.

– Кана, қалайыктан бата алалы! – деп зан этти маараке башы аксакал чабендестерге.

Жалан баштарына бир байлам жоолукту чарт түйгөн чабендестер кыркаар турган қалың катардын алдында алакан жая ээрчий бастырды. «Оомийин!» деген деми күчтүү бата сөз казганактаган элдин бу четинен тиги четине дуу этти да, жүздөгөн кол бет сылап, сакалга аккан суудай төгүлдү.

Андан соң чабендестер тогуз чакырым жердеги ат кайрылар арага желе-жортуп жүрүп кетти.

Күлүктөр кайткычакты ортодо күрөш, оодарыш, тыйын энмей сыйктуу оюн-шоок болду. Мунун баары күлүк чабылар чон байгенин алдындагы тамаша эле.

Жолду катар Гүлсары тыбырчылап кызуулана жүрдү. Ээси эмнеге тизгинди коё бербегенин түшүнө албайт. Жанында бараткан күлүктөр да ооздук кемирип туйлашат. Атырылып жөнөшкө даяр баратканын карап, Гүлсарынын тула бою жыйрылат, тапатандан зыр коюшкa булчундары түйүлөт.

Жолдун ченине жеткенде ат айдаган адам баарын кайрып токтотту да, озунганы сууруулуп жөнөшкө үлгүрө элек көз ирмемде зан этти: «Айт, жолунар болсун!» Аттар атырылып жөнөп берди. Калың агымдын эпкини менен Гүлсары кетти. Чулу түяктардын дүбүртүнөн жер титиреп, арттан асманга чан көтөрүлдү. Чабендестер кулак тундура ач кыйкырык, куу сүрөөн салып, күлүктөр жерге жапырыла сыйзы. Жалгыз Гүлсары гана кулач керип чаппады, кош аяктап карғып учпады, дүпүлдөтө жер муштап, жоргосуна кирди. Анын чабалдыгы да, күчү да ушунда эле.

Оболу аттар чогуу жүрдү эле, анан бара-бара каркырадай чубалды. Гүлсары аны байкабады. Окторулган ыкчам күлүктөр озуп баратканына ызырынды, алдына ат салып көрбөгөн жаныбар алардын данканы как чекесине тийген сайдын ыза болду. Эки жактан чабендестердин сүрөөнү кулагын көзөгүлөп, камчылары көз үстүндө серендереп, калың чандын ортосунда калганына ызаланды. Ат тери, ысык топурак, тепселиген жаш шыбак жыттанып, така жарган чакмак таштардын күйүк жыты тумшук астынан

сезилемет. Гүлсары ызага буулугуп, ал ансайын дене жайып көшүлө албай, кемеге аралыкка ыкчам жетчү күлүктөрдүн артында калганына көзү күйүп барат.

Ушу калып менен жолдун жарымы өттү. Алдыда жорго жете алгыс күү менен он чакты күлүк баратты. Жан жагынан кыйкырык-сүрөөн сээлдей баштады. Бирок ээси тизгинди дала толук бошотпогону, алдында күрпөң жүгүргөн аттар озуп баратканы Гүлсарыны ого бетер өчөгүштүрдү. Арылдаган шамал менен жан кашайткан ызалыктан көзү караңгылап, кара жол зымырылып бут алдына жоголуп, асмандағы күн оттуу шар болуп көктөн ылдый каршы дөңгөлөнүп келаткансыйт. Дене-бою ысып, кара тер эми төгүлдү, ал ансайын женилденип, көөдөнү шамалдап, жер апчыган арышы кенейди. Акырындан алдыдагы чабаган күлүктөр күүдөн тая баштады, ал ансайын жоргонун кулачы айрылып, кара жолду тапырата муштады. «Чү, жаныбарамы, Гүлсары!» деген үстүндөгү ээсинин дабышы дем берип, мандайдагы оттуу күн ал ансайын каршы ылдый зымырап кулады. Текирендеп калган чабаган күлүктөрдү улам бирден басты. Қардыга сүрөп кыйкырган чабендерстер серендеген камчылары, таноолору дердендеп, уурттарынан көбүк чачыраган, көк буу бүркүп күшүлдөгөн ат тумшуктары улам бирден артка кала берди. Мына ошондо Гүлсарынын тизгини бошоду. Эми ал үстүндө ээр токуму, ээрge минген чабендеси бар экенин да сезбеди. Бууракандаган албуут дымак алга сүрөп, дулдулдун күчү кирди тула бойго.

Дале болсо алдыда эки күлүк жеткирбей барат, бири буурул көк, бири жәэрде. Экөө тен

чабендердин кыйкырык-сүрөнүнө, камчынын уусуна ачуурканып, бирин бири моюн улаш узатпай катар барат. Экөө тен күрпөн-күрпөн жүгүрүп, Гүлсарыга оной менен жеткирбеди. Бирок алдан тая баштаган немелерди Гүлсары акыры бир өр талашкан жерде басып өттү. Ошондо тайпан белге атып чыгып, толкундуң жалына карғыгандай болду да, көз ирмемге асман-жердин ортосунда каалғып илинип калгансады. Көөдөнүн күч жарып, көзүнөн от жанып, Гүлсары белден ылдый апай бетте жылдыз болуп ағып учту. Ошентсе да болбоду, арттан дүбүрт катуулап, алиги эки күлүк такымдал жете келди. Буурул менен жээрде өткөн өчүн, кеткен кегин куугандай, жеп ийчүдөй эки жактан кысып келип, катар чуркады. Озуп кетпей, же өксүп калбай эрегишип катар чуркады.

Ушинтип үчөө тен бир тизгинге байлагандай көпкө катар жүрүштү. Үчөө жан талашып катар чаап баратпай, ың-жынсыз дүйнөдө кыймылсыз катып калышканда сезилди Гүлсарыга. Эки жагындагы аттардын акшыңдаган көздөрүн, умтула сунган тумшуктарын, кан аралаш шүүшүн-дөп көбүк ағып, карыша тиштеген суулуктарына чейин даана көрүп баратты. Буурул күлүктүн тиктеши өжөр, жан аябай эрегишип алган. Жээрде болсо жардам издегендей тайсалдал эки тарабына кыйыгын салып барат. Акыр түбү биринчи болуп жээрде өксүй баштады. Обол мурун тайсалдаган көздөрү, анан дердендеген таноолору көрүнбөй, анан биротоло дүбүртү бастап артта калды. Көк буурул жанын сабап, көпкө тырмышты, тер куюлган көзүнөн ызалуу жини көрүнүп, чаап баратып жан бергендей кыйна-

лып өксүдү. Акыры жеңилгенин мойнуна алгысы келбей ал да артта калды.

Эрегишен күлүктөр калгандан кийин Гүлсары жеңилдене түштү. Алды жактан жалтырап өзөн, көк саз көрүнүп, алыстан калың элдин азан-казан доошу угулду. Ичи түтпөгөн күйөрмандар жол жээктеп утурлай келип калган экен, кыйкырык-сүрөөнгө алыш, эки жактан коштой чапты. Жорго мына ушунда дарманынан тайып баратканын сезди. Жол алысы, күч ченеми эми билинди. Артындағылар кууп жете келатабы, жокпу, Гүлсары эми аларга кызықпады, билбеди. Жер көчүп башы айланып, алсырап баратты.

Бирок алдыдагы казганактаган калың эл толкуп, калың кыйкырык-сүрөөн жер дүнгүрөтүп, кулак тундуруп, калың топ как жарыла каршы умтулду. «Гүлсары! Гүлсары! Гүлсары!..» деген ач айкырык, калың чuu жоргонун кулагынан кирип, дене-боюн чымыратып жиберди. Сүрөөнгө кубат алган жорго чыйрала түштү, марага окторулуп, демдүү чыгып барды... Адамдардын кудуреттүү демин кара! Эл сүрөөнү әмне кылбайт!

Жер дүнгүрөткөн калың доошту жарып мадардан өтүп, жорго тегерек сазды айлана кайрып салды.

Аны менен тынган жок. Кайрылып келип, кичине дем баскыча элдин аба жарган сүрөөнү кайрадан ээликирди, Гүлсары менен Танабай өздөрүнө өздөрү ээ болбой, чар тараптан кыйкырып урматтап турган уу-дууга канат байланып, кайрадан ортого чыкты. «Гүлсары! Гүлсары! Гүлсары!..» – деген даназа дууга аралаш: «Танабай! Танабай! Танабай!..» деген мактоо үндөр көпкө көтөрө салып, көкүрөктуү өрөпкүтүп жи-

берди. Элдин сүрөөнүнөн жаны күч алган Гүлсары көздөрү жайнап, башын чулгуп, көкүлүн көккө серпип, дагы талбай жүрүп берчүдөй каптал салып туйлай басты. Жаалаган элдин алдында ал өзүнүн көркөмдүгүн, кудуретин, бүгүнтөн баштап бүткөн атагын сезгендей даража кармап, маашырлана басты.

Танабай алакан жайып, элден дагы бата алды. «Оомийин!» деген калың доош аба толкутуп, жүздөгөн алакандар өйдө көтөрүлдү да, мандайдан төгүлгөн суудай ылдый акты.

Мына ушунда Гүлсары жайнаган элдин арасынан баяғы тааныш келинди көрдү. Келин бата кылыш жүзүн сылай бергенде тааныды. Бул жолу келин басмырт түс жоолукчан эмес, ак көйнөкчөн экен. Калың топтун алдыңкы катарында кубанычы койнуна батпай толкундал, мөлтүр суунун түбүндөгү кубулжуп ойногон асыл таштардай коймолжуган көздөрүн кадап, Танабай экөөн айрыбай карап турган экен. Гүлсары адатынча келин тарапка ыкыс сала басты. Жанына барып тургусу келди, ээси адатынча келин менен сүйлөшсө, анда келин баяғы тору кашка байталдын эрининдей кебездей жумшак колу менен жалын тарап, омуроосун сылап турса деп каалады. Бирок Танабай негедир башка жакка тартты. Жорго ээсинин қылығын түшүнө албай, келинге тарткынчыктап бир ордунда тегеренди. Ээси эмнеге али көрбөйт келинди? Кантип көрбесүн, кантип сүйлөшкүсү келбесин? Гүлсары түшүнө албай башын чулгуп, ордунда тыбырчылайт...

Эртеси экинчи май да Гүлсарынын доорону жүргөн күн болду. Түш ой эгин анызда көкбөрү башталды.

Талаа-түздүн бетинде атам замандан калган арбактуу ураан жанырып, жердин көкүрөгү добулбас ургандай дабырап кетти. Көчкүдөй жапырылган, ташкындай атырылган калың атчан бир ары удургуп, бир бери удургуп, кайра бир жерге додолоно токтоп калса, кара туман калың чан асман бетин, күндүн көзүн жаап калып жатты. Бул күнү да Гүлсарынын жылдызы көкөлөп жанды. Кечээги байгенин данкы менен журтка таанылган жорго азыр да көпчүлүктүн назарында. Улакка салынган көп аттардын караан алды болуп, кайда жүрсө көзгө түшүмдүү. Бирок Танабай аны алды-качты аламанга сактап жүрдү.

Көпчүлүк улактын кызыгы менен жүргөнчө күн эңкейиштеп, тиги көз учунда көшүлүп жаткан казактын талаасынын мемиреген көк жээгине конгону калды. Күндүн көзү жумуртканын сарысындай коймолжуп, күндүзгү табы кайткан, тике карасан көз уялтпай эрип барат.

Кыргыз менен казактар дуу салып чаап, ээрден эңкейип улакты эңип, такымдаша жулка тартып, катар чабышып узай түшсө, калың топ дүргүп кайра токтолуп, кырк жигитке түшкөндер кайрып сала бергенде эки тарап тең ач кыйкырык салып, кулак тундуруп, жер дүнгүрөтүп, кен талаанын түзүндө согуш чыккандан берки ичке толгон черди жазып жатты. Эл ошентип жүргөнчө күн да кечтеди.

Талаа бетинде көлөкөлөр узарганда гана ак-сакалдар «алды-качты аламанга» уруксат бата беришти. Серке улак ортого ташталды. Аны жерден эңип ала качышка туш-туштан баары умтулду. Ортого киргени сууруулуп чыгып кете албай, четтегиси сыгылып ичкери кире албай, калың доонун төбөсүнөн кара буу көтөрүлдү.

Аттар чамынып көк чапчыйт, ооздук чайнап, өңкөлөрү қынқыс кагат. Додочулу омуроолоп, чабалынын капиталын кайыштыра сұрүп барат. Ээн жайқында арқырап жорго салған Гүлсары додонун ичинде жаны кейиди, четте күтө туруп, суурулуп чыкканын такымдабай деп, Танабай өкүндү. Аңғыча бирөө чанырып калды: «Алды! Казактар алып кетти! Карма!» Адырандаган Карагер айгыр минген, үстүндөгү гимнастеркасы далдалынан айрылган бир казак жигит кыжылдан додону жарып чыкты да, улакты такымга кысып, айгырдын башын коё берди.

— Карма! Карагер кетти! — деп чуулдап калгандары арттан сундура кууду. — Танабай, кайдасын, сен жетпесен болбой калды!

Карагер айгырчан казак жигит такымындағы улакты бултактатып, батып бараткан күнду көздөй түз салды. Саал болсо тиги алоолонгон күндүн оозуна жутулуп кетчүдөй кызыл түтүн булатып, кайып болчудай кетип барат.

Эмнеге Танабай тизгинди бошотпогонун түшүнө албай Гүлсарынын ичи бышат. Танабайдын болсо өз эсеби бар эле. Азырынча улакты ала качкан казак жигитти бир топ жамаатташтары корголоп коштоп барат. Көпчүлүктөн улакты тартып кайтыш жок. Карагер айгыр эми кутулдум дегенсип алардан кичине суурулуп жөнөсүн, ошондо сундура кууп барып, жекеме жеке тартышта жулуп кайтпаса, башка айла азыр болбос.

Карагер айгыр коштогон тобунан чыгып, окторулуп учканда Танабай жоргонун оозун коё берди. Ээлигип келаткан Гүлсары бошоно калған соң шукшурулуп жөнөдү. Жер танабы кысарып, четте кызарып турған күн бери карай

дөнгөлөнгөндөй болду. Айкайлаган ызы-чуу, калың дүбүрт артта калып, Гүлсары менен карагердин ортосу акырындап жакындай берди. Карагердин кантсе да жүгү оор эмеспи, аны баса калыш Гүлсарыга кыйын болбоду. Танабай жоргону карагердин он тарабынан салды. Ал анткени казак жигит улакты он такымына кысып бараткан. Гүлсары карагерге катарлаша бергенде Танабай ээрден эңкейип, улакка кол сунду. Бирок көкбөрүчү казак ага жеткизбей улакты сол такымына оодара салды. Эки ат кулак тийишип, эргише катар бараткан. Карагердин сол капиталына өтүш үчүн Танабай жоргонун башын тартып, кала түшүп, кайра коё бериш керек эле, ага жорго көнөбү. Үзөнгүнү чирене тәэп, Танабай тизгинди карыштыра тартты. Гимнастеркасы дал-далынан айрылган казак жигиттин сол жагынан кайра кууп жеткенде ал улакты он такымга оодарып кетти.

— Баракелде! — деп Танабай кардыга кыйкырды.

Эки ат болсо катарлаша жер сабап, жан уруп, алоологон күндүн оозуна түптүз кирип баратты.

Эми кайра тизгин тартып жоргону өксүтүш кыйын болмок. Тобокел деп Танабай жоргону карагерге жабыштыра тартты да, айгырдын жалына боюн арта салды. Казак жигит тизгин буруп, бөлүнүп кетмекчи болду, бирок Танабай жибербеди, такымга элпек жорго жаныбар карагерге жабышып, ушерде бир жарап берди. Мына ошондо Танабайдын сунулган колу улакка жетти. Айгырды таканчык кылып, улакты өзүнө оодара тартты.

— Казак тууганым, эми бекем бол! — деп кыйкырып, чирене тартты Танабай улакты.



— Ауре болма, бермеймин! — деп айкырды каршыккан казак.

Кошоктолуп учкан эки аттын үстүндө эки улакчы айыгыша тартышты. Бир анды талашкан эки бүркүт сынары экөө бири бирине сес көрсөтө айкырышып, аянышпай сөгүнүшүп, арстан айбатка салып аркырашып, тырмак астынан кан чыккыча тартышып баратты. Экөөнүн күчүнөн бири бирине жабышкан аттар кызарган күндүн оозуна жетүүгө ашыккандай жер көчүрүп, баш айланта чаап баратты.

Бизге ушундай эрендердин эр оюнун мурас калтырган ата-бабалардын арбагына кулдугум бар-ов!

Экөөнүн ортосунда улак чытырап барат. Не болсо да эми болгудай. Улакчылар тиштенип, көздөрүнүн чаары чыкты. Қазак жигит күчтүү э肯. Тарамыштуу жоон билек, анын үстүнө Танабайдан алдаганча жаш. Бирок тажрыйбайнын жөнү бөлөк. Танабай бир маалда он бутун үзөнгүдөн чыгарды да, карагерди капиталдан чирене тээп, бар күчүн сала тартты эле, казак жигиттин колу аргасыздан шыптырыла берди.

— Байка! — деди женилген казак.

Улак бошоно түшкөндө Танабай ээрден учуп кете жаздады. Оодарылып барып онолду да, көөдөнүнөн жеништин шаны айкырык болуп чыкты. Жоргону чукул кайрып, ак эрегиши, адал күч менен тартып алган улакты такымга бекем кысты, кыргыздарды көздөй салды.

— Гүлсары! Гүлсары алды, жаныбар! — деп калың эл кыйкырык салып каптап келаткан.

Казактардын калың тобу туурадан торой чапты:

— Ойбай, уста, Танабайды уста! Акетти!

Эми казактардын тобуна түшүп калбай, эп-
теп кыргыздарга жетүү керек.

Казактар алдын тороп беттеше келерде Тана-
бай Гүлсарыны дагы чукул буруп кетти да, кай-
кып учкан күштай кууган топту четтете кай-
рып салды. Куугунчулар улам такымдай берер-
де тизгинге элпек Гүлсары улам ойт берип тапа-
тандан бурулуп, ойкуп-кайкып, кууган атты
күйрук улаш жолотподу. Жоргосуна ыраазы бол-
гон Танабай: «Жарайсың, жан жолдошум, ыраа-
зымын!» – деп жалынып баратты.

Жан жактан камалган курчоодон тұлкүчө мант
берип, мышыкча жерге жапырыла чуркап, ку-
тулуп чыккан соң Гүлсары көшүлүп тике жөнөдү.
Арттагылар ана-мына дегенче Танабайдын жа-
мааты тосуп алды да, андан ары тегеректеп кал-
калас кыйкырық-сүрөөн сала коштоп алыш ке-
тиши. Ага болбой көшөргөн куугунчулар кай-
рылышта жол тороду. Эми Гүлсары жалгыз эмес,
коштогон тобу менен жапырыла кайыган топ
күштай бура салып, тосотту тоготпой кете бе-
ришти. Күзүндө жери менен коштошкон келгин
күштардын тобундай улакчылардын ала качка-
ны да, жетпей ызалана кууганы да бирде он
канатка, бирде сол канатка антарылып-төнкөрү-
лүп бара жатты. Асман-жердин ортосун кара ту-
ман чан басып, чан ичинде калың сүрөөн чарчоо
сездирбей дымак кошуп, – ал ортодо аты мұду-
рүлүп башынан алыс кетип жатканы бар, кокус-
таткан бутунан аксап, тигиндейрек барып ток-
тогон атына жүгүрүп баратканы бар, – иши кы-
лып бүгүнкү мааракенин кызығына баары ара-
лаш, баары баткан.

Оюндан от чыгат, бирок жообу жок. Тобокел-
чилик менен әрдик бир энеден жараган эмес-
пи... О, эсил кайран ата-баба салтынан!..

Күн уясына батып, кылтайып тырмак учугана калды. Күүгүм талаш көгүлтүр кечки салкында алды-качты аламан дагы эле талаа бетин дүңгүрөтүп жүрүп атты. Аба дымып түн жакын-дап келаткангабы, калын кыйкырык-чуу алигидей аба толкутуп жаныра албай тумчугуп жанырат, бирок удургуган калын топ дале токтоно албайт, көкбөрүнүн кызыгы бастабайт. Капталдай канат жайган чабендестер топ чабыштын ыргагы менен толкуп учуп күүгүмдөгү карагөк толкундар сыйктуу бирде белес тартып жалданат, бирде энкейиш тартып жайыла төгүлөт. Чабендестер күүгүмдөгү улак тартыш, ат чабыштын кумарына батып, үндөбөй ат жалына өбөктөшөт.

Оргуштап кайнап чыккан казак домbrasы менен асмандалап шаншып чыккан кыргыз комузунун эртегини эске салып жүрөк эзген, келечектен үмүт козгоп дымак берген күүлөрү ушундан чыккан белем!

Удургуган жоон топ улам кайкып, өзөнгө жакындалап келатты. Күүгүмдөнө каралжын жакаланган шабыр-бадалдын нары жагынан ак көбүгү күңүрт жылтылдаган өзөн суусу көрүндү. Эми чекке аз калды, суудан өткөн соң оюнга тамам, анткени улак айыл аралап калат. Танабайды калкалай коштоп, курчап чапкан жоон топ кыргыздар тобун бузбай келет. Алды-артынан, жанжагынан жандооч кемелер коргогон баш кемедей болуп, Гүлсары ортодо топтун шары менен келет. Болбосо ал азыр алдан тая баштаган. Бүгүнкүдөй эч качан чуркабагандыр. Эки жагынан сүрөгөн эки жигит жылоолоп тартып барат, калгандары туш-тушунан коргоп алган. Танабай болсо улакты туура өнөрүп, өбөктөй басып

алган, муунунда күч калбай, каруусунда ал калбай башы шалактайт. Эгер коштогондор болбосо жоргосу экөө төң кыбыроого дарманы жок мүргүп туруп бермек. Илгери жигиттер барымтаны ушинтип ала качып жүргөнбү дейм, болбосо жааралуу баатырды жоо колунан ушинтип куткарып чыгып кеткенби дейм!..

Мына жээк сазга жетишти, мына өзөн сууга кириши. Шагылдуу кечитке жоон топ атчан чаап киргенде күнүрт жылтыраган суу көк буурул болуп кайнап чыкты. Қара терге чөмүлүп ысып-күйүп келаткан омуроолор терең кечиттин толкунуна мингенде ичиркене сергип алды. Қурч такалар шагыл ташта чакылдап, көк буурул суу оргуштап кайнап буркулдап, эр жигиттер буудан жоргону өйүз жээкке сүйрөп чыгып кетти. Болду! Жениш деген ушул!

70

Бир жигит Танабайдын алдындагы улакты өнөрүп алып, айылга чапты.

Казактар өзөндүн тиги өйүзүндө кантарылып токтоп калды.

– Ракмат, туугандар, тамашалаш болгонунарга!

– Сау болындар! Алдагы күздө кездесемиз али! – деп казактар аттарын бура тартып, айылдарына кайтып жөнөп кетиши.

Түн бир оокум болгон чак. Танабай мейманда отурат, Гүлсары топ аттардын арасында кантарылып байлоодо турат. Азоосунда үйрөтүлгөн күндөн бери Гүлсары бүгүнкүдөй эч качан чарчаган эместир. А кезде го тал чыбыктай буралган жаш кези, азыр болсо туркусу тулпар кейиптенип, балакатка жеткен. Үйдөгү көкбөрүчүлөрдүн да азыр сөз кылганы Гүлсары.

— Кана, Танабай, Гүлсарын үчүн алып коёлу. Ал болбосо бүгүн бизге мөөрөй жок болчу.

— Ай-ай, алиги карагер айгыр тим эле жеп ийчүдөй атырылат, жаныбар. Чабендеси да куп келишкен экен алгыр күштай болуп. Көрөрсүнөр, ал алыска чабар ов!

— Анын, ырас дечи. Бирок менин көз алдыман алигиче жанагы улакты алыш, Гүлсарынын кайрып салганы кетпейт, тим эле муундуу чөптөн пас болуп, көшүлүп чуркады го, жаныбар. Карап туруп кумарым бир канды да.

— Эмнесин айтасын. Илгери жоо чапкан баатырлар минген ат ушунчалык эле болгондур да. Ат эмей эле дулдул го чиркин!

— Танабай, Гүлсарыны үйүргө качан кошосун?

— Азыр да азынап чуркап жүрөт, бирок али эртедир. Келерки жаздан үйүр кайрыр кези келет. Құзундө ағытам, кубат алсын...

Кызыган көкбөрүчүлөр бүгүнкү мааракенин тамашасын, жоргонун өнөрүн сөз кылышып көпкө отуруп алышты. Гүлсары болсо сыртта тери кургап, жүнү жабышып, чыйрыккандан ооздугун кемирип турду. Ансыз да бүгүн тан ашар түнү. Ал ачкалыктан кыйналбады, сан эти талыш, эки колу өзүнүкү эместей, туяктары дале ысып-күйүп, күндүзгү калын дуу, күнгү жетчүдөй дымактанып чабыштын әпкини кулагынан жаңырып, башы гүүлдөйт. Айкайлаган жоон топ дале кууп келаткандай сезилет. Маал-маалы менен селт этип чоочуп алат, кошкуруп кулактарын тикчийтет. Ушул азыр көк туландуу жаяйтта жүрсө, кычышкан жонун төшөп оонап-оонап, анан туруп силкинип албас беле да, анан үйүргө кошулууп, шашпай оттоп жүрбөс беле. Ошо-

ну энсейт жорго, бирок зарыктырган ээси үйдөн чыгар әмес.

Акыры бир маалда үйдөн Танабай чыкты тен-селе басып. Оозунан канырсыган ачкыл жыт бур этти. Ал кәэде ушинтип жыттанып калчу. Бирок жыл өтөр, Гүлсары башка кишинин колуна тиер, ошондо ал кишинин оозунан бу жыт дамаамат кетпес, акыры Гүлсары ушу жытты жек көрүп кетер.

Танабай жоргонун жанына келип, ыйык жалын салаалады, тердиктин астына колун сой-лотту.

— Кичине муздал калыпсын го. Чарчадыңбы? Мен да өлөрчө чарчадым. Акшыя карабай эле кой, сенин урматына деп, кичине ичип койдум. Майрам эмеспи. Аша чапкан жерим жок, аз эле ичтим. Билип кой, ченеминен ашпаймын. Согушта жүргөндө да ашкере ичкен жан эмесмин. Кой, Гүлсары, жаман көзүң менен караба. Азыр жылкыга кетебиз, анан аябай дем алабыз дейсин...

Танабай ушинетип сүйлөшүп туруп, жоргонун басмайылын тартты, үйдөн чыккан беркилер менен кош айтышып дагы бир аз кармалды да, анан баары аттанышып, тарап кетиши.

Айыл түгөл уйкуда. Түн коюну тынч. Терезелер карангы. Айыл үстүндөгү айдоо тараптан трактордун татыраганы угулат. Ай чон шашке болуп, тоо чокуларынын үстүнө келиптири. Бак ичинен гүлдөгөн алма ак шоокум. Қайдандыр бир жерден булбул үнү кубулжуйт. Негедир бир айылдын жалгыз булбулу окшойт. Сайрап алат да, саамга өз үнүн тыншап токтой калып, кайра кубулжуутуп кирет.

Танабай эрксизден тизгин тартты.

— Пай-пай, ушундай тұн болорбу! — деди ооз учунан күбүрөп. — Тұн жымжыртын карачы. Аナン тиги булбулду!.. Тұшунөсүнбү, Гұлсары? Кайдан тұшунмөксүн. Сенин ашыкканын үйр, а мен болсо... а мен әмне қылам?.. ыя, менчи?..

Әкөө дүкөндүн жанынан өттү, әми четки көчө менен жүрүп отуруп өзөнгө чыгуу керек, ары жагында жылкы жатат. Бирок әэси тизгинди негедир башка жакка тартты. Ортоңку көчөгө түшүп алып, этегине чыкты, баягы тааныш келлидин үйнүн жанына барып, тайсалдагандай токтоду. Ушул үйдүн кичине кызын ээрчип жүрчү күчүк жүгүрүп чыкты да, чебелене үрүп алып, кайра күйругун шыйпандаға бат басылды. Ээр үстүндө Танабай унчукпады, ойго батып кеткенси迪, анан бир маалда күрсүнүп алып, тизгин какты.

Жорго андан ары жүрүп берди. Танабай аны чоң сайдагы өзөнгө бурду, жолго чыккан соң аттын жүрүшүн ылдамдатты. Гұлсарынын қаалаганы да ошол эле, үйүргө эртерәэк жетип коштуууга ашыгып, тұн койнунда тынч жаткан кара жолду дүпүрөтө сабап жөнөдү. Чабынды саздан өтүп, өзөнгө кирди. Жәэктеги шагыл ташка тийгенде ат такасы чакыллады. Суу шаркырап, мөнгүдөн бери күн көрбөй келгенге сөөк какшатып турган экен. Кечиттин ортосуна жеткенде әэси жоргонун тизгинин тартып, кайра артка шарт бурду. Жаңылып жатабы деген кыязда Гұлсары суулугун карыштыра тиштеп, башын чулгуду. Кайра артка баар қандай кажаты бар эле? Ушинтип эле аркы-терки бастырып жүрө береби? Бирок санга камчы чып жабышты. Камчы чапканды Гұлсары такыр жактырчу әмес. Ачуусуна чыдабай ооздугун карсылдата

кемирип, бирок кайрылып артка жүрүп берди. Кайрадан алиги чабынды саздан өтүп, жолго чыгышты да, кайрадан алиги келиндин үйүнө келишти.

Келерин келип алып, ээси дагы тайсалдады, тизгинди биресе мындай, биресе тигиндей тартты, жорго эчтеме түшүнбөдү. Чон короонун дарбаза түбүндө турду. Дарбаза дегидей, анысы деле жок экен, эки жагындағы босого мамы гана турат кыйшайып. Жанагы күчүк чаңкылдап дагы үрүп келип, дагы шыйпандалап айланчыктап калды. Үйдүн терезелери карангы, жымжырт.

Танабай аттан түшүп, жоргосун жетелеген бой-дон терезе түбүнө барды, акырын чертти.

— Бу ким? — деди үн ичкериден.

— Мен, Бұбұжан, ач. Уктуңбу, мен деймин. Ичкериден шам күйүп, терезе бұлбұл күүгүм болду.

— Сенсинги? Түн катып кайдан жүрөсүн? — деп Бұбұжан эшик ачты.

Үстүндө жакасы ачык ак көйнөк, колон чачы ийинине төгүлүп турат. Жыпар гүлдүн жыты аралаш жылуу төшөктөн туруп келген аял дenesинин жыты бур этти.

— Кечирип кой, — деди Танабай апкаарып. — Қекбөрүдөн кеч кайтып, аябай чарчадык. Ат жүрбөй калды. Таң ашырсам болор эле, конуш алыс, өзүн билесин.

Бұбұжан үндөбөдү.

Көлөкө түшүп, кайра ачылып турган булактын түбүндөгү мөлтүр таш сымал келиндин көздөрү бир жарқ этти да, кайра көлөкөлөндү. Жаныма келип, омуроомон сылаар деп жорго турду күтүп, бирок ага да келбеди.

— Ичикий, — деди Бұбұжан дир эткен ийинин куушуруп. — Эмне турасын? Кантейин эми,



кирбейсінбі. Тапкан шылтоосун; төгүнүңөн болоюн-ай, – деп Бұбұжан ақырын қыт-қыт күлдү. – Баладан бетер тайсалдал атынан түшпөй али турасын, эмне турасын, чыдай албай күйүп-жанып мен жаттым...

– Мен азыр... Атты байлап көюн.

– Тиги бурчка байла.

Эсесин колу минтип әч качан калтырачу әмес. Шашкалактап суулугун чыгарды, анан кош басмайылдын бириң бошотту да, әкинчисин унұтуп кетти.

Бұбұжан экөө ичкери кирип, әшик жабылды, терезедеги жарық да өчтү.

Бейтааныш короодо байланып, жорго жа-тырkap турду.

Толгон айдын ак жуумал шооласы теребелди чайыган. Пас дубалга әэк арткан калыбында Гұлсары тиги сүткө жуунғандай шаңданған қыр-ка тоону карайт. Қулагын бирде жапыра калып, бирде тикчийте түн қоюнун тыңшайт. Арыкта суу шылдырайт. Айыл четиндеги айдоодон бая-ғы жалғыз трактордун татыраганы угулат. Жа-қын жердеги бактан жалғыз булбул дәле безе-ленет.

Дубал түбүндөгү алма шагынан ак гүлдөр кү-бұлұп, Гұлсарынын жалына конуп жатты.

Түн қоюну шоолаланып баратты. Жорго сал-магын бир бутунан бир бутуна алмаштырып, ко-жоюнун көп күттү. Дал ушул жерде нечен ирет таң атырып күтөрүн ал азыр билбеди.

Таң кулан әэктенген кездे гана Танабай үйдөн чыгып, жылуу колдору менен жоргону ооздук-тады. Келинден келчү жыпар гүлдүн жыты анын колунан жыттанды.

Танабайды атказганы чыккан Бұбужан анын балбан кучагына батып турду. Танабай кыса ку-чактап, көпкө сүйдү.

— Болдучу эми, мурутун қытығылап жиберди,— деп ысық шыбырады келин. — Жөнө эми, таң агарып кетти,— деп коштошуп ал толгоно берген.

— Бұбы, бери келчи,— деп Танабай аны кайрадан чакырып алды. — Сылап койчу жоргону, сага ылымталап турат. Жорго экөөбүздү аяй жүрсөн.

— Алда, уннуп бараткан турбаймынбы,— деп құлдұ Бұбужан. — Каражы, үстүнө алманын гүлү жаап салыптыр. — Аナン Бұбужан әркелетип жылуу сөздөрүн айтып, баягы тору кашка байталдын эрининдей жумшак, сезимтал колу менен сылап турду...

76 Өзөндөн өткөн соң Танабай созолонтуп ырдап көё берди. Эсенин ырын жактыргандай жорго да кулак жапырып, жайыттагы жылкыга ашығып тапырата жөнөп берди.

Бу жаздагы май түндөрү Танабай жолдуу болуп жүрдү. Жылкы жаяр түнкү кезеги да ушул айылга туш келген. Жорго үчүн да түн жоругу башталды. Құндүз оттойт, дем алат, түнкүсүн ээси минет да, жылкыны коктуга өрдөтүп салып, Бұбужандын үйүн көздөй салат. Таң үрүл-бүрүлдө экөө жылкы барымтасылардан бетер көз далда көмүскө жол менен салып-уруп жылкыга жөнөйт. Танабай жылкыны бир имерип түгөлдөп алат да, аナン көңүлү тынат. Баштапкы түндөрү Гүлсары мүчүп да кеткенсиди. Карапы кирери менен ээси алиги келиндин үйүн көздөй зэлигип жөнөсө, таң алды жылкыга жеткиче шашат. Түн катып бөрү жортчу жолсуз жер менен

жазылып жорго сала албай жүдөп жүрдү. Бирок айла канча, эсенин каалоосу.

Гүлсарынын каалоосу башка. Эрк өзүндө болсо эч качан жылкыдан бөлүнгүсү жок. Айгыр заты күүгө толуп келаткан кези. Азырынча үйүр кайрыган айгыр менен эптеп батышып жүрөт. Бирок экөө тен бир бээни шынаарлап калышса, азынаап беттеше түшөт. Гүлсары майтарылар түрү жок, мойнун дүгдүйтө ийип, куйругун көккө чычайтып, үйүрдү тегеренип көйрөндөн кетет. Аба жаңырта азынаап, көзү түшкөн бээни капиталдан чымчый тиштеп шынаарлайт. Байтал бээлерге Гүлсарынын бул кылышы жагат белем, карт айгырды ого бетер кызгантып, жоргонун омуроосуна тыгылышат. Үйүр башы карт айгыр каардуу, нечен ирет Гүлсарыны чайнаап сала таштаган. Бирок Гүлсарыга бул түндөрү акыйып Бүбүжандын короосунда байланып турғандан көрө, үйүрдү четтей жүгүрүп бээ кубалап айбансок айгырдан жапа чеккени жакшы көрүнөт. Ошону эңсеп тынчы кетет жоргонун. Тыбырчылап жер чапчыйт, анын туюмун бирөө түярынан түнүлгөн соң ақыры тынч туруп берет. Түнкү жортуулдар дагы канчага созулмагын ким билет, эгер кийинки бир окуя болбогондо...

Ал түнү да жорго адатынча короодо шыптан чыккан устунга аса байланып, үйүрүн сагынып жүрөгү өйүп, эсисин күтө-күтө түнүлгөн соң үргүлөп турган. Асманды булат киптап, түн карангы, үлп эткен жел жортпой аба дымыктырат.

Бир оокумда уйку-соонун ортосунда Гүлсары бак-дарактардын шуудурай түшкөнүн туйду. Капилет келген чон кара канат желппип өткөнсүп, тал-теректин баштары ийилип, короо ичин шамалдын катуу эпкини урду, бош турган чаканы

тоголото коюп, калдырттата айдады, жипте илинүү кирлерди жулуп алыш, учурган бойдон кетти. Босогонун оозунда жаткан күчүк кыңшылап, бекинер жер таппай далбастап калды. Жорго кулак жапыра кошкуруп алды да, тыңшай катып калды. Ээгин дубалдан арта салыш, кулагын тикчийте тигил түпөйүл гүүлдөп келаткан тунгуюк түндү теше тиктеп турду. Ангыча байтерек сынып түшкөнсүп караңы түн чатырап, дал төбөдөн күн күркүрөп, чагылган кара булуттарды кесип өттү. Кара нөшөр шатырата төгүп жиберди. Гүлсары күтүүсүз камчы жегендей байлоодон бир жулкунуп алды да, алыстагы үйүрүнөн коркуп кишенеп ийди. Өз тукумун коркунчтан коргоо деген табигый сезими көкүрөгүн сайып өткөнсүдү. Ошол сезим алыстагы үйүргө шаштырды. Байлоодон жулкунуп жер чапчып, үстү-үстүнө кишенеп, бир ордуна карыштырып жибербеген кыл чылбыр менен алышты, үйүрдүн дабышын угууга зар болуп, ичи туйлап чыкты. Карапы түндү буркан-шаркан түшүргөн добул келди.

Атаганат ошондо кыл чылбырды үзүп кетсе канада!..

Үйгу-туйгу караңы түндө эшик шарак ачылыш, үйдөн ак көйнөк, ак дамбалчан ээси чуркап чыкты, артынан ак көйнөкчөн аял чыкты. Кара нөшөр тийгенде кубандаган экөө заматта карая түнөрдү. Чагылган бир жарк эткенде экөөнүн шөмтүрөй түшкөн кубакай әлестери, аландаган көздөрү, бороон жулмалап шарактаган эшик көрүнө түштү!

— Так! Так!— деп бакырды Танабай чылбырды чече албай карбаластап. Бирок эси чыккан жаныбар ээсин тааныбай калган сыйктуу, да-

бышына кулак салар эмес. Кайра анын өзүнө атырылып, так секирип дубалды чапчып, байлоодон жулкуна берди. Танабай эки колдоп башын калкалап, дубалды бойлой уурдана жетти да, жылоого асылды.

— Чеч! Бол! — деп айкырды.

Келин чылбырды боштор замат азынаган айгыр жалт артына секирип, Танабайды короо ичине сүрөп жөнөдү.

— Камчыны! Тез, камчыны! Бұбужан камчыга жүгүрдү.

— Токто! Арам өлгүр, союп салам! — деп эси-учун жыя албай жинденген Танабай камчы сап менен жоргону түмшукка берип-берип калды. Эптең эәрге минсе, тезирәэк жылкыга жетсе! Жылкы әмне болду? Добул жылкыны кайда үркүтүп кетти!.. Танабайдын ою уйгу-туйгу. Жоргону да алып учуп жулкунткан айғырдық демдымагы ошол үйүр болчу. Бул алааматта ал көз ачып-жумгучча үйүрүнө жетмекчи. Ошол үчүн азынап, ошол үчүн аба чапчып так секирип жатканы. Кара нөшөр ал ансайын дүйнөнүн төрт тарабын жаап калың төгүп, чагылганы жаркылдап, түн алай-дүлөй.

— Карма! — деп Танабай Бұбужанга бакырды.

Келин эптең жылоого колу жеткенде эәрге ыргып минди. Ал минди-минбеди, ыйык жалдан алып, каргыганча Гүлсары да жылоодогу келинди көлчүккө сүрөп салып, короодон чыга атырылып жөнөп берди.

Эми жорго оозун чойгон суулукка да, омуроо ачыштырган камчыга да, ээсинин бакырган да-бышына да моюн бербей, тек сокур сезим менен багыт алып, жол таап, чаба жааган нөшөрдү, омуроодон тепкен кара бороонду как жарып чап-

ты. Айгырга алы жетпей калган Танабай суу болгон көйнөк-дамбалы көкүрөккө жабышып, жонун чапылдата ургулап, шамал менен жамгырдан көзүн ача албай баратты. Аманат болуп калган үстүндөгү ээсин жорго бууракандаган өзөндөн буйдалbastan алып өттү, чагылганга тийгизбей, чырканак-бадалга тыттырбай, кез келген анга жыкпай каргып, албууттана чапты. Не бир жарышта болсун, же аламан-байгеде болсун Гүлсары бу добулдуу түндө чапкандай учуп-куйүп жүгүргөн эмес.

80

Алкына чуркап алган айгыр карангы түндө аны кайда алпаратканы Танабайга беймаалим. Бетке-көзгө чаба жааган жаан көөдөнүн куйкалаган өрттүн алоосу сыйктанды. «Үйүр кантти? Жылкы кайда кетти экен? Э кудай, ылдый темир жолго эпкиндеп жүрүп кетпесе болгону. Калын топко кагышып поюз кулабагай эле! Э, Алла, жар боло көр! Колдой көр, арбак! Сүрдүгө көрбө, Гүлсарым! Жеткир мени жайытка, жеткир жылкыга!» деген ой гана жер сабаган аттуягы сынары мээсин сабап баратты.

Төмөнкү жайыкта карангы түндү ак жалын менен аймалап, ак боор жылан өндүү чагылган оттору ойноктойт. От өчөр замат караңгылык кайра чүмкөнө калып, түн күркүрөйт, добул жаан бетке урат.

Жарк этет да, жалп өчөт, жарк этет да, жалп өчөт...

Ал ансайын Гүлсары асман чапчып чарк айланып азынап алат да, оозун араандай ачып кайра аркырап жөнөйт. Айгыр үйүрүн издең эси чыгат, жооп дабыш күтүп жинденет. «Кайдасынар? Кайдасынар? Кишенип жооп бергиле!» деп

барат. Ага жооп кайтарып күн күркүрөйт. Ал ансайын Гүлсары үстүндөгү аманат ээсин сезбей карангыга бой урат, добул жарып үйүрүн издең чабат...

Жарқ этет да, жалп өчөт, жарқ этет да, жалп өчөт...

Добул таңга жуук аран бастады. Чокмороктошкон кара булуттар тытылып тарай баштады, бирок асмандын чыгыш тарабы дале күркүрөп өксүгүн баса албай жаткансыйт. Добул сабап эси оогон кара жерден буу көтөрүлдү...

Чачылган жылкыны топтол, ойдо-кырда жылкычылар жүрөт.

Танабайды болсо, зайыбы издең чыккан, издең әмес күтүп чыккан. Ал түнүндө эле аттанип, коншулары менен Танабайга жардамга чапкан. Жылкыны таап, жар туюгунан камап турушту. Бирок Танабай көрүнбөдү. Жылкысынан адашып калганбы дешти башкалар. Аялдын сезими анын адашпаганын туюнду. Жерге шоола киргенде шөмтүрөп келаткан Танабайды көрө коюп, коншунун баласы: «Тигине, Жайдар апа, Танакем келе жатыры!» – деп кубанып, алдын тосо чапканда Жайдар ордунан козголгон жок. Адашып кайткан эрин ат үстүндө үнсүз карап, күтүп турду.

Түнү бою алдастап шайы кеткен жоргонун үстүндө үнсүз-тилсиз, денесине чапташкан суу кейнөк-дамбалчан, үрпөйүп жылан баш, түрү суук Танабай келатты. Астындағы Гүлсары он колунан аксан алган.

– Биз сизди издең жүрбөйбүзбү... – деди бала кубанычы, койнуна батпай. – Жайдар апамын тынчы кетти аябай!..

Бала деген ушу да...

— Адашып кеттим,— деп күнкө этти Танабай.

Эрди-катын ушинтип жолугушту. Бири бирине лам деген жок. Тиги бала жылкыны туюк жардан айдап чыгарууга кеткенде гана аялы акырын унчукту:

— Кийине чыгышка да шайманың келбептиргө, байкуш. Дамбал, етүкчөн келгенине да шүгүр. Ыя, уялсан боло! Жәэлиkkидей же бир жаш болсоңчу. Балдарын эр жетти, а сен...

Танабай унчукпады. Унчукканда не демек?

Ал ортодо алиги бала жылкыны кайрып келди. Кудай жалгап, кулун-тайы менен үйүрдүн туягы түгөл чыкты.

— Жүр, эми Алтыке, журтка баралы,— деп баланы чакырды Жайдар. — Бүгүн сilerde да, бизде да жумуш көп. Үйлөрдү бороон кулатып кеткен. Баш-аягыбызды жыйнап алалы.

Анан Танабайга акырын айтты:

— Сен ушерде эле бол. Кие турган, жей турган бирдеме апкелип берейин. Ушу түрүң менен элге кантип көрүнөсүң....

— Тиги этекте болом,— деди Танабай күнкө этип.

Жайдарлар жөнөп кетти. Танабай жылкыны төмөнкү жайытка айдап жөнөдү. Құн көтөрүлүп, аба жылсыды. Талаа бууланып, жандана баштады. Жамғырга жуунган жашыл ыраң жаш чөптөрдүн жыты буруксуду.

Жылкы жайбаракат бөртө желип, жылгажыбыттардан өттү да, күдүрөйгөн боорго көтөрүлдү. Танабайдын алдынан өзгөчө бир дүйнөнүн пардасы ачылгандай болду. Каз боор буулуттар тиги чыгыштын көк жәэгинде каалгыйт. Төбөдө көк асман томуктай буулутсуз, құн нуруна чайы-



нып, түпсүз. Көз учунда, кең талаанын түзүндө түтүн булатып, чубалжыган поезд кетип барат.

Танабай аттан түшүп, өскүлөң чөптү кечип бир аз басты. Аяк астынан боз торгой пыр учтуда, бийикке көтөрүлүп, сайрап кирди. Башын саландатып келаткан Танабай бир маалда күп эте жерге жүстөмөнүнөн кулады.

Гүлсарат эч качан ээсинин минтип мөгдөп жатканын көргөн әмес. Танабай жер кучактап, ыйығы дирдир кагып, ыйлап жатты. Ал уяты менен кайғысына чыдабай ыйлады, өмүрүндө бир келген бактысынан түбөлүк кайра айрылгана ыйлады. А үстүндө болсо, боз торгой сайрайт..

Арадан бир күн өткөн соң жылкы тоого бет алды. Эми бул жайытка келерки жазда гана кайрылып келет. Чубаган көч өзөн бойлоп, айылды жакалай жүрдү. Короо-короо кой, үйүр-үйүр жылкы... Жүк арткан төөлөр менен аттар... Ээрде термелген аялдар менен балдар. Барак жүндүү дөбөттөр күрпөн жортот. Жылкычылар айт-айттап, койчулар кыроойлоп, жылкы кишенеп, кой маарап, жайлоого бет алган көчтүн шаңы өзгөчө...

Танабай жылкысын чон саз менен айдап отуруп, кечээ жакында эл майрамдап, улак тарткан жайыкка чыкты. Қаптал жакта калып бараткан айылды бурулуп карай албады. Бир маалда Гүлсары көнгөн адатына салып, айылды көздөй, айыл четинdegи үйдү көздөй бура тартмакчы болду эле, ал айыбына ачуу камчы жеп алды. Ошентип баягы-баягы тору кашка байталдын эрининдей жумшак колдуу келиндин үйүнө ал экөө кайрылbastan кете бериши...

Калың жылкы бөкөн жортуш менен шашпай баратты.

Эсі кадимкисинче ырдаар бекен деп күттү Гұлсары. Бирок Танабай ырдабады. Айыл артта калды. Кайыр кош, айыл. Алдыда улуу тоо. Қөрүшкөнчө эсен жат кен талаа, келерки жазга чейин кош бол. Алдыда улуу тоо.

VI

Түн ортосу жакындап калды. Гұлсары мындан ары жүре алғыдай эмес. Ушу жардуу сайга мұргұп жеткенче мин токтоду. Эми сайдан чыгар дарманы жок. Мындан ары атты кыйноо кажатсыз экенин Танабай да түшүндү. Гұлсары кыйноодо жаткан адамдай болуп онтоп турду. Аナン төрт аягы бүгүлүп жата кетти, Танабай да жолтоо болбоду.

Муздак жерде жорго башын чулгуп, кәэде жерге ургулап, онтоп жатты. Чыйрыгып үшүгөндөн бетер калчылдайт. Эси кеткен Танабай үстүндөгү тонун чечип, жоргосуна жапты.

— Кыйналдың го, байкушум. Катуу кыйналдың го. Үшүдүнбү? Эч качан үшүбөгөн сен эми үшүдүнбү? — деп Танабай оозуна келген бирдемелерди құбүрөй берди, Гұлсары бириң да уккан жок. Қөөдөндөгү жүрөгү башын тәэп жаткансып, эки чыкыйдын ортосунда бирде аптыга, бирде үзүлө кагат: тум-туп, тум, тум-туп, тум... деп куду куугандан качкан үйүр топ жылкыдай арыдан бери сүрдүгө кагат.

Тоо артынан чыккан ай дүйнө үстүндөгү тумандуу мунарыкта жылбай токтоп калгансыйт. Қөктөн жалғыз жылдыз учту, үнсүз шуулдал түшүп, куйругу үзүлдү, өзү өчтү.



— Сен жата тур, мен куурай терип келейин, — деди чал.

Былтырдан калган бирин-серин каксоо куурайды түн ичинде кайсалап, Танабай көпкө жүрдү. Бир кучактай отун алганча колуна кирбеген тикен калган жок. Ага көңүлү толбой сайдын таманына түштү, кереги тиер деп, бакисин ала басты. Темсөлөп жүрүп, чон түп жылгынга түш болгондо кубанып кетти. Нагыз отун ушул эле.

Гүлсары от жанына жолобой качар эле, эми антер алы жок, кайра жан тарткансып, оттун табына жылынгансып, каптаган түтүнгө бышкыра албай тим жатты. Танабай отко жылгын менен кара куурайдан алмак-салмак таштап коюп, каптын үстүндө отко колун кактап, үнсүз отурду. Окто-текте туруп, аттын үстүндөгү тонду ондоп жабат да, от башына кайра отурат.

Гүлсарынын дене-бою жылып, калчылдаганы басылды. Бирок сары закым мунарык көз алдынан кетпей, көөдөнү кысылып, дем алышы кыйындай берди. Аллоологон жалын биресе күл кайсалап өчүнкүрөп, биресе дуулдап күйүп, карангы түнгө чатырата учкун чачат. Каршы алдында отурган чал, эзелтен берки ээси Танабай бир көрүнсө, бир көрүнбөй алоо менен кошо титирейт. Эсенгиреп жаткан жоргого ошондо ээси экөө карангы түндөгү кара добулду как жарып чаап бараткандай сезилет. Жорго кәэде көк чапчып азынап, чарк имерилиет, үйүрүн издеп кишенейт, бирок үйүрү табылбайт. Алыстан асманды чатырата тилген чагылгандын ак алоо жарыгы жарк этет да, жалп өчөт.

Жарк этет да, жалп өчөт, жарк этет да, жалп өчөт...

VII

Малчынын бу жарық дүйнөдөгү түйшүгү анчалық деле кыямат эмес дегенсип, кыш өтүп, өлбөгөн кулга жаз келди. Эми күн жылыйт, адам акка, мал көккө жетет. Аナン кыштын кыяматын күзгө дейре биротоло унуткаар майрам келет, майрамдын тан-тамашасы башталат. Ага чейин, же андан кийин деле жанды көп кейит-пес күнүмдүк иштер жүрөр: мал төлдөөр, төл телчигер, анан кыркын бүтөр, жан жыргачу жайлоо кайдасын деп, желе тарткан көч көчөр. Ошентип күндөлүк чарба турмуш өтө берер да, ал ортодо ар кимдин керт башынан жеке тагдырлар уланаар: сүйүү менен ажыроо, туулуш менен өлүм ээрчий жүрөт эмеспи... Мындан башка да майда тирилик бар: баласы жакшы окуса кубанып, интернаттан окуусу начар деген жайсыз кабар алса, капаланаар. Өз колунда жүрүп окуса жакшы окуур беле деп ойлоор. Антишке малчынын шарты канада... Дегинкиси, ушундай аз кубаныч, көп түйшүк менен жүрүп, баштан откөн ызгаарлар унтулат. Жут, малдын өлүм-житими, көк шыргалан көктөм, жыртык үй менен суук короо кордугу келерки кышка чейин эстен чыгып, маалымат, отчет кагаздарда гана калат. Бирок антип-минткенче борошон буурул буура минген кыш кирип келер, малчы байкушту ойдогусун ойдон таап, тоодогусун тоодон таап, унутчаактыгынын жазасын берер.

Бу жыйырманчы кылымда деле кыш илгеркисинен жазбай каардуу келатат негедир.

Ошентип кайра жаз келди. Арык-торук, көтөрүм болуп кыштан чыккан мал кыштоодон чыгып, көк кубалап талаага жайылып кетти.

Ушу жазда Танабай Гүлсарыны үйүргө салды. Минбей аяп, өнтөлөп багып, жаратып, айгыр улам күчкө толгон сайын көзү кубанып жүрдү.

Гүлсары да үйүргө карамдуу, кулун-тайга кайрымдуу, чунандаган бээлерге каардуу айгыр болду. Мойнун дүгдүйтүп жер чапчып, үйүрдү чарк имерип, ит-куш келе калчудай көзү акшындайт. Кокус чоочун көз же алыстан түрү суук караан көрүнсө үйүрдү далдаа жерге сүрөт. Гүлсары үйрүп жүргөндө жылкычынын да көнүлү ток.

Ошол кышта колхоздо өзгөрүштөр жүрдү. Чоро оорукчал болуп кеткен соң, ишин өткөрүп, райондун ооруканасына жатып калган. Ордуна райондон жаңы башкарма келген. Чоро байкушту эски жүрөк оорусу ишке жараксыз кылыш салды. Танабай досунун көнүлүн сурап, районго бир чаап барууга камынып эле жүрдү, бирок куу тириликтен колу бошбоду. Малчы да көп бала-луу катын мисал эмеспи, күндүр-түндүр малына каралаганы каралаган, айрыкча кыш менен жазда иши кычайт. Мал жарыктык же машине эмес, моторун өчүрүп салып, баысп кете бергидей. Акыры ошентип жүрүп Танабай райондогу ооруканага бара албады. Мурдагыдай жардамчысы да жок. Аялын жардамчы кылыш жаздырып алган. Эмгек күнгө жарытылуу эчтеме тийбесе, бир адамдын тапканынан көрө эки адамдыкы артык эмеспи, күн көрүштүн камы да. Жайдардын болсо эмчекте баласы бар. Ал кайдан жылкы кайтарсын. Күндүр-түндүр аттан түшпөгөн Танабай өзү. Коншу жылкычылардын бирөөн карай тур деп сурамакчы болуп жүргөн тапта Чоро ооруканадан чыгып келиптир деген кабарды укту. Ошону менен Танабай аялы экөө Чоро-

ну тоодон түшкөндө барып көрмөкчү болушту. Анан минтип тоодон түшүп, жакадан конуш алышп, жайыт таап жайгашканча бир окуя болуп кетти. Аны Танабай ушул азыр эстесе да ызысына чыдабай онтоп жиберет...

Жоргонун даңкы – өзүнүн шору. Данкы алышка тараган сайын чондордун көзү кызарат.

Ошол күнү Танабай жылкыны таңкы салкын менен жайытка айдал салып, шашкелик чайга кайтып келген. Кичинекей кызын тизесине кондуруп, аялы экөө тиричилигин сүйлөшүп, чай ичип отурган эле. Интернатка барып, баласын көрүп келмек болуп, кайра тартканда стансага кайрылып, үйдөгүлөргө койнөк-кече ала кайтмак болуп, акылдашып отурган.

– Анда әмесе жоргону токуюн, – деди Танабай чайдан ууртап. – Болбосо бүгүн кайра жетип келе албасмын. Жоргого бу жазда мингеним ушул болсун, мындан кийин тийбейин.

– Өзүн бил, – деди аялы. Сырттан дүбүрт угуп, атчандар келаткандай болду.

– Чыкчы, – деди аялына Танабай. – Киши келатабы?

Аялы сыртка чыгып, кайра баш бакты.

– Ыбрайым ферме келатат, жанында дагы бир бала бар.

Танабай ордунан ыргылжын туруп, кызын көтөрө сыртка чыкты. Жылкы фермасынын башчысы Ыбрайымды Танабай көп жактыра берчү эмес, бирок келаткан мейманды тосуп алыш парз эмеспи. Эмнеге жактырбаганын Танабай өзү да ачык билбейт. Бир көргөнгө Ыбрайым деле жексур эмес, адамдын ичи-койнуна кирип купшундап турат. Бирок колдон суурулма жайы бар. Жумушунун көзүн таап иштебейт,

есеп чоттон башка түйшүгү жок. Фермада жылкычылык иштин эмне болуп жатканын эч ким билбейт. Партиялык жыйналыштарда бу туура-луу Танабай нечен ирет айтып чыккан. Анда Ыбрайым куп деп отура берет, ыракмат, көзүмү ачтын деп ыраазылык кылат. Бирок эртеси өзгөрүп кеткен эчтеме жок. Дагы да болсо Чоро өзү тандап койгон жылкычылар ак ниет экен, өздөрү менен өздөрү болуп, малды кор кылбай багып келатат.

Ыбрайым аттан түшүп, кош колдоп салам айтты:

— Ассолоому алейкум, бай.

Жылкычылардын баарын «бай» деп коёр адаты эле.

— Алеки салам,—деп Танабай токтоо учуршты.

— Мал-жан аманбы? Жылкы кандай, Танаке, өзүнөр жакшы жатасынарбы? — деп Ыбрайымдын майланышкан жалпак бети күлкүгө жайылып, жат болгон сөздөрү чууруду.

— Шүгүрчүлүк.

— Кудайга тобо. Сиз барда менин убайымым жок.

— Үйгө киргиле.

Жайдар меймандарга кенитип кийиз салып, үстүнө бөстөк төшөдү. Ыбрайым Жайдарга да жалпандал жатты.

— Арыбаныз, Жайдар байбиче. Аман-эсен тұрасынарбы? Байыңызды жакшы багып жатасызыбы?

— Амансыздар... Жогору чыккыла, төргө өткүлө. Баары жайланаң отурушту.

— Кымыздан күй, — деди Танабай. Кымыз ичиши, аркы-теркини сүйлөштү.

— Азыр чарбанын берекелүүсү эле төрт түлүк мал болуп калды. Жазда, жайда сүтү бар, эти бар дегендей,— деп отурду Ыбрайым. — Мал береке эмеспи. Болбосо өндүрүштү, же башка жумушту карагылачы, элди жутатып жиберди. Ошол үчүн бу кезде малчылыктан артык жумуш жок. Ыя, туура айтамбы, Жайдар байбиче?

Жайдар башын ийкеди. Танабай унчуккан жок. Ал ансыз да билет. Малчынын жагдайы жаман эмес, анын кадырын биле жүргүлө, малчылыкка койгон менин кадырымды да унутпагыла деп, Ыбрайым кези келген жерлерде айтып калат. Элдин баары эт менен сүттү кубалап кетсе, анда калгандар эмне болот дегиси келди Танабай. Качанга эл бекер иштеп, куру ооз калып жүрө берет? Согушка чейин мындайды ким көрүптүр. Күз келгенде ар бир үй эки-үч арабадан буудай түшүрүп алышчу эмес беле. Азырчы? Азыр кабын колтугуна кысып, каерден дан табылар экен деп самсып жүргөн кишилер. Эгинди өздөрү багып, оруп-жыйып берип, өздөрү куру кол калышат. Ушундай да иш болобу? Тек жыйналыш менен, курулай сөз менен калкты качанга чейин асырайсынар? Ушу эмгекчилердин мээнет акысына куру сөздөн башка эчтеме бере албаган убайымдан Чоро байкуш жүрөгүнөн кесел таап, жарым жан болуп калды.

Бирок санааркаткан бул ойлорду Ыбрайымга айт-айтпа, бекер. Андай ырбаак сөздү азыр козгогусу да келбеди. Ал меймандарды эртерээк аттантып жиберип, жоргону токуп, жарыкта кайтып келип калыш үчүн эртерээк жүрүп кетүүнү ойлоп отурду. Булар эмне жумуш менен келди экен? Озунуп суроону онтойсуз көрдү.

— Сени тааный албай отурам, иничек, Абалак маркумдун баласы эмессинбі? — деди Танабай баятан бери унчукпай отурган боз уланга.

— Ооба, Танаке, ошо кишинин баласымын.

— Мезгилдин қүштай учканын карачы. Жылкычылыкты көрүп, кымыз ичкени келгенсін го? Кандай, кызық бекен?

— Жок, Танаке, биз...

— Бу бала мени менен бирге келди,— деп сөздү бөлдү Ыбраіым. — Биз бир иш менен келип отурабыз, аны шашпай айттарбыз. Азырынча кымыз ичеличи, кымызыныз кымыз экен, Жайдар байбиче. Буруксуган жытын ай, жарықтык. Кана, дагы куюп жиберинизчи.

Дагы да аны-муну аңгемелешип бир аз отуршту. Кандайдыр бир жайсыз сөз бар экенин Танабай түйду, бирок Ыбраіымдын келген жумушун даана биле албады. Акыры Ыбраіым бир кагаз алыш чыкты.

— Танаке, биз бир иш менен... мобу кагаз менен келдик. Окуңуз.

Танабай ичинен эжелеп оқуп жатты, окуганина ишене албай отурду. Кагаз бетинде шартылдата жазылған мындай сөздөр бар әле:

«Бүйрук.

Бакасов жылкычыга.

Гұлсары жорго мингіч көлүк катары ат сарайга жөнөтүлсүн.

Колхоз башкармасы (*колу түшүнүксүз*).

5-март 1950-ж.»

Күтпөгөн жерден кабылған бул окуяга тилден калғансып, Танабай кагазды төрт бүктөп гимнастеркасынын төш чөнтөгүнө салды да, көпкө унчуга албай, башын көтөрбөй отурду.

Ичи ачышып, ою уйгу-туйгу болду. А чынында күтпөгүдөй бул иштин эмнеси бар эле. Жылкыны ал эмне үчүн багып, эмне үчүн естүрүп жүрөт? Колхоз үчүн, жумушка унаа, минүүгө көлүк болсун деп багып, нечен атты чарбага жөнөтпөдү беле. Анысы ырас. Бирок Гүлсарыны беришке кантип колу барат? Гүлсарыны кантип бербей алып калардын амалын ойлоп отурду. Женил ачууга алдыrbай, бир жооп табуу керек эле. Ага болбой Ыбрайым чыйпылыктады:

— Ушу бир болбогон иш менен келип калдык, Танаке, — деп абай менен жайкады ал.

— Болуптур, Ыбрайым,— деди Танабай ага токтоо карап. — Бу жумуш эч кайда качпайт. А көрө шашпай кымыз ичкile, айылдын жаңылыктарынан сүйлөй отургула.

— Аныныз туура, Танаке, эстүү кишинин сөзү.

«Эстүү!» Атандын башы! Сенин түлкүдөй кууланган амалыңа мен түшө коёрмун» — деди Танабай ичинен ызырынып.

Кайрадан элдир-селдир маек кетти. Эми ашыга турган жумуш жок эле.

Жаны башкарма менен Танабай алгач ушинтип кездешти. Өзү менен эмес, түшүнүксүз койгон колу менен. Башкарманын өн-түсүн али көрө элек. Ал Чоронун ордуна келгенде Танабай тоодо жүргөн. Мурун чоң кызматтарда болуптур, катаал киши экен деген сөз тоого да жеткен. Алгачкы эле жыйналышта жалкоолорду кырамын да жоёмун, эмгек күнүн аткарбагандарды сотко берем деп коркутуптур. Бар баләэниң баары колхоздун майда чарбалыгында, жакында чарбалар ирилендирилет, ошондо абал онолот, мени ошол үчүн жиберип отурат дептир. Негизги максат колхоздун иштерин агротехника ме-

нен зоотехниканын алдынкы эрежелери боюнча жүргүзүү. Ал үчүн колхозчулардын баардыгы агротехникалык жана зоотехникалык ийримдерде окууга милдеттүү болуптур.

Айтканындай эле азыр айылда окуу иши онолуп, плакаттар илинип, лекциялар окула баштаптыр. Бирок ал лекцияларда чабандар уктап отурса мейли экен...

— Танаке, биз жөнөйлү, — деди Ыбрайым кандай жооп болорун күдүктөнө күткөнсүп түлкү төбетейин силкип кийип, өтүгүнүн бырышкан кончун тартты.

— Эмесе мындай, ферме. Башкармана айтып бар. Гүлсарыны бере албайм. Ал үйүргө салынган айгыр, бээ караар мезгили жакындалп калды.

— Обой-ой, Танаке, биз анын ордуна сизге беш айгыр таап берели, бир да бээн кысыр калбайт. Ошо да кеппи? — деп Гүлсарыны азыр коштолп кетерге көңүлү тынып отурган Ыбрайым антан калды. Танабайдан башка бирөө болсо сөз кыска эле, бирок Танабай деген Танабай, жакын агасын аябаган неме менен эсептешпеске чара жок. Сылап-сыйпап сүйлөшпөсө эпке келбайт.

— Силердин беш айгырыңардын мага кереги жок. — Танабай нымшыган чекесин сүрттү да, кичине буулуга түшүп, аナン түз айтты: — Эмне, сенин башкармаң минерге башка ат табылбадыбы? Ат сарайдагы аттар кырылып калдыбы? Жорго айгырдан башка ат көтөрө албайбы аны?

— Кантесин, Танаке. Башкарма деген баарыбыздын башчыбыз, аны сыйлашыбыз керек. Районго тынбай каттап турат, ага да жогортон кишилер келет дегендей. Башкарманын жүргөнү

да, турганы да калктын көз алдында болот эмеспи, мындайча айтканда...

— Мындайчан кандайча? Башка ат минсе башкарманын кадыр-баркы түшүп калабы? Калктын көз алдында болсо жоргодон башка ат жараптайт бекен ага?

— Жарапсын, жарапасын, жөнү ошондой да. Мына өзүнүз, Танаке, согушта болуп келдиниз. Айтынызчы, ошоякта сиз женил машине минип, генерал жүк машинеге түшүп жүрдүбү? Арийне, андай болбогондур. Генералга генералдын шыбагасы, солдатка солдаттын энчиси. Ушундай эмеспи?

— Буерде кеп башка, — деп Танабай сөзгө кыскарыла түштү. Эмне үчүн башка экенин түшүнүрүп отурбады, түшүндүрө да алмак эмес. Жоргонун мойнуна түшкөн сыйыртмак кыса баштагына ызаланган Танабай чорт айтты:

— Бербеймин. Жаратпасанар мени жылкыдан кууп жибергиле. Қөнгөн дүкөнүмө барам. Аерде менин колуман барсанымы тартып ала албассынар.

— Антпениз, Танаке. Биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. А сиз жаш баланын ишин кыласыз. Ушу мүнөз сизге кантип жарапсын, өзүнүз эле айтынызчы? — Ыбрайым отурган ордунда ойдолой кетти. Маскара боло турган болдум деп, ичинен кыжыры келди. Башкармага ушундай бир жорго бар деп айтып, мингизем деп убада берип, белсенип киришкен өзү эле, эми мобу кежир неме баарын бүлдүрмөй болду.

Ыбрайым күрсүнүп, Жайдарга карай жалооруй сүйлөдү:

— Сиз эле, айтынызчы, Жайдар байбиче, бир ат деген, ырас жорго әкен, бирок бир ат деген

эмине? Жылкынын ичинде не бир түркүн аттар бар, каалаганыңды кармап, токуп миңе бер. Өзү жаңы башкарма болсо, аны жогортон жиберип отурса...

— Ага сен мынчалық әмне күйпелектөп калдың? — деди Жайдар.

Йбрайым оозунан сөзү түшүп, эки колун жайды.

— Кантмек элек аナン? Тартип. Мага тапшырды, мен болсом кичинекей адаммын. Өзүм минбеймин. Мага әшек болсо деле жарай берет. Сураныз, мына Абалактын баласын жибербеби жоргону апкел деп.

Ал бала унчукпай башын ийкеди.

— Мунубуз дурус болбойт го, — деди Йбрайым. — Бизге башкарма кылып дайындап жиберсе, өзү мейман киши болсо, аナン айылыбыз менен дурустап бир ат таап бере албасак. Эл укса әмне дейт? Кыргызда жок жаман жосун болбойбу.

— Эл укса уксун, — деп илип кетти Танабай, — бүткүл айыл билсин. Мен Чороғо барып айтамын. Ошол өзү чечсин.

— Чоро бербе деп айтат дейсизби? Бул иш оболу Чоро менен келишилген да. Аны кайра ынгайсыз жайга салбайсызыбы. Бекер ал киши ни уятка калтырасызы да. Жаңы башкармага баш ийбей, мурдагы башкармага барып чагым салгандык болбойбу. Анын арты әмне болот? Чоро өзү оорулуу адам болсо, аナン жаңы башкарма экөөнүн ортосун араздаштырсак. Жакында Чоро парторг болот, башкарма менен бирге иштешет. Ал үчүн экөөнүн ортосун әмитен бузбайлы да...

Сөз Чоро тууралуу болуп кеткен соң, Танабай унчуга албады. Баары үнсүз отурду. Бир маалда Жайдар оор күрсүнүп:

— Берсенчи,— деди эрине. — Буларды жолдон калтырбасанчы.

— Мына эстүү кишинин айтары, бая эле ушунтпей, рахмат сизге, Жайдар байбиче.

Көрсө, Ыбрайым бекеринен Жайдарга жалпылдап, ыраазылыгын миң кайталап жатпаптыр. Арадан көп өтпөй ал ферма башчылыгынан көтөрүлүп, колхоз башкармасынын мал чарбачылыгы боюнча орун басары болуп чыга келди...

Танабай ээрде үлүрөйүп отурганы менен баарын көрдү. Тигине, алар Гүлсарыны кармага-нын, башына жаңы нокто катканын (Танабай малдын башбоосун башка бирөөгө бермек беле), көрүп отурду. Гүлсары үйүрдөн кеткиси келбей Абалактын баласынын колундагы чылбырды жулка тартканын, Ыбырайым биресе быягына, биресе тыягына чыга калып, аябастан камчылап жүргөнүн көрүп отурду. Мобу бөтөн адамдар кайда, эмнеге алыш баратканын, үйүрүнөн, ээси-нен ажыратып эмнеге алыш кетип жатышканын түшүнө албай азынап аба чапчылаган Гүлса-рынын көзүн көрүп отурду. Азоолонгон айгыр кишенегендө оозунан чыккан бууну, сапырыл-ган жалын, дирт-дирт этип жылтылдаган соорусун көрүп отурду. Соорусу менен санына Ыб-райымдын камчысынын тагы күдүрөйүп чыга түшкөнүнө чейин көрүп отурду. Жөргөнүн кы-йыкташын аяк ташташын, ныгыра баскан түяк издерин, дирилдеген гүлгүн сары жүнүнүн ар бир кылына чейин түгөл көрүп отурду Танабай. Ар-гасы түгөнүп, эрдин кесе тиштеп, ичинен кан өтүп көрүп отурду. Бир маалда башын көтөрсө тигилер Гүлсарыны жетелеп, тумшуктан буру-



луп бараткан экен. Танабай бир бакырып алды да, атка камчы салды.

— Токто, койсончу! — деп Жайдар үйдөн жүгүрүп чыкты. Атырылта чаап баратып көнүлүнө кылт эткен бир ойго Танабай капилеттен аттын башын кекейте тартты: аялы баягы жигитчилик түндөрдүн өчүн алып жаткан белем! Танабай аттын башын чукул бурду да, камчылана чаап жетип келди. Үй оозунан тизгин тартып, аттан ыргып түштү да, сурданып аялына камчы көтөрө опурулду.

— Сен эмне?.. Сен эмне бер дедин? Үя? — деди аялын акырая тиктеп, каардуу күбүрөп.

— Сабыр эт. Түшүр камчынды,— деп Жайдар адатынча байыстуу сүйлөп, эринин ээлииккен жинин басты. — Менин сөзүмө бир жолу кулак салып койчу. Гүлсары сенин жеке менчик малын беле? Жеке өзүнкүбү? Деги түктүүдөн эмнен бар? Бүт караган-бакканыбыз колхоздуку эмеспи. Ошону менен күн көрүп жатпайбызы. Жорго да колхоздуку. Башкарма колхоздун ээси, эмне десе, ошо болот... А эгер мурдагынан күдүктөнүп, мага ачууланып атсан, анда азыр кетсен да мейли. Бара бер. Ал менден артык, сулуу экен, жаш экен. Жакшы аял. Мен да ага окшоп жесир калмак элем, бирок өзүн аман-эсен келдин. Канча күттүм мен байкүш! Мейли, аны колко кылбайын. Бирок үч балаң бар. Аларды кантесин? Кийин эмне дейсин, аларга? Алар эмне дейт? Мен эмне дейм аларга? Өзүн бил...

Танабай талаага безип кетти. Кечке чейин жылкынын жанынан чыкпады, бирок көнүлү ордуна келбеди. Үйүр жетимсиреп калды. Көнүлү да жетимсиреп калды. Жан бирге болуп калган жорго кумарлуу көнүлүн кошо ала кеткенсийт.

Жорго менен баары кошо кетти. Эми дүйнө ээнсиреп, конултак. Күн да башка, асман да башка, жадагалса Танабайдын өзү да башка болуп калгандай.

Конушка каш карайганда келди. Унчугар кеби жок түнөрүп үйгө кирди. Қыздары уктап калыптыр. Очокто жетимсиреп от күйүп жатат. Аялы колуна суу куйду. Тамак берди.

— Жебеймин, — деди Танабай. Ункуюп отурup, анан акырын суранды:

— Ооз комузунду алчы. «Боз ингендин арманын» какчы.

Жайдар комузду эриндерине тийгизип, калдыркан ничке тилин сөөмөйү менен кагып өттү. Анан көчмөндөрдүн байыркы мундуу күүсү жүрөктү эзип, күүгүмдөгү конур салкын абаны толкутуп ала жөнөлдү. Ак ботосунан айрылган боз ингендин арманы. Ээн талаа, эрме чөлдө жоголгон ботосун издең, жер көзген инген. Ботосун издең боздогон инген. Таңга маал ээрчи-тип, талдын башын сыйыртып, кечке маал ээрчи-тип, жардын башын кыдыртып жүрө албадым, ботоюм, деп баратты боз инген. Тайтандатып ойнотуп, талаадагы кокону жегизбедим, ботоюм, аягыма куюлуп, эмчегиме сүт толду, эмизбедим, ботоюм деп баратты боз инген. Кайдасың сен, каракөз ботоюм? Үн катчы? Ийип барат желиним, сүт куюлуп зыркырайт, кайдасың сен, ботоюм, көп какшатпай үн катчы, деп баратты боз инген. Ийиген эмчегинен сүт агып, аяк ылдый куюлат. Ак ботосун издеген, ал эненин ак сүтү...

Жайдар ооз комузду жакшы какчу. Танабай аны беш көкүл кыз кезинде ушул сыйкырдуу өнөрү үчүн сүйүп алган.



Башы жерге саландап, көзүн чылк жумуп уккан Танабай баарын көрүп отурду. Аялынын катаал турмушта ысыкка күйүп, суукка тонгон колу комуздун назик тилин назик кагып жатканын көрүп отурду. Ак аралаган чачын, көз айланасын, моюнун желелеген бырыштарын көрүп отурду. Ошол бырыштардын ар биринин катмарынан Жайдардын кайра кайтпас гүлгүн чагы элес берет. Тал-тал өрүм чачтары далысынан ылдый төгүлгөн кара тору кыз көрүнөт. Кызды жандаган боз бала өзү көрүнөт... Жайдар болсо комузунун күүсүнө кошо термелип, кошо мунканып, кыялында алдагайда жүргөнүн да көзү жумулуу, көкүрөгү ойгоо Танабай көрүп отурду. Ал баштан, кечирген азап-кайгысынын жармысын Жайдар көтөрүп келатканын да көрүп отурду. Аялың – жарым өмүрүн деген ошол белем, биринин кайғы-кубанычын бири тең белүшүп көтөрүп жүрөп белем...

...Күндөп издейт боз инген ак ботосун, түндөп издейт боз инген ак ботосун, зарлап издейт боз инген. Кайдасың, каракөз ботоюм? Эмчегим сыйздалп, сүтү куюлат, аягым ылдый сарыгат, ботоюм. Кайдасың. Үн катсанчы! Ийиген эмчегинен сүт агат. Ак ботосун издеген ал эненин ак сүтү...

Кыздар болсо қучакташып уктап жатат. Үйдөн сырткары караңғы түн жамынып уч-кыйырсыз талаа жатат тунжурап.

Бу маалда айылдагы ат сарайда атчылардын тынчын алыш Гүлсары туйлап турду, азынап үн салыш турду. Ат сарай деп аталган жылкынын камагына ал биринчи түшкөнү.

VIII

Бир күнү таң эрте үйүрдө жүргөн Гүлсарыны көрүп, Танабай кубанганаңан жүрөгү жарыла жаздады. Чылбырдын үзүгү жылоосунаң салбырап, токулуу жүрөт жоргосу.

— Гүлсары! Жаныбарым Гүлсары! — деп Танабай жоргосуна учуп жетти.

Гүлсарынын башында чоочун жүгөн катылуу, үстүндө чоочун ээр токулуу. Баарынаң да Танабайдын кыжырын келтирген көрпөчөсү болду. Жоргону әркек эмес, кучак көчүк аял минип жүргөнсүп, көрпөчөсү көрпөчө эмес эле баркыт тыштаган чон жаздык экен.

— Тфу! — деп түкүрүнүп жиберди жини келген Танабай.

Жоргону кармап алыш, тиги баләэсинин баарын сыйрып салмакчы болду эле, Гүлсары ойт берип кача берди. Ал азыр Танабайды тааныр эмес. Бээлерге окуранып, имерчиктеп жүрөт. Көптөн көрбөй катуу эңсеп келген айгыр сагынып жүргөн мурунку ээсин байкас албады.

«Чылбырды үзүп качкан экенсің го, жаныбарым. Жарайсың! Ал, сайранда, сайрандал ал! Мен әч кимге айтпайын», — деди ичинен Танабай. Анан жылкыны бир ээликтүрип алмакчы болду. Артынан куугунчу келгенче Гүлсары кумардан чыга ойноп алсын.

— Айт-айт-айт! — деп айкайлап Танабай үзөнгүдөн обдула укурук булгалап, жылкыны күтүрөтө кууп жөнөдү. Кулундарын издең окуранган бээлер бөрт-бөрт желип, жан жакта ойноок байталдар так секирип баратты. Жалдары көккө сапырылып, куйруктары чубалжыйт. Жашыл ыраң жамынган жер да кубангандай



калын дүбүрткө дүнгүрөйт. Гүлсары силкинип алыш, боюн жасап, мойнун дүгдүйтө ийип үйүрдүн алдына чыкты. Жаңы кошкон айгырды артка кууп таштады да, кайра үйүрдүн алдына чыгып жол баштап, көйрөндөнө ойноп баратты. Улам бир тарапка чыгып, үйүрүн кайрып баратты. Сүттүү бээлердин жытына, шыбактуу талаа жытына мас болуп башы айланып, көөдөндөгү жалындуу күчкө дүүлүгүп баратты. Үстүндөгү баркыт жаздык-көрпөчөлүү ээр-токум менен, эки капиталын ургулаган салмактуу сары үзөнгү менен иши болбоду. Кечээ гана райондун борборунда мамыга аса байланып, кордугуна чыданбай суулугун кемирип турганын, көнбөгөн неме жолдон машине отсе селт үркүп турганын унутту. Андан кийин араккананын алдында саргайып дагы көпкө байланганын, жаңы кожоюну аракканадан бир топ жолдоштору менен арак сасып чыкканын, кожоюну улам сасык кекирип, ээрге аран мингенин да унутту. Андан кайра келаткан баткак жолдо жарышып чапканын, Гүлсары адатынча алдына ат салбай, жаңы кожоюнун ала качып келатканда ал неме ээрге жөндөп отура албай эт салынган кептай лөкүлдөгөнүн, ал айыбын жоргодон чыгарып, башка-көзгө чапканын да унутту. Гүлсары азыр анын баарын унутуп, сүт жыттанган бээлердин жытына, ууз жыттанган кулундардын жытына, шыбактуу талаа жытына башы айланып, кумарын күчтөкөн жалындуу күчкө дүүлүгүп баратты... Артынан кууган куугунчу жакындал келатканын сезбей, дүйнө капар ойноп баратты жаныбар.

Танабай жылкыны кайра жайытына кайрып келгенде айылдан чыккан эки атчы да келип

жетти. Гүлсарыны кайтадан үйүрдөн бөлүп, алыш кетти.

Бирок жорго көп кечикпей кайта качып келди. Бу жолу жүгөнсүз, ээр-токумсуз келди. Түнкүсүн ноктосун башынан шыпырып алыш качса керек, кургур. Таナбай оболу күлдү да, анан ойлонуп туралып, жоргого укурук салды. Өзү кармап, өзү ноктолоп, өзү айылга коштоп жөнөдү. Жарым жолдан атчылар жолукту. Жоргону аларга тапшырып жатып, Танабай жемелеп алды:

— Деги кандай жансынар, колунар жокпу? Жабылып жүрүп башкарманын бир атына көз боло албайсынар. Бекем байлагыла.

Анан Гүлсары үчүнчү ирет качып келгенде Танабай чындап ачууланды:

— Сен кандай акмак малсын? Шорун кайнагыр, эмне эле күндө келесин? Айбан мал деген сенсиңби айбан? — деп урушуп жүрдү ал укурукту сундуруп жоргону кубалап.

Анан дагы коштоп жөнөдү, атчылар менен дагы урушту.

Бирок Гүлсарыга ақыл кирбеди, көз жаздыымда калса эле качып келе берди. Атчылардын да, Танабайдын да жанына батты.

Ошол күнү Танабай жайыттан кеч кайтып, кеч жаткан. Сактыкка кордук жок деп, жылкыны үйгө жакын ийрип салды да, уйкуга кирди. Бирок, күнү бою катуу чарчаган неме түйшөлүп уйкусу тынч болбоду. Кайдагы жаман түштөр кирди: кайра баштан согушта жүргөнсүйт, же бир күшканада жүргөнсүйт. Тегереги бүт кан, колдору да кан. Түштө кан көргөн жакшылык жышаан эмес деп ойлоп да коёт уйку-соонун ортосунда. Бир жерден колун жууп алсан дейт.

Бирок дайынсыз бирөөлөр аны түрткүлөшөт, шылдыңда күлүшөт, каткырышат чанырышат: «Танабай, колунду кан менен жууп атасын, кан менен! Буерде суу жок, суу болбайт. Танабай, бу тегеректин баары кан! Ха-ха, хо-хо, хи-хи!..»

— Танабай, Танабай! — деп аялы аны ийининен жулкулдатып жатты. — Ойгон, Танабай, турчу!

— Ыя, эмне?

— Кулак салчы, үйүр жакта бир балээ болуп жатыры! Айгырлар алышып жатса керек. Гүлсары дагы келген бейм?

— Арам өлгүр, адамга тынчтык бербес болдуго! Мунун бары да балээ, жогу да балээ! — Танабай шаша-буша кийинип, үйдөн жүгүрүп чыкты, укурукту ала кооп, нары жылга тараптан азынашкан доошту кубалай чуркады.

Тан агарып калган кез эле.

Жүгүрүп жетип, Танабай көргөн көзүнө ишенине албай, ишенген соң жаны кейигенге онтоп жиберди. Эки колу кишенделген Гүлсары серен-серен секирип, чарк имерилет, азынай албай онтолойт. Үйүргө кошкон жаны айгыр болсо биротоло ыйыктап, тизелетип алыштыр, ага болбой Гүлсары тура калса, тиги айбан капиталынан, туш келди жагынан чыга калып, аркасын сала кош аяктап тээп жүрөт.

— О мыкаачы ит! — деп бакырган бойдон Танабай жетип барып, жаны айгырды жон талаштыра укурук менен салып калды. Укурук эки бөлүнүп түштү. Айгыр качып берди. Танабайдын көзүнөн жаш сыгылды. — О шордуу, ушу күнгө түштүн беле? Кайсы онбогур сени кишендеп салган? Акмак айбан, ушунча жерден эмнеге сүйрөлүп келдин?

О, жараткан, о табият, ушунча жерден, өзөн суудан, терен андардан секирендеп жүрүп отуралып келген жаныбарды карачы! Түнү менен жүрүп отурган го бу шордуу, түнү менен! Сүргүн камоодон качкан туткунга окшоп, кишенин шылдыратып, эки көзүн жайнатып жүрүп отурган белем, жаныбар!

«Кудая тообо!» – Танабай башын чайкады. Жоргону аймалай сылап, эриндерине жаагын тосту. Гүлсары анда кытыгы келтирип эриндерин кыбыратып коёт, жайнаган көздөрүн ачып-жумуп коёт.

– Эми экөөбүз кандай айла кылабыз, ыя? Мунунду койсончу, Гүлсары. Түбү жакшылык болбайт го. Макоосун да, макоосун. Эчтеме билбейсин...

Танабай жоргонун үстү-башын карап чыкты. Айгыр тиштеген жараттар айыгып кетер бат эле. Мобу кишен кыйган билектерин кантесин? Түшшоолугу канталап турат. Кишендин капитама кийизи күбө жеп койгон чирик окшойт. Жорго суудан өткөндө кийиз эзилип түшүп жылаңач темир калган тура. Жалаң темир жоргонун эки билегин кан чыгара кажып салыптыр. «Болсо болбоду, чалдардан сурамжылап жүрүп таап келген Ыбраіым го. Бул ошонун гана колунан келмек» – деди кыжыры кайнаган Танабай. Андан башка ким болмок. Илгерки кишендин ар биригин тили ар башка болчу, биригин ачкычы бирине түшчү эмес. Ууру алыш кетпесин деп, айтылуу күлүктөргө салып, тушуна байлап жатар эле ээлери. Бу кишен да ошо эскиден калган эстелик экен. Илгеркилер ошентишер эле, азыр кишендин кажаты канчалык. Эски кишендер азыр кай бир чалдарда гана калса калгандыр.

Ошону ойлоп, издең таап алғанын карабайсынбы. Бирөө жарым айткан го. Аナン жоргону айылдын четиндеги жайытынан узап кете албасын деп кишендереп салышкан турбайбы. Ошого моюн сунбай качып келгенин карачы, жаныбардын...

Гұлсарыны кишенден баштотушка Танабайдын үй-ичи бүт жабылды. Жайдар жылоодон алып, жоргонун көзүн далдалап турду. Кичинекей кыздары жанында ойнод жүрдү. Танабай темир-терсек салған көмүркөйүн алып келип, кишендин кулпун ача турған шайман таптай тердеп-тепчиди. Қанча деген менен дүкөндө темир узанып калған эмеспи, колун көгөртө чаап отуруп, ақыры амалын таап кишенди ачты.

Жангыра баткан кишенди Танабай көз көргүс жакка ыргытты. Аナン жоргонун жараттарын май менен майлап болгон соң Жайдар мамыга байлап койду. Тойпондогон эже-синди эки қызы бирин бири көтөрүп, үйгө жүгүрдү.

Танабай чарчап калған экен, энтиккенин баса албай көпкө отурду. Аナン темир-терсегин жыйнап ордунан турду да, алиги ыргытып жиберген кишенди кайра барып таап келди. Кайтартып бербесе доогер болор. Дат баскан кишенди ары айландырып, бери айландырып карап, аны соккон устанын өнөрүнө ыраазы болду. Усталигында айып жок, чебер колдон чыккан экен бу кишен. Илгерки өткөн қыргыз усталарынан калған мурас. Азыр ал өнөрдөн жик калбады, баары биротоло унтулду. Азыр кишендин да кереги жок. Бирок башка буюмдар да жоголуп баратат, ошого ич ачышат. Құмұштөн, жезден, жыгачтан, булғаарыдан не бир укмуш жасалға, идишиш-аяк, буюмдарды жасачу әмес беле илге-

ри. Анчалық кымбат деле эмес, бирок көркөмү менен артық эле алар. Бирине бири окшобой, ар биринин өз-өзүнчө наркы болор эле. Эми алардын бири жок. Азыр табакты да, кашыкты да, сөйкөнү да, дагараны да алюминийден чампалай берет, кайда барсан, кайдан көрсөн – баары окшош. Көнүлүндү айнытат. Ээр чапкан усталарды айтчы. Азыр кемде-кем бирөө билбесе, калган жок. Илгери болсо, ар бир эәрдин өзүнчө таржымалы боло турган: ким качан чапканы, кимге тартуулаганы, тартуусуна эмне алганы эл оозунда сөз болуп жүрөр эле. Жакында элдин баары тиги Европадагыдай болуп машине минип, бириң бири машиненин номурунан гана ажыратып калат го. Откөн ата-бабанын өнөрүн унутат, өлтүрөт деген ошол. Болбосо колдун көөрү – көздүн көөрү, жүрөктүн тили, ыры эмеспи...

106

Кээ-кээде Танабай ушинтип өз алдынча кыялдана бере турган. Элдин кол өнөрү жөнүндө ойлонуп отурат да, анын жоголуп бара жатканына кимди айыптаарын билбей, өзүнөн өзү кыжынат. Жаш кезинде эскилиикке көр казгандардын бири Танабай өзү болчу да. Бир жолку комсомол жыйналышында боз үйдү жоюу керек деп да сүйлөп чыкканы бар. Боз үй деген революциядан мурдагы жашоо жай, ал бара-бара жоюлуп кетет деген сөздү бир жерден кулагы чалып калган неме: «Жоюлсун боз үй! Эскиче жашоо жоюлсун!» деп кыйкырып чыккан. Ошентип боз үйдү «тап катары» жоюп жиберишкен. Ылай төбелеп там салышып, боз үйдүн кабыргасы кыйрады. Үзүк-туурдугун кескилеп ичмек өндүү бирдемелерге жаратты, уук-керегесин малга кашаа, тамга чарбак куруп, кала берсе отун кылып жагып да жиберишти.



Кийин көрсө, көчүп-конуп жашаган малчынын боз үйү жок көргөн күнү курусун. Эми Танабай өзү: так боз үйдү куруттуу керек деп кантип оозу барып айтты экен? Адам баласы көчмөн жашоого боз үйдөн артык жай ойлоп таба элек тура. Боз үй жарыктык өз элиниң акыл-ююнан чыккан ажайып үй турбайбы, анын ар бир тетиги муундан муун жараткан улуу өнөрдүн жемиши турбайбы,— муну башта кантип байкабады?..

Ошенткен Танабай эми Торгой чалдан арткан кырк тешик, ыш баскан карала үйдө турат. Туурдугу тозуп, үзүгү мин жеринен бычылган үй дагы да болсо Жайдардын бүрөлүгүнөн, талыкпай күндө жамап-жаскаган ишмерлигинен чыдап келатат. Колунан темене менен шоона түшпөй жамап жатса деле апта өтө электе кайра бычылып, ар жеринен күн көрүнүп калат. Тешик-тешигинен шамал үйлөп, кар кирип, жамгыр шорголоп кетет. Күн ачылар замат сыйрып алыш, жадабаган Жайдар кайрадан жамоого киришет. Ошентип жамоодон көзү ачылбайт.

— Деги качанга чейин азап чегебиз, кудай-ай,—деп жаны кашаят Жайдардын. — Карабы, ушу да кийизби, кийиз әмей эле курмушу да, колго илинбей үбелөнүп турат. Тиги кереге-ууктарындын кейпин көр! Чоочун көзгө көргөзгөндөн уяласың. Колхозундан жаны кийиз сурасаң боло. Ушул үйдүн ээси сенсинбى, ким? Биз дагы адамча жашай турган күн болобу деги?..

Алгач Танабай болот деп убадасын берип, шаштыrbай келген. Анан айылга бир түшкөндө жаны боз үй тууралу сөз кылса, үй жасаган кары чеберлер алдагачан көзү өтүп, жаштар болсо ал өнөрдөн куру жалак калыптыр. Колхоздо болсо туурдук чыгар кийиз аттуу жок экен.

— Э мейли, өзүбүз басып алабыз, деги кийиздик жүн бергиле, — деди Танабай.

— Кайдагы жүн! — деди ага кенседегилер. — Сен эмне, көктөн түшүп келдинбі? Жұндұн баары планга төгүлөт, колхоздо бир грамм да жүн калбайт...

Ошентип Танабайга боз үйдүн ордуна брезент чатыр бермей болушту.

Жайдар жолоткон жок:

— Ошо чатыры чамыран болсун, а көрө курмушу үйдө отурганым артык.

А кезде малчылардын бирдаары аргасыздан чатырда туруп калышкан. Брезентин чатыр болбой курусун. Отурсаң тура албайсын, турсан отура албайсын. От жагышка да болбойт. Жайкысын тозоктун алоосундай ысық, кышында ит байласан тургус суук. Же көлдөлөң салар орду жок, же супура жаяр жайы жок. Капилет киши-кара келип калса, кайсы бурчуна тыгарыны билбейсин.

— Жо-ок, бай болгур! — деп Жайдар арстан-көрстөн болду. — Эмне кылсан ошо кыл, мен чатырына тура албаймын. Чатырың жалғыз бой кишиге ылайық, анда да убактылуу турук кылар болсо де. Биздин кудая шүгүр, бала-чакабыз бар, аларды жуундуруу керек, кийиндириүү керек. Жок, жок, чатырына кирбеймин...

Бир жолу Танабай Чорого жолугуп калып, алиги жагдайды айтып берди.

— Ие, башкарма, му努буз кандай? Чоро башын кейиштүү чайкады.

— Муну биз экөөбүз кезинде ойлонушубуз керек эле. Жогор жактагы башчылар да ойлонсо болмок. Эми эмне? Кат жазып, сурап жата-



быз, эмне жооп келерин кудай билсин. Жүн деген баалуу дүнүйө экен. Өзүнө ыраа көрбөй чет мамлекеттерге сатышыбыз керек экен. Чарбалык ички керектөөлөргө коротууга тыюу салынган.

Ошондун кийин Танабайдын жаагы жап болду. Демек, бир эсептен өзү да күнөөлүү турат. Бир кездеги өзүнүн акмакчылыгына кейиштүү күлүп: «Тыюу! Ха-ха-ха! Тыюу салып коюшат турат!» – деди.

Ушул «тыюу» деген кайрымсыз сөз Танабайдын көнүлүнөн көпкө чыкпай жүрдү.

Ушинетип алар кырк жамачы курмушу үйдө турат беришти. Аны ондошко, же жаңыртууга азганакай жүн керек эле. Ал жүн колхоздун оторлорунда тонналап кыркылып, тонналап кайыры жок кетип жатты...

Ушундай ойлорго баткан Танабай кишенди кармаган бойдон үйүнө жакындады. Өз үйү өз көзүнө ушунчалык жүдөө көрүнүп, өзүнө, жоргонун бутун канталаткан колундагы кишенге, бүтүн дүйнөгө ачуусу келип, аргасыз тишин кычыратты. Ал ушинтип жаны қашайып турганда Гүлсарыны издеген куугунчулар келип калса болорбу.

– Алып кеткиле! – деп бакырды Танабай жаак эттери диртилдеп. – Мобу кишенди башкарманарга ала барып бергиле. Анан дагы айтып койгула, эгер жоргону дагы кишендей турган болсо, ушу кишен менен башын жанчам! Дал ушинтип айтты дегиле!..

Бекер айтты ал ушу сөздөрүн. Дайым тилинен тапкан шордуу башы! Ал кызуу кандуу бетке чабар мүнөзүнүн сазайын тартпай калчу эмес эле...

IX

Жадыраган жаздын күнү. Жаркын жаз кыздай болуп көйкөлүп, күндөн уялып узун кирпиктерин саландатып, жашыл жалбырак болуп бак-дарактарга көрк берип, жылымта буу болуп айдоодон көтөрүлүп, сары сойгок чөп болуп тақыр жерди жарып чыгып келген кези.

Ат сарайдын жанында балдар чикилик чаап ойноп жатышты. Шудундаган бир бала кезеги келгенде чикитин иликтей коюп чапты эле, алыс барып жол боюна түштү. Тосоттогу бала тосо албай калды. Анда чапкан бала таягын салып, макке чейинки аралыгын өлчөй кетти: бир, эки, үч... жети... он... он беш... Эки жаат болуп, баланы эки жактан ээрчип алышкан, чурулдап талашып келет. Акыры эсеп жыйырма эки болду.

— Жана жетимиш сегиз тай болчу, азыр жыйырма экини кошкондо жүз тай, — деп бала кубанганынан колун серпе кыйкырды. — Жүз! Жүз тай болду! Биз уттук!

— Ура! Биз уттук! — деп жааты коштоп кетти. Эми утулган жаат зуулдаш керек. Уткан бала макке барды да, чикитти зымырата чапты. Түшкөн жеринен жаатташы андан ары чапты. Үчүнчүсү дагы чапты. Ошентип мактен алдаганча оолактатып кетиши. Мына ошерден макке чейин дем алbastan зуулдаш керек. Утулган бала ызасынан көзүнө жаш тегеренди, бирок оюн шарты катаал. «Эмне турасың, бол зуулда!» Зуулдачу бала өпкөсүн толтура желди илеп тартты да, чымылдай чуркап, ырын айтып жөнөдү:

Акбай, Токбай,
Ат болоту жорго тай.



Жорго тайдын жолу менен
Кашка тайды тобу менен
Зуулдатып айдал келем...
Зу-у-у-у!..

Каны бетине тээп, көзү чекирейип чыкса да болбой бала чымылдап чуркап, зуулдап баратат. Бирок макке жете албады, деми түгөндү. Уткан бала кыйкырып жете келип, жонуна чап жабышты.

— Чү, жаныбарым Гүлсары! — деп теминип, эки тарапка мактана кыйкырды. — Эй, карагылачы, мына менин Гүлсарым! Жоргосун каралыла! Чү!..

Гүлсары болсо бу маалда ат сарайдын ичинде, акырында аса байлануу турду. Зарыгып турду. Бүгүн негедир аны токубады. Жем бербеди, сугарбады. Унутуп коюшту. Сарай ичи алдагачан ээн калган, арабага кошор аттарды арабага, минер аттарды минүүгө алыш кеткен. Гүлсары гана акырында аса байланып, жалгыз калган.

Атчылар кык тазалап жүрүшөт. Дубалдын сыртынан балдардын ызы-чуусу угулат. Эркине койсо Гүлсары азыр жылкыга, ээн жайытка желдей учуп жетер белем! Көз алдына даркан талаа, ээн оттоп, эркин жүргөн бээлер элестейт. Төбөдө каздар учуп, калдагай канаттарын каалгый кагат, кубалап чап деп чакыргансыйт...

Гүлсары үзүп кетишке бир жулкунуп көрдү. Кайдан үзсүн, эки жактан керме тартып, чынжырлап байлап таштаган. Же кишенесе жардамга келер жакыны угар бекен? Шып түбүндөгү онурайган тешикке башын чулгуй көтөрүп, тыбырчылай кишенеп жиберди: «Кайдасынар? Кайдасына-ар?»

— Так, ылан алгыр, кишенегенди азыр көрөсүн! — деп атчы күрөгүн ала умтулду. Анан сырттагы бирөөгө кыйкырды: — Чыгарайынбы?

— Чыгар! — деди сырттан үн.

Эки атчы эки жактан жылоолоп, Гүлсарыны кен короого жетелеп чыгышты. Күүгүм сарайда туруп күндүн ачыктыгын, жаркындыгын билбептир. Абанын тунуктугун! Жаздын жылымта таза абасын илеп жутуп, жоргонун жука та-ноолору дир-дир этти. Кермек даам жалбырак жыттанат, жылымдаган нымдуу жер жыттанат. Жоргонун тула боюна кан ойноп чыкты. Гүлсары элтең секирип койду.

— Так! Так! — деп бир нече дабыш жабыла чыкты. Бүгүн негедир аны тегеректеген адамдар көп. Жүндүү жоон билектерин түрүнүп алган сур халатчан бирөө ак чүпүрөктү жайып салып, не бир жаркырак темир аспаптарды кооп жатат. Аспаптар күнгө чагылышса, көз уялтат. Тигинде бирөө түрүлүү аркан карман турат. И, жаны кожоюну мында экен! Кең галифе шым кийген кыска буттарын талтайтып, майпан турат.

Кабагы сурданат. Башкаларга окшоп женин түрүнбөптүр. Бир колун бөйрөгүнө таяп, бир колу кителинин көкүрөк топчусун кармалап турат. Кечээ күнү да бу кишинин оозунан алиги ачкыл-кычкыл жыт каңырсып жүргөн.

— Кана, урушта туруш жок, баштагыла! Жорокул Алданович, баштайлыкпы? — деп Ыбраіым башкармага бурулду.

Башкарма унчукпастан баш ийкеди.

— Алгыла эмесе! — деп Ыбраіым күйпөндөп, түлкү тебетейин дарбазанын башындағы чегеге иле койду эле, чала илинген тебетей мыжылыш жаткан жижиң кыкка түшүп кетти. Ыбраіым



тебетейин жийиркене алыш, силкип-силкип кайра илди. – Сиз саал кийинчөрээк турсаныз, Жорокул Алданович. Жазатайып туягы тиийип кетпесин. Ат деген айбан мал, абайлабаса ишеним жок.

Мойнуна кыл аркан түшкөнүн сезип, Гүлсарынын денеси дир-дир этип койду. Сыйыртмакталган аркан омуроосуна сыйдырылып, бир учун эки бутунун ортосуна артына ыргытышты. Булар эмне кылыш жатат? Негедир арткы бутунун бакайына аркан илишти. Гүлсары түпөйүл чочулап, кошкуруп, көздөрүн акшайтты. Булардын эмне ою бар?

– Тарт! – деди Ыбрайым. – Жык!

Жоон билек жигиттер бутка чалынган арканды тартканда Гүлсарынын төрт аягы бүгүлүп, тумшугу менен жер сайды. Күн оодарылып кеткенсиди, кулаган жеринен дүнк эткен дабыш чыкты. Бу жатышы кандай? Адамдардын беттери сүйрөйүп, үстүнөн карап турганы кандай? Бак-дарак узарып, асманга созулуп кеткени кандай? Эмне үчүн минтип эпсиз жатыш калды? Жок, болбайт.

Гүлсары башын чулгуп, обдула берди. Аркан ого бетер тартылып, төрт аягы бооруна жийирлдү. Жорго бир баләэден чындал чочулап, катуу туйлады. Бирок, жүрүп баратканда кетмендей данкан ыргытчу күчтүү буттары бооруна тартылып, дарман жок, аркан кыйып баратат. Ошондо да айгырдын күчү онойбу, кыл аркан чытырап үзүлө жаздады.

– Бас, кокуй, үстүнөн баскыла! – деп чырылдады арттан Ыбрайым.

Жигиттер жабылып мойнунаң тизелей ныгыра басып калышты.

— Башын көтөртпөй баскыла! Байла! Бекем тарт! И, ушинт. Бол ылдам! Мобу жерден дагы бир чалып ташта. Тарт, тарт, дагы тарт, И, болду. Эми буеринен ил да, чалып байла!.. — деп Үбрайымдын жаагы басылбайт.

Адамдар жоргонун төрт аяғын бүрүштүрүп, таш түйүн кылып байлашты. Гүлсары дагы да моюн сунбады, түйүндү тытып кетүүгө дагы обдулду, дагы башын чулгуду. Мойнунаң басып отургандарды эки-үч курдай серпип таштады. Бирок алар кайра жабыла басып, тизелери менен ныгырып калат. Жорго каратерге түшүп, буттары талыды. Мына ошондо аргасыз моюн сунду.

— Тү атан көрү, аран көндү го.

— Күчү күч эмес бекен, ыя!

— Эми трактор болсо да козголо албас. Ошондо жаны ээси жоргонун баш жагына келип, чөгөлөй отурду. Кечээги арагынын сасык жыты азыр да канырсып турду оозунан. Алдында ат эмес, айыгышкан касы жаткансып, маашырлана жылмайып отурду башкарма. Анын катарына терин арчына келип, Үбрайым да отурду. Экөө азыр боло турган кызыкты күткөндөй, катарлашып чылым чегиши.

Короодон сыртта балдар чуулдап ойноп жатты.

Акбай, Токбай,
Ат болоту жорго тай.
Жорго тайдын жолу менен
Кашка тайды тобу менен
Зуулдатып айдал келем —
Зу-у-у-у!..

Күн жанагысындай эле ачуу тийип турду. Тыякtagы кен талаа, көк жайыт, ээн оттоп, эркин ойнор жүргөн жылкы, кылыштанган байталдар, байыстуу бээлер Гүлсарынын көз алдьна ақыркы жолу дагы бир элес берди... Жайыт үстүнөн каалгып каздар учуп, желе тартып баратат... Гүлсарынын тумшугуна чымын үйүлдү. Серпинишке чама жок.

— Баштайлыбы, Жорокул Алданович? — деп дагы сурады Ыбрайым.

Башкарма унчукпастан баш ийкеди. Ыбрайым ордунан турду.

Жигиттер жапырт кыймылдал, жоргону жабыла басты, башын жерге такап, чыкыйына тизенүүгүрдү. Кимдир бирөө Гүлсарынын чатын тинтиклиеп жатты.

Үркүп конгон таранчылардай болуп, балдар дубалдын кырына тизиле отуруп алыштыр.

— Карагылачы, эй, карагылачы, эмне кылыш жатышат.

— Туягын тазалап жатышат.

— Ой, билгич бекенсин. Туягын дейт. Туягын эмес...

— Эй, силерге эмне жок, нары кеткиле, — деп Ыбрайым кол жансай кыйкырды. — Бар, өз оюнунарды ойногула. Буерде силердин ишинер жок.

Жапырылып учкан таранчылардай балдар дубалдан шыптырылып жок болушту. Айланы жымжырт боло калды.

Гүлсары чатына тийген муздак заттан тула бою чочулап дирт-дирт этти. Жаны кожоюну кашында чөгөлөп, бир кызыкты күткөндөй. Бир маалда катуу тийген оору жүрөгүн үзүп кеткенсиidi, көзүнөн от чагылды. Кызыл жалын лап

этеп дүйнөнү бир жалмады да, жалп өчтү, анан капкарангы түн басты да калды.

Чарбасы бүткөн сон Гүлсары дале жатты. Каны токтосун деп, бутун чечишипеди.

— Мына, Жорокул Алданович, бүттү, — деди Ыбраіым колун укалап. — Эми эч кайда кача албайт. Качып жүрүп жеткен жери ушул болду го. А жанагы Танабайдын айтканын көнүлүнүзгө албай эле коюнуз. Куюшканга кыпчытпаңыз. Ал кудай урган башынан ошондой. Бир тууган агасын аябай кулакка тартып, Сибирге айдаткан неме башкага жакшылық кылмак беле...

Көнүлү тынган Ыбраіым дарбазанын башында илинүү турган түлкү тебетейин алыш, силкип-силкип коюп, тердүү башына кийди.

Балдар чикилик ойноп жатышты.

Акбай, Токбай,
Ат болоту жорго тай.
Жорго тайдын жолу менен
Кашка тайды тобу менен
Зуулдатып айдал келем
— Зу-у-у-у!..

— Аа, макке жетпей калдың, көтөр анда. Чү, Гүлсары, чү, жаныбарым. Ура, мына менин Гүлсарым. Құн жаркырап тийип, дүйнө жадырап турду...

X

Түн ортосу. Карыған чал, картан ат. Жар башында от күйөт. Жорткон желге алоо жалын бир жапырылып, бир көтөрүлөт...

Тонголок муздак жер жоргонун капиталын какшатты. Моюну зил тартты. Бир кезде ки-



шенделүү үйүр издеп, башын кейкендете секиргендей болуп, баятан бери башын кейкендете чулгуп жатып, эми анте албай шайы ооду. Азыр ошондогудай болуп арыш керип чуркай албай, кишенди үзүп кете албай дармансыз жатат. Чулу түяктарын кызытып, аягын эркин таштап, жоргосун салайын дейт, муундуу чөптүн үстү менен зымырап учайын дейт, кең омуроо аба жарып жайытка жетип барайын дейт, үйүрлүү бээни кубантып түн жаңырта азынайын дейт, ошондо шыбактуу талаа бетин дүнгүрөтүп кулун-тайын ээрчиткен бээлер жетип келсе дейт... атаганат дүнүйө, бутун кишен бошотпойт, атаганат дүнүйө, көмөкөйдөн каргылдуу онтоо чыгат. Сүргүн камоодон качкан туткундай болуп, карангы түндө жалгыз өзү аңды дөнду карабай секирендең келатат; бир секирет, бир аттайт, эки секирет, эки аттайт. Айлана түн, айлана ээн, ал жалгыз. Улам секиргенде башы кейкен эте көккө көтөрүлсө ай маңдайдан жарк этет, башы кайра шылк түшсө көккө ыргыткан таштай болуп ай асманга зымырайт.

Жарк этет да, жалп очөт, жарк этет да, жалп очөт... Жарк-журктан көзү талыды.

Кишен шыңғырап, шыйрактарын канталатып барат. Бир секирет, бир аттайт, эки секирет, эки аттайт. Айлана түн, ал жалгыз. Кишендүү жанга жол арбыбайт, кишендүү жанга жол азабы – көр азабы.

Жар башында от күйөт. Тонголок муздак жер жоргонун капиталын какшатат да, сыздатат...

XI

Эки аптадан кийин конуш жаңыртып, кайрадан тоого көчмөй. Жай, күз, кышы менен тоодо болот. Көчүүнүн машакаты оной бекен. Андайда арткан жүктөн артылып, көр-жер көбөйүп кетет. Кедей болсоң көчүп көр деп, кыргыздар тегин айтыпсы.

Көчтүн камы-чому түгөнгүс, түркүн тириликтүү бүтүрүш керек: тегирменге, базарга, өтүкчүгө барыш керек, интернатта окуп жаткан балага жолугуш керек... Танабай болсо кийинки күндерүү нес болгон немедей. Таң атарда бир ооз кепке келбей жылкыга кетет. Түшкү тамакка түнөрүп, кыжырланып келет. Кайдадыр кулак түрүп, кайдандыр бирдеме күткөндөй жүрөт.

— Сага эмне болгон, ыя? — деп Жайдар жанын койбоду.

Унчукпай басып кетчү эле, бир күнү:

- Түшүм жаман болуп жүрөт, — деди.
- Койчу тамашанды.
- Жок, чыным. Жатсам-турсам оюман чыкпай койду.

— Э жараткан, кудуретине тобо. Бир кезде айылдагы кудайсыздардын үйүрүн баштаган сен эмес белен? Кемпир-кезек жатып-туруп сени каргачу эмес беле? Картая баштагансыңбы дейм? Койчу алжыган сөзүндү. А көрө көчүүнүн камын көрсөң боло. Жылкыдан чыкпайсың, көчөр күн болсо кирип келди. Эчтемеден капары жок биз отурабыз. Жалгыз мен каягына жетишем? Жадегенде чаап барып, Чоронун ахыбалын сурап келсең боло. Көчөр алдында киши деген элжурт менен көрүшүп, коштошуп кайтчу эмес беле.

— Кийин баарбыз, — деп Танабай кол силкип койду.

— Кийинин качан? Ушу сен айылга баргандан чочулайсын го дейм? Кой, эртең эле барып келели. Балдарды да ала баралы. Менин да тирилигим бар айылда.

Эртеси жылкыны коншу жылкычыга табыштап коюп, Танабай үй-бүлөсү менен аттанып айылга жөнөдү. Жайдар кичүү кызын, Танабай улуусун өнөрдү.

Айылга киргенде жолуккандар менен амандашып баратып, дүкөндүн тушуна жеткенде Танабай токтоп калды.

— Токто,— деди аялына.

Өзү аттан түштү да, улуу кызын апасына учкаштырды.

— Эмне? Каякка барасын?

— Мен азыр жете барам. Сен бара бер. Чорого азыр келет деп кой. Қенседе шашылыш жумушум бар. Азыр кирбесем түшкү дем алышка жаап коюшат. Дүкөнгө да кире чыгайын. Алыс көчөрдө така, мык камдап албайлыбы.

— Бөлүнүп барганыбыз да болобу.

— Эчтеке эмес, эчтеке эмес. Бара бер. Мен азыр.

Танабай кенсеге да, дүкөнгө да кирген жок, түз эле ат сарайга барды. Аттан түшүп, дабыш чыгарбай, сарайга кирди. Күүгүмгө көзү көнгөнчө алкынып, көмөкөйү кургап кетти. Сарайдын ичи тынч, ангырап бош экен. Аттардын баары жумушта. Айландыра карап алып, оор жүгү жонунан түшкөндөй женилдене дем алды. Атчылардын бири кездешеби деп, сарайдан короого чыкты да, кийинки күндөрү коркуп жүргөнүө мына ошерден кездешти.

— Ай, иттер, ушунунарды билдим эле, — деп өзүнчө күбүрөп, муштуму түйүлдү.

Гүлсары бастырманын астында байлануу турган экен. Куйругун ак даки менен ороп, жипке тартып, мойнуна байласп коюптур. Алчайган чаткаягынан күпчөктөй болуп шишип кеткен кумурадай жарат каарат. Ат ақырга башын саландатып, кыймылсыз турат. Танабай эрдин тиштеп, ыңғырана онтоп жиберди. Жоргосуна жакын баргысы келип, бирок батына албады. Дене-бою дүркүрөп, эрксизден чыйрыккандай силкинин алды. Ангыраган сарайдын, каңгыраган ээн короонун, тигинтип бычылып турган жоргонун көрүнүшү үрөйүн учурду. Терс бурулду да, үн-сөзсүз илкий басып кете берди. Болору болуп калган эле.

Кечинде журтуна кайтып келишкенде кабагы саландаган Танабай муңканып айтты:

— Менин түшүм келди.

— Эмне болду?

— Чоронукунда айтууга оозум барбады. Гүлсары эми бизди издеп эч качан келбейт. Кылган ишин карабайсынбы иттердин. Бычып салышыптыр.

— Билем. Сени айылга сүйрөп алпарганым да ошо болчу. Көрүп көнүлү суусун дедим. Сен эмне, кичине бала болуп кеткенсинбى? Мындан мурда айгыр актаганды көрбөй жүрдүн беле? Атам замandan бери келаткан жорук, мындан ары да актай беришет. Анын эмнеси бар экен.

Танабай аялына жооп кайтарбады. Бир айтканы:

— Билбейм, деги биздин жаны башкармабыз жаман адам окшойт. Жүрөгүм сезет,— дегени болду.



— Анткенинди койсончу,— деди Жайдар. — Сенин жоргону актатып койсо эле башкарма жаман болуп калабы. Ушинтип айтыш жарайбы. Ал жаны келген адам. Чарбасы чон, жумушу кыйын. Тигине, Чоро айтып отурбайбы, колхоздорду иреттеп, жардам беришет деп, жаныча уюштурап ойлору бар дейби. Сен болсон иштин аягын күтпөй эле бүтүм чыгара бересин. Биз четте жүргөн кишибиз, көп нерсени билбейбиз...

Инирде тамагын ичип, Танабай жылкыга кетти да, түн жарым оогончо келбеди. Өзүн өзү жемелеп, унукусу келсе да, күндүз короодон көргөнү көкөйүнөн кетпей койду. Жылкыны имере бастырып жүрүп, ойлору чатышты: «Ырас, жаны келген башкарманы билбей жатып жамандаганым чекилик окшойт. Акмакчылык болор. Картайып баратканым ушу го. Жыл он эки ай жылкы менен жүрүп, эл ичинде эмне болуп жатканын билбегеним чын эмеспи... А, бирок качанга чейин турмуш кыйынчылыгы жоюлбай жүрө берет?.. Жыйналышта сөздөрүн уксан, телегейибиз тегиз өндөнөт. Макул, жаңылыстык менин мойнумда болсун. Ылайым эле мен жаңылсам кана... Бирок башкалар да мен ойлогон ойлорго бушайман болуп жүрүшпөйбү...»

Танабай талаада жылкы четинде жүрүп, ойго чөмүлдү, бирок ой түбүнө жетпеди, күдүктөнткөн суроолоруна жооп таба албады. Анан бир кезде өздөрү колхозду кантип баштаганын, кой үстүнө торгой жумурткалай турган заман келет деп элге убада бергенин эстеди. Анда баарынын тилеги даана эле, ошол тилек үчүн жан аябай күрөшкөн. Тилек ордунан чыккандай эле болду,— эски заманды антарып таштап, жаңынын пайдубалын курушту. Башталышында жашоо да жаман бол-

гон жок. Кыргындуу согуш мертингип кетпегенде андан да жакшы болмок. Азырчы? Согуш бүткөнү качан, бирок колхоз кырк тешик үйдөй болуп, бир жерин жамасан, башка жеринен тытылат. Дале жамап келатышат, жамап келатышат, аягы көрүнбөйт. Эмнеликтен? Эмне үчүн азыр колхоз өзүндүкү эмес, башка бирөөнүкү сыйктуу көрүнөт? Колхоз алгач куулган кездерде, согуштан мурунку жылдары жыйналыш кандай бүтүмгө келсе, ошол закон болуп калар эле. Эл да өздөрү кабыл алган законду өздөрү аткаруу керек экенин айкын билчү. Азыркы жыйналыштагы сөздөрдүн баары ооздун куру жели болуп калды. Сени менен эч кимдин иши жок. Колхозду колхозчулар эмес, сырттан бирөө бийлеп тургандай. Эмне иштеп, эмне кылуу керек экени, чарбаны кандай жолго салып, жумушту кандай жакшыртуу керек экени сырттан жакшыраак көрүнө тургансышат. Чарбаны нары калчап ондошту, бери калчап ондошту, аягында ондобой эле бузулуп калып жатат. Азыр карапайым журттун көзүнө көрүнүү кыйын болуп калды. Қана, сен партия эмессинбى, колхоз куруп жатканда баарынан мурун сен кыйкырдын эле кызыл өңгөчүн айрылганча, ошентип жеткен муратыбыз ушубу деп жазатайып сурап калса, эмне жооп бересин? Жадегенде чогултуп алып, ачык айтып түшүндүрсө болбойбу. Кимдин кандай ою бар, муктаждыгы бар, сураса болбойбу. Жок, анын ордуна райондон ополдомочуну келет үрпөндөп. Азыркы ополдомочундар да илгеркидей эмес. Мурдагылар элдин арасында жүрчү эле. Азыр болсо, колхоздун кенсесинен чыкпай башкарманы тилдеп-сөгүп кете берет, сельсовет жакты карап да койбөйт. Пар-

тияллык жыйналышта сүйлөп калса, көбүнese эл аралык абалдын жагдайын айтат. Колхоздогу абал анчалык мааниси жоктой эсептейт. Бар айтканы: иштегиле, планды аткарғыла... болду.

Жогору жактан жакында өкүл келип кеткенин эстеди Танабай. Кетер кеткенче тил туура-луу кайдагы бир жаңы илимди түшүндүрүүнүн аракетинде болду. Танабай аны менен колхоздун тиричилиги тууралуу сүйлөшүп көрөйүн десе, ал олурая карап: «ойлорунуз шектүү экен», деп көёт. Жактырбады. Деги эмне болуп жатканын түшүнбөй башың катат...

«Чоро төшөгүнөн турсунчу,— деген бүтүмгө келди Танабай, — чечилип ыймандай чындыгын айткызбасамбы. Өзүм да оюмду төкпөй-чачпай айтып бербесем. Эгер мен жаңылып жатсан — айтсын, а эгер жаңылбасамчы?.. Анда эмне болгону? Жок-жок, андай болушу мүмкүн эмес. Өзүм жаңылып жүрөмүн го. Мен киммин? Карапайым бир жылкычы. Жогоруда болсо кеменгер кишилер отурбайбы...»

Танабай түн бир оокумда үйүнө келип, дагы көпкө уктай албай жатты. «Эмнеликтен?» деп колхоз жайын ойлоп жатып, башы катты. Баары бир жооп таппады.

Чоро менен бир отуруп сырдаша албады. Көчүү-конуунун камы менен жүрүп, колу тийбеди.

Кайрадан көч тоого бет алды. Жайды жайлата, күздү күздөтө, кышты кыштата тоодо болуп, эмки жазда жакага түшкөнгө чейин деп, көч кетип атты. Өзөн бойлой төрт түлүк мал күтүрөп, желе тарткан кербен көч. Малдын чуру-чуусу менен малчылардын кыйкырыгына өзөн жаңырып турду. Кызыл-тазыл кийинген кыз-келиндер, обон созуп ырдаган кыздар...

Танабай бу жолу да жылкысын чоң кара саз менен, андан өтүп өзөндү жакалата айылдын түшунан айдады. Айыл четинде баягы жалгыз үй, жалгыз короо азыр да турат. Жорго минип, түн катып далай барган короо. Көөдөнүндө жүрөгү акырын сыйздалп коёт. Азыр болсо Танабай ал жоргодон да, ал келинден да айрылган. Баары өттү-кетти. Жазда тизилип учкан каздардай ал доорондун карааны үзүлдү...

...Күндөп издейт боз инген ак ботосун, түндөп издейт боз инген ак ботосун, зарлап издейт боз инген. Кайдасын каракөз ботоюм? Эмчегим сыйздалп, сүтүм куюлат, аягым ылдый сарыгат, ботоюм. Кайдасын? Үн катсанчы. Ийиген эмчеги-нен сүт агат. Ак ботосун издеген ал эненин ак сүтү...

XII

Ошол жылы күздө Танабайдын тагдырында күтпөгөн өзгөрүш болду.

Жайлоодон жаңы түшүп, кыштоого көчкүчө деп, жакада жаткан. Ошо күндөрү колхоздон чабарман келип калды.

— Чоро жиберди,— деди чабарман. — Эртен колхозго келсин дейт, анан бүрсүгүнү районго жыйналышка барат экенсинар.

Эртеси Танабай колхоздун кенсесине барды. Чоро баягы парторгдун бөлмөсүндө экен. Жайлоого көчөр алдында көрүп кеткенге караганда кадыресе онолуп калыптыр, бирок дагы эле эриндери көгөрүп, кесел биротоло чыгып кетпегендей. Жүрүш-турушу чыйрак. Иши кычап турган экен, келим-кетим үзүлбөйт. Танабай до-



сунун кебетесин көрүп, кубанып калды. Жумушка кайра киришкенине караганда онолуп калган экенсин, кургурум деди ичинен.

Танабай экөө жеке калганда Чоро шимирилген жаагын сылап койду да, досуна жымыя карады.

— Дурус, Танаке, картаяр түрүн жок. Мурункудай эле экенсин. Көрүшпөгөнүбүзгө канча болду, жаздан бери ээ? Кымыз менен тоо абасы дары го, жарыктык... Мен болсом чөгүнкүрөп барам. Қарылыктын келгени го... — Чоро бир азга үнсүз отурду да, чакырган жумушуна кирди. — Сөз мындай, Танабай. «Турнадан бий койсон, төбөндөн кыйкуу кетпейт» дээрсин. Дагы сага жабыштым. Эртен малчылардын кенешмесине барабыз. Мал чарбачылыгы, анын ичинде кой чарбачылыгынын абалы начар. Асыресе биздин колхоздо ётө начар. Арга түгөнүп турган чак. Коммунисттер менен комсомолдор койго барсын деп, райком үндөө кабыл алды. Куткар. Баягы жылы жылкыга барып, мени бир кыйынчылыктан куткардың эле, бу жолу да куткарбасан болбой калды. Отор алыш, чабандыкка ёт.

— Ай-уйга келбейсин го, Чоро,— деп Танабай ойлонуп калды: «Жылкыга көнүп калдым эле, кой артында жүрүп ичим жарылып кетпес бекен?»

— Билем, зордоп атам сени, Танабай,— деди Чоро дагы. — Бирок сен да түшүн, бул партиялык тапшырма. Ачууланба. Кези келгенде досчулук менен эске саларсын, ошондо баарына жооп беришке мен даяр!..

— Эсине салсам катуу салаармын, кубанбай кайра ыйлап жүрбө ошондо! — деп күлдү Танабай. Көңүлүндө кири жок неме жакында эле

Чорого баарын айтып, катуу тиерин азыр билбеди. – А жанагы коюн тууралуу болсо, кабыргам менен кенешип көрөйүн...

– Кенешсен кенеш. Эртен эрте бүтүмүндү айткандай бол, кенешме башталар алдында чондорго айтышым керек. Жайдар менен кийин акылдаша жатарсын, баарын түшүндүрөрсүн, ошондо. Өзүм да кези келе калса барып айтармын. Ал эстүү жан, түшүнөт. Жайдар болбосо сен алдагачан бир жерде-арка моюнун астында калмаксын, – деп тамашалады Чоро. – Ал кандай жүрөт, дени-карды сакпы? Балдар чоңоюп жатбы?

Ошентип экөө үй-бүлө тууралуу, оору-сыркоо, аркы-теркини сүйлөшүп кетти. Танабай көптөн көкөйүндө жүргөн чон сөзүн баштайын деп жакшы эле ыкыс берип отурду эле, бирок тоодон чакырылган малчылар кире баштады. Чоро да чыйпылыктап saatын карай берди.

– Эмесе кеп бүттү. Атынды сарайга калтыр. Таң азандан баарынар машине менен жөнөйсүнөр. Биз машине алганбыз, аны билесиңби? Жакын арада дагы бирди алганы турабыз. Онолот деген ушу! Мен азыр жөнөйм. Кечки saat жетиге райкомдо болушум керек. Буйрук ошондой. Башкарма барып калгандыр. Жорго менен арылдатып жетип калармын, ал азыр машинеден кем жүрбөйт.

– Гүлсарыны сен минип жүрөсүнбү? – деп танкалды Танабай. – Башкарма сени сыйлаган экен да...

– Ким билсин. Сыйлап бердиби, жөн бердиби, иши кылып мага тийди Гүлсары жоргон. Балээ болгондо, – деп Чоро колун жая күлдү, – балээ болгондо Гүлсары, эмнеликтен экенин

кудай билеби, башкарманы жанына жолотпой койбодубу. Акылым жетпейт бул жоругуна. Жакын барса эле жиндең кетет. Мындай да, тигиндей да айландырып көрдү, болбоду. Өлтүрсөк да көнөр әмес. Мен минсем, жок, жоош эле турат. Сен да жоргосун мыктап чыгарган экенсин. Ишенсен қәэде жүрөгүмдүн оорусу кармаганда жоргого минсем, оорунун кайда кеткенин билбей калам. Тек өмүр бою парторг болсон жоргодон түшпөйсүн десе, парторгдон да түшпөс әлем. Гүлсарынын кереги әми тииди мага, – деп күлдү Чоро.

Бирок Танабай күлгөн жок.

– Аны мен да жаман көрөм.

– Кимди? – деди Чоро күлкүдөн чыккан көз жашын сүртүп.

– Башкарманы. Чоро олуттана калды.

– Эмне үчүн жаман көрөсүн?

– Билбейм. Көндөй кишиби деп ойлойм.

Көндөй да, ырайымсыз да.

– Э, койсоңчу, сенин көңүлүңү табуу кыйын. Мени го өмүр бою жумшаксын, деп урушуп келдин. Эми бул башкарма да жакпаса... билбейм. Өзүм ишке жакында эле чыктым. Азырынча сырын биле әлекмин.

Экөө тен үнчугушпай калды. Танабай баягы кишен тууралуу, жоргону бычтырып салганы тууралуу айтмакчы болуп отурду эле, эми аны орунсуз көрдү. Анын ордуна бу тунжуроону бузуш үчүн алиги сөз арасында уккан машинеге кубанганын айтты:

– Машине бергени жакшы болуптур. Эми колхоздор да машинелүү болот экен да. Керек, керек. Убактысы келди го. Эсиндеби, согуш чыгар алдында бир машине албадык беле. Эл чогу-

луп, митинг өткөрбөдүк беле. Колхозубуздун өз машинеси деп, пай-пай! Машинеге чыгып алыш сен: «Мына, жолдоштор, социализмдин жемиши!» – деп сүйлөбөдүң беле. Кийин ал машинени да майданга алыш кетти...

Ырас, ал бир өзүнчө доор эле... Құлундөп күн чыккандай доор болгон экен. Автомашина эле бекен! Тиги Чүй каналының куруулушунан кайткандар патефон ала келгенде мұлдө айыл ыр менен гана жашап қалбадыбы. Кечкисин патефону бар үйлөргө чогулуп алыш, патефонду сыртка чыгарып коюп, «Кызыл жоолукчанды» кайта-кайта ырдатар эле: «Ээй кызыл жоолукчан, кандай алышайыныз!» Курсак ачып кетти го, кайнады бекен оо-ой чайыныз!» – деп... ах, чиркин! А дагы социализмдин жемиши болчу...

– Андан кийин, эсиндеби әмне қылганыбыз. Митингден кийин баарыбыз машинеге толтура түшүп алыш бир майрамдабадыкпры, – деп Танабай желпине сүйлөдү. – Мен кабинанын тепкичине туруп алыш, кызыл желеекти кармап баратам. Жумушубуз болбосо деле станчага жөнөдүк. Андан ары темир жолду билбей дагы бир станчага бардык, Казакстанга өтүп кеттик. Паркынан барып пиво ичтик. Баар-барганча, келер-келгенче бир тынбай ырдап жүрүп отурдук, ошол эсиндеби? Ээ андагы жигиттерден аз калдык го, баары согушта кыйрап кетти. Атан көрү... Ошондо тұндөп келатып да мен колумдан кызыл желеекти түшүрбөйм. Тұн ичинде ким көрмөк. Жок, мен болбой кармап жүрүп отурдум... Көрсө, ал менин туум экен. Анан калса шамал жутуп, тынбай ырдап келдим, үнүм кардығып чыкпай калганы күнү бүгүнкүдөй әсимде... Эми ошентип әмне ырдабайбыз ыя, Чоро?

— Картайбадыкпры, эми жарараптайды...
 — Жок, мен аны айткан жерим жок. Бизди
 койчу. Биз ырдаарыбызды ырдадык, жасаары-
 бызды жасадык. Азыркы жаштарды айтам.
 Мына мен интернattагы балама барып жүрөм.
 Кандай адам болууга окуп жатканына таңым бар.
 Бешиктен бели чыкпай жатып, чондоруна жа-
 гынганды үйрөнүптүр. Ата, дейт, мектептин
 директоруна бат-бат кымыз апкелип, берип тур-
 сан, дейт. Эмне үчүн? Окуусу жаман эмес... Анда
 эмне үчүн дейм да... Анан дагы алардын ырда-
 ганын көрдүм... Бала күнүмдө мен Александ-
 ровкада Ефремов деген оруска малай жүргөм.
 Бир жолку кызыл тукум майрамда¹ Ефремов
 мени чиркөөгө ээрчитип барды. Биздин азыр-
 кы балдар да ошол орустун чиркөөсүндөгү ыр-
 чылдардай болуп, сахнага чыгып алып, какчый-
 ып кыймылдабай туруп алып ырдашат экен. Бир
 эле айтканын кайталай беришет... Мен жакты-
 ра албадым. Деги мен көп нерселерди түшүнө
 албай жүрөм, бир отуруп сырдашсак болор эле...
 Турмуштан артта калып баратамбы, көп нерсе-
 ни түшүнбөчү болдум.

— Жарайт, Танабай. Дагы бир жолу чоло тий-
 генде сырдашса сырдашалы. — Чоро кагазда-
 рын жыйнаштырып, сомкесине сала баштады.
 — Сен анчалык бушайман боло бербегин. Ми-
 салы мен бейпил заман келерине, азырынча кый-
 налсак да жакында жашообуз жакшырарына
 ишенем. Илгерки тилегибиз ошондо орундалат...
 — деди Чоро кетип баратып. Анан босого жете
 берип, бирдемени эстей кайра бурулду. — Айт-
 макчы, Танабай, бир күнү көчөдө келатып, се-

¹ кызыл тукум майрам – пасха майрамы.

нин тамына көзүм түштү. Чалдыбары чыгып баратыптыр. Карабайсын го такыр. Дайым тоодо жүрсөн, ээсиз калган там ошо болот да. Сен со-
гушта жүргөндө Жайдар жалғыз өзү там-ташы-
ны мынчалык жүдөткөн эмес. Барып өзүн көрчү.
Ондоим десен, бир айласын таап, жазында жар-
дам берели. Биздин Самансур жайында каникулга
келгенде көрүп алыш, чыдай албады. «Танаке-
мин үйүнүн тегерегин чөп басып кетиптири, ба-
рып чаап салайынчы», – деп чалғы алпарып чаап
келди. «Шыбагы түшүп, терезелери сынып, ичин
чымчык уялап алыптыр», деп келди.

– Анын туура. Самансурга рахмат. Окуусу
кандай анын?

– Экинчи курска өттү. Окуусу дурус эле го
дейм. Сен жаштарга нааразы болуп жатпайсын-
бы, мен уулумду карап отуруп, азыркы жашта-
рыбыз жаман эмес деп ойлойм. Самансурдун
айтуусуна караганда, институтта әстүү-жөндүү
балдар окушат окшойт. Албетте, келечек көрсө-
төт дечи. Бирок, билимдүү жаштар өсүп кела-
тат, келечекте кем болбайт алар...

Чоро ат сарайга кетти. Танабай болсо тамын
көргөнү жөнөдү. Короо-жайын айланып чыкты.
Жайында Чоронун студент уулу чапкан алабата
куурай чөп куурап калган экен, аяк астында
бырсылдайт. Ээси жоктой жүдөп турган тамын
көрүп, Танабайдын бети чымырады. Башка мал-
чылар тамдарына туугандарын киргизип, же
бирөөгө тапшырып кетишет. Танабайдын анте
турган да кишиси жок, болгон тууган-туушка-
ны башка айылда турат. Кулубай тууганы ме-
нен илгертен араз. Жайдардын жакындарынан
эч ким жок. Ошентип Танабайдын тамы баш-
көзү жок ангырап калган. Эртенки күнү да көч-

мөн малчылык менен өтчүдөй. Чабан болуп кетеби?.. Танабай өзү азырынча олку-солку, бирок Чоро акыры көндүрөр. Анын тилинен Танабай да чыга албас.

Малчылар таң эрте айылдан машине менен чыгып, райборборго жөнөдү. Үч тонналык жаны «ГАЗ» машине түшкөндөргө аябай жагып барды. «Падышадай эле болуп баратабыз!» – деп тамашалашты малчылар. Танабайдын да көнүлү көтөрүлдү. Согуштан бери машинеге түшкөнү ушул. Согушта жүргөндө болсо, алиги американлык «студобеккер» деген машинени минип, Словакия менен Австриянын жолдорун далай кыдырбадыбы. «Студобеккер» дегенин үч билектүү, күчтүү машине боло турган. «Ушундай унаа бизде болсо ээ, – деп тамшанаар эле ошондо Танабай. – Тоолуу өлкөдө эгин ташыганга та-былбас унаа экен. Ой-кырың буга сөз эмес го». Анан кайра өзүн жооткотор эле: согуш бүтсүнчү, мындай машине бизде да болот! Жоону женсек баары болот!..

Ачык машиненин үстү шамалдалап, анда-санда кыйкырышкандан башка узак сөз сүйлөшө албады. Машиненин дөңгөлөк астына жыйырлыган кара жолду тиктешип, унчукпай бара беришти. Акыры Танабайдын ичи бышып кетти.

– Ырдабайсынарбы, балдар! Биздей чалдарга карабагыла. Ырдагыла, биз угалы, – деди.

Жаштар ырдап баштады. Оболу мұдүрүлүп, сүрдүгүп барып, анан күүлөнүп кетиши. Бараткандардын көнүлү көтөрүлдү. «Мына эми дурус болбодубу, – деди ичинен Танабай. – Ушунунар жөн. Назили район эл чогултуп, жыйналыш өткөргөнү жатканы жакшы. Иш жагдайын, эртенки күндү, колхоз әмне болорун айтышар.

Бизден көрө чондорго көрүнүктүү эмеспи баары. Тоо-ташта мал артында жүрүп, биз эмнени билели. Акыл-кеңеш айтышса, көзүбүз ачылып, биз дагы дымактанып иштээрбиз...»

Райондун борборунда эл көп экен. Машине менен арабанын кулактары тийишет. Клубдун айланасындагы аянтка үзөнгүлөштүрүлгөн аттар батпай кетиптири. Шишкебекчи, чайханачылар эпилдеп-жепилдеп әлди тейлеп жүрөт. Топураган малчыларды үстү-үстүнө чакырып, желпигичин желпишип, тұтұнүн буруксутуп, соодасы кызуу жүрүп жаткан экен.

Чоро күтүп туруптур.

– Тез түшкүлө, тарабай мени ээрчигиле. Жыйналыш азыр башталат, кирип орун алғыла. Ой, Танабай, сен каякка?

– Азыр келем,— деп Танабай аттардын арасына кирип кетти. Ал машинеден түшө электе көп аттын арасынан Гүлсарыны көргөн. Жаздан бери сагынган неме эми жоргосуна баратты.

Кула сары кен омуроо, кочкор түмшук куудалы, катынкы баш, кара көз турпаты менен Гүлсары көп аттардын ичинде алдагайдан көзгө түшүмдүү.

– Амансынбы, Гүлсарым! – деп күбүрөдү Танабай жоргосуна жакын барып. – Кандай күндөсүн, жаныбарым?

Жорго алагар көзүн кыйык сала карап, мурдағы ээсин тааный койду, бир ордунда тыбырчылап, окуранып жиберди.

– Көрүнүшүн жаман эмес, Гүлсары. Көөдөнүң кенейиптири. Көп жүрөсүң го. Башыңан кандай кыйын күндөр өтпөдү. Билемин... Эми жакшы адамдын колуна тийипсин, ага да шүгүр. Тек жүрсөң кор болбойсун,— деп Танабай бөктөрүлгөн



куржунга колун салып, сулу бар экенин көрдү. Демек Чоро жоргону ач кылар эмес. – Болуптур эмесе, Гүлсары, мен барайын.

Клубдун мандайына кызыл мата тартылып: «Коммунисттер, алга!» «Комсомол – совет жаштарынын алдыңкы сабында!» деген ураандар жазылуу.

Эл капитап, жан жактагы эшиктерден ағыллып кирип жатат. Кире бериште Танабайга Чоро менен колхоз башкармасы Алданов жолукту.

– Танабай, мындай чыкчы, – деди Алданов. – Сенин келгенини белгилетип койдук. Мына блокнотун. Сен сүйлөшүн керек. Партиянын мүчөсү, мыкты жылкычысын.

– Эмне деп сүйлөйм?

– Коммунист болгондуктан мен, деп айткын, артта калган чарбага барам, соолук кой алыш, чабандыкка өтөмүн дегин.

– Ошол элеби?

– Ошол эле болчу беле. Өз милдеттеменди айт. Ар жүз тубар койдон жүз ондон козу, ар бир койдон үч килограммдан жүн беришке партия менен эл алдында убадамды берем дегин.

– Ой, оторунду бир көрбөй жатып кантип убада берем?

– Ошо да сөзбү. Аласың оторунду. Чоро сөздү жумшартты.

– Тандаган койду аласың. Убайым жебе. Анан дагы эки комсомол жашты үйрөнчүк кылыш алам де.

– Кимди?

Эл шыкалыш кирип атат. Чоро тизмесин каратады.

– Болотбеков Эшим менен Зарлыков Бектайды үйрөтүп чыгам де.

— Экөө менен бир ооз сүйлөшкөн жокмун, алар эмне дээр экен?

— Ой, бир кызык киши экенсин! — деп башкарма чыртыя түштү. — Ошолор менен сүйлөшүү эле милдет бекен. Баары бир эмеспи. Биз сага белгилеп койгонбуз, болду, алар кайда качмак эле! Чечилген маселе.

— Чечилген маселе болсо мени менен эмне сүйлөшөсүнөр? — деп Танабай бурулуп жөнөй берди.

— Токто, — деп Чоро кармап калды. — Унутуп калбайсынбы?

— Унутпайм, унутпайм,—деди Танабай басып баратып кыжырлана...

XIII

Кенешме кечке жуук аяктады. Райборбор заматта ангырай түштү. Келген эл бири тоого, бири малга, бири фермага, башкалары айыл-айылдарына тарап кетти.

Танабай айылдаштары менен жүк машинеге түшүп, Кара-Суунун өрүн өрдөп, кең жайыкка чыккан соң, айылды көздөй зырылдатып жөнөп келет. Түн кирип, машиненин жүрүшүнөн арылдаган суук шамал коюн-колтукка кирди. Күз келгени ушул эмеспи. Танабай бир бурчка тыгылып, жакасын көтөрө тумчуланган калыбында чатышкан ою менен алек. Мына, кенешме да бүттү. Өзү жарытып эчтеме айта албады, бирок өзгөлөрдүн сөзүн укту. Иш калыбына келүү үчүн дагы далай мезгил кара жанды карч уруп, мандай тер төгүү керек экен. Алиги көз айнек тартынган обком секретары: «Эч ким бизге дангыр жол чаап бербейт, карап турбай өзүбүз чабышы-



быз керек», – дебедиби. Атаң көрү, отузунчұ жылдардан бери канча өмүр қыскарды, дале болбай бир жогору, бир төмөн, биресе өрдөп, биресе әңкейиштеп келебиз... Колхоз дегениң онойолтоң иш эмес тура. Мына, чачы буурул болду, жаш өмүрү қөбүнесе ушу колхоз курулушу менен өттү-кетти. Бул арада кайран баш нени көрбөдү, бу колунан кандай гана иштер бүтпөдү, ара жолдо билбестиктен кеткен әссиздик жоруктары да болду, бирок көздөгөн максатка эртең эле жетчүдөй көрүнгөнү менен, колхоздун убракерчилиги али бүтө элек тура...

Болуптур, белди бек бууп, дагы иштөө керек әкен, иштейт. Жанагы секретарь туура айтат. Танабай ойлогондой согуштан кийинки турмуш өзүнөн өзү жакшырып сала бербейт әкен. Қөөдөнүндө жаның турганда турмушту ийинде, дамаамат түртүп жүрүп отуруш керек әкен... Бирок турмушун түшкүр улам түрткөн сайын кырдуу жагын сала берип, ийинин жоорутуп бүтпөдүбү. Жадегенде иштеген ишинин натыйжасы чыгып, жемиши бышып турса, әмгеги-ниң үзүрүн көрүп, мәэнетин қайтып турса, анда жооруган ийинине жаның кашаймак беле... Эми мына, кой бакмай болду. Жайдар эмне дээр әкен? Атаат, кыздарына базарлык деп татты алууга дүкөнгө кирип чыгышка да чолосу болбоду. Базарлык ала келем деп, үмтөттүрүп чыкпады беле. Убадасын болсо тартынбастан берди: жүз тубар койдон жүз ондон козу, ар бир койдон үч килограммдан жүн өткөрөм деп. Айтыш оной, аткарып көр эми. Ар бир кой аман тууп, төлү аман болсун де. Чырымтал козунун жамғыр, кар, ызгаар шамал деген касы көп. Жүн дагы ар бир талдан жыйнала турган дүнүйө. Өзүнөн өзү эле

түрмөктөлүп, килограммдар чыга келбейт. Батмандаган күмдан мыскалдап алтын чайканганга тете. Үстүндөгү жибектей куюлган кийими канчалық мээнет менен бүткөнүн билбegenдер али көп эмеспи...

Ай, Чоро, Чоро, бекер шаштырды да... «Кыска сүйлө деп, тек милдеттемени гана айт, башка сөзгө чаргыба деп». Танабай анын айтканынан чыккан жок. Оболу чыгып алып алактап калды, милдеттемесин эптең айтты да, көкөйүндө жүргөн көп оюнун бириң жарыя чыгара албай кайра түштү. Ошонусун эми ойлоп, бети чымырап барат. Чоро болсо ыраазы. Анын мынча жалтак болуп кеткени эмнеликтен? Ал байкушту оору айнытып койгонбу, же колхоздун биринчи башчысы болбой калганынан улам ошен-теби? Танабайды анчалық сактандырып эмнеси бар эле? Жок, Чоро өзгөрүптүр, бирдемеден сактангандай. Же өмүр бою башкарма болуп, колхозду өгүзчө тартып келатып, чондордон күндө тил уга бергенден ушинтип калганбы? Эмнеси болсо да, кууланганды үйрөнүп алыптыр...

«Анда шашпа, досум, амандык болсо бир күнү ушунун баарын көзүнө карабай айтармын өзүнө...» – деп ойлоду Танабай тонун тумчулана берип.

Түн коюну ызгаар, сөөк какшаткан шамал. Үйгө жетер жол али алыс.

Чоро жорго менен кайтты. Башка жоро-жолдошторун күтпөй жалгыз жөнөй берди. Жүрөгү сайгылаша баштаган соң үйгө эртерәэк жеткиси келди. Жоргону өз жүрүшүнө коюп, тизгинди бош таштады. Күнү бою байлоодо буулуга түшкөн Гүлсары эми эрк өзүнө тийген соң кулач кере төрт аягы дүпүлдөп, бет алдыда чубалжыган



жолду илеп жутуп бараткандай арылдата жүрүп берди. Жоргонун мурдагы көп кумарынын баарынан азыр жалғыз жорго салыш кумары гана калган. Башка кумарлығынын баары денинде өлгөн. Аны өлтүргөндөр – адамдар. Эр минги-зип жонуна, әрегише жорголо, башка әчтеме сени қызықтырбасын деп койгон аны адамдар. Бу күндө Гүлсарынын ти्रүүлүгү чын болсо тириүүлүк кумары жорголук жүрушүндө гана калган. Адамдар тартып алган рахатты арылдаган жорголугу менен кууп жетчүдөй тизгин бошоп, эрк өзүнө тийгенде жебедей шукшурулуп бөжүп берет. Сары жылдыз болуп шуулдап учат, бирок алдырганын такыр кууп жете албайт.

Жоргонун үстүндө бир аз шамалдай жүргөн соң Чоронун көнүлү сергиди. Жүрөгү мыкчылганы басылды. Бүгүн өткөн кенешмeden ал канагат алып кайтты. Асыресе обкомдун секретарынын сөзү жакты Чороғо. Ал кишинин кабарын көп уга турган, өзүн көргөнү бүгүн. Бирок Чоронун көнүлүн өйүгөн бир ой деле басылбай келет. Ырас, да, Танабайга жакшылыктан башка каалаганы барбы? – ушул ой көнүлүн туталантат. Бүгүнкүдөй кенешмелерде, жыйналыштарда эмне сүйлөп, эмне коюу керек экенин тиш каккан Чоро жакшы билет. Баши бышып бүтпөдүбү мындай иштерге. Танабай болсо Чоронун айтканына көнөрүн көндү, бирок түшүнгүсү келбейт. Кенешмeden кийин апасына таарынган баладан бетер бир кайрылып сүйлөшпөстөн терс бурулуп машинеге түштү да кete берди. Таарынып калгандагысы. Ээ, Танабай, Танабай! Бу турмуштан бир сабак үйрөнбөгөн ангүдүк байкушум! Әчтеме билбейсин, әчтемени байкабайсын. Жаш күнүндө кандай болсон, ошо бойдон кал-

дын. Маселенин баарын ачык айтып, ак сүйлөп, чорт кессем дейсин. Азыр мезгил башка. Азыр айткан сөзүн мезгил менен үндөш чыксын десен эл кандай сүйлөсө ошондой сүйлөп, кат оку-гандай мұдүрүлбөй, кай жерде кандай, кимдин алдында эмне айтуу керек экенин билүүң абзел. Ошондо гана ишин өнүнан чыгат. Эгер, Танабай, эркинде коё берсе баарын чаң-тополоңун чыгара сүйлөөр элен. Анан сенин азабыны быякта биз тартып, суук тилди биз угар әлек. «Өз уюмунардын мұчөсүн кандай тарбиялагансыңа? Ушундай да тартип болобу? Бу не деген ээнбаштык?» – деген жеменин жообун биз берер әлек...

Ай, Танабай, аны билген сен кайда...

XIV

Экөө жолдо калган баягы эле каранғы түн.
138 Карыя киши, картаң ат. Жар башында от күйөт. Танабай улам туруп барып, жантаазимде жаткан Гүлсарынын үстүндөгү тонун ондоп жабат. Қайра келип, кашына отурат. Бүткүл өмүрү көз алдынан чуурыйт. Жоргонун жүрүшүндөй зуулдалап өткөн көп жылдар...

Анан чабан болуп, кой артына түшкөн ошол күздө эмне болду? Ошол кышта, ошол жазда эмнелер баштан өттү?..

XV

Ошол жылы алтын күз дегендей күз болду, тоо да, жака да кызыл алоо жамынып, конур мемиреп турду.

Башында гана бир-эки күн жаан-чачын болуп, кокту-колотторго туман уюп, сыйырым суук кыш кабарын эрте айтып эсти чыгарган. Ант-



кен менен эки күндөн соң күн чайыттай ачылды. Таң эрте Танабай үйдөн чыга калып, жаңы кар жамынган тоолорду көре чалкасынан кете жаздаган. Жаңыртып кийим кийингенсип, тоолор моюн созуп шаңданып, түн ичинде бери бастырып келип калгандай. Жаңы кардын тоого жарашканын ай! Улуу Тенир түнүндө эле жаңы жасап, жакын апкелип колу менен коюп кеткенсип, аскарланган зоокаларынын ак, карасы даана көрүнүп, көк тиреп зыңгырайт тоолор. Ак кар, көк музу жаңы чыгып келаткан күн нуруна жылтыраган чокулары көк тиреп, көктүн түпсүз тунук түбүнөн нары кыйырсыз ааламдын чети башталып тургансыйт. Сүткө жуунгандай тумсак тазалыктан Танабайдын тула бою чымырап, бир силкинип алды да, жүрөгүн качанкы бир кусалык ейүп ийди. Гүлсарыны арылдатып, түн катып барчу Бүбүжаны эсине түштү. Азыр жорго кашында болсо минип алышп, жүрөгүнө кубаныч куюп, толкутуп ийген мобу ак кар сымал тоо этектей айкай салып, Бүбүжанга жетип барбас беле...

Бирок мунусу тек капилет келген кыял да... Атаганат, адамдын жарты өмүрү кыял менен өтөт белем, өмүр чиркин ошондуктан таттуу белем. Кыялышын баары орундала бербегендиктен адам өмүрү кымбат белем... Танабай мандайдагы шандуу тоолорду, төбөдөгү тунук асманды карап туруп, адамдардын баары бирдей бактылуу боло бербейт тура деп ойлоду. Ар кимдин өз тагдыры бар. Тигине, карга бирдей жамынлып, күн нуруна бирдей жуунуп турган тоонун да бир тарабы жарык, бир тарабы көлөкө. Адам дагы тагдырында бирде кубаныч, бирде кайғы кечирип жүрүп, өмүрү кеч кирет тура. Өмүрдүн кунары

да ошондо экен го... «Бұбұжан деле мени күтүп отурған эместири. Тек тоого жааган жаңы карды көрүп эске алар...»

Адам картаят экен, бирок көнүл чиркин ага моюн сунбай, капасты канаты менен чапқылаған күштай кәэде талпынып-таңшып алат тура.

Танабай атын токуду да, кой короонун эшигин ачып салып, үйдөгү аялына қыйкырды:

– Жайдар, сен жыйналғанча мен койду жайытка чыгарып таштайын!

Кой боорду бөксөлөй жайылып жөнөдү. Коньшу чабандар да койлорун чыгара баштаган экен. Жылга өрдөп, күнгөй боорлоп, кой жарықтық зәлтен жерден алар шыбагасын кубалап, ағылып барат. Күзгү тоонун буурул-сарғыч боорунда жайылған короо-короо койлор бозомук аралдар сыйктанат.

140

Азырынча Танабайдын ахыбалы жаман эмес. Багуусуна дурус отор тииди. Бир-еки ирет төлдөгөн токту менен соолук кой. Жарты миң түяк – жарты миң убаралык. Төлдөгөн соң анысы еки эседен ашып түшөр. Бирок койчулуктун кыраан кийинчылығы али алыс.

Жылкыга караганда, албетте, кой аяптоор тынч. Бирок Танабай дароо көнүп кете албады. Жылкы деген жылкы да! Ага карабай жылкы илгерки маанисин жоготту дешет. Машине чыкты, жылкы чарбасы кирешелүү болбой калыптыр. Азыр төрт түлүк малдын артыгы кой болуптур: жұнұ бар, эти бар, териси бар. Бу сөздүн чындығы бар экенин акылы түшүнсө да «эсепчини жут алат» деген пейилде жүргөн Танабайдын кыжыры келет. Айғырың мыкты болсо, үйүрдү ийрип таштап, күнү бою көнүлүн тынч, башка тиричилигине бастырып кете бересин. Бу



кайдун жанынан карыш жыла албайсын. Күнү бою артында, түнү бою кашында жүргөнү жүргөн. Бир короо койго чабандан башка койчуманы да болчу эле, аны колхоз бербеди. Андыктан жалгыз башын күн тынымсыз, түн уйкусуз. Жайдар түнкү кароолчу болуп саналат. Үй тирилигинен колу бошой калса, күндүз кыздарын ээрчи-тип алыш шашкеге чейин, түнкүсүн эл орунга отурганча каралашат, башка чолосу жок. Калган убакта Танабай өзү. Баягы Ыбрайым болсо азыр колхоздун мүлдө мал чарбасына кожоюн, өзгөдөн өөн издең, өзүнө тиешелүү жерде баарына шылтоо табат.

— Алда айланайын Танаке, мен сизге койчуманды кайдан таап берем? — деп сыйдала жиберет. — Эстүү кишисиз, баарын көрүп-билип турасыз, анан айтканыныз бул. Карапыччы, ким бар? Жаштар бүт окууда. Окубаганы «кой» десен жаа бою качат. Андан көрө деп, темир жолчулукка, же кайда бир кенге иштеп кетип жатышат. Айлам куруп отурам, билсениз. Сиз болсо, караганыныз бир отор, башка да ыйлактайсыз. Менчи? Колхоздун төрт түлүк малы бүт менин мойнумда. Шордуу башым бир күнү соттолуп тынар бекен. Өз башымга баләэ издең, бекер гана алган экем да ушул кызматын. Сиз шепке алган комсомол чабандарыныз тиги Бектайга окшогондор менен иштешип бир көрсөнүз, ошондо жаныныз кашаймак. Мага радио, кино, гезит жеткирип турдейби, үйдүн жанысын таап бер, жума сайын журтума дүкөн жиберип турдейби, иши кылып азганакай акылым бар эле, аны да балдар курутмай болду. Антпесен, коюну өзүн ал, башым оогон жакка басып кете бе-

рем дешет. А көрө сиз барып бир сүйлөшүп кой-
сонуз боло, Танаке!

Ыбрайымдыкы да туура эле. Чоң болбогону-
на чын кейип жүргөнүн ким билсин, бирок Бек-
тай тууралуу айтканы чындык. Танабай окто-
текте убакыт таап, үйрөнчүк комсомолдоруна
барып кала турган. Болотбектин уулу Эшим ка-
шаңыраак кыймылдаганы менен, ишинен баш
көтөрбөгөн ынтаалуу жигит. Бой-турпаты ке-
лишимдүү Бектай болсо, өткүр кара көзүнөн заар
учкундап турат. Танабай барып калган сайын
түнөрө каршы алат:

— Танаке, ала өпкө болуп жүгүрө бербей бал-
дарындын кашында эле отурбайсынбы. Сенсиз
да мага келген текшерүүчүлөр көп.

— Ии, менин келгенимен зыян тартып жата-
сынбы?

— Зыян кылып колунан эмне келмек. Деги
сага окшогондорду мен көп жактыра бербейм.
Жанынарды үрөп: ура, ура! — деп чапкылап
жүргөнүңөр жүргөн. Андан чекенер жылып,
жыргап кеткенинер көрүнбөйт, же бизге мин-
тип тынчтык бербейсинер.

— Сен, бала, байкап сүйлө, чырагым — деп Та-
набай араң карманып, тиштене сүйлөдү. — Мага
акырандаба. Жаныбызды үрөсөк, биз үрөдүк, сен
эмес. Ага өкүнбөйбүз. Қезинде биз жаныбызды
үрөп кыйналбасак, сен минтип сүйлөп турбайт
болчусун. Қино, гезит мындай турсун, өз атын-
ды да билбей өтмөксүң. Сенин атын «кул» де-
ген гана үч арип сөз болмок...

Танабай Бектайды жаман көрчү, бирок бетке
чабарлыгына тымызын тан берер эле. Жаш жи-
гиттин терс мүнөзү тескери жолго жетелеп ба-
ратканына кабыргасы кайышат...



Кийин экөөнүн жолу эки айрылып, бир жолу шаардан Бектайга жолугуп калганда Танабай лам дебеди, тигинин сөзүн да укпады.

Ошол бир эрте түшкөн кышта...

Ак буура минип, борошо бүркүп, кыраан кыш кирип келди, бейкам малчылардын айласын түгөтүп, кысымга алды.

Октябрь айы жаан-чачынсыз мемиреп өткөн, ноябрде кыш түштү да келди.

Кечкурун Танабай койду айдап келип, кадимкисинче короого камады. Чоочутар белги жок эле, бирок түн ортосунда аялы ойготту:

— Тур, Танабай, мен үшүп кеттим. Кар жаап келди.

Жаңы жааган кар жыттанган аялынын эки колу көк муштум. Бооруна кыскан мылтыгы да суу, муздак.

Сыртта буурул-чаар түн экен. Кар калың жаап турат. Кой жуушабай тынчы жок, бышкырынып, үстүндөгү карды силкине кулактарын чапылдатып баштарын чулгуйт. Кар басылар эмес. «Шашпагыла, жылуу жааган кар эмне, жыргал да, артынан чыкылдаган чилде көлер,— деди ичинен Танабай жакасын көтөрө кымтыланып. — Кыш жарыктык, шаштырып эрте түштүң го. Бул эмнен, жакшылыгынабы, жамандыгынабы? Аягын жумшарып кетсе болгону. Төл маалында аттанып чыгып кетсек болгону. Биздин бар тилигебиз ушул. Азыр билгениндей келе бер. Эч кимден суранбай, өз каалоон... акын бар...»

Саламы жок келген кыш унчукпады, эртен эрте элдин баарын таң калтырып, далbastатыш үчүн түн жамына лапылдатып жаай берди.

Тоолордун карааны көлөкөлөнүп кыймылсыз. Кышты тоготор түрү жок. Тынчы кетсе — мал-

чыларга, бизге әмне дегендей. Қыштыр-жайдыр тура бергенбиз, тура беребиз дегендей.

Эстен кетпес кыш ошентип башталды. Бирок арты кандай болорун али әч ким биле элек.

Алгач жааган кар жатып калды. Эки-үч күндейн кийин дагы жаады, анан дагы жаады. Малчыларды күздөөдөн кууп чыкты. Кой жаныбар кайберенден бетер аска-зоонун күнөс түлтөрүн кубалап, жукалтан кар, қыран қагынга жүгүрөт. Койчуунун ата-бабадан калган өнөрү ушунда билинет. Башка бирөө ушерде кантип от болсун деп кол шилтеп кеткен жерден коюна жайыт табат. Антпесе әмнеси койчу... Окто-текте чондордун бири караанын көрсөтүп келип калат, ал-ахыбалды сураган болуп, убаданы аянбай берет да, эртерээк кеткиче шашат.

Кыш менен бетме-бет жалғыз койчу кала
144 берет.

Танабай колхоздун борборуна барып келүүгө көп эле камынды: мал төлдөтүүнүн дайындыгы кандай болду эken, әмне бүтүп, әмне даярдалды эken, ошону билмекчи. Бирок колу бошободу. Бир жолу Жайдар интернаттагы баласына барып, буйдалбай кайра тартты. Ошол арада Танабай кыздары менен жүдөп калды. Кичүүсүн коюнуна ката өнөрүп, улуусун учкаштырып, күндүзү кой кайтарат, кечкисин келип чай кайнатып бергиче, чарчаган кыздары уктап калат. Жайдар жокто от дагы жетимсиреп, табы жок күйөт эken.

Эртеси апасы кайтып келгенде эки кызды көрүп ал, эки жактан мойнуна асылышып, көё беришсечи. Атанын аты ата эken, балдарга эненин жөнү бөлөк тура.



Убакыт ошентип өтүп жатты. Кыш кубулма болду. Бир эсे коркутуп кысып келсе, кайра жумшарып калат, эки-үч жолу көз ачырбаган бороону да болду, анан кайра кар эрип алды кетирди. Танабай ушундан чочулады. Төл маалында күн жылымдап кетсе жакшы го, а кокус ызгаары карман калса не болот?

Тубар койлордун ичи саландай баштады. Кээ бир ири, же эгиз туумалары майпандалап баса албай калды. Жону жукарып, жүрүшү оорлоп, эттен түшүп баратты. Таң калар иш беле, ичтеги козу әнесинин майын соруп өсүүдө, кой байкуш болсо ар бир тал чөптү кар тээп, муз тиштеп оттоп жүрөт. Мындайда жем-чөп арбын болуп, кыштоо-кыштоого жеткирилип турса, чабан аянбастан малына берип турса кана? – Оо, ал жомокто болчу жыргал да. Колхоздун кампасын көрсөң жылан жалап кеткендей. Бурчта гана жазғы кош айдоодо унаага деп, анан үрөндүккө деп сактап отурган сулу жатат.

Күндө таң эрте Танабай койду жайытка айдап чыгарарда аралап көрөт. Койлордун алды желиндей баштаган. Эгерде кырсыгынан сактаса, алган милдеттемесин аткарчудай. Бирок жүн жагы орундалар эмес. Койдун күздөп өскөн жүнү кыш бою кайра сүйдан тартып, даакыланып барат. Бу да болсо оттун жоктугунан. Багуусу жарапшаса кой жүнүнө кол аралабай калар эле. Аны көрүп Танабай өз алдынча түнөрөт, ачуусу келет, бирок кылар аргасы жок. Чоронун тилин алган өзүн боктоп сөгүнөт. Убададан аянбайт ээ. Мен кыйынмын, эпкиндүүмүн, партия менен Мекенге убадамды берем дейт. Жадегенде партия менен Мекенди жайына койсочу. Ал экөөнүн бул жерде кандай тиешеси бар. Кадимки чар-

бачылык жумуш эмеспи. Жо-жок!.. Айтуу керек дешет. Керек болсун-болбосун, андай ыйык сөздөрдүн баркын кетирип айта берчү болдук го?..

Бир айтасынбы, эки айтасынбы, башына баллээни үйгөн өзү. «Ойлонбой сүйлөсөн онтобой ооруга жолугасын» деген ушул. Бирөөлөрдүн тилине кирип... качан ошентип жашачу эле? Чала болот. Алардын эмнеси короп жатыптыр, эртең танып чыга беришет. Чоро байкушканана убал болор. Байкуштун деги иши онунан чыкпады. Бир күнү оору, бир күн соо. Өмүр бою күйпөлөктөп журтту үгүттөп, үмүттөндүрүп, дем бериш келатат, андан эмне чыкты? Эми жалтак болуп баратат, айттар сөзүнөн да жалтанып турчу болду. Акыры оору болгон сон ишин өткөрүп берип, эс алышка чыкпайбы байкуш...

Кыш болсо малчыларды бирде үмүттөндүрүп, 146 бирде үрөйүн учура коркутуп өтүп жатты. Тана-байдын короосунан эки көтөрүм кой чыгым болду. Анын көзөмөлүндөгү үйрөнчүк койчулардын короолорунан да бир нечеден өлүп кетти. Албетте, мал болгон сон чыгашасыз болбайт. Бир кышта он чакты чыгым чыкса, эчтеке эмес. Катаал мезгил алдыда, катыран көктөмдө.

Бир учурда күн жылымдап сала берди. Соолук койлор ашыккансып желиндөй баштады. Карап турсан курсактары гана саландап, баары арык, а желиндери тамылжып, күн санап эмес, saat санап уузга толуп бараткансыйт. Бул эмнеликтен? Мынча күчтү кайдан алат байкуштар? Бир чабандын оторунан баланча кой тууптур деген кабар угулду. Демек куут маалында жаңылыстык кеткен. Ошонун алгач келген кабары ушул. Эми бир-эки аптадан кийин козулар

күздө шағынан күбүлгөн алмуруттан бетер жамырап келер. Алып үлгүр. Мына ошондо башталар койчунун жазғы жарыш, күзгү күрөшү. Мына ошондо койчу ар бир козунун амандыгын тилеп калтырап, кой бага баштаган күнүн тилдеп жаны кашаяр. Агерим төл аман-эсен алынып, чыгашасыз телчигип кетсе, анда койчу байкуштун кубанычына чек болбос.

Андай болсо кана, ылайым ошондой болсо экен! Элдин бетин карай албай жылдызы түшпөсө экен...

Колхоздон сакманчылар келди. Танабайга эки аял келди. Өздөрүнүн чатыры, төшөнчү-орду менен. Киши көбөйгөнгө короо тегереги да көнүлдүү боло түштү. Бир короо койго әкөө әмес, аз болгондо жети сакманчы керек. Аны айтса, кийинчөрөк Беш-Теректеги туут кашарга көчүп барганынарда жиберем деп кетти Ыбраіым.

Оторлор ордунан козголуп, бөксөдөгү кашарды көздөй төмөн жыла баштады. Аялдарды көчүрүп-кондурууну Эшимге тапшырып, Танабай артта калды. Бооз мал қыйналбасын деп, жайып айдал отурду. Үйрөнчүк койчуларына жардамдашууга Танабай бу жолду дагы эки ирет өтөрү али бар. Кой да ашыкпай жайыла оттоп барат. Чыдамы кеткен дөбөттөр гана ары-бери жортуп алыш, кайра келет.

Күн батууга ылдыйлап калса да, табы бар. Кой тоодон улам төмөндөгөн сайын аба жылуу тартып, а түгүл күнгөй беттеги жашыл ыран көзгө сонун көрүнөт.

Төл башы туулуп, жолдо бир аз кармалды. Мал баласы болсо да аман туулганына сүйүнгөн Танабай козунун тумшугун сыйдырып, кулакмурдун үйлөп жатып, эртерээк туулганына гана

кейип койду. Эсебинде дагы бир жума бар эле,
мына сага!

Жолду катар дагы тууп, айласын курутар бекен деп чочулаган Танабай койлорун карап чыкты. Башкалары тын эле бараткандай. Жүрөгү ордуна келип, атүгүл көнүлү көтөрүлдү. Кичинекей кыздары козуга кубанып калышар. Төл башы ар качан сүйкүмдүү эмеспи. Мобу козу да, кирпиги кара, туягы кара, өзү агышынан келип, сүйкүмдүү экен. Оторунда он чакты кыргыз кой бар эле, ошолордун бири тууган экен. Кыргыз койдун козусу жүндүү туулуп, чыйрак болот. Тиги малиш койдой болорбу, кызыл эт кылып жыланач тубат.

— Ашыккан экенсин, мейли, көрүп ал жарык дүйнөнү,— деди Танабай. — Артын майлуусүттүү болсун! Сени ээрчиген козуларыбыз көп келип, көптүгүнөн жер майышсын, калын үнүнөн кулак тунсун, ылайым,— Танабай козуну өөдө көтөрдү. — Чолпон-Ата, өзүн колдо, мына төл башын! Койчунун мээнетин колдо!

Тегерете тоолор турду унчукпай.

Танабай козуну койнуна катып алды да, коюн айдал жөнөдү. Жаңы тууган кой маарап, артынан ээрчиp келет.

— Жүрө бер, жүрө бер,—деди ага Танабай. — Козун койнумда, жоголбайт.

Тон ичинде козу курганып, жылынып калды.

Кашарга Танабай койлорун кечке жуук айдал жетти.

Көч эбак жетип, конуп алышкан экен. Үйдүн түндүгүнөн түтүн булап, ачкарын койчуну киргиче шаштырды. Сакманчылар чатырларын тигип жатат. Эпте аман-эсен көчүп келип алгана на шүгүрлүк кылды Танабай. Эшим көрүнбөйт.

Баса, ал эртең көчүп келиш керек да, жүк арткан төөнү жетелеп, кайра кеткен тура. Аныкы да туура.

Ошентип чарчаса да көнүлү көтөрүңкү келген Танабай кашардын түрүн көрүп алып, башына союл тийгендей эсенгирей түштү. Колхоз чондорунан ал жарытылуу деле жакшылык күткөн эмес болчу, бирок мынчалык болот деп үч укта-са түшүнө кирбес эле. Мал төлдөтөр кашар деп аталган жаман бастырманын камыш жапкан шыбы ар жеринен оюлуп, чириген саман салбы-рап турат. Дубалындагы терезе деген оюктарында айнек жок, короо ичинде шамал ойнойт. Та-лаанын кары кетейин деп калса да, короо ичинде сары жамбаш күрткү жатат. Турмуштун азап-тозогун көп көргөн Танабай баарына кайыл эле, бирок мындай шумдукту ким көрүптүр.

Бир заманда таштан калаган короо азыр кый-рап бүтүптур. Бу көрүнүш жанына баткан Тана-бай кыздарынын төл башы козуга кубанганына да караган жок, кармата берди да, короо-жайды айланы басты. Кайсы бурчун караса да, баары жыртылып, эскирип, чирип бүткөн. Согуш ал-дында салынган эски короо ошо бойдон кароосуз калып, жыл сайын жазда мал төлдөтүүдө гана адам баласы бир бастырып келбесе, кайра таштап кете берип, ушул абалга жеткен тура. Бастырманын төбөсүндө бечара кемпирдин эски илекисиндей¹ болуп, кыйышык жыйылган бир чөмөлө чирик чөп турат. Анын түбүндө туш келди ыргытылган саман жатат. Бир короо тубар койдун төл учурундагы жем-чөбү ушул. Ырас, мындан башка да бурчта эки капитай арпанын

¹ и л е к и с и – (диалект) элечек.

уну, жашикке салынган туз жатат. Шишеси сынган төрт-беш фонарь, жер май куйган дат бочке, сабы сынык беш-алты айры-күрөк көрүнөт... Ушунун баарына жер май куюп туруп, өрттөп жиберип, баш ооган жакка басып кеткиси келди Танабай.

Тонуп жаткан былтыркы кык менен карга улам чалынып, Танабай мүнкүрөй басып жүрдү. Эмне дээрин билбеди. Бир гана оозуна келгени: «Ушундай да шумдук болорбу?.. Ушундай да шумдук болорбу?» – деген сөздөр, ошону кайталаپ күбүрөп жүрдү.

Бир маалда короодон далбалактап шашып чыкты да, атын токуй баштады. Колдору калтырап, куюшкан менен басмайылды ажыраштыра албайт. Баятан бери ичке толуп кайнап чыккан кыжырлуу ою ташкындады: азыр же-
150 тип барып, түн ортосу болсо да баарын ойготпособу! Жоо кууп келаткандан бетер алаамат түшүрбөсөбү, карап тургула, иттер! Алиги Ыбрайымынды да, Алданов башкарманды башкылып, Чорону да жакадан алып, аталарын таанытпасабы! Эми алар Танабайдан жакшылык күтпөсүн. Алардын кылганы ушул болсо, Танабай аямакпы?.. Болду, жетишет!..

– Токто, кокуй! – деп Жайдар жүгүрүп жетип, жылоодон алды. – Кайда барасын? Баруучу болбо! Түш аттан, тил ал!

Ага Танабай болчу беле.

– Коё бер! Коё бер дейм! – деп тизгинди жулкулап, аялын омуроолотту. – Коё бер мени! Өлтүрөм аларды! Өлтүрөм!

– Коё бербейм. Бирөөнү өлтүрүү эле керекпи сага? Өлтүр мени!



Аңгыча сакманчы аялдар жүгүрүп келди. Қыздары чыркырап:

— Ата! Ата! Кой, ата! — деп ыйлап жүрүшөт. Танабай ачуусу бастай түштү, бирок деле өмгөктөп жүрөт.

— Кармаба мени. Қөрдүнбү, ушундай да шумдук болобу? Эртен козулуу койлорду каерге киргизебиз? Кашары кана? Жеми кана? Төлдүн баарын кырып алабызбы? Жообу кимге? Коё бер?

— Коё турчу, сөз укчу. Макул, бардың дейли, өкүрүп-бакырып жанжал салдын. Андан эмне чыгат? Ушу күнгө чейин эчтеме бүтүрбөгөн немелер эми бүтүрө салабы? Колхоз кудурети болсо бу кезге чейин жаны кашар салып бербейт беле!

— Ой, жок дегенде бастырманын үстүн ондоп жаап коюшка кудурети жок бекен? Дарбазасы кана? Терезелери кайда? Короосу кыйрап, ичинде кар жатыры! Қөнү эзилип тизеден! Тиги чириген чөп канчага жетет? Козулардын астына эмне төшө дейсин? Ушу бок-жиндин арасында төл кырыла берсин дейсинби ыя? Тур жолдон!

— Кой эми, Танабай, болду. Сен эмне, башкалардан артыксыңбы? Қөп менен көрөбүз. Эркек эмессинби уялсан боло, токтоолугун кайда? Азыр да кеч эмес, кам-чомубузду өзүбүз көрөлү. Аларды эмне кыласың. Жооп берчү да өзүбүз, иштөөчүлөр да өзүбүз. Қөчүп келаткан жолдон калың ит мурун көрдүм, опондон чаап келип, бастырманы жабалы, үстүнө кык таштап салалы. Козулардын астына төшөөгө куурай оробуз, башка эмне кылмак элек. Күн бузулбаса эле болду, эптеп бир айласын табарбыз...

Сакманчы аялдар да Жайдарды коштоп, Танабайды көндүрө баштады. Танабай аттан шыл-

кыя түшүп, жерге бир түкүрдү да, үйгө кирип кетти. Төшөктөн жаңы турган ноокас адамдай башы саландап көп отурду.

Үйдөгүлөр кыбыр этпеди. Сүйлөөдөн коркушту. Жайдар тезектин чогунан чайнегин алып, чайын ачуурак демдеп, кумган апкелип, эринин колуна суу куйду. Таза дасторкон салды. Кайдан-жайдан татты да чыга келди. Пиалага омуруп сары май койду. Сакманчыларды чакырып чогуу баары чайга кирди. Ай, ушу катындарды кудай албайт да! Мейманга келишкенсип, чайдан тердеп ичип, ардеменин башын чалып, узак ангемеге киришти. Танабай үнкүйгөн калыбында унчукпады. Чай ичкен соң тышка чыгып, бузулган короонун таштарын калай баштады. Бүтпөс жумуштун деги бир жеринен баштоо керек эле. Түндө кой камоого бирдеме калап койбосо болор эмес. Аялдар да чыгып, жабыла кол кабыш кылышты. А түгүл кыздары да тойтондор таш көтөрүп келип жүрүшөт.

— Үйгө баргыла! — деп аларды атасы кууп жиберди.

Ал жанагы кызууланганына балдарынан уялды. Эч кимдин жүзүнө тик багып карабай, таш калай берди.

Чоро ырас айткан: Жайдар болбосо каерде Танабайдын арка-мойну кайрылып астында каларын бир кудайдын өзү билер...

XVI

Эртеси үйрөнчүк койчуларынын көчүүсүнө жардамдашты. Андан кийин бир апта бою баш көтөрбөй короонун жумушу менен алпурушту. Құндұн чыкканы менен батканын билбей мын-



чалык көшөрө иштеген эместир. Болсо, согушта жүргөндө коргонуу чептерин күнү-түн соккону болор. Бирок анда бүткүл полк болуп, бүткүл дивизия, бүткүл армия болуп иштеген. Азыр – жалгыз, каралашканы – аялы менен сакманчылардын бири. Экинчиси кой жанында жүрөт.

Баарынан кыйыны тоң тиштеген кардан короонун ичин тазалоо менен ит мурун чабуу болду. Ит мурун чычкан мурду аралагыс болуп жыш экен, тикенеги кол салдыrbайт. Танабайдын этегинен тамтык калбады, аскер шинели далдалынан тытылды. Кетмендеп аран чаап алган итмурунду же атка арта албай, же аркалап көтөрө албай, чийнеге салгандай сүйрөп ташып, абданabyгер чегиши. Итмурун-итмурун эмей эле, кыпкызыл ит тикен экен, башка айла жок. Жердин аты Беш-Терек, бирок беш дүмүр таппайсын. Аны ойлоп, атана наалат деп сөгүнөт жаны кашайган Танабай. Тырмышып жер тиштеп атып, короого аран жеткирет. Аял байкуштар аябай кыйналды, бирок ылаажы жок. Аныз да күн бүгүн бузулабы, эртең бузулабы дегенде уйкусу умачтай ачылат. Кокус кар жаап, анан ызгаар жүрсө, иштеген ишинин баары ирин болгону. Тууган кой жокпу деп, чон кызын жайыттагы койго күнүнө жүз чуркатат.

Асты тоң, үстү эзилип жаткан көндүн азабын андан бетер тартышты. Замбилдеп ташып үлгүрө албаганы тезек жайчудай колектеп, таш короонун жыртык-тешигин бүтөп жатышты. Танабай болсо, кайышса да кынкыс онтоо чыгарбаган чыдамкай аялдардын улам эс алганы менен замбил колдошуп, бастырманын үстүнө төгүп жүрүштү. Бирок эки-үч жылдан бери оодарылбаган, чыгарылбаган, көктөмдүн жылымтасына

эзилип жаткан короо толо көндүн чети оюлар эмес. «Жетише алар бекенбиз?» – дейт Танабай колу жазылбай карышып, бели ийилбей кокоюп калса да өлөрмандыкка салып. Төл башталса койлор жыйырма-отуздан бир тубат. Көргүлүктүү мына ошондо көрүшөр.

Ошентип үч күн өттү. Жанды үрөп, түндөп иштеп жатышты. Үчүнчү түн дегенде Танабай замбил колдошуп, короодон чыгып бараткан эле, жаны туулган козунун үнү кулагына шак этти. «Башталды!» – деп жүрөгү зырп этти.

– Уктуңбу! – деди аялына бурулуп.

Экөө замбилди таштай коюшту да, фонарь алып, кой аралай чуркашты.

Фонардын өлүмсүк жарыгы кой арасын тинтип жүрдү. Козу кайда? А, тигине, бурчта экен! Кол башындай козунун дирилдеген денесине жабышкан чарайнасын энеси жалап турган экен. Жайдар козуну этегине ороп алды. Дароо таап келишкени жакшы болуптур, болбосо жылаңач козу ачык короодо тонуп өлмөк. Ошол эле бурчта дагы бир кой эгиз тууду. Аларды Танабай эки өнүрүнө ороду. Арап караашса, төрт беш кой толготуп жатат. Башталат деген ушу! Таңга жуук булар да туучудай. Танабай сакманчыларды чакырды. Каширдын тазалап үлгүргөн бурчунада корголотуш үчүн тууган койлорду бөлүп, ачык короодон чыгарышты.

Танабай бурчка саман төшөп, ууз эмген козуларды жаткызып, үстүнө кап жаап койду. Түн суук. Танабай эрдин кесе тиштеп, ойлонуп турду. Бирок ойлогондон чыгар майнап кайсы? Ойлоно берсең иш чачтан көп, бүткөн бири жок. Үмүтсүз шайтан болсун дегендей, жакшылык-



тан үмүт үзбөй, күн мээримине жалыныштан башка арга калган жок. Жадагалса саманы мол болсочу, Ыбрайым түлкү ага да шылтоо табар. Жолсуз жер менен тоого кантип саман жеткирейин дээр ал.

Эй, эмне болсо, ошо болсун! Үйдөн сыя куюлган тунукениapkелди да, туулган козулар менен энелерине белги коюп чыкты. Антпесе эртен козулар курттай кыжылдаганда ажыратып көр. Туут башталды деген ушул!

Башталганда да аёосуз башталды. Майдандағы чала бүткөн коргонуш чебиндей болуп, даярдық жок турса, душмандын танкелери капитап келет, коргонууга кудурет жок. Танкелер таптап келет, а сен окопто турасын, чегинерге жер жок. Эки арганын бири: же кармашта ажеп болуп тирүү калганын, же кармашып жатып өлгөнүн.

Таң эрте дөбөгө чыгып алыш, Танабай айланага көз чаптырат. Байкаса коргонуш чеби жараксыз. Бирок анын коргонбоско чарасы жок. Чегинер жери жок. Куру сайдын эки жакасы адырмактуу чыбыр. Андан өөдө кары кете элек кырлар туураланат. Кырдан жогору кар жукпас кабаттуу жар таштар, борчуктуу аскалар. Анын үстүндөгү аскар зоолордо ажыдаардай артылып мөнгү жатат. Үйлөсө, бу короого ызгаар деми жеткидей. Каарына алса булуттарын капитатып, борошо бүркүп жиберер, аナン алай-дүлөйдө кой короолуу конушунду таап ал.

Асман боз чалып, сурданып турат. Жер бетин жалмалап, ызгаар сыйрым жандан өтөт. Теребел чыйрыгып тынч. Тоолор гана кенебейт. Быякта убайымдан жабыркаган адам менен иши жок. Адам болсо кайтарган коюнун ичинен дагы

кайсынысы толгоо тартып калды деп, көзү алактайт. Жана эле он чакты койду короодон чыгарбай калтырып келди.

Койлор көк кубалап кетиптири. Имере кайрып жайбаса, кайсы бири курсагы саландабай туруп эле бир жар таштын түбүнө жата калып, тууп салат эмеспи. Учурунда көрө коюп, алып кетпесен, өпкөсүн суук чалган козу мал болобу.

Ою онго бөлүнгөн Танабай дебөдө эсенгиреп туруп калган экен, колун силкип таштап, төмөн басты...

Бир күнү Үбрайым арсыз ун жеткирген болуп келип кетти... Силерге мен ак сарайды кайдан табайын? Колхоздун кадимки эле кашары ушул. Жакшысы коммунизмде. Ага жете койгон жерибиз жок,— дейт.

Аябай жанчып туруп коё берсем болор эле 156 деп, Танабай ызырынып аран турду.

— Сенин мылжындаган күлкүн мага бир тыйын. Иштин жөнүн айттым сага. Иштеген мен, жооп берер да мен.

— Мени ойноп жүрөт дейсизби? Сиз бир короо койго жооп берсениз, мен баарына, сиз үчүн да, башкалар үчүн да, бүтүндөй мал чарбасына жооп берем. Мага эле женил дейсиз го! — Анан карап тургандардан уялбай Үбрайым арсыз ыйлап жиберсе болобу. Кадимкидей ыйлап, муну айтып турбайбы: — Куруган башым сотко кетет го! Сотко! Колго илинер эчтеме таппайсын. Жадагалса сакманчылыкка да жалынып-жалбарып киши жибере албайсын. Мындан көрө мени талап жебейсінерби. Аныз да түбүмө жеттинер го! Аны билбей кайра «сен» дейсинер. Ой, шордуу башым, кайдан жүрүп бул ишке туш болдум эле!..



Ошентти да, кете берди. Анкоо Танабай бу жолу да кайра өзү коомайланып туруп калды. Ошо бойдон Ыбрайымдын карааны өчтү.

Азырынча жүз чакты кой төлдөдү. Сайдын алкымында отурган Эшим менен Бектайдын оторлорунда али туут баштала элек. Бирок бир баләэ кысып келатканын Танабай туюк сезип, жүрөгү түпөйүлдөнөт. Сакманчы болуп жанын багып келген бир кемпирди кошпогондо аял-эрек үч киши, дагы Танабайдын алты жашар чоң кызы менен төртөө болуп, уйку көзүн көрбөй жаңы туулган козунун чарайнасын аарчышат, энесине эмизип, жеригенин, же сүтү жогун башка койлорго телип, кечкисин колго илинген нерсе менен жылуулап жаап, кык тазалап, астыларын кургактап куурай төшөп, өлүп-талып үлгүруп жатышты. Берерге жем жок, көктөмдүн ыраңына тойбай жаңы тууган койлор көтөрүм, сүткө тойбогон козулар жабыла маараса кулакмәэні жеп, жүрөгүнү үзүп бара жаткансыйт. Алдыда дагы алдагандай күндөр бар?

Күн менен түнү аралашып билинбей, эс алууга чоло жок, бел бекчайтип, көз чекчайткен төл алуунун кызуу маалы келди чабанга.

Анан калса кечээ күндүн коркутканын айтсан! Ызгаар шамал жүрүп, сурдуу кара булут каптап келди. Кыйпышыктап кар жаап, дүйнө түнердү.

Бирок булуттар кайра ыдырап, күндүн көзү ачылды, кайра жылымдады. Сыдырымдуу абадан жаздын илеби келгенсиidi. «Э, кудай, жаз эртерээк чыкса экен. Алай-дүлөйү жок, биротоло орноп калса экен», – деп тиленди Танабай корроодон саманга аралашкан козунун тонун айрыга илип чыгып баратып.

Ошенткен жаз келерин келди, бирок Танабай тилегендей болбоду. Бир эле түндүн ичинде тумандатып, кар аралаш жамгырлап келди. Көз ачыrbай кашар менен жаман үйдү басып калды. Бастырманын чириген шыбынан өтүп кетти, боорлой шоргологон сары суу дубалды эзип, кашардын ичи тизеден чыла болуп чыкты. Жыланач козулар чылага тыгылып, какшаган үндөрү чекенди көзөп жатса, туба элек койлор өчөшкөнсүп төрт аягы менен тик туруп тууп жатты. Жаз ошентип жаны туулган козуларды өпкөсүнө өткөн суук менен оозандырды.

Кап жамынып, фонарь кармаган кишилер карангы короодо калдандаган көлөкө болуп, арыдан бери далbastайт. Танабайда ал калбады. Эки өтүгү чыланы шалпылдата кечип, куугунга камалган эки жырткычтай койлордун арасында нары барат, бери келет. Плащынын шөмтүрөгөн эки өнүрү чапкындуу жаанга жаралуу күштүн канатындай далбактайт. Өзүнө да, өзгөлөргө да кардыга ачуу кыйкырат:

— Келе күрөктү! Сууну бөгө! Сыртынан, сыртынан!

Кашарга кирип жаткан сууну сырттан бууп, башка жакка агызгыча короо кулап калабы деп, жан жок. Тоң жерди темир менен ургулап арык чыгара албай сокур карангыда кишилерге тынным жок.

— Жарык кыл! Мындайраак! Сен эмне карат тұрасын?

Түн түнөрүп, кар аралаш жамгыр жаай берди. Топон суу жүрчүдөй болуп, же токтотор, же качып кетер арга жок.

Танабай үйгө жүгүрүп кирди. Чырак жандырды. Үйдүн да тамчы өтпөгөн жери жок. Бирок



бастырмадагыдай эмес. Кыздары уктап жатат, жамынган жуурканы суу. Танабай аларды төшөк-жуурканы менен камтый кучактап, капшытка жылдырды. Биш орун кенирээк болсун деди. Жуурканы таптакыр шөмтүрөп калбасын деп, үстүнөн кийиз жаап салды. Анан сыртка атып чыгып:

— Козуларды үйгө киргизгиле! — деп кый-кырды аялдарга.

— Боз үйгө канча козу батмак. Жарым жартысы гана. Калганын каякка? О, кудай, ушуларын аман сактап калса да болду...

Акыры мунарыктап таң да атты. Асмандын түбү түшкөнсүп, уч-кыйры көрүнбөй түнөрөт. Түндөгүсүнөн жазбай дагы эле жаап турат: бирде карлап келсе, кайра жаанга өтөт, кар жаайт да, кайра жаан...

Үй толтура козу. Жаагын жанып какшайт. Каңырсыған чыланын сасыгынан дем ала албайсын, Жүктүн баарын бир капшытка үйүп, үстүн брезент менен жапты да, өздөрү сакманчылардын бир чатырына корголошту. Көк муштум болуп үшүгөн балдары ыйлап жанды кейитет.

Малчылыктын каранкүнү башка түштү. Тагдырына наалат айтып, күндү каргап-шилейт чабан. Дүйнөнү каргап-шилейт чабан. Уйку бетин көрбөй, орозосун ачпай, чылага батып турган кой-козулар менен алпурушат. Көрдөн суук короодо кой кырыла баштады. Андып келген ажалдын жолун тосор кедерги жок. Бастырманын оюк төбөсүнөн түшөбү, айнеги жок сокур терезеден түшөбү, дарбазасы жок, эки устун айкалышкан ачык ооздон киреби,— эрк өзүндө болду. Эрк өзүндө болгон соң жылаңач козулар менен ач койлорду боо-боо кылып кыра кетти.

Шордуу чабан кокуйлап күндө нечен кой өлүгүн, көгөрүп каткан козу өлүгүн чыгарып, кашардын артына алпарып үйө берди. Өлүк сасыттай аларды көөмпү салышка да акысы жок чабандын. Айында бир көрүнгөн мал додгур санап акти жазбаса, кийин жанагы эле Ыбрайым өзүн жедин деп моюнга салат. Ушул арам өлүктөрдү киши кантип жесин? Атүгүл ит жыттабай, күнтие калса курт чымындар гана үйүлүп жатат...

Короодон чыгарып койсо, жайылып от издеңден үмүтү каткан бооз койлор ийрилген боюнча турат. Бүгүн-эртең булар да тубат. Бирок искең алар чөп жок, суук жамгыр сөөккө өтүп, жаактары карышып калган. Суу болгон жүнү аткым-тутам болуп жыздып түшүп турат.

Ушу кар-жамгырлуу суукта жайыттан эмнеги табат? Кап жамынган кемпир чаңырып айдаса да койлор ийрилип жылбай турганы ошол. Бир четинен айдаса, короого чөп чачып койгонсуп, кайра качат. Кемпир байкуш ыйлактап, тыягынан түрсө, быягы качат, быягынан түрсө, тыягы качат. Бакырып Танабай чыкты бир жактан. Таяктап сабап кирейин десе, баары бооз. Сакманчыларды да чакырды. Баары жабыла айдал жүрүшүп, жайытка аран чыгарышты.

Жут башталганы Танабай күн эсебинен да, төлдүн өлүк эсебинен да адашты. Анан калса мынчалык да эгиз көп болорбу, ушу жанга батты. Атүгүл үчемден тууп жаткан койлор бар. Эртенки күнү жерге батпай күтүрөөр мал колго кармалбай кетип жатты. Асыл эмгек үйүлгөн өлүк болду. Козулар туулган жеринде чылага аралашып, суукка катып калып жатты. Тирүүлөрү жөткүрүп, чычкактап, биринин башына бири шатыратат. Козусунан айрылган койлор

кынылдап маарап, топ арасынан жок баласын издең, толгоо тартып жаткан башка койлорду тепсеп жүрөт. Ушунун баары табиятка жаращ-паган, тириүлүккө каршы келген бир шумдук эле. Төл кечинен келсечи, жадегендө койлор күн ачылганча чыдай турсачы деп зар какшайт Танабай.

Бирок маалы келгенде төл токтомок беле, Танабайдын айласы түгөнгөндөгү бала кыялына табият баш иймек беле!..

Музга ыргытылган балыктай башын ургулап, жандалбастаган аракетинен берекет болбой жатканын көргөн сайын Танабай түнөрө катты, өзүн да, башкаларды да, тууп жаткан койлорду да, жаап жаткан күндү да, тириүлүк – жашоо деген азабы көп дүйнөнү да жек көрүп, ичинде жини кайнап толуп келатты. Ал ансайын көзүнөн чаары чыгып, кутурган бөрүдөй кайсалай берчү болду Танабай.

Жаман ойлор төбөсүндө чарк айланган чымындардай болуп үймөлөктөй берчү болду. Кээде көңүлү сергий калса, жаман ойлорун алыс кубалайт. Бирок алар кетер эмес, кайра жабалактап жанын жеп барат: «Мунун баары эмнеликтен? Кереги кимге? Асырай албасак, кой өстүрүп кажаты канча? Ким күнөөлүү буларга? Ким? Айтсанчы, ким? Сен, дал сен өзүн, сага окшогон былжыrbайлар! О, биз баарын көтөрөбүз, кууп жетебиз, басып өтөбүз, убада беребиз! – деп тандайбыздан чаң чыгат ээ! Мына, көтөр эми арам өлгөн козуларды, убаданды аткар! Тиги чылада өлүп жаткан койду сүйрөп озуп кет! Кана, кыйын экенсин, көрсөтчү!..»

Айрыкча түн ичинде тизеден чыла кечип жүрүп, заманасы куурулуп кетет. Ай, шордуу

чабандын, уйкусуз тұндөрү! Устүнөн жамғыр шорголоп, аягынан чыла былчылдап, ичинде ызалық менен кыжырдын чыласы кайнап... короо ичин шамал оюндағысындай жойлоп, өчөшкөндөй колдогу фонарды улам өчүрүп... о, түбүн түшкөн дүнүйө! Танабай караңғыда карай-лап, улам бир койго урунуп, колундагы фонарын түшүрүп алыш, аны кайсалап тапкыча жаңы тууган козуну тепсеп аламбы деп алдастап... анан эптеп фонарын таап, эптеп жандырып, колу башын караса, тиги өлүп жаткан койдон беш-бетер... жұзұн көрө албайт, бирок чыла менен сууктан чарт-чарт жарылған колдору кара шишик, бүгүлбөй дордоюп, жансыз... о, наалаттуу койчулук, о, шордуу койчу, туулбай өлсөңчү! «Кошчунун жаңы күн жааганда тынат, койчунун жаңы өлгөндө тынат» деген ушу белем!

162 Көптөн бери күзгүдөн жұзұн карай әлек. Кийинки күндөрү сакал-муруту агарып, картайып кеткенин биле әлек. Мындан ары абышка деген атка конорун сезе әлек. Анын баарын көрүп-сезип ойлоого чоло жок. Жуунуп-чайынууга, жай отуруп тамак ичүүгө чоло жок. Өлөрман киши өзүнө да, өзгөлөргө да тыным бербей жаналекетте жүрөт.

Бирок малы жутка бүт кетерине көзү жеткенде жашыраак сакманчыны атка мингизип, айылга жөнөттү.

— Чорого жет. Тез келсин де. Айтқын, әгер келбейт эken, анда әкинчи менин көзүме көрүнбөсүн!

Сакманчы келин өтмө катарына чейин суу болуп кечке жуук араң кайтып келди да, кепкесөзгө жарабай, эриндери көгөрүп үшүгөн бечара аттан оонап түштү.

— Чоро төшөктө экен,— деди аздан сон аран. — Эки-үч күндөн кийин өлсөм да барам деди.

— Жаткан жеринен турбай кал, атанды!.. — деди Танабай тиштенип.

Жайдар «тек» деп тыймакчы болду да, эринин түрүн көрүп унчукпады. Үчүнчү күн дегенде гана күн ачыла баштады. Булуттар каалгый таркап, туман тоо таяна түрүлдү. Шамал бастады. Бирок ачылганда әмне, болор иш болду, боёсу канды. Ушул өткөн катаал күндөрдүн ичинде бооз койлор адам көргүс арыктап, салбыраган курсагы менен куу сөлөкөтү гана калды. Ушуну кантип кой десин! Төлдөгөн койлор менен тириү калган козулардын канчасы көккө илинерин кудай билсин. Эртеби-кеччи көтөрүмдүгүнөн көтөрүлө албас. Тириү калганы да же эттен жок, же жүндөн жок, өпкө оору, кырчанғы болуп, сүлдөрү жүрөр да...

Күн ачылганы ачылды, бирок башка кырсык тооруду — жерди тон тиштей баштады. Көктайгак болуп жер тонсо, көргүлүктү ошондо көрөрсүн. Бирок, түшкө жакын жер жибиди. Ушу калганын сактап калсам да шүгүр деп, Танабай жандана түштү. Кайрадан айры менен күрөккө жармашып, замбил көтөрдү. Короонун ичин бүт тазалап чыгары жок, бирок салаа-салаа жол салып албаса басып жүре албай калды. Мына ошого да убакыт жок, кол жок. Жетим калган козуларды козусу өлгөн койлорго телип, өлөсөлүү жанын сактап калыштын убараасына түштү. Антсе, куураган койлор өз козуларын издең маарап, бөтөн козуну бооруна албай жерийт. Жетим козу байкүштар түртмөлөктөп сүт тилейт. Муздак оозуна сөөмөйүнү салсан жанталаша сорот. Бириң антсек, башкасы чурулдап жабышат.

Тура качсан кийимицин чылалуу өнүрүн жалмалап өлүп барат. Сүт тилейт жетим козулар. Чуу түшкөн топ болуп, артынан зар какшап, калбай ээрчиp алат.

Айлан түгөнгөндө бир туруп ыйлагың келет да, бир туруп күлкүн келет. Козу го мал экен. Мына бу бечара аялдар менен бешиктен бели чыга элек кыз баланын убалы кимге? Буларды канчага кыйноого болот? Түртүп койсон кулап түшкүдөй. Устүндөгү суу кийимдерин чечпегенине канча күн болду! Танабай аларга ооз ачып унчукпайт, көзүн ала качат. Тек бир жолу кармана албай тарс жарылып кетти. Сакманчы кемпир койлорду короого дал түштө айдап келиптири. Танабайга кол кабыш кылайын десе керек. Танабай кашардан чыга калса, койлор биринин жүнүн бири чубап жеп турат. Малдын арааны ососо – бүткөнү да! Каны дүргүп башына тээп чыкты Танабай:

– Бул эмне кылганың, какбаш? Көрбөй көзүн жокпу? Эмне жалдырайсың? Жогол көзүмөн! Айда койду! Токтотпой айдай бер! Жүнүн же-гизбе. Жайылсын! Көз ирмемге да токтотпо! Болбосо өлтүрөм, какбаш!

Кой азабы – көр азабы. Бир кой эгиз козусун жерип эмизбей калыптыр. Сүзүп, тепкилеп, жанына жуутпайт. Козулары мүдүрүлүп-сүрдүгүп, артынан маарап калбай жүрөт. Бул шумдук ачкалыктын кыяпты, балам өлсө өлсүн, өзүм тирыү калсам экен деген жаналакет. Табияттын жолу. Бул илдет бирөөнөн башталса, баарына тарап кетер. Танабай шашып калды. Кызы экөөлөп тиги арааны ачылган койду козулары менен четке бөлүп чыгышты да, өзү койду кармап, кызы эмизе албай жатты. Козусунун тумшугу

такымына тиисе эле үстүнөн Танабай басып турғанына карабай онбогон кой тыбырчылап, тепкилеп жиберет. Кыз бала бұжүрөп, козуну әмизе албайт.

- Ата, әме албайт экен.
- Эмет, өзүнүн әбин жок болуп атат.
- Мына карачы, тура албай жыгылып калды.
- Кел, койду сен карма, мен өзүм әмизем!

Кыз баланын алы канча. Танабай козулардын тумшугун жаңыдан желинге тийгизип, әмизейин дегиче айбансок кой так секирип чыга берди. Кызды сүйрөп таштап кетти. Ачууга алдырган Танабай кызын жаакка тартып жиберди. Кызы бышактап тумчуга ыйлап калды. Танабай урган колун азыр барып кесип таштачудай канғып басып кетти. Басып жүрдү-жүрдү, бир оокумда кайра келди алиги колу менен. Кызын тике карай албай турган. Кызы жүгүрүп келди.

– Ата, ата, жанагы кой козусун алды. Апам экөөбүз алдырдық, Эми жеребей калды,— деди сүйүнүп.

- Жакшы болуптур, кызым. Баракелде!

Өзү да женилдене түштү. Тарткан азабы да женилдей түшкөнсүдү. Малдын тирүү түяктарын аман сактап калса болду, күндүн ырайы да онолуп келатат. Жаз чындал келсе, койчунун башынан да кара булут таркаар... Ошентип, Танабай түгөнбөгөн түйшүкке өзүн кайра чекти. Иште, иште, иште – ошондо гана жаның калат... Болбосо жиндер кетишке аз эле турат...

Эсепчи бала келди шелпейе бастырып. Койчуну да издээр жан бар экен ээ. Чыгаша-киреше кандай деп коёт. Танабай адегенде ата-бабасынан бери ашатып, кууп салмакчы болду, би-

рок бу балада эмне сурак. Колунан эмне келип жатты эле.

- Мурда кайда калдын?
- Кайда калчу элем. Оторлорду кыдырып жүрөм. Жалгыз өзүм кантип жетишием.
- Башкалардын ахыбалы кандай экен?
- Жыргап аткан эч ким жок. Ушул үч күндүн ичинде көп мал кырылып кетти.
- Чабандар эмне дейт?
- Эмне демек эле. Сөгүнүп жүрүшөт. Кээ биррөөлөрү сүйлөшпөй да коюшту. Тиги Бектай деген неме мени кууп жиберди. Жинденип алыштыр.
- Ошондой де. Ага барып келишке менин да бурчам келбей жатат. Эптеп бир айласын таап, барып келбесем. Өзүнчү, эмне кылышп жүрөсүн?
- Эмне кылышп жүрчү элем. Санак алышп жүрөм.
- Бу бизге жардам деген болот бекен?
- Болот. Чоро жумушка чыккандай болду.

Ат сарайдагы чөп-самандын баарын шыпырыпсырып, отор-оторго араба жөнөтүп жатышкан. Өлсө аттар өлсүн, кой кырылбасын деп. Бирок арабалар орто жолдо тыгылышп жатат окшойт. Жолунар жаман экен.

– Жол дейт! Мурда ойлошпойбу! Өмүр бою ушул. Эми бир араба чөптөн кандай жардам. Кап, атабабанды... бир жетермин силерге! – деп Танабай кайта каарданды. – Менден сураба. Бар, өзүн көрүп, санап, жазып ал. Мага эми баары бир.

Танабай терс бурулуп, бастырмага кирип кетти. Бүгүн да он беш кой төлдөгөн.

Танабай козуларды терип алышп жүргөн эле, эсепчи бала жанына келип, кагазын сунат.

– Чыгаша тууралуу актиге кол коюнуз. Танабай карабастан кол коюп берди. Қыжырланганы ошончо калеминин учу сыйнып кетти.



– Жакшы калыңыз, Танаке. Эмне салам айтасыз?

– Саламым жок. – Бирок эсепчи баланы кайра токтотту. – Бектайга кайрыла кетчи. Эртең түштөн калбай барып калам деп айтты де.

Танабай текке убайым жеген экен. Бектайга барып убара болгон жок. Ал өзү келди. Келгенде да кандай келди дейсин...

Ошол тұнұ кайрадан күн бүркөлүп, шамал жүрдү, кымкарлап кар жаап келди. Таң эрте жердин бети кыламық болуп калыптыр. Тұнұ бою төрт аяғы менен тик туруп чыккан койлордун үстү да аппак. Койлор эми жатканды койду. Тығылышып бири бирине сүйөнүп, дүйнө-кайдыгер көздөрү өлүмсүк тартып тура беришет. Жұт создугуп, жаз кечиккенде ушундай болор белем.

Кашардың ичи суук. Төбөдөгү жамғыр әзип кеткен оюктардан түшкөн кымкар кар фонардың жарыгында уолгуп келип, калчылдап турған кой менен козунун жонуна конот. Танабай болсо, согуш өткөн талаадан өлүк жыйнаган көрчү аскерлердин солдатындай болуп, койлорду аралап, тыным албай басып жүрөт. Бу кезде ал оор ой, чукул ачууга жүрөгү муздалап, эти өлүп, зарналаган ачуу ыза томпойгон дүлөй көккө айланган. Кеги берч болуп бооруна катып калған. Тек чоң өтүгүн шалпылдата чыла кечип, ишин иштеп жүрөт, өткөн өмүрүн естеп жүрөт...

Бир заманда ал кой артында жүргөн бала эле. Бир байдын коюн Қулубай агасы экөө кайтарчы. Арадан жыл өткөн соң караса, тапканын ичкен-жегенинеге чегериширип коюптур бай. Агасы экөөнүн арызын кулак учунан кетирди. Ошентип экөө чокойлорун жыртып, куру баш-

тыктарын ийинге салып, колдорун мурунга тыгып кете берди. Кетерде Танабай кичинекей муштумун байга кезеди: «Карап тур, чоңойгондо көрсөтөм сага!» Кулубай болсо унчуккан жок. Ал Танабайдан беш жаш улуу эле. Байды антип коркута албасын билди. Өзүн аракеттенип мал курап, өз башына өзүн ээ болгонун артык деп ойлоду ал. «Бай болсом, малайдын акысын же-бейм», – деп койду ичинен. Анан ага-ини ал жылы эки жакка кетти. Кулубай башка бир байга жалданды. Танабай Александровка деген кыштакта турчу Ефремов деген келгин оруска малай жүрүп кетти. Ал мужук бай дегендей деле бай эмес болчу. Эки өгүзү, эки аты, әгин айдаар, чөп чабар жери бар орто чарба эле. Буудай эге турган. Кызылын Олюя-Атага алпарып, тегирменге салдырып, ун кылып тарттырып келчу. Өзү таң атып, каш карайганча тыным албай иштеген көк неме эле. Танабай көбүнесе анын аттары менен өгүздөрүн бағат. Ефремов катаал киши, бирок адилдиги да бар. Кишинин акысын жебейт. Ал кездеги кыргыз кембагалдары бай туугандарынан чекеси жылыбаган сон орус байларына жалчы жүргөндү артык көрөр эле.

Танабай орусча сүйлөгөндү үйрөндү, арабакеч болуп Олюя-Атага каттап турду, аны-муну көрүп, көзү ачылды. Аңгыча революция келип жетти. Заман астын-устүн болуп кетти. Танабайдын заманы келди.

Ал айылына кайтты. Жаңы турмуш башталды, шар агымы башты айландырып алып жөнөдү. Жер да, эрк да, укук да – баары бир күнде колуна тиidi. Танабай батрачкомго¹ шайланды.

¹ б а т р а ч к о м – кедей жумушчулардын комитети.

Чоро менен ошол жылдары таанышты. Чоро сабаттуу эле, жаштардын сабатын ачып, кат таанышты. Батрачком болгон соң Танабайга кат билүү төтөн керек болчу. Комсомол жачейкесине кирди. Аерде да Чоро менен бирге болду. Партияга да экөө бир өттү. Заман өз арыши менен алгалай берди, кедейлердин мартабасы көтөрүлдү. Анан колхоздоштуруу кезени башталды. Ал ишке Танабай шымалана киришти. Дыйкандын жаны турмушу үчүн, жер, мал, эмгек, келечек – ушунун баарына баары тен орток болушу үчүн Танабай күрөшпөй ким күрөштөт. Кулактар жоюлсун! Қындан кылыш суурулуп, жан аяспас, бөрк ал десе баш алуудан кайра тартпас кыйын кезен башталды. Құндұз әэрде, түндө – жыйналышта. Байлар, молдолор, кедейге кордук көрсөткөн жана башкалар отоо чөптөй жулунуп жатты. Адал чөп коолоп өссүн деп, арам оттоонун баарын жулуу керек эле. Кулактардын тизмесине Қулубай да илинип калыптыр. Танабай күндүр-түндүр аттан түшпөй, жыйналыштардан колу бошбай жүргөн чакта ал оокаттаннып алыптыр. Бир жесир аялга үйлөнүп, бакубат чарба кураптыр. Койлору, ую, эки аты, кулундуу бээси, соко маласы, дагы ошо сыйктуу курал-шаймандары бар экен. Эгин оргондо киши жалдай турган болуптур. Аны бай деп айтыш аша чабар беле, бирок кедей деп айтышка да ооз барбайт. Эңкее иштеп, кериле жатат экен. Сельсоветтин жыйылышында кезек Қулубайга келгенде Чоро айтты:

– Жолдоштор, ойлонолу. Қулубайды кулакка жаткызыбызбы, жокпу, акылдашалы. Қулубай өндүүлөрдүн колхозго да кереги тиер дейм. Өзү кедейден чыккан. Зыяндуу үгүт жүргүзбөйт.

Ар түрлүү пикир айтылды. Бири жактады, бири каршы болду. Сөз Танабайга токтолду. Ал өзүнчө үрпөйүп отурган. Кулубай экөө эки энеден болгону менен бир атадан. Агасы. Агасына каршы чыгабы? Сейрек көрүшсө да, ынтымактуу эле. Ар ким өз иши менен жүргөн. Кулубайга тийбегиле десе, башкалардын да жан ачыыр тууганы чыгат. Өзүнөр чечкиле десе, – таза бой-дон кутулуп кеткин келдиби деген сөзгө калат.

Көпчүлүк Танабайдын оозун карап, күтүп калды. Ушу күтүп калышканы да кошумча болуп кетти, Танабай өчөгүшө сүйлөдү:

– Сен, Чоро, дайым ушу кылтындал турмайың бар! Гезитте алиги бир китең жандууларды жазып жатпайбы, жанагы энтелегендер тууралуу. Сен да энтелегенсин. Ар качандан бир качан артын ойлоп тайсалдалап, күдүктөнө бересин. 170 Күдүктөнөр эмнеси бар? Тизмеде барбы – бар, демек – кулак! Эч кандай аёо болбосун! Кеңеш өкмөтү үчүн өз атам болсо да аябаймын. Менин агам экен деп сiler аябай эле койгула. Сiler тартынсаңар, аны мен өзүм кулакка тартам!

Эртеси ага Кулубай келди, Танабай агасын салкын каршы алыш, колун да берген жок.

– Мени эмнеге кулакка тартып жатасын? Экөөбүз бирге малай жүрбөдүк беле? Экөөбүздү тен бай куру кол кууп жибергени эсиңен чыгып кеткенбى?

– Ал өткөн иш. Азыр өзүн байсын.

– Менин эмнем бай? Өз эмгегим, таман акы, мандай терим менен тапкан малымы айтасынбы. Көп көрсөң, ал. Баарын алгыла. Бирок мени кулакка кошуп кереги эмне? Кудайдан корксоңчу, Танабай.

— Баары бир. Сен касташкан тапсын. Колхоз куруу үчүн алды менен сени курутушубуз керек. Сен биздин жолубузду бөгөп турасын, бөгөттү алыш таштообуз керек...

Экөөнүн ақыркы сүйлөшкөнү ушу болду. Андан бери өткөн жыйырма жылдын ичинде бири бирине ооз ачып сүйлөшкөн жок.

Ошентип Кулубайды Сибирге айдатып жибергенде айыл ичинде канча ушак-айын сөз болбоду?

Ар ким оозуна келгенин айтты. Салт атчан эки милиционер Кулубайды айылдан айдалап алыш баратканда ал башын жерге салып, ызасын ичине түйүп, эки жагын карабастан, эч ким менен коштошпостон кетиптири деген сөз чыгарышты. Айылдан узаган сон эгинди бойлой кеткен жолдо баратып, Кулубай бир маалда жайкалып турган колхоз буудайына жутунуп, капканга түшкөн бөрүдөй тамыры менен жулуп, тепсеп-тебелеп буркан-шаркан түшөт. Айдалап бараткан эки милиционер аны буудайдан араң сүйрөп чыгып, зордун зору дегенде жолго салып, андан ары айдалап жөнөгөн имиш. Журттун айтуусуна карағанда этеги жашка толуп, ботодой боздоп баратып, Танабайды ондурбай эле каргап кеткен имиш. Танабай ага анча ишнене бербеди. «Душмандын табалаган сөзү го. Мейли, ичи күйсө туз жаласын, кылым кыйшайбайт», — деп кайра бекемденди.

Бир күнү орок түшөрдүн алдында эгинди араплап,— ошол жылы эгин ыңқып калган эле,— ичинен ыраазы болуп келатып, Танабай баягыда Кулубай өжөрлөнө тепсептири деген жерден бастырды. Караса чын эле, тегереги жалданган калың буудай, үй ордундай жери гана

оюк болуп букалар сүзүшкөнсүп жапырылып, эзиле тапталып, куурап калыптыр, анын ордуна куурай чыгыптыр. Танабай аттын башын кежейте тартты.

— Ой, ит оой! — деди жини келип, сөз таппай.
— Колхоздун эгинине колун барыптыр... демек сен нагыз кулак экенсин да! Башка ким болмок-
сун...

Ат үстүндө ойго батып бир топ турду, анан шарт бурулуп жүрүп кетти. Кырсык чалган жерден бетер ойлосо дене-бою дүркүрөп, кийин ал жакка кайра бастырып барбады.

Ал кезде Танабайды жактаган адам аз эле. «Кудай ушундай иниден сакта. Мындай туушкандын барынан жогу!» — дешти жийиркенип. Кээ бирөөлөрү бу сөздөрүн Танабайдын көзүнө айтты. Чынында эл ал кезде Танабайды жерий түшкөн. Ачык билдиришчү эмес, бирок башкарма шайлоодо көз көрүнөө колдобой коюшту. Ошентип Танабай айыл активинин катарынан шыптырылып кала берди. Баары бир Танабай өзүн ак көрдү. Анткени ошол көпчүлүк жактаган кулактардын бирерлери колхоз мүлкүн өрттөп, киши өлтүрүп, кыянаттык кылышп жатышты. Колхоздун иши болсо жылдан жылга илгерилей берди. Турмуш мүлдө өзгөрдү. Демек Танабайдын аракети талаага кетпегени ошол...

Танабай ошол өткөн күндөрдү ийне-жибине чейин эстеди. Кырчын өмүр курч кези ошол колхоз деген күрөштө калгандай сезилет азыр. Ал кайрадан «Кызыл жоолукчан» деген ырды, колхоздун тунгуч машинесин, машинеде колуна кызыл тuu алып, ырдал жүргөн чагын кайра бир эскерип чыкты.



Бакырдын түнүндө тыным албай короо ичин тинтип, жанга баткан ишин иштеп да жүрдү, жанга баткан ойлорун ойлоп да жүрдү. «Ошенткен чарба эми әмнеликтен дал-далынан ыдырап барат? Же жанылып башка жолго, бурулуш жолго түшүп кеттикли? Жок, андай болуш мүмкүн әмес! Жолубуз айқын жол болчу. Анда әмне болду? Адашып кеттикли? Жолдон чыгып, жолсузга кеттикли? Бу башаламандык качан, кантип башталды? Мына, жарышты эле алчы. Милдеттеннемени жазып алышат. Ошону менен аллоакбар, ахыбалын кандай, ишиң кандай, өзүн кандай деп бирөө да сурап койбайт. Мурда кызыл такта, кара такта деген болор эле. Ким кайсы тактага әмне үчүн жазылды деп, әлдин күндө сөз кылганы ошол болор эле. Ошонун өзү әлге, ар бир кишиге мааниси канча эле. Эми анын баарын эскилик деп таштап салдык. Анда жанысы кана? Ооз көптүргөн жел сөз менен куру убадаларбы? Иш жүзүндө жаны күйгөн бирөө жок. Әмне үчүн мындай болуп кеттик? Ушунун баарына ким күнөөлү?...»

Танабай ойлой-ойлой ой түбүнө жете албай чарчайт. Баарынан көңүлү калгансып, акырындан муздак кайдыгерлик бүт оюн-дилин капитап чыгат. Ишке да көңүлү чаппайт. Башы зынылдан ооруйт. Кирпиги салмактанып, уйку жетелейт. Тиги сакманчы келин да карайлап дубалга сүйөнүп турат. Канталаган көздөрү кайта-кайта жумулса, ачайын дейт байкуш, бирок тырп этер алы калбаган неме акырын дубалдын жылбышып түбүнө отурду да, чекесин тизесине коюп уктап кетти. Танабай аны көрүп турду, бирок ойготкон жок. Өзү да дубалга жөлөнүп, чымыраган тизелери бүгүлүп, акырын чөгүп баратты.

Зилдей кара таш болуп ыйыгынан баскан уйкуга туруштук бере албады...

Алда неме күрс кулап, бирөө чыныргандай болду. Танабай ойгонуп кетти. Үркөн койлор аны каптап кете жаздады. Эмне болуп кеткенин түшүнө албай ордунан атып турду. Таң сүрүп калган экен.

— Танабай, Танабай... кокуй... — деп онтоп жатат аялы.

Сакманчылар жүгүрүп жетти, артынан Танабай да жетти. Көрсө, бастырманын бир устуну кулап, басып калыптыр. Устундун бир учу эзилген дубалдан тайып, үстүндөгү чирикти көтөрө албай кулап түшкөн тура. Танабайдын уйкусу чайыттай ачылды.

— Жайдар! — деп бир бакырып алды да, устун астына ийинин тосо коюп, жулка көтөрдү.

Жайдарды сүйөп чыгышты. Ал онтолоп, калган аялдар кокуйлап, тегеректеп алышкан. Танабай аларды түртүп кирип келди да, аялынын купайкесинин астына колун салып, тинте сыйпалады.

— Эмне болду? Каерин?

— Белим. Ой, белим.

— Катуу тийдиби? Кана! — Ал плащын чечип жая салды, Жайдарды жаткырып, көтөрүп кетиши.

Чатырга алпарып, сөөк-саагын дагы сыйпалап көрдү. Сыртынан сынык билинбейт. Бирок катуу мертинип калды окшойт, козголо албайт.

Жайдар ыйлап жиберди.

— Эми кантесинер? Ушундай кыйын кезде жатып каламбы? Эми канттинер?

«О, кудай! — деди ичинен Танабай. — Тирүү калганына сүйүнсөңчү. Муну кара! Жумушу ку-



русунчұ!.. Өзүн аман-соо болсон болду, байкушум...»

Жайдардын чекесин сылады.

— Бул әмне дегенин. Ыйлаба, Жайдар. Сен туруп кетсөн болгону. Калган тириликті койчу, эптең бүтөр...

Аялдар әми әстерин жыйып, баары жабыла Жайдарды жубата баштады. Жакшы сөз — жарым ырыс, Жайдардын да ооруган жери басылғансызы. Жаш аралаш күлүмсүрөмүш болду байкуш.

— Кантейин. Кырсык да. Кырсыгыбыз болсо ушуну менен чыгып кеткей әле. Көп жатпасмын, бир-әки күндөн кийин туруп кетермин.

Аялдар Жайдарга төшөк салып жатқырып, от жакты. Танабай болсо бир жамандыктан аман калышканына дале ишене албай кайтадан короого басты.

Жердин бетин жумшак капитаган кыламык карга шоолаланып таң атты. Танабай кашардан алиги устун басып калган койду көрдү. Жана шашкалактап жүрүп байқаған әмес экен. Өлүп калган әнесинин желинин түрткүлөп козусу турат. Көргөнүнө Танабайдын аза бою дүр этти. Аялынын тириү калганына кайра кубанып, кырсыктын жандап өткөнүн әми сезди. Жетим калган козуну колтугуна кысып, телип алар кой издең жүрдү. Аны тапкандан кийин кулаган устундун астына тирөөч коюп, кыйшайған дубалга таяныч коюп жүрүп, аялы эсинен чыкпады. Кайра барып көрүп келгиче көңүлү чыдабады.

Сыртка чыгып, тетигинде кар бетинде ағылып келаткан бир короо койду көрдү. Бирөө түз әле аны көздөй айдал келаткансыйт. Бу ким болуп кетти? Кайдагы кой? Бери келатканы

кандай? Эки короо аралашып кетсе жакшы болбу? Танга маал кангып айдал жүргөн кандай койчу? – деп Танабай алдын торой басты. Жакын барса, Бектай.

– Ой, Бектай, сенсинби?

Бектай унчукпайт. Туш келген койду таяктап, үндөбөстөн айдал келатат. «Бооз койду токмоктогон бу кандай неме?» – деп Танабай ичиркенди.

– Ой, кайдан келатасың? Деги жайчылыкпры? Амансынбы, саламга келсен боло!

– Саламдан жутаган эч ким жок. Кайдан келатканым сураба. Каякка келатканымы өзүн көрүп турасың. – Бектай белин жип менен бууп алыптыр, кол кабын плащынын көкүрөк койнуна тыгып койгон.

Чалдарча таягын белине туура кармап, жакын келди, учурашпады. Кыжырлана түкүрүп таштап, түкүрүгүн карга уйпалай тепсеп, ныгыра басып койду. Анан башын чулгуп алды. Өнү түнөрө карайыптыр, өсүп кеткен сакалы желимдеп койгонсуп сулуу жүзүнө жараашыксыз. Аябай жүдөгөнү көрүнүп турат. Мышык көздөрү акшыя тиктеп, сүзөнөк букача матап турду. Анан ызырына дагы түкүрүп, жанындагы койду таяк менен салып калды.

– Ал, санап аласынбы, санабай аласынбы, өзүң бил, үч жүз сексен беш баш.

– Бул эмне дегениң?

– Кеттим.

– Кеттим дегениң кандай? Каякка?

– Баш оогон жакка.

– Кетсөң кантейин?

– Мени шефке алгансың, эми малды ал.

— Эмне дейт? Токто, токто, сен кайда кетмекчисин? — Бектайдын пейилин Танабай эми гана түшүндү. Каны дүргүп башка чыгып, ысып кетти. — Ушундай да болчу беле?

— Болот. Тойдум ушу жашооно! Жетишет!

— Ой, балам, дени-кардын сообу? Бүгүн-эртен койлорун тууганы турса, таштап кетип калчу белен? Ушундай да болчу беле?

— Болот! Бизди иттен кем саноого болсо, эмне үчүн биз ушинтип басып кетишке болбосун. Кош! — деди да таягын башынан айландыра алыс ыргытты. Өзү кылчайбастан кете берди.

Танабай тили байланып туруп калды.

— Бектай, эсине кел! — деп артынан жүгүрдү. — Балалык кылба, өзүн ойлоочу, ушунун жакшыбы? Тил алгын.

— Кармаба кишини! — деп Бектай жалт бурулду. — Ойлонсоң сен ойлон. Мен кишидей болуп жашагым келет. Башкалардан эмнем кем? Шаарга барып иштеп, өз убагында айлык жеген менин колуман да келет. Эмне үчүн кой артында жүрүп өлүшүм керек? Жем-чөбү жок, короосу жок. Кармаба мени! Бар, өзүн чыла кечип, жанталаша бер! Кебетеци карачы, кимге окшойсун. Адам сыягынан чыгып калыпсын. Бир күнү арам өлесүн. Чала болот сага. Ураан чакырасын ээ. Башкаларга үлгү болосүн ээ. Атандын как башы! Тойдум мен! — деп жерди ныктай басып жөнөй берди эле, изине суу толо калып, карай түшүп жатты.

— Бектай, сөз укчу! — деп Танабай аны дагы кууп жетти. — Коё турчу, түшүндүрүп берейин.

— Бар, келесоого түшүндүр. Мен акмак эмесмин.

— Токточу, сүйлөшөлү.

Бектай уккусу келбей кете берди.

— Ой, бала, сотко кетесин!

— Ушинтип жүргөнчө сотко кеткен жакшы,— деп Бектай ызырына бир каап алды да, кайра кылчайбады.

— Качкынсың сен! Дезертир! Бектай кете берди.

— Токто дейм! — Танабай дагы кууп жетип, женинен булкту.

Бектай колун жулуп алып, кете берди.

— Жок, мен сени кетирбейм, акың жок! — Танабай аны ыйыгынан апчый берди эле... андан ары бозомук дәбәлөр каалгый түштү да, карангылыкка эрип кеткенсиди. Ээгине тийген муштумдан кантип жыгылып түшкөнүн билбей калды.

178 Көзүн ачып, зынылдаган башын көтөрсө, Бектай дәбөнүн далдасынан көрүнбөй кеткен экен.

— Куруду го, байкуш бала, куруду го, — деп Танабай эки колдоп жер таянып, ыңгырана турду. Қар аралаш баткак жабышкан алакандарын да байкабады.

Кичине эс алып турду. Анан Бектайдын оторун жыйнап, шылкыя басып, короосун көздөй айдал жөнөдү.

XVII

Эки салт атчан айылдан чыгып, тоого бет алды. Биринин мингени кула сары, экинчиси-ники — тору. Аттарынын куйруктарын түйүп алганга караганда жаздын алашалбырт күнүндө баар жолу узак өндүү. Туяк тийген жердин бал-

чыгыбылчылдап, кар аралаш баткак артта чачырап калып жатат.

Тизгини кыска Гүлсары арылдата жүрүш салып келет. Кожоону ооруп жаткандан бери байлоодо тура берип бууругуп калган көрүнөт. Бирок бүгүн үстүндө кожоон эмес, башка бирөө баратат. Кийгени булгаары пальто, анын үстүнөн кийген брезент плацы топчуланбаган, эки өнүрү далбактап келет. Бу кишинин кийиминен боёк менен резинка жыттанат. Катарында келаткан Чоро башка ат минген. Райондон келген кишини сыйласп, жоргону мингизген тура. Ким минсе, ал минсин, Гүлсарыга баары бир. Үйүрүнөн, алгачкы кожоонунан ажыраткандан бери аны көп киши минди. Жакшынын да, жамандын да такымы тииди. Ээрде тың отурганы да, отура албай шөлпөктөгүнү да болду. Ала өпкөлөрдүн да колуна түштү. Ал ақмактар атка минсе эле экиленип кетет эмеспи. Куундатып чаап баралып, ууртун жыра тизгин тартып, аба чапчытып секиртет, аナン кайра чаап, кайра тартат. Жорго мингеними эл көрсүң деген көйрөндүгү да, Гүлсары баарына башы бышты. Тек ат сарайда байланып, турбаса болгону. Анын жүрүш салгыч кумары деле бастабаган, аба жарып арылдап жүрүп турса кумары жазылат. Үстүндө келаткан ким болсун, баары бир. Бирок үстүндөгү адамга баары бир эмес. Гүлсарыны мингизген эken, демек бу киши сыйлуу адам эken го деп көргөн киши коркуп турат. Гүлсарынын жоргосу күчөп турган кези, аナン калса көркөмүн каннесин кургурдун. Минишке жайлую, жыргап каласын.

Бу жолу Гүлсарыны колхозго өкүл болуп келген райондун прокурору минип баратты. Ага

жанаша бастырган колхоздун парторгу. Парторг прокурорго жоргосун түшүп бергени – сыйлаганы, корккону. Ал азыр унчукпай баратат. Малды жут алыш, туут жаман, ошондон коркуп баратса керек. Унчукпаса унчукпасын. Корксо корксун дейт ичинен прокурор. Көшөкөрлөнүп куру сөз менен кулактын күжүрүн ала бербей, кызматы төмөн киши кызматы бийик кишинин алдында бүжүрөп турганы ийги. Антпесе тартип болобу. Кээ биреөлөр кишичилик кылам деп, карамагындагыларды тең ата кылып алыш, кийин кайра ошолордон кордук көрөт. Мансап деген бийик жана жооптуу даража, көрүнгөн адам көтөрө бербейт.

Сегизбаев прокурор өзүнчө ушундай ойлоп, жоргонун жүрүшүнө ырахаттана термелип келатты. Малчылардын ишин текшерүүгө чыккан өкүл андагы абалдын начар экенин билет. Кыш менен жаздын кармашынан жут чыгып, эки ортодо төл кырылып, элдин айласы кетип турган чак. Жылда ушу көй. Аны баары билет. Бирок ополдомочун кылып атайы жиберген сон бул өкүл бирөө-жарымды жоопко тартыши керек да. Райондун малы көбүрөөк кырылса, ага ошончолук жакшы болору да тымызын ой болуп көкүрөгүнүн теренинде тымпыйып жатты. Акыры түбү мал чарбачылыкка жооп берчү киши ал эмес. Ал бар болгону райондук прокурор жана райондук партия комитетинин буру мүчөсү. Жооп бере турган киши бириңчи секретарь. Бул районго жаңы келди, әми азабын тартсын. Сегизбаев прокурор болсо четтен карап, табасы каныш турар. Секретарды сырттан жиберип жаңылышпады бекен,— жогору жактагылар да көрсүн. Секретарь дайындаарда



жогору жактагылар аны байкабай коюшканына Сегизбаевдин ичи күйүп калган. Прокурор болуп отурганына көп жыл болду, бул арада колунан кандай иш келерин таанытты. Бирок бул жолу байкабай коюшту. Мейли, эчтеке эмес, аякта да дос-тууган бар, онтою келгенде колдоп жиберишер. Партиялық кызматка көчөр мезгил деле жетти, болбосо прокурорлукта узак отуруп калды... А, жараган жорго экен, алашалбырт баттакта толкун минген немедей гана термеп келатат. Мобу парторгдун мингени кара терге түшүп калды, жорго болсо жаныдан гана кулак түбү нымшыды...

Чоро өз оюна чөккөн. Ирени керсары тартып, көзү чүнүрөйгөн. Жүрөк оорусунан азап чеккени көп жыл болду, жыл өткөн сайын ого бетер күчөп баратат. Убайым да бир жактан сүлүк курттай сорот. Танабайдын айтканы туура болуп чыкты. Башкарма курулай бакыргандан башка жумуш бүтүрбөгөн киши экен. Районго деп күндө кетет, аны эле күтүп отурушкансып. Маселесин партиялық жыйналышка салайын десе, райондогулар коё тур деп коюшту. Коё турганда эмне? Алданов өзү кетем деп суранып жүргөн имиш, ошондон улам токтолуп жатышабы? Кетсе кетсе экен. Чоронун да кете турган убактысы жетти. Эми андан эмне пайда? Кеселден баш көтөрө албайт. Жумушундан бошосончук деп, Самансур да каникулга келгенде айтып кетти. Бошонуш кыйын эмес го, бирок уятынан кантип бошонот? Самансур эстүү жигит болду, чарба маселелерин да атасынан артык билбесе, кем билбейт. Келген сайын айтканы ошол. Азыр аларды терең илимге сугарып, жакшы окутуп жатса керек. Ким билет, кези келгенде чарба да

илим боюнча жүргүзүлүп, жаңыча өсөр. Кеселман Чоро ал күндү көрөбү, жокпу, кудай билет. Эгер иштен кетем десе эл эмне дейт? Жакшы күнгө үмүттөндүрүп убаданы аябай бере берип, акырында колхозду карызга белчесинен батырып, анан эс алышка чыгып кетти дебейби. Жок, Чорого эс алыш жок. Күн бүткүчө иш үстүндө калды го. Колхоз ушинтип эле очорулуп отура бермек беле. Жардам келер, онолор. Бирок жардамы келсе тезирәэк келсе экен. Тек мобу прокурор сыйактуулар эмес, чыныгы жардамчылар келсе экен. Чарбаны бүлдүргөнүңөр үчүн жоопко тартабыз дейт. Ии, тарт! Өкүм менен ишти ондой албассын. Жалгыз ушул өзү гана колхоз үчүн жаны күйүп, тиги тоо арасында жалаң гана кылмышкерлер жүргөнсүп, кабагын түйүп баратканын карабайсынбы... Сес көрсөткөнү гана болбосо, «өлбөсөн донуз коп» дечүнүн өзү го. Бирок аны бетине айта албайсын да.

XVIII

Аскар тоолордун башын булут чалган. Күндүн көзүн көрбөгөнгө ыза болгон алптардай бир силкинип алгысы келет да, тоолор кайра сабыр күтөт. Жаз оцоло албай, боз мунарык, ызгаар суук.

Жаман короосунда Танабайдын шору кайнай берди. Баягы эле ызгаар, баягы эле чыла. Бешондон кой бир тууп, козуларын каерге катарын билбей айласы куруйт. Чачыны жулмалап, бакырып-өкүргүн келет, бирок ошондо эле оцоло калабы. Кой-козулар тегиз маарап, азан-казан. Ач немелер жаактары карышып, көздөрү тостоёт, четинен чымындай кырылып жатат. Ка-

каганга-муштаган болуп, ушундай құндөрде аялы да жатып калды. Бұғұн турайын деп, белин түзөй албады. Э, әмне болсо ошо болсунчу! Мындан ары чыдашқа ал калбады.

Жатса-турса оюнан Бектай чыкпайт. Ага деген ачуусу кайра өзүн муунтат. Қетип калды деп ачууланған жери жок,— кетмектен ары жоголуп кетсін. Коюн мага таштап кетти деп ачууланбайт, бұғұн болбосо әртең биреөнү жиберишер, ошого өткөрүп берер. Танабайдын жанына батканы – Бектайга жөндөп жооп айта албаганы. Бетинен тұғы чыккандай қылышпайтса болбайт беле. Төбөсүн түшүрө айтса болбайт беле. Жанынан тұнұлтө айтса болбайт беле. Ақмак, бозбаш! Бокмурун! Бұт өмүрүн колхоз ишине сыйшып койғон карт коммунист Танабай ал балаға жөндөп жооп айта албады. Ал бокмурун таяғын ыргытты да, басып кете берди. Ушундай иш болот деп үч уктаса Танабайдын түшүнө кирди беле? Өмүргө тете ыйық максатын бир кезде бирөө шылдың қылат деп оюна келди беле!

«Болдучу»,— деп жабалактаган оюнан башын чулгуйт да, аздан соң кайра эле бушайман боло берет.

Мына, дагы бир кой әгиз тууду. Эми буларды кайда? Энесинин желини бош, кайдан сүт болсун. Бу козулар да тороёт әкен го. Тигине, өлүмгө туулғандар, дагы боо түшүп калыптыр.

Танабай өлгөн козуларды терип, сыртқа алып чыкканы бараткан. Энтигип кызы жүгүрүп кирди.

– Ата, биздикин көздөй чондор келатат.

– Келе берсін,— деп құнқ әтти Танабай. – Бар, апаңы кара.

Короодон чыгып, Танабай эки атчанды көрдү. «О, Гүлсары го!» – деп кубанып кетти. Көкүрөктөгү эски кумар оту жылт этти. – «Сени көрбөгөнүмө көп болду го, жаныбарым. Карабы, кадиксиз жүрүшүнөн танбаган экен». Бирөө Чоро. А тиги жорго минип келаткан булгаары пальточонун тааный албады. Райондон келген бирөө чыгар.

«Келгиле, келгиле. Силер да келет экенсинар го, – деп ичинен ызырынды Танабай. Мынданай учурда мун-зарын айтып, көздүн жашын көл кылып, арызданып калчу эмес беле малчылар. Жок, Танабай анте албайт. Мобу келаткандар өздөрү кызарсын, эгер уяты болсо. Болбосо ушундай да шумдук бolorбу? Өлсөң-тирилсөң өзүн бил деп, азапка таштап коюшат да, эми түштөн кийин минтип чирене бастырып келаткандарын...

Танабай келаткандарды тосуп чыкпады, короону айланып барып, өлгөн козуларды өлүктөрдүн үймөгүнө ыргытты да, кайра келди.

Меймандар короого жакын келип калган экен. Катуу жүргөн окшойт, аттары энтигет. Чоронун түрү аянычтуу, досунун алдында чоң күнөөсү бар экенин сезгендей тик карабайт. Жорго минген киши болсо келбей жатып негедир кабагын бүркөйт. Амандашкан да жок. Атүгүл аттан түшпөй жатып опурула кетти:

– Бейзобразие! Кайда барсан ушул! Карапыз, бул эмне деген маскарачылык! – деп онурандасты Чорого. Анан Танабайга бурулду. – Мунун кандай, жолдош? – деп ал өлгөн козулар тараапка башын жаңсады. – Өзүн коммунист чабан болсон, козуларын өлүп жатат.

— Козулар менин коммунист экенимди билбейт оқшобойбу! — деп какшык узатты Танабай. Аナン көңүлүнүн бир кылы чорт үзүлүп кеткенси迪, көкүрөгүнө жел ойноп, иренжилик толуп чыкты, баарынан жадагандай, баарына кайдыгер боло түштү.

— Кандайча? — деп Сегизбаев чыйкандай кызарды, сөз таппай калды, аздан соң гана тилге келди. — Социалисттик милдеттенме алдың беле?

— Алгамын.

— Анда эмне деп айтылган.

— Эсимде жок.

— Ошол үчүн козуларын, тигинтип өлүп жатат! — Сегизбаев бүктөй кармаган камчысын үймөк өлүк тарапка нускады да, мобу адепсиз койчуну бир жемелеп, насаат айтып алууга ыңгайы келе түшкөнүнө шыктанып, үзөнгүгө турға калды. Оболу Чорону чүнчүттү: — Сiler әмне иш бүтүрүп жүрөсүнөр? Кишилерин өз милдеттенмесин билбейт. Планды аткарбай, малды кырып жатышат! Ушбу сilerдин иштеген ишинер? Өз коммунисттеринерди ушинтип тарбиялайсыңарбы? Мобу кандай коммунист? Мен сизден сурап атам! — Чоро башын шылкыйтып, унчуга албады. Тизгинди укалай берди.

— Кандай болсом ошондоймун, — деди ал үчүн Танабай токтоо гана.

— Мына-мына, ошондойсун. Эй, сен зыянкечсин! Колхоздун малын курутуп жатасын! Сен эл душманысын! Сенин ордуң партияда эмес, түрмөдө! Социалисттик жарышты шылдын кылышып атасын.

— Ооба, менин ордум түрмөдө, — деп дагы токтоо коштоду Танабай. Тула боюн калчылдатып келген ачуу менен ызага чыдамы түгөнүп, ич-

тен кайнап чыккан жинин токтото албай, эриндери диртилдей күлдү. – Кана? – деди диртилдеген эриндерин баса албай Сегизбаевди акшыя карап. – Дағы әмне айтмаксын?

– Бул әмне деп сүйлөшкөнүң, Танабай, – деп Чоро ортого түшө калды. – Кой. Ишинди жөнжай түшүндүрүп бер.

– Жөн-жайбы? Сага да түшүндүрүп берсем кандаи болот? Сен буерге әмне келдин? Ыя, әмне келдин дейм? Козуларың қырылып жатат деп мага айтыш үчүн келдинби? Өзүм да билем! Белчемен бок-жинге батып жатканымы айтыш үчүн келдинби? Аны да өзүм билем! Мен өмүр бою ақмак болуп, колхоз деп кара жанымды карч уруп келатканымы айтыш үчүн келдинби? Аны да өзүм билем!

– Танабай! Танабай! Эсинди жый, Танабай!, – деп купкуу болгон Чоро аттан ыргып түштү.

– Кет! – деп Танабай аны итерип жиберди. – Милдеттенмеми да, сая кеткен өмүрүмдү да урдум! Жогол! Менин ордум түрмөдө! Мобу булгаары тончон жаңы манапты әмне ээрчитип келдин буерге? Мени шылдындашып үчүнбү? Мени түрмөгө отургузсун деп апкелдинби? Кана, иттин баласы, кама мени түрмөңе! – Танабай колуна илингидей бирдеме издеп жанжагын кайсалады да, дубалга сүйөнүп турган айрыны ала коюп, Сегизбаевди качырды. – Жогол бул жерден, иттин баласы! Жогол! – деп ачууга алдырган Танабай айрыны шилтей берди.

Жаны чыккан Сегизбаев жоргонун башын ары-бери жулккулай тартты, Танабай шилтеген айры ага жетпей, көзү чанагынан чыккан Гүлсарынын башына тиийип атты, зың эте кайра ыр-



гып жатты. Эмне үчүн Гүлсарынын оозу араандай ачылып, башы калтаңдап, көздөрү акшыңдап жатканын Танабай түшүнбөдү.

— Кет, Гүлсары, жогол! Коё бер мага алдагы булгаарычан манапты! Тур мындай! — деп Танабай өкүрүп-бакырып, жазыксыз атты башка-көзгө сала берди.

Сакманчы келин жұгүрүп келип, колуна асылды эле, ал тыякка учуп түштү.

Ангыча атына мине калган Чоро кыйкырды:

— Кач! Качалы! Өлтүрөт! — деп Танабай менен Сегизбаевдин ортосуна түшө калды.

Танабай айры менен дагы умтулганда тигил экөө аттарын теминип, кacha жөнөдү. Ит арсылдап үрүп, аттардын куйругун тиштегилеп, үзөнгүгө жармашты, бир топ жерге кубалап барды.

Танабай батқакта тайтаректай чуркап, жерден балчық ала артынан ыргытып, өкүрүп-бакырып баратты:

— Менин ордум түрмөдө! Түрмөдө! Жогол көзүмө көрүнбөй! Менин ордум түрмөдө! Түрмөдө!

Акыры кыстыға дем алып, өзүнчө сүйлөнүп кайра келди: «Менин ордум түрмөдө! Түрмөдө!» Бир чоң иш бүтүргөнсүп, жанында дәбөтү килендей ээрчиp алган. Ээси анын эрдигин баалайбы деп күттү, бирок ээси аны элес алган жок. Өн-далеттен кетип, таягына оордугун сала кыйрандаган Жайдар алдынан чыкты.

— Бул эмне кылганың, ботом? Бул эмне кылганың?

- Бекер кылдым.
- Эмне бекер? Арийне бекер!
- Жоргону бекер урдум да.
- Ой, эсин ордундабы? Эмне кылганыны билесинбі?

— Билемин. Мен зыянкечмин. Мен эл душманымын,— деп булдурады Танабай энтигип. Анан эки колдоп башын мықчыды да, буркурап ыйлап жиберди. Танабайдын ыйлаганын Жайдар өмүрүндө бириńчи көргөнү ушул эле.

XIX

Ушу бир бөтөнчө окуядан үч күндөн кийин райондук партия комитетинин бюросу болду.

Танабай Бакасов чакыруу күтүп, оозгу бөлмөдө отурду. Ичтегилер анын тагдырын чечип жатты. Бул күндөрү Танабай өзүнүн күнөөлүү экенин же ак экенин биле албай он ойлонуп, жүз толгонду. Өкмөттүн өкүлүнө кол көтөрүп, оор кылмыш кылганына ақылы жетти. Бирок кептин баары ушу кылмышта гана болсо, анда жөн башка эле. Өзүнүн адепсиздик айыбы үчүн кандай жаза болсо да менен тартууга ал даяр. Бирок ачууга алдырып, колхоз үчүн жаны ачыган кайгысын, күн тынымын алган машакатын, түн уйкусун бөлгөн ойлорун, көкөйүнө түйүлгөн убайым-ызасын желге бүркүп салбадыбы. Эми Танабайга ким ишенет? Ким түшүнөт? Балким түшүнүшөр,— деп кайра үмүт оту жылт этет көкүрөгүндө. — Баарын айтам. Быйылкы катаал кышты айтам, короо-жайдын жоктугун, өзүм отурган үйдүн үрөйүн, жем-чөптүн жоктугун айтам, жаным кейиген ойлорумду да, Бектайдын жоругун да айтам... Териширишсин. Ушинтип да чарба башкарууга болобу?» Анан кайра ойлоп, кылган ишине өкүнгүсү келбейт, тобокел дейт. «Мейли, мени жазалашса жазаласын. Ошону менен башкаларга женилдик болсо мен өкүнбөйм. Мындан кийин, мүмкүн, малчылардын тиричилигине көнүл



буруп, ал-ахыбалына көз сала жүрүшөр, мун-зарыбызды угушар». Анан кайра эле өткөндөгү шой-конун эстеп, жини кайнап келет, муштумун түйүп, эки тизесин ныкыйт. «Жок, менин әч кандай күнөөм жок!» – деп тиштенет. Артынан кайра түпөйүлдөнүп, ою онго бөлүнөт...

Эмнегедир Ыбрайым да ушерде отуруптур. «Буга эмне керек? Тарп көргөн кузгундай болуп жетип келген турға». – Танабай тескери бурулуп кетти.

Ыбрайым аны карап коюп, өз алдынча үшкүрүнөт, унчукпайт.

«Мынча эмне созушат? – Танабай орундукта ойдолоду. – Акыры согор болгон сон создуктурбай согуп салыштайбы. «Кабинетке келчүлөрдүн баары чогулду окшойт. Арты болуп азыр эле Чоро кирди. Танабай башын көтөргөн жок. Чорону өтүгүнүн кончуна жабышкан Гүлсарынын сарғыч кылдарынан тааныңды. «Жоргонун тердегени ушунча болсо, аябай эле шашып келген экенсин», – деп ойлоду Танабай, бирок башын көтөрбөдү. Сарғыч кылдар жабышкан, ат тери синген өтүк Танабайдын кашында кирбиндеп саал турду да, ичкери кирип кетти.

Чыдамын чыйпылдатып көп убакыт өттү. Акыры кабинеттен катчы келин башпакты:

– Жолдош Бакасов, кириңиз.

Танабай селт этти, жүрөгү түрсүл кага ордунан турду. Жүрөгүнүн түрсүлү кулагын тундура ургулаган боюнча кабинетке кирди. Көзү мунарыктай түштү. Оболу отургандарды ажыратат тааный албады.

– Отурунуз. – Райкомдун биринчи секретары Кашкатаев узун столдун аяк жагынан орун көрсөттү.

Танабай салмактанган колдорун тизесине таяй отура кетти. Көзүнүн мунары таркабады. Столду жакалатып карап чыкты. Бириңчи секретардын он жагында кербезденип Сегизбаев отуруптур. Аны көрүп, жаалы козголгон Танабайдын көзүн тумандаткан мунарык заматта тарады. Столду тегерете отургандардын баарынын бешенеси даанаңдана көрүндү. Отургандардын ичинен кара көк болуп тұнәргөнү Сегизбаев экен да, өн-алеттен кетип күмсарғаны Чоро экен. Ал столдун этек жагында, Танабайга жакын отурған болчу. Арбайған арық колдору жашыл нооту жабылған столдун үстүндө күзгү жалбырактай дирилдейт. Чоронун бет мандайында колхоз башкармасы Алданов жан жагын сүзө карап, мурдун кайта-кайта шырылдата тартып коёт. Ал Танабайды жактабасын жашырган жок. Башкалары сөздүн жүйөсүнө жараша көрөрбүз дегендей. Бир маалда бириңчи секретарь кагаздан башын көтөрдү.

— Азыркы маселе коммунист Бакасовдун керт башынын иши тууралуу,— деди ал ар бир сөзүн такаттап.

— Ушуну да коммунист деп... — деди бирөө мыскылдал.

«Ачуулу го баары,— деди ичинен Танабай. — Булардан жакшылық болор эмес. Жакшылық күтүп не кылам? Мен эмне, кылмышкер белем?»

Анын маселеси чечилдерде алдыртан эргишикен эки жаат тымызын кагышарын Танабай билбеди. Бир болгон кокус окуяны эки жааттын ар кимиси өз пайдасына жумشاар аракет жасамак. Сегизбаев менен анын жамаатташтары жаңы секретардын чаркын байкамак, өз жагына тартышка болобу-жокпу, ошону сына-

мак. Кашкатаев болсо ордун Сегизбаев көздөп жүргөнүн билет. Аңдыктан өз беделин түшүрбеске, аナン дагы Сегизбаевге окшогон опурталдуу кишилер менен мамилени чиелеништирбеске далалат урмак.

Райкомдун секретары Кашкатаев Сегизбаевдин баяндоо катын окуп берди. Баяндоо катта «Ак-Таш» колхозунун чабаны Танабай Бакасовдун ары сөз менен, ары кыймыл менен иштеген иштери ийне-жибине чейин жазылыптыр. Жазылгандын аша чапканы, же кемитип койгону жок, баары ырас. Бирок сөз жүйөсү, келиштирген ой кыябы суук экен. Аны сезип, Танабай жандан түнүлдү. Тиги жыландаң тилиндөй кагаздын алдында аргасы куруп, каяша кылар чамасы жок экенине жаны кашайды, мандайынан муздак тер исиркектенди. Бу кагаз Сегизбаевдин өзүнөн алдаганча коркунучтуу экен. Кагазга каршы айры ала чуркайсынбы. Танабай өзүн актоого белендеп келген сөздөрүнүн баары заматта батыраган сымаптай алакандан секирип качып, мааниси жоголуп, малчынын эчтемеге арзыбаган кадимки арыз-арманы болду да калды. Эс ақылым ордундабы? – деп да шектенип алды Танабай. Тиги каардуу кагаздын алдында анын актанар ойлору эмнеге татымак? Ким менен кармашканы жүрөт, келесоо?

– Жолдош Бакасов, бюро мүчөсү жолдош Сегизбаевдин катында жазылган фактылардын ырастыгын мойнуузга аласызбы? – деди Кашкатаев катты окуп бүтүп.

– Ооба, – деди Танабай түнөрүп.

Баары унчукпай калды. Баары тиги кагаздан коркуп отурган сыйактуу. Мына, көрдүнөрбү мен кандай кишилер менен алпурушуп жүрөм

дегенсип, Алданов жан жагын жагалдана карап алды.

– Жолдош бюро мүчөлөрү, эгер каршы болбосонуздар, мен кичине түшүнүк берип кетейин,— деп Сегизбаев чечкиндүү сүйлөдү. – Кай бир жолдоштор коммунист Бакасовдун жоругун жөн бир бейбаштык катары баалап жүрбөсүн деп эскертип кетким келет. Эгерде иштин түп мааниси тек бейбаштык гана болсо, анда мен маселени райкомдун бюросуна коймок эмесмин. Бейбаштыкка каршы күрөшө турган башка чараптар бар. Кеп Бакасовдун мени кордогонунда да эмес. Мен райкомдун бюросунун өкүлү, кала берсе бүткүл партиянын өкүлү болуп баргандын, андыктан бирөөлөр мени кордоо менен бүткүл партиянын беделин кордошуна жол бербеймин. Ушунун баары биздин коммунисттер менен партияда жоктордун арасында саясы-тарбия иштеринин на-
192 чар экенин, райкомдун идеология иштеринде ор-
кайгон кемчиликтөр бар экенин айгинелеп оту-
рат. Маселенин түбү ушунда. Биз баарыбыз али
Бакасов сыйктуу катардагы коммунисттердин
ой-пикир кыябына жооп беребиз. Биз али мын-
дай ойдогу адам бирөө элеби, же дагы пикир-
лештери барбы, ошону аныктообуз керек. «Бул-
гаары пальточон жаны манап» – деген сөзүн көр-
бейсүздөрбү. Макул, пальтону жөн эле коёлу.
Бакасовдун айтуусу боюнча мына мен, совет
адамы, партиянын өкүлү элдин канын соргон
жаны манап экемин да! Ушундай болуп жатпай-
бы, жолдоштор! Мунун эмне экенин, бул сездүн
нары жагында эмне жатканын ойлонуздарчы.
Баарын чечмелеп отуруу артык баш го дейм...
Анда маселенин экинчи жагына келели. «Ак-
Таштагы» мал чарбасынын абалы өтө начар эке-

нин көрүп, капа болгон мен ачуу үстүндө Бакасовдун «социалисттик милдеттемени унутуп калдым» деген шылдыңына жооп иретинде аны зыянкеч эл душманы, сенин ордун партияда эмес, түрмөдө депмин. Бакасовду кордоп айтканым ырас эле, ал күнөөмү ошерде эле моюнга алыш, кечирим сурамакмын. Азыр болсо айтканымдын чындыгына көзүм жетип отурат. Ошондуктан сөзүмдү кайра албаймын, тескерисинче Бакасов коркунучтуу, кас пикирлүү, жат элемент деп баса көрсөтөм...

Танабайдын башынан эмнелер гана өтпөдү. Согуштун биринчи күнүнөн бүтөр бүткүчө кан менен от кечип жүрдү, бирок адам баласынын жүрөгү жандалbastап туйлап, чыркырап ыйлап, чынырып үн чыгарарын билген эмес. Азыр болсо көөдөнүндөгү муштумдай жүрөгү кулагын тундура чынырып, биресе үзүлүп төмөн кулап, биресе тырмышып жогору чыгып, бир кулап, бир көтөрүлүп, далбас уруп жатты, бирок атылган ок ага болбой дал тийип, тешип өтүп жатты. «Э кудай, бүткүл өмүр-жашоомун маңызы, иш-аракетимин мааниси, бүгүнкү тирегим, эртенки максатым деп жүргөн дил дымагым кайда кеткен? Жүрүп-жүрүп акыры эл душманы аталдымбы? Мен байкуш чыркырап кайдагы бир кой короонун, чычкак козулардын, ээнбаш Бектайдын азабын тартып жүрбөйүмбү. Анын баары кимге керек?..» – деген ой чыкыйын зынылдата ургулап жатты.

– Баяндоо катымын корутундусун дагы бир жолу эсиниздерге сала кетейин, – деп Сегизбаев ар бир сөзүн чеге каккандай бекемдеп айтып жатты. – Бакасов биздин өкмөтүбүздү жек көрөт, колхозду жек көрөт, социалисттик жарышты

жек көрөт. Ушунун баарын ал колхоз парторгу жолдош Саяковдун көзүнчө ачыктан ачык айты. Мындан башка да Бакасовдун мойнунда керт башынын кылмыши бар – ал кызматын аткарып жүргөн өкмөт өкүлүнүн өмүрүнө кастык иштеди. Мени туура түшүнүүздөр. Бакасовду сот жообуна тартууга санкция берүүнүздөрдү суралам, ушу бюродон чыгары менен камоого алынгандай болсун. Мунун кылмыши элүү сегизинчи статьяга туура келет. Ал эми Бакасовду партиянын катарында калтыруу жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес!..

Сегизбаев аша чапканын билди, бирок арамза оюнда: бюро Бакасовду сот жообуна тарттырбаса да, партиядан чыгарылышына каршы боло албайт, – деди. Ат сурасаң тай берет дегендей.

194 Бул талапты Кашкатаев колдобой коё албайт. Демек Сегизбаевдин сөзү өтүмдүү болуп, бедели бекемдей түшөт.

– Жолдош Бакасов, өз күнөөнүз тууралуу эмне дейсиз? – деп Кашкатаев тынчсыздана баштады.

– Эчтенке. Баары айтылды, – деди Танабай.

– Мен зыянкеч, эл душманы турбайымбы. Анда менин пикирими угуп эмне кыласынар. Жоопко тартсаңар эрк өзүнөрдө...

– Сиз өзүнүздү адал коммунистмин деп айта аласызбы?

– Азыр аны далилдей албай калдым.

– Сиз өз күнөөнүздү мойнунузга аласызбы?

– Жок.

– Эмне, сиз өзүнүздү башкалардан акылдуумун деп эсептейсизби?

– Жок, тескерисинче, элдин акмагымын деп эсептеймин.



— Уруксат болсо, мен эки ооз пикир айтыйн. — Қөкүрөгүндө комсомол значогу бар жаш жигит ордунаң турду. Ал ушерде отурғандардың баарынан жашы әкен, арықчырай, чап жаак кебетеси али бала бойдон.

Танабай ага азыр гана серп салды. «Сок, балам, аяба,— деди ичинен. — Бир кезде мен да сен сыйктуу болчумун, аячу эмесмин...»

Ошондо алыстагы булуттан жарк эткен чагылган сымал, бир кезде Кулубай тепсеп, жулуп, тытмалап кеткен буудайдын бучкагы Танабайдын көз алдына келе түштү. Кулубай до-луланып, аргасы куруганда жиндер жатканы кадимкисиндей көзүнө көрүндү да, көргөнүнө тула бою дүркүрөп, көөдөндөгү муштумдай жүрөгү чыңырып-чыңырып алды. Ал эlestи Кашкатаевдин үнү бузуп жиберди.

— Айтыңыз, Керимбеков...

— Мен жолдош Бакасовдун тартибин колдобаймун. Тийиштүү партиялык жаза алуу керек деп ойлоймун. Бирок мен жолдош Сегизбаев менен да келише албаймын. — Керимбеков толкундалап, үнү дирилдей сүйлөп жатты. — Ал гана эмес, мен жолдош Сегизбаевдин өзүн да талкуулаш керек деп ойлоймун...

— Баракелде! — деп бирөө сөзүн бөлүп кетти. — Эмне, сilerдин комсомолунарда тартип ушундайбы?

— Тартип баардык жерде бирдей,— деди Керимбеков мурдагысынан бетер толкундалап, туталана кызырып-татарып. Ошол кысынып мукактана түшүп, анан жаны кашайганда ачуурканы сүйлөдү: — Колхозчу чабан, карыя коммунисти кордоого сиздин кандай акыныз бар эле? Мына мени эл душманы деп көрүнүзчүү, кана?.. Сиз

муну колхоздун мал чарбачылыгынын начар абалын көрүп, жаным кейигенинен айтып жибердим дейсиз. Чабандын жаны ошол абалга сиздикинен аз кейийт бекен? Сиз бу кишинин оторуна баргандында кандай турасынар, ал-ахыбалынар кандай деп бир ооз сурадынызыбы? Эмне учун төл кырылып жатат деп сурадынызыбы? Жок, жазган баяндаманызга караганда сиз ооз ачкан жерден коркутуп киргенисиз. Колхоздордо туут кампаниясы өтө начар шартта өтүп жатканы эч кимге жашыруун әмес. Мен жер жерде көп боломун, иш жүзүндө чыныгы жардам көрсөтпөй талап коё бергенибиз учун комсомол чабандардын алдында кызарууга туура келет. Колхоздордогу кой короолорду көрүнүздөрчү, үрөй учкудай. Жем-чөп дегендөн дарек жок. Мен өзүм чабандын баласымын. Мал багуу эмне экенин, козунун эмнеден кырыларын жакшы билем. Биз институтта окуганыбыз бир башка да, иш жүзүн-дө баары эски бойдон калган. Аны көрүп туруп чынында жаның кейийт!..

– Жолдош Керимбеков, – деп Сегизбаев сөздү бөлдү. – Биздин аяныч сезимибизди козгобой эле коюнүз. Сезим деген ой-кыры жок жумалак түшүнүк. Сезим эмес, фактылар керек, фактылар.

– Кечиресиз бул жерден кылмышкерди жазалоо соту жүрүп жаткан жок, партиялаш жолдошу буздун ишин караган бюро жүрүп жатат, – деп уланты Керимбеков. – Биз коммунисттин тагдырын чечип отурабыз. Жолдош Бакасов алигидей бейбаштыкка кантип жетти? – ошону ойлонуп көрөлүчү. Бакасовдун бейбаштыгын, албетте, айыптоо керек, жазалоо керек, бирок колхоздун алдынкы чабандарынын бири болгон



Бакасов мындай абалга кантип жетти, бу күнгө кантип дуушар болду?..

— Отурунуз,— деди Кашкатаев кыжырланып. — Сиз негизги маселеден бизди буруп кетип жатасыз, жолдош Керимбеков. Коммунист Бакасов өтө оор кылмыш жасаган, анысы айкын болуп турбайбы, менимче. Бул не деген шумдук? Мындайды ким көрүптүр? Биз эч кимге өкүлүбүздү айры менен сабаганга жол бербейбиз, эч кимге кызматкерлериздин беделин түшүрүүгө жол бербейбиз. Сиз, жолдош Керимбеков, жүрөк менен сезим тууралуу дайынсыз талаш чыгаргандан көрө комсомол жумушун жолго коюуну ойлонсонуз дурус болор эле. Сезим деген сезим, иш деген иш. Бакасовдун жоругу баарыбызды ойлонтуу керек. Албетте, мындайларга партияда орун жок. Жолдош Саяков, сиз колхоздун парторгу катары ушул айтылган окуянын болгонун ырастайсызыбы?

— Ооба, ырастаймын,— деди кумсарган Чоро ордунан жай тура. — Бирок мен түшүндүрөйүн дедим эле...

— Бириңиден мен Бакасовдун маселесин өзүбүздүн баштапкы партиялык уюмда кароого уруксат этүүнүздөрдү өтүнөм.

— Анын кажаты жок. Райкомдун бюросунун чечимин кийин партия уюмунун мүчөлөрүнө кабарлап көйсуз. Дағы эмне?

— Мен түшүндүрөйүн деп...

— Эмнени, жолдош Саяков? Бакасовдун антипартиялык жоругу айкындалды. Түшүндүрүсүз эле түшүнүктүү болбодубу. Бул иште сиз да жооптуусуз. Коммунистерди тарбиялоо жумушун таштап салганыңыз үчүн сизди да жазалайбыз. Бул маселени бюргө койбоо жөнүндө

эмне үчүн Сегизбаевди үгүттөйсүз? Кылмышты жашырып калгыныз келдиби? Бейзобразие! Отурунуз!

Талаш башталды. МТСтин директору менен райондук гезиттин редактору Қеримбековду колдоп чыгышты. Алар чогулуп, Танабайды актап кетчүдөй да көрүндү. Қөңүлү уйгу-туйгу болуп басынып отурган Танабай алардын сезүн тыңдаган жок. Ал тек өзүнөн өзү сурай берди: «Өмүр азыгым деген дымагым кайда кеткени? Бул отургандардын эч кимисинин тыяктагы отордо эмне болуп жатканы менен иши жок сыйактуу го? Акмак болгондо мен болупмун да! Колхоз деп, колхоздун кой-козуу деп өмүрүмдү зарп кылып жибербедимби. Анын баары буларга бир тыйын турбайбы. Кайра мен коркунучтуу элемент болуп чыктым. Сая кеткен өмүр деген ушубу? Урдум силерди! Эми мага баары бир, соккула, жанчкыла, тепсегиле,— эгер ошондон өркүнүңөр өсүп кетсе, мен кайылмын. Кана, кууп чыккыла мени! Акыры көрөр күн ушу болсо, аябагыла!..»

Колхоздун башкармасы Алданов сүйлөп жатыптыр. Өн-кебетесине, кол сермешине карағанда бирөөнү аябай согуп жаткан окшойт, бирок кимди айтып жатканын Танабай оболу түшүнө албады. «Кишен... Гүлсары жорго...» деген сөздөр кулагына шак эткенде гана өзүн айтып жатканын билди.

— ...Ошону менен эмне болду дейсиздер? — деп алкынып алыптыр Алданов. — Биз атты кишендөөгө мажбур болгонубуз үчүн бул менин башымды жанчам деп ачыктан ачык коркутпадыбы. Жолдош Кашкатаев, мени коркутканына

күбө өтчүлөр буерде, каалганын нары жагында отурат. Ошолорду чакырууга уруксат этинiz?

— Жок, кереги жок,— деп Кашкатаев жийиркене кабак чытыды. — Ушу да жетиштүү. Отурунуз.

Анан колго салды.

— Бакасов партиянын мүчөлүгүнөн чыгарылсын деген бир гана сунуш түштү. Бул сунушка ким добуш берет, колунарды көтөргүлө.

— Бир мүнөткө, жолдош Кашкатаев,— деп Керимбеков дагы ордунан атып турду. — Жолдош бюро мүчөлөрү, биз азыр оор ката жиберип отурган жокпузбу? Башка да сунуш бар. Бакасовго каттуу сөгүш жарыяланып, эсеп катына жазылсын. Аны менен бирге жолдош Бакасовдун партиялык жана кишилик касиетин кордогону үчүн райкомдун өкүлү болуп барып, жараксыз метод колдонгону үчүн бюро мүчөсү жолдош Сегизбаевге сөгүш жарыялансын.

— Болбогон сөз! — деп бакырып алды Сегизбаев.

— Тынчтаныңыздар, жолдоштор! — деди Кашкатаев. — Сиздер үйүнөрдө отурган жоксуздар, райкомдун бюросунда отурасыздар, тартип сактоонорду суранам.

Эми тагдыр райкомдун биринчи секретарынын колунда калды. Мына ошондо секретарь дал Сегизбаев ойлогон жерден чыга келди.

— Бакасовдун ишин сотко берүүнүн кажети жок деп эсептеймин. Бирок, ага партияда орун жок, ал тууралуу жолдош Сегизбаев туура айтты. Колго салам. Бакасов партиядан чыгарылсын деген жолдоштор кол көтөрсүн.

Бюро мүчөсү жетөө эле. Үчөө «чыгарылсынга» кол көтөрдү да, үчөө ага каршы болду. Каш-

катаевдин өзү калды. Ал бир аз создуктуруп отурup, «чыгарылсынга» кол көтөрдү. Танабай мунун баарын көргөн жок. Кашкатаев катчы келингे карап:

— Протоколго жазыңыз, райкомдун бюросунун чечими боюнча жолдош Бакасов Танабай партия мүчөлүгүнөн чыгарылды,— дегенде гана Танабай тагдырынын кандай чечилгенин укту.

«Бүттү!» — деди ал тула бою муздал.

— Мен Сегизбаевге сөгүш жарыялоону талап кылам,— деп көшөрдү Керимбеков.

Бул сунушту колго салбай кайтарып койсо да болмок, бирок Кашкатаев колго салууну туура көрдү. Мунун да купуя эсеби бар эле.

— Жолдош Керимбековдун сунушун ким колдойт? Кол көтөрүнүздөр.

Бу жолу да үч-үч болуп калды. Бу жолу да 200 Кашкатаев төртүнчү болуп кол көтөрдү. Ал Сегизбаевди сөгүштөн аман алыш калды. «Бул жакшылыгымды түшүнөр бекен... баалар бекен? Ким билсин... айлакер арамза».

Кишилер тарамак болуп орундарынан козголо баштады. Ушуну менен иш бүткөн экен деп ойлоп, Танабай эч кимди карабай эшикти беттей басты.

— Бакасов, кайда барасыз? — деп токтотту Кашкатаев. — Партиялык билетинизди калтырыңыз.

— Калтырамбы? — Бир шумдуктун болгонуна эми гана түшүнгөндөй Танабай энгиреп туруп калды.

— Ооба. Столго коюнуз. Сиз эми партиянын мүчөсү эмессиз, андыктан партбилет алыш жүрүүгө акыңыз жок.



Танабай партбилетин алып чыкмак болуп, койнана кол салды. Өлүк чыгаргандай тунжураган жымжырттыкта ал коюнун көпкө тинтти. Партибилет болсо Жайдар тигип берген булгаары калтага салынып, купайкенин астында, андан ары бешманттын астында, андан ары жектенин астында катылуу жаткан. Бое тагылган калтаны Танабай ичинен асынып, дамаамат жыланач колтугуна катып жүрөп эле. Айтоор бир топто барып алиги булгаары калтаны алышпача чыкты. Колтугунун жүрөк тушун жылдыткан, жан тери синген партбилетти алышпача чыгып, жыпжылуу боюнча Кашкатаевдин муздак жылтыр столуна койду. Столдун жылтыр муздагына колу тийгендө эриксизден өзү да ичиркенип алды. Ошо бойдон эч кимге карабай булгаары калтаны коюнуна тыгып, кетмекке бурула берди.

— Жолдош Бакасов, — деп жан ачыган үн угуду артынан. Ал Керимбековдун үнү экен. — Сиз өзүңүз эмне айта аласыз? Эчтеме айтпадыңыз го? Балким кыйналган чыгарсыз? Эшик сизге жабык болбос, эртеби, кеччи, партиянын катарына кайтып келерсиз деген оюбуз бар. Айтынызычы, азыр кандай ойдо турасыз?

Батман жүк болуп башына түшкөн оор кайтыны аз да болсо женилдетүүгө далалат кылып жаткан бу бейтааныш жигиттин алдында коомайланаңып, жаны сыздап турган Танабай олдоксон бурулду.

— Эмне дейин, чырагым? — деди муңайып. — Буерде баарын айтып түгөтө албасмын. Жалгыз гана айтарым: мен күнөөлүү эмесмин. Бирөөгө кол көтөрүп, тил тийгизсем да мен күнөөлүү эмесмин. Бирок аны түшүндүрүп жеткизе албайм. Ушундай, чырагым.

Секретардын кабинетин жан кыйнаган тунжуроо басып турду.

— Хм. Демек партияга таарындым денизчи? — деди Кашкатаев кыжырлана. — Түшүнбөйт экенсин, жолдош. Партия сага он жол көрсөтүп, соттон сактап калып отурат. Сен ага ыраазы болбой, кайра таарынасын. Демек сен партиянын мүчөсү деген атка чынында да татыктуу эмес экенсин. Андай болгон соң сага партиянын эшиги кайра ачыла койбос!

Сыртты көздөй Танабай райкомдон сабырлуу чыкты. Аябай эле сабырлуу чыкты. Мына ошонусу кыйын болду. Сыртта күн ырайы ачык, жылуу эле, маал кечтеп калыптыр. Ары-бери өз тирилиги менен өтүп жаткан эл. Клубдун алдындагы аянтта чурулдап балдар ойноп жүрөт. Бирок Танабайга бу көрүнүш жек көрүнүп, өзүн да жек көрүп чыкты. Тезирээк тоого житип кетпесе болор эмес. Дагы бир шойкон чыгара элeginde кетип калганын эп көрдү.

Мамыда өзү минип келген аттын жанында Гүлсары байланып туруптур. Эшик-төрдөй чубалган жаныбар, көркөмү келишкен кайран жорго Танабай жакын келгенде аяктарын алметтиме каторуштуруп, жатыркабай, коймолжу-ган кара көздөрүн жалжылдата карады. Танабай айры менен башка-көзгө урганын унуп койгон көрүнөт. Ат деген ошо да...

— Таарынба, Гүлсары, унут, — деп күбүрөдү Танабай. — Менин жайымы сураба, кайгым оор. Айласыз оор... — деп жоргонун мойнун кучактай канырыгы түтөп кетти. Бирок карманды. Өткөн-кеткендерден уялыш, эптеп карманды.

Анан өз атына минди да, тоону карай жөнөп кетти.



Чоро аны Кара-Суунун өрдөшүнөн чыккан жерден кууп жетти. Арт жагынан жоргонун тааныш дүбүртү угулганда Танабай умсунган балача эрдин тиштеп, ичинен сыйдал ийди. Кылчайып караган жок. Өпкөсү кара казандай, ичке толгон ызасы жүрөгүн ачыштырып, көзүн тумандатып барат. Бу келаткан Чоро да мурдагы Чородон таптакыр башка окшоду. Жаначы, Кашкатаев үнүн бек чыгарып, жекирип койду эле, тартипке көнгөн окуучудан бетер бүжүрөп отуруп калды. Минтип каерге барат? Эл ага ишениет, ал болсо чындыкты айттуудан коркот. Керт башынын камын ойлоп, андап басып, абайлап сүйлөйт. Муну кайдан үйрөндү? Макул, Танабай турмуштан артта калган, чарбанын жай адамы. Чорочу билимдүү, өмүр бою әл башкарып келат. Сегизбаев менен Кашкатаевге окшогондордун айткандары бир башка, чындык бир башка экенин ушу Чоро кантип көрүп-билбесин! Жанагылардын сөздөрү сыртынан кооз, ичи чирик, маңызы жок бош экенин көрбей туру дейсинбі? Бу Чоро анда кимди алдамакчы, эмне үчүн алдамакчы?

Чоро кууп жетип, эти кызыган жоргонун башын тартып, катар бастырганда да Танабай бурулуп карабады.

— Ыя, Танабай, экөөбүз бир кайтабыз го десем, карабай кетип калыпсын,— деди Чоро энтигип. — Чыга калсам эле жоксун...

— Сага эмне? — деп күнк этти Танабай бурулбастан. — Жүрө бер өз жолун менен.

— Кел сүйлөшөлүкчү. Нары карабай, бери кара, Танабай. Досторчо, коммунисттерче бир сүйлөшөлү, — деп баштап келген Чоро Танабайдын кесе сүйлөгөн сөзүнөн какап калды.

— Мен сага дос эмесмин, коммунист да большой калдым. Сен болсон алдагачан эле коммунист большой калгансын. Тек ошондой көрүнүп жүрөсүн...

— Бул эмнен, чынынбы? — деди Чоро ындыны өчүп.

— Арийне, чыным. Абайлап сүйлөгөндү али үйрөнө элекмин. Каерде кандай сүйлөп, кандай коюшту да билбеймин. Кош эмесе. Сен түз кетесин, менин жолум бурулуш. — Танабай атынын башын буруп, жолдон чыкты да, кылчайбастан, досунун жүзүн бир жолу карап койбостон тоо таянып кете берди.

Чоро өнү купкуу болуп, бирдеме айтмакка колун созсо үнү буулуп, жүрөк тушун мыкчый бүк түшүп, оозун ачып аба жалмап, жоргонун жалына кулады. Танабай аны көргөн жок.

204

— Ой, жаным,— деп эриндери араң кыбырап, бүрүшүп баратты. — Ой, жаным-ай! Кыйналдын го, кургур! — деди кырылдал таноосу тартылып, көгөрүп баратты. — Тезирээк үйгө Гүлсары, тезирээк!

Түн баскан ээн талаа менен жорго аны айылга алып учту. Эсенин үнү башкача угулуп, илебинен чыккан суук сезим аттын дene-боюна өткөндөй үрөйүн учурду. Гүлсары кошкурунуп алып, кулак жапыра зуулдал баратты. Үстүндөгү адам жаналакетке түшүп кыйналып, жал чайнап, өбөктөгөн бойдон барат. Биш калган тизгин моюнунан саландап, жорго жүрүшүн салды.

XX

Тоого бет алып, Танабай түндөп жолдо бараткан чакта бир атчан иттердин баарын чуулда-тып айыл аралай чаап, эл чогултуп жүрдү.

— Эй, ким бар үйдө? Чык бери! Партиянын жыйналышына жүргүлө, кенсеге!

— Эмне болуп кетти? Түн жарымда кандай шашылыш маселе экен?

— Билбейм,— дейт чабарман. — Чоро чакырып жатыры. Тез келсин деди.

Чоро кенседе отурду. Столго өбөктөй бүрүшүп, дагы эле оозун ача аба жутат, колун коюнуна салып, жыланач көкүрөгүн мыкчыгылайт. Жаны кыйналганда онтоп жиберип, эрдин кесе тиштейт. Өнү көгөрүп, муздак тер исиркектеп, көзү чүнүрөйүп ичине кирип кеткен. Кээде эсенгирей түштөт да, карангы жолдо жорго минип келаткандай көрүнөт. Танабайга кыйкырайын дейт, үнү чыкпай аба чапчыйт. Танабай болсо, коштошорунда досунун жүрөгүнө ийнедей сайылып, чоктой куйкалаган сөздөрдү айтып салып, артына бир кылчайып койбостон кетти. Танабайдын сөздөрү жүрөгүн өрттөп, жанын чыркыратып сыйзырып барат.

Чоро жанаараак ат сарайга жетип жыгылган. Аерде чөптүн үстүндө жатып бир аз эс алган сон атчылар колтуктап буерге апкелди. Үйүнө жеткирип коёлу дешсе, өзү болбой койду. Коммунисттерди чакырып келгиле деп киши чаптырып, эми өзү аларды чыдамсыздана алкынып күтүп отурат.

Кишилерди күтүп Чоро отуру, убакыт деген чиркин бир тамчылап кетип жатыры. Анын энчисине берилген өлчөлүү өмүр ар бир секунд

сайын ачуу, оор тамчы болуп, тырс-тырс таамп, түгөнүп барат. Анын кадырын Чоро эми билип, эми баалайын дегиче өмүр суусу түгөнүп баратканын кара. Өлчөмүнөн көп бербес табият! Тыным албай иш деп жүрө берип, бүт өмүрү байкоосуздан өтүп кетиптири. Ой-максаты көп эле, баары ишке ашпады, бирине жетти, бирине жетпеди. Алпурушту, адал болууга тырышты, бирок кээде таманынан өтпөсүн деп, таштуу жерлерди айланып өтмөкчү болуп, жолунан буйтаган, кетенчиктеген учурлары да болду. Буйтап кетем деген бөгөттү буйтай албады. Бетме-бет чыгуудан жалтанып жүргөн арам күч аны бир күнү жарга такады. Чегинерге жери жок, жарып өтүшкө чамасы жок куруду. Аттин дүйнө, мындей болорун мурдатан билсе эмне, элдин көзүнө тик карап, бетине тик сүйлөөгө мурдатан умтулса эмне...

206

Убакыт чиркин ачуу, оор тамчы болуп тырс-тырс таамп, түгөнүп барат. Кишилер эмне кечикити, ушунча да күттүрөбү!

«Айтып үлгүрсөм экен, – деди Чоро өзүнөн чочулап. – Айтып эле үлгүрсөм! – Үнсүз чыңырып, кыймылсыз тырмышып, өчүп бараткан өмүрдү жанталаша токтолуп турду. Кайраттанды, акыркы жолу бир атып өлгөн аскердей, чымырканды. – Жашыrbай баарын айтам. Иштин кандай болгонун, бюронун кандай өткөнүн, Танабайды партиядан кантип чыгарышканын, баарын айтам. Танабайды партиядан чыгарганга мен макул эмесмин, ошону айтам. Алданов тууралуу оюмду да айтам. Мейли, анын маселесин менден кийин талкуулашсын. Коммунисттер өздөрү чечсин. Өзүм тууралуу да жашыrbай



айтам... Тек үлгүрсөм экен, тезирәэк келсе экен, журт, тезирәэк...»

Бириңчи болуп аялы жүгүрүп келди. Колунда белен дарысы бар. Үрөйү учуп, үн чыгара ыйлап жүрөт.

— Кудай-ай, акыл-эсиң ордундабы? Дагы эле жыйналышка тоё элексинби? Жүр үйгө. Каражы кебетени. Э, кудай жок дегенде өзүндү аясан боло!

Аны угар Чоро жок. Колун силкип коюп, дарысын ичти. Тиши стаканга тийип шакылдаап, суу көкүрөгүнө төгүлдү.

— Эчтеме болбойт, онолуп калдым эми,— деди энтиккенин басууга тырышып. — Сен эшик алдында күтө тур, жыйналыш бүткөн сон мени үйгө алыш кеткидей бол. Коркпо, бара кой.

Сырттан келаткандардын кобур-собуру угулду. Чоро боюн түзөп, оорунун азабын тумчуктурup ичине басты. Акыркы милдетим деген ишин аткарууга белсенди.

— Эмне болуп кетти? Деги жайчылыкпы? — деп сурап атты келгендер.

— Эчтеке болгон жок. Баары жыйналсын, азыр айтам, — деди Чоро.

Убакыт чиркин ачуу, оор тамчы болуп, тырстырыс таамп, түгөнүп баратты.

Коммунисттер жыйналыш болгон сон парторг Чоро Саяков ордунан турду да, баш кийимин алыш коюп, партиянын жыйналышын ачык деп жарыялады...

XXI

Танабай үйүнө түн бир оокумда жетти. Жайдар сыртка фонаръ ала чыкты. Бүгүн кечке ал жол карай берип, көзү тешилген.

Эрине катуу сокку тийгенин Жайдар бир эле карап билди. Танабай унчукпастан аттын ооздугун чыгарып, ээр-токумун шыпсырды. Жайдар жарык кылып турду. Танабай дагы эле лам дебеди. «Байкушум ай, жадегенде райондон арак ичип алса мынчалык кыйналбас беле», – деди ичинен Жайдар. Танабай дагы эле дулдуюп аркасын салат, ал анткен сайын Жайдардын эси чыга берди. Эрине жаңылык айтып кубантайын деп турган ал: аз болсо да жемчөп, саман, сулуунун унун жеткизишти, күн да жылымдал, отуккан козулар көк кубалап оттоп калды демек.

– Бектайдын коюн айдап кетиши. Жаңы чабан жиберишиптири, – деди Жайдар.

– Ошо Бектайынын да, коюнун да, чабанынын да энесин!..

– Чарчадыңбы?

– Чарчадыңбы деп коёт. Партиядан кууп чыышты!

– Акырын, сакманчылар угат.

– Эмнесин жашырам? Иттин көткү шыйрагындай кылып кууп чыгышты. Чала мага! Сага да чала. Экөөбүзгө тен чала болот. Эмне жалдырайсын?

– Жүр, эс алчы.

– Өзүм билем.

Танабай кашарга кирип кетти. Койлорду арапап көрдү. Андан чыгып, ачык короону кыдырды. Аерде жүрүп-жүрүп, кайтадан кашарга кирди. Жаңын коёр жай таппады. Тамакка да карабады, сөзгө да келбеди. Бастьрманын бурчундагы саманга боюн таштады да, тырп эптестен жатып калды. Жашоо турмушу, кубаныч-азабы, тирилик убайымдары, эртенге деген тилек-



тери – баары сокур тыйынчалық болбой калды. Жансерек денесинде жүрөгү гана тил албай қагат, болбосо жашоодон, ойлоодон кечкен чала өлүк жатты.

Ооналактайт, түйшөлөт, уктайын десе уйку келбейт, кайра эле жабалактаган ойлор жанжагынан камалап, қысмактап келе берди. Тигине, боз қыламық кар бетинде карайган из калтырып, Бектай кете берди. Бир қылчайып, сез угуп койбоду. Тигине жорго минген Сегизбаев жекирип-сөгүп, түрмөгө камайм деп алкынып турат. Мына, зыянкеч ким? – Танабай, эл душманы ким? – Танабай болуп, ал райкомдун бюросунда отурат...

Бұттү, бар өмүрү ушул әкен, бұттү. Мындан нары жагы караңғы тунгуюк. Тунгуюкка камалған Танабай айрыны колго алып, мобу тұн баскан дүйнөгө айкай салып сөгүнүп, айры шилтеп жүргүсү келди, караңғыда жардан учуп, арқа-мойну алдында калганча айры шилтеп, бұт дүйнөнү боктоп-тилдеп буркан-шаркан түшкүсү келди.

Болбосо әмне, башка әчтәмә калган жок, өлүм гана калды. Ырас, ушинтип жашаганча, өлүп тынганы жакшы... деп ойлоду көзү илинип баратып.

Ойгонсо, жанчып салғансып башы зилдей. Көпкө әсин жыя албай, әмне болгонун, каерде жатканын биле албай жатты. Жанынан койлор бышкырып, козулар маарады. А, короодо жаткан тура. Сырт шоолаланып, таң сүрүп калыптыр. Әмне үчүн ойгонду? Әмнеге? Ушундан көре биротоло ойгонбай калсачы.

Өлүүдөн башка айла калган жок, өлгөнү жакшы... Анан арыктагы суудан кочуштап ичи.

Жакасы калдыркан муздуу тишиңдырар шыргалан суу салааларынан шорголоп агып кеткиче аптыга жутат. Алаканында калганы менен ысык чекесин чаят да, кайра сузат. Ошентип жатып ичи да, сырты муздады, башы ооруганы басылды. Анан ойлоп отурса, өлөм дегени, өзүнө кол көтөрмөк болгону ақмакчылык көрүндү. Адам баласына бир жолу гана берилген өмүрдү дити барып кантип кыя алат? Сегизбаевге окшогондорго өчөшүп, өмүрдөн аша кечкен болобу? Жок, Танабай дагы жашайт, тоону томкоруп, дагы нечен жумуштарды бүтүрөт.

Үйүнө келип, мылтыгы менен окчонтоюн эч кимге билдирибестен көздөн далдага бекитип салды да, күнү бою тынбай иштеди. Аялына, кызына, сакманчыларга жылуу-жумшак сүйлөп, жадырап жүрүүгө тырышты, бирок алар бирдемeden шекшинеби деп, кайра тартынды. Алар да эчтеме болбогондой, эчтеме билбегендей иштеп жүрүштү. Танабай ичинен ыраазы болуп, баш көтөрбөдү, унчукпады. Жайытка барып, койду айдашып да келди.

Кечке жуук күн бузулду. Жамгырыбы, карыбы, айтоор эмнеси болсо да, түнөрүп келди. Тоо этегин туман каптап, асманды салмактанган кара булут басып алган. Жаны төлдү сууктан сакташтын сары санаа, убаракерчилиги кайрадан жүрөктү мыкчыды. Короону тазалап, астын кургактап саман төшөбөсө, тополон дагы тиер бейм. Танабай да түнөрдү, бирок кечеги окуяны эстебеске тырышып, өжөрлөнө сергек кыймылдан жүрдү.

Каш карайган маалда бир атчан келди. Аны Жайдар тосуп чыгып, экөө сыртта сүйлөштү. Танабай короонун ичин тазалап жүргөн.



— Бери чыкчы, киши келди,— деди аялы ооздон баш багып.

Танабай аялынын бул чакырганын алда бир жаман кабардын жышааны сыйактуу туюп, дениси кичине үркүп койду. Сыртка чыгып, келген киши менен амандашты. Ал коншу кашардагы чабан экен.

— Ой, Айтбайсынбы? Аттан түш. Кайдан жүрөсүн?

— Айылдан. Бир жумуш менен барып калдым эле. Сага айтып кой дешти, Чоронун оорусу катуу экен. Сени келсин деп калды.

«Чоро болбой курусун...» — деп кара казандай болгон өпкөсү кайрадан калдайды. Аны көрөйүн деген көзү жок эле.

— Мен эмне, доктур белем? Оорусу баягы эле кеселидир. Аңсыз да ишим чачтан көп болуп жатыры. Құндүн түрү болсо бу.

— Өзүн бил, Танаке. Барсан-койсон өз эркин, мен милдетимен кутулдум. Қайыр кош. Мен кетейин, түн кирип келатат.

Айтбай темине берип, қайра токтоду.

— Деген менен ойлон, Танаке. Оорусу катуу экен. Окуудагы баласын чакыртыптыр. Станчадан тосуп алууга киши кетти.

— Кабарлап койгонуна ыракмат. Бирок мен бара албаймын.

— Барат, барат,— деди уялганынан Жайдар. Танабай унчуккан жок да, Айтбай узап кеткенде аялына алая карады:

— Сен мен үчүн жооп бергенинди кой. Өзүм билем. Барбаймын дедим — барбаймын.

— Эмне деп атасың, ойлоочу.

— Ойлой турган эчтемеси жок. Жетет! Көп ойлойм деп жүрүп, акыры партиядан да куулуп

калдым. Менин әч кимим жок. Жазатайып төшөктөн турбай калсам, әч ким келбей эле койсун. Жалгыз жатып өлөмүн! – деп колун силкип таштап, короого кирип кетти.

Бирок көнүлү кургур тынч алалбады. Тууган койдун козусун алып, бурчка алпарып жайгаштырып, какшап маараган койлорго кошо бакырып, аларды тұртқұләй аралап жүрүп, өз алдынча күнкүлдөп көёт:

– Ушу жумушун баяғыда эле таштаса го, минтип жаны кыйналбайт эле. Башчы имиш. Өмүр бою ооруп, жүрөгүн мықчып жүрсө да аттан түшпөдү, шордуу. Сени эле мен көрөйүн деп тургандырмын. Таарынсан таарын, мен да таарынычтуумун. Мага әч кимдин жаны ачыган жери жок.

Тұн орноп турду. Кыйырчык кар себелей баштады. Айланы кулак тунгандай жымжырт, кар таруусу тырс-тырс түшкөнү да угулгудай.

Танабай аялы менен сүйлөшүүдөн тайсалдалап, үйүнө кирбей койду. Аялы да келбеди. «Келбесен келбе, – деди Танабай. – Мени зордоп жибере албайсың. Мага эми баары бир. Чоро әкөөбүз бири-бирибизге жат адамбыз. Анын жолу бир башка, менин жолум бир башка. Бир кезде дос элек, эми бүттү. Дос экени чын болсо мурда кайда калды эле? Жок, мага эми баары бир...»

Акыры Жайдар өзү келди. Танабайдын плащын, жаны өтүгүн, курун, колгабын, сыйга киер тебетейин ала келди.

– Кийин, – деди Жайдар.

– Бекер убара болбо, баары бир барбаймын.

– Бол, кечиктирбе, кийин өмүр бою башыны муштагылап жүрбөгүн.



– Эмнеге муштайм?.. Чорону кудай албайт, коркпой эле кой. Бир аз күн жатып, кайра туруп кетет. Баяғы эле оорусу да...

– Ай, Танабай, мен сенден эч убакта эчтеме сураган әмесмин. Бир сураганым ушу болсун. Ачууну мага бер, башына түшкөн кайғынды да мага бер. Барып кел. Кишичиликті унұтпа. Эл бар, жүрт бар...

– Жок, – деп Танабай көшөрө башын чайкады. – Барбаймын. Мага әми баары бир. Сен адамгерчиликти, парзды ойлойсун. Эл әмне дейт дейсин. Әмнен десе ошо десин. Мага баары бир.

– Кой, эсіне кел, Танабай. Мен үйгө барып отту карайын, кийизге чок түшпөсүн.

Танабайдын кийимин калтырып, Жайдар үйгө кетти. Бирок Танабай ордунан козголор әмес. Бурчта отуруп, өзүн зордоп тургуза албады, Чорого айткан сөздөрүн унута албады. Әми барып: «Амансыңбы, ден соолугун қандай, ал-жайыны сурайын деп келип калдым. Әмнен жардам керек?» – деп кашында отурабы? Жок, анте албайт, антип көргөн әмес.

Жайдар кайра келди.

– Али кийине әлексинби?

– Мазамы албачы. Айттым го барбаймын деп...

– Тур өөдө! – деп ачуу кыйкырды Жайдар. Анын буйругуна моюн сунуп, аскерден бетер ордунан атып турганын Танабай өзү да байкабай калды. Жайдар жуук келди. Фонардын мунарык жарығында ачуу-ыза аралаш от чачкан көздөрү жалтылдап турду. – Ырас сен әркек әмес, адам әмес, күнкүл-күйпүл катын болсон, анда сенин ордuna мен барайын. Сен отур ушер-

де мурдуңдун суусун ағызып! Мен азыр жөнөйм.
Тез барып, атты току!

Танабай айтканына көнүп, ат токууга кетти. Кыйырчык кар себелеп турат. Чоң суунун көк ириминдей болуп, тегеректе караңгы түн уу-чуусуз тегеренип турғансыйт. Карапыда тоолор да көрүнбөйт. «Кудай урганда муны карачы, ушу караңгыда эми кайда барат? – деп ойлоду Танабай атты токуп жатып. – Бу долуну эми көндүрө албайсын. Жок, көнбөйт. Өлтүрсөн да көнбөйт бир көгөрсө. Бу түндө адашып кетсе эмне болот? Мейли, өз убалы өзүнө...»

Атты токуп жатып ушинтип ойлоп, анан кайра өзүнөн уялды Танабай: «Мен да бир ай-бан экемин. Таарынычтан макоо боло жаздагамбы. Эл-журтка бечара болуп көрүнүп, менин азап тартканымы карагылачы дегенсип, аягыла дегенсип... эки ортодо аялымды кыйнап... А бай-куштун жазыгы кайсы? Адам сыйгым калбай калганбы? Айбан болуп кеткемби?..»

Ушинтип эки анжы болуп турду Танабай. Жанараак айткан сөздөрүнөн кайтуудан да арданды. Сүзөнөк букача көзүнүн төбөсү менен тиктеп, аялына барды.

– Токудунбу? – деди Жайдар.

– Ии.

– Анда кийин. – Жайдар плащты сунду.

Танабай үн-сөзү жок кийине баштады. Аялы озунуп жумшарганына кубанды. Ошондо да кара күчкө кыйыктанымыш болду.

– Эртең эле барсам кантет?

– Жок, азыр аттан. Кечигип каласын. Тоонун түнү түпсүз иримдей түңгүюк. Жана кыйырчыктаган кар эми зампарлап келди. Экинчи жүз көрүшпөс болуп ажырашкан досунун чакыруу-



су менен жападан жалғыз түн катып Танабай баратат. Лапылдата жааган кар үстү-башына, сакалына жабышты. Аны силкип коёр Танабай жок, өз оюна термелип, ат үстүндө кыймылсыз. Өткөн-кеткен күндөрдү ойлойт. Боз бала чак. Чоро да жаш, айылдын агартуучусу, журттун сабатын ачкан жигит. Чоро экөө бирге комсомолго, андан кийин бирге партияга өтүштү. Чүй каналынын курулушуна барып, аерде экөө бир иштеди. Танабайдын сүрөтү басылган, эпкиндүү иши тууралуу жазылган гезитти биринчи болуп Чоро апкелип, биринчи болуп колун кысып куттуктаган. Анын баары эсинде.

Чорого деп муздалган пейили кайтадан жибий баштады. Жүрөгү кургур чыдабай: «Кандай күндө болду эken, байкуш? Чын эле кыйналып жаткандыр. Болбосо окуудагы баласын чакыртмакпы. Же бир кенеше турган кеби барбы? Акылдашайын дегендир балким...»

Таң атты. Кар деле уюлгуп жаап турду. Танабай атын теминип, желе-жорто жүрдү. Эми тигил дөбөдөн түшсө эле, этекки чоң тектирде айыл. Чоро кантып калды эken? Тезирээк жетпесе болбос.

Аңгыча айыл тараптан үзүл-кесил үн угулгандай болду. Чын этип көккө атып чыккан үн кайта тып басылды, угулбай калды. Танабай тизгин тартып, кулак төшөдү. Жок, әчтеме угулбайт. Жөн эле угулгансыды окшойт.

Дөбөгө чыга келди Танабай. Төмөндө кар жамынган чарбактардын арасында айыл жатат көшүлүп. Бейубак бу маалда айыл ичи ээн, көчөлөрдөн кыбыр эткен жан көрүнбөйт. Тек бир үйдүн алдында гана опур-топур кишилердин карааны, байлоодогу аттардын карааны калдаят.

Ал Чоронун үйү... Мынча эл чогулганы соо эмес го?.. Чыны менен?..

Үзөнгүгө тура калып, көзү көргөндү үңүлө тиктеп, Танабай кар аралаш муздак абадан аптыга жутту да, дөбөдөн кулаган таштай төмөн чапты. «Кантип эле?.. Кантип?.. Жок, кантип?..» Чородон жаман ат угулса, ага өзү күнөөлүүдөй Танабайдын ою уйгу-туйгу болуп кетти. Жалгыз досу Чоро түбөлүк ажырашар алдында келсин деп чакыртса моюн толгоп барбайм деп, өпкөсү кагынып, өтү жарылып отуруп албадыбы. Мына, карабет болсо кантти? Жайдар бетине түкүрсө болмок экен! Бу кандай итчилиги! Өлүм алдында жаткан адамдын акыркы каалоосунан ашкан парз болобу, ошону аткарбаган Танабай ким өзү?!

Райондон кайтканда жорго минген Чоро артынан жете келгенин эстеди. Ошондо Чорого айткан сөздөрүчү! Аны эми өзү әч качан кечире албас!

Жөөлүгөнсүп өзүн өзү сөгүнүп, кар баскан көчөдө күйүп-жанып бараткан Танабай Чоронун үйүн көздөй нарытан бастырып келаткан топ атчанды көрдү. Унчукпай жоон карайткы болуп келаткан атчандар жакындай бергенде жабыла өкүрүк салып, чаба жөнөдү:

— Ойбай, баурым-ай! Ойба-ай баурым!

«Казактар келген экен», — деди ичинен Танабай. Шумдуктун болгонуна күдүктөнгөн көнүлү ошондо ишенди: Чоро өлгөн тура! Күркүрөө суунун өйүзүндөгү казактар Чорону өз тууганындей көрүп, жалпы аймакка кадырлуу киши экенин урматтап, казасына кайгырып, суу кечип, эртөлей жетип келген тура.



«Ракмат силерге, казак туугандар,— деди ичинен Танабай. — Ата-бабабыздан бери кайгырсак кайгыбыз орток, кубансак кубанчыбыз орток, маараке-тойдо байге-жарыш, көкбөрүбүз орток. Ыйлагыла, туугандар, Чородон айрылган биз менен бирге ыйлагыла!»

Ошентти да Танабай танга маалкы айыл ичин жаныртып, боздоп өкүрүк салды:

— Эсил кайран бир боорум-оой! Эми кайдан көрө-йүн! Боорум-оой! Оо-о-ой!..

Ат үстүндө тенселип, дүйнөдөн көзү өтүп кеткен жан досун жоктоп, Танабайдын бели бүгүлүп, кабыргасы сөгүлүп, көзүнөн жашы төгүлдү.

Мына короо-жайы, мына эл. Тигине байлануу турган Гүлсары. Кара жабуу жаап коюптур. Карага кар жаап, эрип кетип жатыры. Ээсиз калган эсил жорго. Кара жамынган кайран жорго, эми ушинтип тул турмак!..

Танабай атынын жалына кулап, кайра түзөлүп, кайра кулап, мууну катуу бошоду. Көз алды туман, адамдар жамгырлуу айнектеги элестердей, туш-тарап өкүрүк.

— Танабайды аттан алгыла! Чоронун уулуна жакын алпаргыла — деди бирөөнүн үнү.

Бир топ жигит аттан сүйөп алып, колтуктаган бойдон калың элди аралатып алып кетти.

— Эсил кайран бир боорум-оой, эми кайдан көрөйүн!.. Кечир, боорум, кечир мени!.. — деп өкүрдү Танабай.

Босогодо дубалга чекесин сүйөп өкүрүп, Чоронун студент уулу Самансур туруптур. Көз жашы көл болуп бери бурулду да, Танабай экөө кучактاشып калды.

— Сен атадан айрылдын, балам! Мен досуман айрылдым! Жетпей калдым, эсил кайран жан досум, кечир мени! — деп боздоду Танабай.

Кишилер келип, экөөн ажыратты. Ошондо Танабай аялдардын арасынан Бұбужанды көрдү. Ал Танабайды карап, көзүнүн жашы мөлт-мөлт төгүлүп турган экен. Танабай мурдагыдан бетер мууну бошоду.

Танабай Чорону жоктоп ыйлап, ага кошо көп нерсени жоктоп жатты. Көзү тирүүсүндө жете келип, көрүшө албай калган досун жоктоп, досуна бетке чапкандай катуу айткан сөздөрүн кайра алалбай калганын жоктоп ыйлады. Кашында турган Бұбужандын бөтөн кишидей турганына жаны кейип, арманда кеткен асыл сүйүүсүн жоктоп, ошол бир алай-дүлөй түндө жоктоп, эми тигинтип Бұбужан жалгыз картайып, жар кызыгын көрө албай кеткен анын жаштыгын жоктоп ыйлады. Кара жабуу жабылып, тул турган Гүлсарыга жаны ачып, өз башына түшкөн ыза менен кордукка жаны ачып..., ушу күнгө чейин ый болуп чыкпай, ичте бүк болуп келген бар азаптозокторуна жаны ачып ыйлады Танабай.

– Эсил кайран жан досум, кечир мени! – дей берди Танабай эки сөзүнүн биринде. Ал азыр жалгыз Чородон эмес, кечиридимди тиги Бұбужандан да, бу Гүлсарыдан да сурап турду.

Бошогон көңүл ичинен: Бұбужан келип соортсо, көзүмдүн жашын арчыса деген тымызын сезим оттү. Бирок Бұбужан басып келбеди, ал өзүнчө ыйлап турду.

Танабайды башкалар сооротту.

– Сабыр кыл, Танабай! Эми ыйлап Чорону тирилте албайбыз! Сабыр кыл!

Бул айткан кайрат сөз Танабайды ого бетер бошотту.

XXII

Түш оогондо Чорону жерге беришти. Боз чан-гыл булуттардын арасынан күндүн көзү өлүмсүк тартып суз көрүнөт. Абада үлпүлдөк кар сәэлдей каалгып, бирок дала токтобой жаап турат. Чорону акыркы сапарына узатып чыккан азалуу эл убай-чубай желе тартып жүрүп, кыла-мык ак кар баскан талаа бетине жаңыдан нук салып аккан куйругу кыска из түшүрүп баратат. Алдыда кыр тактайларын түшүрүп койгон ачык машиненин үстүндө аруу жууп, ак кийизге оролгон Чоронун соөгү жатат. Жанында аялы, балдары, жакын туугандары отуруп барат. Ээрчи-ген эл атчан. Эки киши гана машиненин артында баштарын жерге салып, жөө келет. Бири – Чоронун уулу Самансур, экинчиси – Танабай. Кара жабуу жабылган, бош ээр-токумдуу Гүлса-ры жорго Танабайдын жетегинде.

Айылдан чыккан жол бетине из түшпөгөн. Азалуу узун топ өткөн артта ат туягы эзмелеген кара жол калып жатты. Тирүүлөр көзү өткөн адамдын акыркы жолунун белгисин салып бараткандай. Жол барып дөбөдөгү көрүстөнгө кирди. Чоронун жолу кайрылбас болуп, мына ушерден түгөндү.

Кара жабуу Гүлсарыны жетелеп, жолду катар Танабай ичинен арманын айта жүрдү: «Мына, Гүлсары, экөөбүз Чородон айрылдык. Эми Чоро жок... Кечээги райондон келаткан жолдо сен эмне мага үн салып токтотподун экен? Кудай сага тил бүтүрбөгөн. Мен болсом тилдүү-ооздзуу боло туруп, тилсиз айбан сенден жаман иш кылдым. Досумду жолго таштап, кайрылбастан, карабастан кете бердим. Чорону мен

өлтүрдүм, ырайымсыз ачуу тилим менен өлтүрдүм...»

Көрүстөнгө жеткенче Танабай Чородон кечирим сурап барды. Мұрзөгө Самансур экөө түшүп, Чорону түбөлүктүү мекен-жайына жаткызып болуп да Танабай кайта-кайта:

— Кечир мени, Чоро. Кош! Угар болсон, кечир мени!.. — деп сыйздады.

Оболу ар ким уучтап салган топурак башына жаздык болуп төшөлдү. Анан казанактын оозу бүтөлдү да, чункуруна күрөктөп топурак түшө баштады. Акыры дүмпүйгөн жаны дөбө пайда болду.

Кош, Чоро!.. Кечир, Чоро!..

Кара ашы бүтүп, әл тарап жатканда Самансур Танабайды четке чакырып алды.

— Танаке, сизде сөзүм бар.

Экөө түтүн булаган самоорлордун жанынан, жер кемегелердин тушунан, казганактап турған элдин арасынан өттү да, короодон чыгып, чарбакты аралап, бакка киришти, кол арыкты бойлоп басып, огороддон чыгышты да, сулап жаткан талга отурушту. Тапатандан сөз башталбай ар кимиси өз оюна малынды. «Турмуш дегенин, ушул экен го,— деди Танабай ичинен. — Мына Самансур кечээ күнү ойнот жүргөн бала эле, эми эр жетти. Башына түшкөн кайгыдан ого бетер эсейе түшүптүр. Эми Чоронун ордун басар ушул. Эми экөөбүз тең кишидей сүйлөшөбүз. Тагдырын жөнү ушундай. Атанын ордун уулу басат. Уулдар тукум улайт, аталардын ишин илгери летет. Атасын тартсын, ылайым. Бизден да акылдуу, бизден да билимдүү болуп, бизден бийик көтөрүлүп, өздөрүн да, өзгөнү да бактылуу кылсын бу балдар. Биз ошол үчүн атабыз, бала-



ны бизден мыкты, бизден өөдө болсун деп тиlegenбиз. Түрмүштүн манызы ушунда».

— Самансур, сен эми үйдүн ээси болуп калдын,— деди Танабай сакалын сылай берип. — Чоронун ордуна эми сен Чоро болдун. Чоронун сөзүн уккандай угайын. Сүйлө!

— Мен сизге атамын аманатын айтмакмын, Танаке,— деди Самансур.

Танабай Чоронун үнүн уккандай болуп, селт этип алды. Баамдаса баласы атасын айныбай тартыптыр, айрыкча азыркы үн ыргагы жаш Чоронун үнүндөй. Чоронун жаш кезин баласы көрбөсө да, Танабай көргөн. Атан, өлсө өлсүн, атаны көргөн өлбөсүн деген ушундан белем.

— Кулагым сенде, балам.

— Атамын көзү жумула электе жетип калдым. Кечээ кечинде мен келгенден бир saatтан кийин үзүлдү атам. Актык деми токтогончо акылынан танбай жатты. Сизди, Танаке, аябай күттү. «Танабай кайда? Келе элекпи?» — деп улам сурап жатты. Жолдо келаткандыр, азыр келип калар, — деп биз көңүлүн жубатып отурдук. Кыязы сизге айттар сөзү бар окшоду. Айта албай кетти.

— Ырас, Самансур, ырас. Ал экөөбүз көрүшүп калганда болмок. Эмнесин айтасын. Өзүмдү өзүм кечирбесмин. Мен күнөөлүмүн. Көзү барында жетип келе албаган күнөө менден.

— Ошондо айтып кой, кечирим сурайм андан, мага таарынбасын, райкомго менин партбилетими өзү алпарып тапшырсын деди дегин. Унутпай айт, менин партбилетимди Танабай өз колу менен тапшырсын... Ушуну айтты да, тили байланды. Кыйналып жатты. Өлүп баратып да көзү менен бирөөнү издегенсий берди. Эриндери

кыбырап, бирдеме деп жатты, көзүнө жаш алды.
Биз түшүнбөдүк...

Танабай унчукпады. Сакалын салаалап тарап, бышактап ыйлап отурду. Дүйнөдөн Чоро өттү ушинтип, өткөндө да Танабайдын жартысын ала кетти.

— Айткан аманатына ыраазымын, Самансур. Атана ыраазымын,— деди Танабай ыйлаганын токтотуп. — Мени кыйнаган бир нерсе бар. Мени партиядан чыгарып салышканын билерсин?

— Билем.

— Партиядан чыгып калган мен кантин Чоронун партбилетин райкомго тапшыра алам? Укугуман ажырап отурбайымбы.

— Билбейм, Танаке. Өзүнүз чечиниз. Мен атамын акырет кетер алдындағы аманатын айттым. Атамын аманатын аткарып коюнузду су-

222

райм сизден.

— Сөзүнөн садага болоюн, Самансур. Бирок алигидей баләэге учурап отурбайымбы. Өзүн алпарып тапшырсан кантет?

— Жок, болбайт. Атам да аманатын кимге тапшырарын билип айткандыр. Атам сизге ишенген соң мен ишенбей көёмбу. Райкомдогуларга айтыныз, коммунист Чоро Саяковдун өлүм алдындағы аманаты ушундай болду деңиз.

Таң караңгысында Танабай айылдан аттанып чыкты. Жакшылыкта да, жамандыкта да эр адамдын жан жолдошу, талыбас канаты болгон эсил жорго Гүлсары каткалаң жолдон даңкан аттырып, салып-уруп жөнөдү. Бу жолу ал каза тапкан досу коммунист Чоро Саяковдун бөтөнчө тапшырмасы менен аттанган Танабайды алышпучуп баратты.



Бет алдыда көзгө илинбес жер кыйырынан таң кылайып атып келатты. Ак шоокумдун коюнунан жаны күндүн жарыгы туулуп жатты. Ак шоокумдун коюнунан алтын нур кирпигин ачып, буурул мунарыкка шоола чачып келатты.

Гүлсары кулан ээк таңды көздөй, балбылдап турган чолпон жылдызыды көздөй зуулдап барагат. Ээн жаткан каткалан жол айтылуу жоргонун таптап түшкөн таягынан кол баштаган добулбастай дүпүлдөйт. Танабай жоргону минбегенине көп болгон. Гүлсары баягы эле құсундө экен. Карши соккон жел жоргонун жалын сапырып, Танабайдын бетин аймалайт. Турасы¹ жоюлбас Гүлсары али күч-кубаты кайтпаган, аргымак табында экен, жаныбар.

Жолду катар Танабай ойлой-ойлой башы каткан бир нерсе: Чоронун атайы ага аманат тапшырганы болду. Партиядан чыгып калган кишиге кандай ой менен тапшырып кетти? Сынаганыбы? Же Танабайды партиядан чыгарғанга макул әместигин билдиргениби?.. Эми аныктоо кыйын, кайра сурап алуу жок. Эми эч качан Чоро кайра сүйлөбөйт. Ушундай да ырайымсыз сөз болорбу: «Эми эч качан...» Амал жок.

Жан-жактан түркүн ойлор камалап, унутайын, таптакыр эстен чыгарып салайын деген арманын кайра козгоду. Ушу менен бүттү деген нерселер али бүтпөптүр го. Али Танабайдын айттар сөзү бар экен, коюнуна катып Чоронун керэзин, акыркы аманатын алпаратат. Азыр райкомго барып, ал Чоронун жайын айтат, ким болгонун, ким экенин, элге кадыры өткөн, эмгө-

¹ т у р а с ы – сымбаты, турпаты.

ги синген, жан жолдошун кыйбас киши болгонун айтат. Өзү тууралуу да айтат. Айтпаса болбос, Чоро экөө бир колдун эки манжасы сыйктуу адамдар болгон.

Жаштык чагын, жаш кезде Чоро экөө кандай кыйын-кыстоо күндөрдү баштан кечирип, кандай жумуш бүтүргөнүн да айтат. Райкомдолгулар билсин. Балким түшүнөр. Танабайды Чородон тирүүсүндө да, өлгөндө да ажыратуу болбосун түшүнөр. Тек айткан арманды аягына жеткире угушса экен, кунт коёр кулак болсо экен.

Танабай секретардын кабинетине кантип кирип, алдына Чоронун партбилетин кантип коюп, кантип сүйлөп берерин элестетип баратты. Өз айыбын моюнга алыш, кечиirim сурайт. Иши кылыш партияга кайра алышса болду, антпесе партияда жок жашоосу маанисиз болуп калды.

А әгер: сен партиядан чыгарылган адамсын, партиялык документти апкелүүгө кандай акын бар? – десечи? Сен коммунисттин билетине кол тийгизбешин керек болчу, райкомго апкелип тапшырууга сенден башка киши табылмак, – десечи?.. «Жок, бул иш Чоронун өлөр алдындагы каалоосу! Өлүп баратып, журт алдында айткан керээзи!» – «Анын эмнеси бар экен. Өлүп бараткан адам сандырактап эмне айтпайт», – десечи? Анда Танабай эмне дейт?..

Ал ушинтип ойдун кысмагынан кутулганча Гүлсары каткалаң кара жолдун танабын кыс картып, кең жайыктан сымаптай зыргып өтүп, Кара-Суунун кырына жетти да, эңкейиш ылдыйга куюлуп түштү. Кайран жорго Танабайды райборборго көз ачып-жумганча алыш жетти.



Кантип келип калганын Танабай өзү да байкабай калды.

Танабай көчө аралап бастырып баратканда мекемелердин эшиктери жаныдан ачыла баштаган маал әле. Эч жерге бурулбастан Танабай ак көбүктөгөн армандуу жоргону туура райкомдун алдына жетип бир токтотту. Атты мамыга байлап, үстү-башын кагынып, жүрөгүнүн түрсүлүн токтото албай, Танабай кенсеге бет алды. Эмне дешээр экен? Кандайча каршы алар экен?.. Узун далис ангырап ээн турат. Жер-жерден келчүлөр али жолдо окшойт. Танабай тике Кашкатаевдин кабинетине кирип барды.

- Амансызы? – деди катчы келинге.
- Саламатсыз.
- Жолдош Кашкатаев ордунда бекен?
- Өзүндө.
- Мен ага келдим. Мен «Ак-Таш» колхозу-225
нун чабаны болом. Атамын аты Бакасов.
- Сизди тааныйм, – деп келин бырс этип
койду.
- Таанысаңыз, тиги кишиге айтыңыз, биз-
дин партторгубуз жолдош Саяков Чоро кайтыш
болду. Өлөр алдында партбилетимди райкомго
жеткир деп мага тапшырган. Мен ошол иш менен
келдим.
- Жарайт. Бир мүнөткө күтө турунуз.
- Катчы келин көп күттүргөн жок, бирок ошо
мүнөт ичинде Танабай ордун таппай чыдамы
кетти.
- Жолдош Кашкатаев бош эмес, – деди келин
кабинеттин эшигин ныктай жаап. – Саяковдун
билетин эсеп секторуна тапшырсын деди. Да-
лис менен барып онго бурулсаныз, табасыз.

«Эсеп сектору... далис менен барып, онго... Бу кандай?» – деп Танабай эсендирей түштү. Анан ақырындаап иштин маани-жайын түшүндү да, көңүлү чөктү. – Кантип? Ушинтип эле опонойбу?.. Мен дагы...»

– Жолдош Кашкатаевге айтар сөзүм бар. Көптөн көп суранам сизден. Өтө маанилүү сөзүм бар.

Катчы келин кайсактай туруп кабинетке кирди да, кайта эле чыкты.

– Колу тийбейт. Өтө зарыл жумушу бар. – Анан Танабайга жан тарткандай шыбырады. – Сиз менен сөзү бүтпөдү беле. Сизди кабыл албайт. Кайта бергенинiz он.

Танабай далисти бойлой жүрүп барып, онго бурулду. «Эсеп сектору» деген жазууну көрдү. Эшикten тешик жасап коюптур. Тык-тык گып дабыш берди. Тешиктин капкағы ачылды.

– Сизге эмне керек?

– Билет өткөзөйүн дедим эле. Биздин парторг Чоро Саяков өлдү. «Ак-Таш!» колхозунан.

Танабай койнуна колун салып, боолуу булгаары калтадан Чоронун билетин алышын чыкканча сектор башчысы чыдап күтүп турду. Кечээ күнгө чейин өз партбилетин салып жүргөн булгаары калта, эми Чоронун билетин салып келген калта. Танабай билетти тешиктен сунду.

«Кош бол, Чоро!»

Сектор башкарған аял партбилеттин номерин, Чоронун аты-жөнүн, партияга өткөн жылын жазды. Чоро тууралуу акыркы әскерме жазылгандай болду. Анан Танабайга кол койдурду.

– Бүттүбү? – деди Танабай.

– Бүттү.

– Кайыр кош.

— Кайыр кош. — Тешиктин капкагы тарс жабылды.

Танабай денгиреп сыртка чыкты. Жоргонун чылбырын чечти.

— Бүттү, Гүлсары,—деди жоргого. — Бүттү деген ушу.

Арыбаган аргымак әми аны айылды көздөй алып жөнөдү. Кол чакырып дабыш салган до-булбастын үнүндөй дабыраган дүбүрт астында жазғы талаа каршы жүгүрүп, сыйрым жел аймалайт. Жоргонун жүрүшүнөн Танабайдын жан азабы бастагандай болду.

Ошол күнү кечинде Танабай тоодогу үйүнө кайтып келди. Аялы үндөбөстөн тосуп, атын жылоодон алды.

Эрин колтуктап түшүрдү.

Танабай аялына бурулуп, кучактап көрүштү. Аялы да ыйлап, экөө Чорону жоктоду.

— Чородон айрылдык! Эми Чоро жок, Жайдар. Эми менин досум Чоро жок,— деп Танабай көз жашын көлдөттү.

Анан мөгдөп барып, үй артындағы корум ташка отурду. Ак найза чокулардын артынан кумсарып чыгып келаткан айды карап, жалғыз отургусу келди. Үйдө аялы балдарын жаткызып жатты. Очоктогу оттун чатырап күйгөнү, туурдуктун жыртыктарынан жылтылдаганы көрүнөт. Бир маалда жүрөктү мыжыгып, ооз комуздин зарлаган үнү чыкты. Ызылдан ышкырып шамал соккондой, ай талаада бир адам мункана ырдап, зар какшап ыйлап жүргөндөй туюлду. Дүйнө демин ичине тартып тунжурап, алиги зарлаган адам гана тецирге үнү жеткидей какшап, дүйнөнүн суук койнунаң алда кимди издең жүргөндөй туюлду. Карып киши кайғы-

мунун кимге барып айтаарын билбей чарк айланып, чыркырап ыйлап жүрөт, бирок анын зарын угар жан жоктой. Дүйнө тунжурап жымжырт. Карып киши зарын айтаар жан таппайт, башын катар жер таппайт, тек өз үнүн өзү угуп, боздоп жүрөт.

Танабай да тунжурап угуп отурду. Жайдар атайылап ал үчүн «Карагул ботомду» кагып жатканын түшүнүп отурду.

...Илгери-илгери бир заманда бир абышканын ашкан мерген, көй баатыр жалғыз уулу болгон экен. Баланы жаштайынан мергенчиликке атасы үйрөтүптур. Бала атасынан ашып өтүптур. Көздөгөнүн куткарбай мээлегенин качыrbай атчы экен. Жүгүргөн ан, учкан күш анын огуна жем экен. Тоодогуну тоодон, ойдогуну ой-дон атыптыр. Эчки менен телкини боозуна карбай, улак менен чаарчыгын жаштыгына карбай кыра бериптири.

Ошентип бала мерген Кайберенден тукум койбой, Сур Эчкинин үйүрүн кошо кырып жибериптири. Аягында Сур Эчки Алабаш текеси экөө гана калат. Ошондо Сур Эчки мергенге жалынып жалбарып: кайберен тукуму курут болуп кетпесин, Алабаш текеме тийбесен экен,— деп зарлайт. Бирок мерген жигит Сур Эчкинин зарына кулак салбай, Алабашты сулатат. Алабаш теке аскадан учуп түшөт. Ошондо Сур Эчки жаны кашайып, мергенге капиталын салып туруп айтат: «Эми менин жүрөгүмдү далдал ат, козголбай туруп берейин. Бирок тийгизе албайсын. Бу сенин өзүнө аткан огун болот»,— дейт. Жаш мерген алжыган Эчкинин сандырак сөзүнө күлүп, мээлеп туруп басып калат. Сур Эчки кулабайт.



Караса аткан огу алдынкы бир туягын гана чырпып өтүптүр. Жаштайынан жаза атпаган мерген сестене түшөт. «Көрдүнбү,— дейт анда Сур Эчки, — эми аксаган мени кууп кармап ал!» — «Качып көр эмесе. Өз убалың өзүңө. Кармаган жерден соёмун!» — деп күлөт да, мерген кууп жөнөйт.

Сур Эчки качып берет, Аска-зоону аралап, мерген жигит аны нечен күн, нечен түн кубалайт, такыр жете албайт. Мылтыгын алдагачан таштаган, кийим-кечеси тытылган. Сур Эчкиге жетем менен жүрө берип, акырында бир караса аскага камалып калыптыр. Же жогору чыгып, же төмөн түшүп кетер жолу жок, же онго, же солго бурула албайт, жалама көк асканын боорунда турат тырмышып. Ошондо Сур Эчки айтат: «Бул камактан сен эми кутулуп кете албайсын, эч ким куткарып алалбайт. Кайберендин умай энеси мени кандай зарлатсан, аска таштын арасында сенин атаң да ушинтип зарлап калсын! Карагышым атсын сени, Карагул, карагышым атсын!» — деп карғап, өзү зар какшап ыйлап, Карагул кырган тукумун жоктоп кеткен экен Сур Эчки.

Ошентип не жогору, не төмөн, не онго, не солго бурула албай, кылт этсе учкудай болуп, Карагул мерген жалама зоонун боорунда жарганттай жабышып кала берсин.

Ал учурда атасы ар жерден издең жүрөт. Тоо коюнун тинтип жүрөт. Бир жерден мылтыгын таап, бир баләэ болгонун туят. Аска-зоонун арасын, капчыгайдын ичин койбой тинтип: «Карагул ботом, кайдасын?» деп издең келет. Аска-зоо гана жаңырып: «Карагул ботом, кайдасын?» — деп жооп кайтарат.

Бир маалда: «Ата, мен мындамын!» – деген дабыш чыгат кайдандыр бийиктен. Селт караса, көк тиреген зоонун боорунда жарганаттай жабышып уулу турат.

Жүзүн буруп карай албайт, кылт этсе сөөгү сөпөт болгудай.

– О, байкуш, балам, ал жерге кайдан барып калгансын? – дейт үрөйү учкан атасы.

– Сураба, ата, шумдукту, – дейт уулу теске-ри карап турган боюнча. – Мени буерге каргыш камады. Сур Эчки ушинтип камап салып, кутулгус кылып каргап кетти. Турганым көп күн болду, же күндү, же көктү, же жерди көрө албаймын. Сенин жүзүндү да көрө албай турам. Мени аясан атып ал. Бул азаптан куткар мени, ата. Атып ал да, сөөгүмү терип көөмп кой.

Ата шордуу не кылсын? Зар какшап ары жүгүрдү, бери жүгүрдү, куткарып алар айла таппады. Баласы болсо асканын боорунан: «Аясан ата мени, ата, азап тартпасын десен атып ал!» – деп жалынат. Ата шордуунун сай сөөгү сыйзданап, аргасы куруйт. Кечке чейин колу барбай, акыйып отурат. Күн батар алдында гана көзүн жуумп туруп ок чыгарат. Мылтыгын ташка чаап, кулагап түшкөн баласынын башын кучактап, ошондо минтип ыйлаган экен:

Тагдырым мени, каргады, ботом,
Тагдырым сени жайлады ботом
Кайберен кырып – кыйраттың ботом.
Как баш кылып мени куураттың, ботом,
Аска-зоо, тоону жаңыртып ботом,
Зар какшап минтип ыйлаттың ботом.

Танабай үй сыртында үңқүйүп, элдин эзелки зарын угуп отурду. Карайган тоо башынан каал-

гып чыккан ай мөңгүлүү аскалардын учунан же-
тип илинип турганын карап отурду. Кайрадан
мууну бошоп, өлгөн досунан кайрадан кечирим
сурап отурду.

Жайдар болсо үйдө «Карагул ботомду» как-
шата кагып жатты.

Тагдырым мени каргады, ботом,
Тагдырым сени жайлады ботом...

XXIII

Тан атары жакын. Өлүп бараткан аттын ба-
шында, өчүп бараткан оттун кашында отуруп,
Танабай өмүрүнүн андан кийинки окуяларын
эстеди.

Ошол күндөрдүн бириnde Танабай областтын
борборуна барып келгенин эч ким билген жок.
Акыркы аракети болчу ал. Былтыр райондо
өткөн кенешмеде сүйлөгөн обком секретарына
бир жолугуп көрөйүн, мун-зарымы айтайын деп
чыккан. Бешенеси жылуу көрүндү эле, жардам
берсе ошонун колунан келер деди. Аны маркум
Чоро да, башкалар да мактап жүрө турган. Би-
рок ал кишини башка областка которуп жибер-
генин Танабай обкомго барганда билди.

51
231

– Мурда уккан жок белениз?

– Жок.

– Жумушунуз анчалык зарыл болсо, жаны
секретарга айтайын, кабыл алар, деди катчы аял.

– Жок, рахмат,— деди Танабай. – Мен керт
башымын жумушу менен келдим эле, мурунку
секретарды билчү элем, ал да мени таанычу, баш-
каларды уbara кылганым болбос. Айып көрбөнүз,
жакшы калыңыз. – Обкомдон чыгып баратып

өзү мурунку секретарды тааный турганына, ал киши да өзүн тааныганына шек келтирбеди. Обкомдун секретары колхоздун чабаны Танабай Бакасовду тааныса, анын эмнеси таң калыштуу? Андай эки адам бирин бири таанып, сыйлаша жүрсө, анын эмнеси бар экен? Алиги катчыга ошол үчүн айтты.

Танабай көчө менен автостанцияга келаткан. Пивокананын тушунан өтө бергенде машинеге бош бочкелерди жүктөп жаткан эки жумушчуга көзү түштү. Бири машиненин үстүндө туруп, экинчиси жерден бош бочкени жогору томолотуп чыгарып жатыптыр. Ошол жигит жалт карап, Танабайды көрдү да, өнү өзгөрүп кетти. Ал Бектай экен. Бочкени тиреп туруп, Танабай эмне айтар экен дегенсип, жаман көзү менен тиктеп калды.

232

— Ой, уктап калдыңбы? — деп шаштырды машиненин үстүндөгү шериги.

Таяп турган бош бочке төмөн тоголонуп, аны Бектай чирене түртүп туруп, Танабайдан көзүн албады. Бирок Танабай саламдашкан жок. «Сен буерде экенсин го. Тапкан жерин. Жетишиптирисин. Ичкилик жагына ооган турбайсыңбы... — деп ойлоп Танабай кете берди. Кайран жигит королосун го! — деди да жайыраак басты. — Мыкты эле адам болмок эле... Же кайрылып сүйлөшсөмбү?» Бектайды аяп, кайрылмакчы болду да, эгер түшүнүп турган жолго түшсө, өткөн-кеткенди кечириүүгө ниеттенди. Бирок кайрылбады. Эгер Бектай партиядан чыкканын уккан болсо, экөө жөндөп деле сүйлөшө албайт. Заар тилдүү чогоол немеге Танабай өз тагдырын табалаткысы келбеди, партиядан чыгарылганына карастан кармап калган адал дилин кордоткусу



келбеди. Ошентип кайрылбастан кете берди.

Жолдо бир машинеге түшүп келатып, ойлого-ну Бектай болду. Төмөн сыйдырылган бочкени эки бүктөлө тиреп турup, жаман көзүн айыrbай тиктегени элесинен кетпеди.

Кийин Бектай соттолду. Сотто Танабай Бектайдын оторду таштап кетип калганын гана айтты, башка эчтенке деген жок. Бектай өз каталыгын түшүнүп, күнөөсүн мойнуна алса деп каалады. Бирок Бектай кылган күнөөсүнө өкүнөр ою жоктой.

— Түрмөдөн бошонуп чыкканында мага кел, тиричилик жагын акылдашалы, — деди ал Бектайга.

Бектай жооп бербеди, башын да көтөрбөдү. Танабай эмне демек эле, кете берди. Партиядан чыгарылгандан бери ал өзүнө өзү ишене бербей, кишилердин алдында күнөөсү бардай, корунчаак болуп кеткен. Мындай күндө калары түшүнө кирбес эле башта. Эч ким аны көзгө чукуп, көкүрөктөн итерип жатпаса да, әлден четтеп, сөздөн качып, аз сүйлөп, көрүнбөсө унчукпай жазгана берчү болду.

XXIV

От боюнда сулап, кыймылсыз жатты Гүлсары. Тула боюнан тириүлүк акырындал кетип барат. Кадимкидей кыркыроо кирип, чанагынан чыккан көздөрүнүн өлүмсүк нуру өчүп, төрт аягы тырайып жата берди.

Танабай болсо жорго менен коштошуп, ыраа-зылых сурал, өз ыраазылыгын айтып отурду: «Жаныбарым, буудан туума ат элен. Мага канат болдун Гүлсарым, жолдош болдун, Гүлсарым.

Менин гүлгүн өмүрүм, жаркын жылдарым сени менен кетти. Өмүр бою эстей жүрөрмүн. Мына эми колумда өлүп баратасын, ал ансайын мен өткөндү өксүй эстеп отурам, бууданым. Құлук күнүң кетти, тулпар тушун өттү, Гүлсарым. Кези келсе о дүйнөдөн жолугарбыз. Бирок ал жайда дүбүртүндү уга албасмын, дүйнөнүн дүнгүрөтүп жорго салар жолу жок, түякка такат кылар жери жок, анткени ал жайда жашоо жок. Бирок бу дүйнөдө көзүм тириү кезимде сен өлбөйсүн, дайым менин эсимде жүрөсүн. Сенин дүбүртүң бу дүйнөдө менин өмүрлүк ырым болуп кошо жүрөр...»

Ушинтип ойлойт да, жоргонун жүрүшүндөй зуу этип өтүп кеткен өмүрүнө кейийт Танабай. Жоргосу экөө бат картайып кеткенине кейийт Танабай. Бирок чалмын деп мөгдөп калышка али эртедир. Адамдын картаюу-картайбоосу жашка байланыштуу эмес, көнүлгө байланыштуу. Доорум өтүп кетти, калган жашты улагада жатып тим жашайын деп моюн сунса, анда адамдын чындал картайганы...

Мына азыр, өлүп бараткан жоргосунун кашында отуруп, Танабай бүт өмүрүн көнүлдүн элегинен кайра бир өткөзүп чыкты да, карылыкка мынча тез моюн сунганына өкүндү. Баягы райкомдун бир кишиси аны унутпаганын, атүгүл издеп келгенин, камкордук көргөнүн ойлоп, ошондо анын тилин албай койгонуна өкүндү.

Ал окуя партиядан чыгарылғандан жети жыл кийин болгон. Танабай анда Сарыгоодо колхоздун чөп чабыгына корукчу. Кароолчунун үйүн ээлеп, кемпири Жайдар экөө гана турат. Кыздары окууга кетип, ошо бойдан турмушка чы-

гышты. Уулу техникумун бүтүргөн соң райондо калып, ал да турмуш курду.

Жайдын бир жадыранкы күнүндө Танабай суу боюнда чөп чаап жүргөн. Тамылжыткан керим-селдүү күн, шар аккан суунун шапатасы. Чегирткелер чырылдал, чөп чабыктын гана маалы. Танабай чалдарча ак жекте, ак дамбалчан, көриле шилтесе чалгысы зынылдал, чапкан чөбү жалданып, узатасынан түшүп барат. Өзү да кызыгына кирип калган эле, жакындай келип токтогон Газик машинени, андан эки киши түшкөнүү байкас албады.

— Саломалейкум, Танаке! Иш илгери болсун! — деген дабыш чыкканда башын көтөрсө, мандайында Ыбрайым турат. Қадимкисиндей жапакечтенип, эки бети былтыйып, курсагы чыккан. — Мына, сизди таап алдык, Танаке, — деди жалжая күлүп. Райкомдун секретары өзү издең келди сизди.

«Ой, куу түлкү, ээй! — деп танданды Танабай. — Кайсы заман болсо да жугундусун таап жейт. Жойпуланганын карачы. Мындан ашкан мээримдүү адам жоктой. Чонго күлөганыч, кишинеден алаганыч».

— Амансынарбы, балдар? — деп Танабай алардын колун алды.

— Тааныбадыңызбы, абаке? — деп сурады чоочун жигит. Танабайдын колун кысып туруп.

Танабай бүшүркөй берди. «Кайдан көрдүм эле?» — деп эстей албады. Мандайында тааныш адам турган сыйктуу, бирок аябай өзгөрүп кеткен тааныш сыйктуу. Тепсе темир үзгүдөй жаш жигит, жүзү күнгө тотуккан, көз карашы ишенимдүү, өңү жылуу, үстүндө сур кенен костюм,

башында чий калпак. «Ким болсо да шаардан го...» – деди ичинен Танабай.

– Бу киши жолдош... – деп Үбрайым кыпчыла калды эле;

– Токто, токто, өзүм айтайын, – деп Танабай аны тыйды, анан кылт эткен ойдон ичи жылый түштү. – Тааныдым, балам. Сени кантип тааныбай калайын! Аман-эсен жүрөсүнбү, чырагым?

Бул Керимбеков эле, Танабайды партиядан чыгарып жаткан бюродо тайманbastan жактап сүйлөп, катуу айтышкан комсомолдун секретары ушул болчу.

– Таанысаңыз, анда сиз менен бир аз сүйлөшөр сөз бар. Суу жээктеп басалы. Сиз болсо, чалгыны алып, чөп чаба турунуз, – деди Керимбеков Үбрайымга.

Үбрайым карбаластап кемселин чечкиче шашты.

– Куп болот, жолдош Керимбеков, – деп жалпаннады. Танабай менен Керимбеков чабыкты четтей басып барып, жээкке отурду.

– Мен кандай жумуш менен келгеними ичинизден сезип отургандырысыз, Танаке, – деп баштады Керимбеков. – Сыртыныздан карасам, али тын экенсиз, жаш жигиттей чалгы шилтегенинизди көрүп, кубанып калдым.

– Сени көрүп, мен да кубандым. Кулагым сенде, балам.

– Анда эмесе, сөздүн ток этер жерин айтайын. Өзүнүз билесиз, азыр көп нерсе өзгөрүп, заман түзөлүп баратат.

– Көрүп жүрөм. Айтканында калет жок, чырагым. Биздин колхозду эле карап туруп, көкүрөгү жетик түшүнбөйбү. Жагдай жакшырып келатканы көз кубантат. Кээде ишене ал-



бай кетесин. Баяғы жылдары койчу болуп жүргөн Беш-Теректи жакында барып көрүп, ичим күйдү. Жаны кашар салыныптыр, ұсту шифер менен жабылган, жарты мин кой баткыдай. Чабанга өзүнчө үй, жанында ат сарайы дагы турат. Өнүмдө эмес, түшкө кирбекен иш болуптур. Башка оторлордо да ошондой экен. Айыл ичинде да күндө жанылық. Бара калсан жаны үйлөр туруп калганын көрөсүн. Иши кылышп әлдин әртени да ушундай болсо болгону.

— Биздин да аракет, максатыбыз ошол. Азыр да жетишпей жаткан жаштар көп. Көч жүрөжүрө түзөлөр деген эмеспи. Ал эми менин сизге келген жумушум мындай. Партияга кайра өтүнүз. Ишинизди кайта карайлыш. Бюродо сиз тууралуу сез болду. Жакшылық иштин кечи жок деген эмеспи.

Танабай унчуга албай калды. Қысынып отурду. Кубанып да отурду. Эски күйүттүн орду сыйдалап, жүрөгү мыкчылып да отурду. Қекүрөгүнө кара кан болуп каткан ызалық өйүп чыкты. Бирок эски жаратты тырмағысы келбеди.

— Ықыласыңа ыракмат, балам. Мен сыйактуу чалды унупаганынарга ыракмат,— деп бир аз отурду да, чын пейилин айтты: — Картайып калдым, балам. Эми менден партияга не пайда? Ага мен кандай кызмат көрсөтө алам? Жарамдан чыгып калган чагым. Менин доорум өтүп кеткен. Қенүлүнө алба, балам. Мен ойлонуп көрөйүн.

Танабай райкомго барууга чыгынбай күндө әртөн менен жүрө берди, убакыт өтө берди. Мурдагыдай чапчандыгы жоголуп, ыкшоо тартып калган чагы эле.

Ошентип жүрүп бир күнү аттанып районго бет алды да, жарым жолдон кайра келди. Ал әмне-

си? Кайтканы натууралык экенин өзү да түшүнүп келди. «Алжып баратамбы, бул әмне қылганим?» – деп өзүнө өзү кейип келди. Бирок кайра аттанып барбады.

Ошол орто жолдо эки анжыланып турганда көз учунан Гүлсарынын чаңын көрдү. Чаңынан улам Гүлсары экенин жазбай тааныды. Қийинки кезде жоргону сейрек көрчү болгон. Жайдын кенен, ысык талаа бетинде Гүлсары бөжүп өтсө, артынан чубалжыган боз шалы чан калып барат. Танабай алыстан карап туруп, жаны кейиди. Мурда артта калган чаңы жоргону кууп жетчү әмес. Гүлсары куйруктуу сары жылдыз болуп шыркырап учуп өткөндө чаңы караанына илешпей чубалжып кала берчү. Азыр карап турса, уюлгуган чан бирде жоргону кууп жетип, тумчулап баса калат, бирде жетпей чубала түшөт. 238 Гүлсары улам чаңынан суурулуп чыгат, ага болбой чаңы кайра жете коюп барат. Жаныбар, әми чаңынан кутула албай калган чагы экен. Демек карылыкка алдырып чаалыга баштаган тура. «Ушу күнгө жеттинби?» – деп Танабай өзүнчө туруп кейиди.

Чаңынан кутула албай Гүлсары тозон жутуп, чымыркана жүрөөрүн, ага болбой үстүндөгү киши жан ачытып камчы салып баратканын элестетип, Танабай чыдай албай, тигил атчан алыста баратса да: «Ой, атты чаппа!» – деп кыйкырып, туурадан теминип калды. Бирок жетмек кайда, бара түшүп, тизгин тартты. Анын оюн тиги киши түшүнсө дурус го, а әгер: «Ишин әмне? Кайдан чыккан кожоюнсун? Чабам көём – өзүм билем. Былжырабай жолуна түш!» десечи? Анда Танабай әмне демек?..



Ал ортодо Гүлсары биресе чанга көмүлүп, биресе сууруулуп чыгып, алка-шалка тер менен кара-буурулданып кетип баратты. Танабай көпкө карап турду. Анан аттын башын буруп, айылды көздөй кайра тартты.

«Дооронубуз өткөн экен, Гүлсары,— деп келатты күбүрөп. — Картайыпсыз. Эми биздин керегибиз кимге. Мен да чуркагандан чаалыктым. Төрүбүздөн көрүбүз жакын калган тура, Гүлсары...»

Бир жыл өткөндөн кийин Танабай Гүлсарыны дагы бир көрдү. Жорго арабага чегилип калган экен. Көңүлү дагы бузулду. Карылыгы жетип, иштен чыккан жоргонун мойнуна чириген камыт салынып, чалдыбары чыккан жаман арабага чегилип калганын көрүп Танабай капа болду да, карагысы келбей терс бурулду.

Кийинчөрээк Гүлсарыны дагы көрдү. Көтөнүндө турсиси, ийининде айрык майкеси бар жети жашар бала минип баратыптыр. Атка мингенине маашырланып, жалан согончогу менен теминип коюп, көйрөндөнүп бараткан экен. Ат мингени ушул болсо керек, жоош деп, чобур болгон жоргого мингизишкен окшойт.

— Ата, карачы! — деп мактанды бала. — Мен Чапаевмин! Азыр суудан өтөйүнбү?

— Кана, азамат, көрөйүнчү! — деп Танабай да мактап койду.

Тизгинди кагып, бала атты сууга салды. Гүлсары өйүзгү бийик жәэкке тырмышып чыга бергенде бала шыптырылып сууга шалп түштү.

— Апа-аа! — деп коркконунан бакырып жиберди.

Танабай аны суудан алды да, жетелеп атка алпарды. Гүлсары улам бут оодарып коюп, жалгыз аяк жолдо турган. «Туран жоюлган экен

ээ, шордуум!» – деди Танабай. Картан жоргонун жонуна баланы көтөрүп мингизип койду.

– Бастыр, эми жыгылба. Гүлсары илкий басып кете берди. Тагдыр айдап, Гүлсары акыр соңунда кайрадан Танабайдын колуна тийди. Танабай аны багып-кагып, мал катарына кошкондой болду эле, мына эми Қара-Суунун өрдөшүнөн акыркы жолу араң чыгып, орто жолдо өлүм оозунда жатат.

Танабай райондогу баласына кубанычка барган болчу. Экинчи небереси төрөлгөн. Бир кой союп, бир кап картөшкө алышп, Жайдарга боорсок-нан бышыртып ала келген. Мааним жок деп Жайдар келбей калган, анын себебин Танабай кийин түшүндү. Жайдар жан баласына ооз ачып айтпаса да, келинин жактыра берчү әмес. Аңсыз да ылдый баш, жоош уулу бар эле, ага минтип бейжай, тажаал колукту туш келгенин кантесин.

240 Айтор өзгөнүн көнүлүнө карабас, өз өктөмдүгүн гана жүргүзгөн, бирөөнү кордоп, тепсендиге салбаса башы ооруй турган жандар болот әмеспи. Танабайдын келини да ошондой чыккан.

Бу жолу да Танабай чырдын үстүнөн чыгыптыр. Қөрсө, баласы кызматтан көтөрүлмөкчү экен, бирок анын ордуна башканы көтөрүп коюшуптур. Ошого туталанып отурган келин кайнатасын беттен алды:

– Жылкычылык менен койчулуктан башындар көтөрүлбөс болгон соң башында эле партияга өтүп силерге суутуп койду беле. Акырында партиядан кууп салды, мына силердин кесеп-тинерден балаңар ёсө албай отурат. Ушул кызматында бирөөнүн көзүн карап, бу шордуу эми юмур бою отурат әмеспи. Силердин әмненер кетип жатты эле, бир чал-кемпир жатыры жайлодо, силер үчүн быякта биз шорломой болдук.



Ал анан тили ышкырып жөнөлдү дейсин...

Танабай бекер келген экемин деп, эрдин тиштеп отурду. Келиндин көнүлүн жубатышка бир маалда:

— Андай болсо мен партияга кайра кириү жагын караштырайын, — деп айтып салса болобу.

— Ак эткенден так этип, партия силерди эле күтүп отурат дейт. Чалдыбары чыккан чалсыз партиянын иши жүрбөй калыптыр дейт! — деп келини заарлана бырс этти.

Мандайында какшап отурган өз келини эмес, өзгө бирөө болсо Танабай ушинтип сүйлөттүрө коймокпу? Өз колунду өзүн кантип кесесин? Жаманбы, жакшыбы, чыдайсын да... Үндөгөн жок, айтышпады. Күйөөн өзү болумсуз, ошол үчүн өстүрбөй жатат да, анысы аздык кылгансып, адал адам жакын жолобос сага окшогон ажаан катынга жолукса, ушу жаман кантип ессүн... деп айтуудан тартынды. «Жакшы катын жаман эрди зор кылат, жаман катын жакшы эрди кор кылат» деп эл бекер айткан эместири. Муну да айтпады. Тек; — «Жаман болсо да уулумду катынынын көзүнчө кордобоюнчу, а көрө мен айыптуу боюнча калайын», — деп унчуклады.

Танабайдын ашыгып беймаал жолго чыккана да ошол.

«Албарсты акмак! — деп тилдеп отурду азыр Танабай жол боюнда, от кашында, өлгөн аттын башында. — Сендей албарстылар кайдан чыгар экен? Же өзүндө уят-абийир жок, же адамга ызаат-ыйбаасы жок. Өзүм гана деп, башканы да өзүндөй көрүп... Бирок сенин каалаганың боло койбос. Эл бар, жүрт бар. Мен да керектен биротоло чыгып калган жерим жок...»

XXV

Агарып таң атты. Жерден суурулуп чыккан дай аскар тоолор көрүндү, танабы узарып, талаанын этеги жайылды. Жар башында жаккан оттун быкшыган кору калды. Кор башында тонун желбегей жамынып, ак сакал абышка турду. Эми жоргого тон жабуунун кереги жок эле. Ал башка дүйнөгө кетти, тенирдин жылкысына барып кошулду... Танабай өлгөн атты карап турup, таң калды: жаныбардын арыганын! Гүлсары далбас уруп жатып жан берген калыбында моюну кежейип, башы артка карай чабылган. Жаагында кара так болуп жүгөндүн изи калган. Төрт аягы төрт жакка тырайган боюнча катып калды. Чарт-чарт жарылган түяктарында жешилип бүткөн такалары калды кыймылсыз. Болду! Эми кайта бу кайран түяктар жер баспайт, дүбүрт төгүп даң салбайт. Болду... Бүттү... Кетиш керек. Танабай эңкейип жоргосунун муздаган кабагын укалап, көзүн жапты, көкүлүнөн бир тал кесип алыш, коюнуна катты, анан жүгөндү алды да, жолуна түштү.

Талаа кезип, тоо таянып, жүрүп отурду. Түгөнбөгөн ойлорун ойлоп жүрүп отурду. Карылыгын, ичер суусу, көрөр күнү байып баратканын ойлоуду. Ошондо да желе тарткан тобунан адашып калган күштай болуп жалгыз өлгүсү келбеди. Не болсо да канат кагып бара жатып, көк бетинде үзүлсөм, ошондо бир уядан учуп чыккан сапарлаштарым үстүмөн үч айланып учуп, азалуу үн салып өтсө деп ойлоду.

«Самансурга кат жазайын,— деп көкүрөккө түйдү Танабай. — Гүлсарыны жазайын. Эсинде-би баягы айтылуу жорго? Сенин атаын парт-

билетин мен районго ошол жоргону минип жеткирбедим беле. Сен өзүн узатпадың беле. Кечээ райондон келаткан жолдо ошол жоргом өлдү. Узун түндө көз ирмебей өлгөн аттын башында отурдум, мұлдө өмүрүм чууруп көз алдыман өттү. Жаман айтпай – жакшы жок. Гүлсары жоргой болуп мен да бир күнү ач бел, куу жондо үзүлөрмүн. Самансур балам, мен партияга кайра өтөйүн, ошого жардамдаш. Эчкинин жашында жашым калды. Өмүрүмдүн башында кандай болсом, акырында да ошондой болуп өтсөм дейм. Эми ойлосом, атан Чоро партбилетин райкомго жеткирүүнү бекеринен мага тапшырган эмес экен. Ошол Чоронун уулу сен да Танабай Бакасов деген карыяны жакшы билесин...»

Жүгөндү ийинине арта салып, Танабай тоону беттеп баратты. Көзүнөн аккан жаш бетин жууп, сакалын суулады. Танабай аарчынбады. Бу көз жаш тулпар туума Гүлсарынын азасына аккан жаш эле. Көзү жаштуу, көкүрөгү дарттуу Танабай агарып келаткан танды, тоо бөксөлөй учуп келаткан жалгыз казды карап баратты. Жалгыз каз тобун издең, кууп баратты.

– Уч, жаныбар, уча бер! – деди Танабай. – Канатың тала электе катарынды кууп жет! – Аナン үшкүрүнүп алып, артына бир кылчайды:

– Кош, жаныбарым Гүлсары!

Басып барат, кулагына илгерки ыр угулат.

...Күндөп издейт боз инген ак ботосун, түндөп издейт боз инген ак ботосун, зарлап издейт боз инген. Кайдасың, каракөз ботоюм? Эмчегим сыйздал, сүт агат, аягым ылдый сарыгат, ботоюм. Кайдасың? Үн катчы! Ийиген эмчегинен сүт агат. Ак ботосун издеген ал эненин ак сүтү...



ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР

(*Уулум Аскарга*)

Аксай менен Көксайым
Жер соорусу турбайбы...

(*Кыргыз эл ыры*)

Иовго келип чабарман кабар салды:
«Тукумунду кылычтап кырып салды...»

(«*Иовдун*» китеби)

Кошчулар удаа-удаа жер антарып.
Дыйкандар удаа-удаа үрөн септи.
Көк Тенир үстү-үстүнө жамгыр төктү...
Адамдар үмүт менен жер оодарат,
Адамдар үмүт менен үрөн себет,
Адамдар үмүт менен дениз чалат...

(«*Тхерагатха. 527–536.*
Байыркы Индостан адабиятынан»).

I

Ирик түймө жүн жоолугун ороно салынса да болбой үшүгөн Инкамал-апай өзүнөн бетер көк түмшүк болуп отурган балдарга география сабагында Цейлон аралы жөнүндө узун сабак кызык жомок айтып жатыры. Дубалдагы картадан карасан, Цейлон деген уй желининен тамган тамчы сүттөй болуп, Индостандан чон оке-

анга үзүлүп түшүп турат. Инкамал-апайдын сөзүн уксандырсаң бир укмуш: маймылы бакта ойногон, пилдери токой жойлогон; банан деген мөмөсү шактан ийилип, оозго түшүп турат дейт, дүр-дүнүйе жайнаган, жерден кылтайган өсүмдүгү мөмө-чөмө байлаган жер дейт. Дагынкысы дагы бар: жыл маалы кыш түшпөй, жалаң гана жай болуп турат экен, өтүгүм жок әле, тумагым жок әле, жылаңач әлем деп санаа тартпайт экенсин. Андай болсо да отун-суу деген кыжаалаттыгың да жок. Талаадан куурай оруп, чоң көтөрүм отунду арчынданып үйгө жеткиче өлүп-талбайт экенсин. Ана, жашоо деп ошону айт! Эки колду чөнтөккө салып, чыйт түкүрүп коюп жүрө берет экенсин. Эриксен күнестө, зериксен көлөкөлө. Жай артынан жай келип, күнү менен түнү бирдей жыргал. Ысыласаң керәели кечке сууга кирин. Суудан жадасаң төө күш кубалап ойно. Цейлондо төө күштар болуш керек, аерде болбогондо каерде болмок. Тартандаған бечаралар, төө сынары макоо жан окшобойбу. Бирок Цейлондо тил билген эстүү күштар да бар. Алиги тотукушчу. Кармап алыш, ырдаганды, күлгөндү, ал аз келсе бийлегенди да үйрөтүп, мына ошондо кызыкка батасын. Тотукуш ошондой күш, ар өнөр келет колунан. Айтып жүрүшпөйбү, окумал тотукуштар да бар имиш. Айылдан ким-бирөө Жамбылдын базарынан тотукуш көрүптүр. Тумшугуна гезит кармасаң тим эле шатыратып окуйт дейт...

Эмнесин айтасын, ажайып-укмуштун баары Цейлондо. Кардың ток, кайғың жок, жүрө бер көчөнү как жарып. Бирок, плантатор деген байдын көзүнө чалынба. Колунда дайым узун шапалак дейт, Цейлондуктарды кулдай жумшап,

кулакка чаап иштетет экен. Эзүүчү ит да! Тайманбай барып, чыкыйга бир берсен, көзүнөн от чагылгандай кылып. Шапалагын тартып алыш, өзүн сабап иштетсен. Эзүүчү болобу, капиталисти болобу, көзүнө карабай, ак эмгегин менен нан таап же десен! Болбосо фашист ошо иштебей кутурган арам тамактардан чыгып отурбайбы... Согуштун болгону да ошолордун кесепети... Карабы, бир айылдан эле канча киши фронтто апат болду. Апасынын көзүнөн аккан жашы онталаа, сүйлөбөйт, атаңардан ажырап калсак кан-тебиз дейт. Абысын-ажынга айтыптыр: анда мен чиедей төрт балам менен көргөн күнүм не болот деп, ыйлаптыр...

Үшүп отурган балдардын ичинен бирөө ыкшып жөтөлсө сөзүн токтото калып, өзү далысын күүшөп коюп, суук класста Инкамал-апай Цейлон жөнүндөгү, көк дениз, ысык жерлер жөнүндөгү сабагын өтүп жатыры. Кулагы уккан укмуштарга биресе ишенсе, биресе ишене албай Султанмурат отуру. Цейлондо туулбай калганына ичи күйөт. «Ана турмуш, ана жашоо!» – деп санаасы алыста жүрсө, көз кыйыгы менен терезеде. Мугалимди тиктеп отургансып, бирок байкатпай терезеге көз кыйыгын салып, сыртты карап отура берчү. Азыр сыртта кар учкундап жаап, айнекке тийген кымкары кашектин бурч-бурчуна үйүлүп жатыры. Айнек түнөрүнкү тартып, чет кырындағы жылчыгынан суу сарыгып, сыя төгүлгөн түбүнө тонуп калган. «Цейлондо терезенин деле кереги жок го, – дейт анда Султанмураттын чабыттаган ою. – Кереги эмне? Атүгүл тамдын кереги эмне? Эки талдын башын ийип, чон ала-чык куруп ал да, жашай бер...»



Терезеден үйлөгөн суукка Султанмураттын он капиталы муздагандан муздал баратат. Кашекке тийген шамалдын ышкырыгы кулак түбүнөн ызылдайт. Бирок чыдабаска чара жок, Инкамал-апай аны атайы отургузган. «Балдардын арасында тирикарагы сен эмессинби, чыдаарсын», — деген. Суук түшө электе бул орунда Мырзагүл отурчу, аны Султанмураттын ордуна которгон. Аерге мынчалык суук жетпейт. «Мырзагүлдү деле жаныма калтырып койбойбу, терезе жакка мен эле отурбайт белем,— деп Султанмурат ичинде сыйып калган. Бир партада жанаша отура беришмек. Эми танаписте жанына жолосо маннатай кызарат. Башкалар менен аралашып ойноп жүргөнү, а Султанмурат барса эле кызарып, качып кетет. Артынан кубаламак беле. Анда балдар ого бетер күлбөйбү. Баарынан да береги чунак кыздар саал эле болсо: «Султанмурат + Мырзагүл эки ашык» деп кагаз жазып, партадан партага таратат. Башынан Мырзагүл тартынбай жүргөндө отура беришмек, минтип сөз да чыкмак эмес...

Сыртта кар уюлгуп жаап жатыры. Күн ачыкта карасаң, тоолор даана көрүнүп турар эле. Мектеп айылдан жогору, бийик дөңсөөдө. Айыл этекте. Мектептен карасаң, туш-тарап далай жерлерге чейин алакандын отундай көрүнөт. Тоонун алыссы ак карлуу кыркалары да сүрөттөгүдөй болуп шаңкайып турат. Азыр мобу кар уюлгуган боз мунарыкта береги Улуу-Тоонун карааны араң байкалат.

Бут какшады, кол көк муштум болду. Жон муздал тонуп баратат. Класстын суугу ай! Согуштан мурда класстагы мешке көн жакчу эле. Көмүрдөй ысытчу кой көнү. Эми саман жагып

калды. Саман да отунбу, дуу этип бат күйөт да, жалл өчөт. Бир көтөрүп келген саман эки жагымга аран жетет, анан топонун бырыксытып-быкшытып түтөтүп отурмай.

Кап десен, Таластын аба ырайы деле тиги ысык жактагыдай болсо кана. Аба ырай жакшы, жашоо-турмуш да башкача болмок. Адырадырда пилдер жүрмөк оттоп. Бириң өгүздөй чүлүктөп минип алсан. Минсе эмнеси бар экен. Султанмурат алды менен минмек. Қитептеги сүрөттөй болуп дал көк желкесине, эки калдыркан кулактын түбүнө конуп алып, айылды аралата бастырмак. Эл жарданып: «Карасаңар эй, Султанмурат го тиги, Бекбайдын уулучу, пил минип келатат, ой!» – дешип чуулдал ээрчип жүрсө. Ошондо Мырзагүл да көрүп, ичи күймөк ээ. Чала болмок, сулуу деп койсо, тим эле жанына жолотпой ыргыштап калыптыр... Анда Султанмураттын маймылы да болмок. Гезит окуган тотукушу да болмок. Аларды учкаштыра келмек. Пилдин жонуна бир класс баланы мингизсен да батпайбы. Башкасын билбесе да Султанмурат аны жакшы билет, анткени, пилди өз көзү менен көргөн. Кадимки пилди, маймылды, дагы бир түркүн жан-жаныбарларды Султанмурат көрүп келгенин элдин баары билет. Аны өзү да далайларга далай жолу айтып берген. Э, эми андай болмок кайда...

Султанмураттын эси-көөнүнөн чыкпай калган бул окуя согуш чыгар алдында, согуштан мурдагы жайда болгон. Чөп чабык кез эле. Атасы Бекбай жергиликтүү МТСке¹ Жамбылдан жер май ташыйт. Ар бир колхоз унаа бөлүп берүүгө

¹ МТС – машина, трактордук станция.

милдеттүү. Ошол үчүн Бекбай да тамашага чалып барктана кетээр эле: мен деген көрүнгөн арабакечтин бири эмесмин, мен деген алтынга бергис, күмүшкө көргүс арабакечмин, ойлоочу, арабам, кош атым, менин керт башым үчүн колхоз казынадан каржы алыш жатыры. Банкенин акчасын колхоздун чөнтөгүнө оодарып төгүп берип жаткан киши менмин, билсөнөр. Ошол үчүн колхоздун бухгалтери мени көргөн жерде аттан түшө калып салам берет...

Бекбайдын арабасы да атайы жер май ташыганга ылайыкталып жасалган. Тактасы жок, узун катар эки устун, экөөнүн ортосундагы чункур жүлгөгө темир бочкеден экөө батат. Эң алдындагы «көчүк басар» эки кишилик орун бар. Болгон-турганы ушул. Бекбайдын кошкону тандалма аттар боло турган. Эки ат тең кынык алган, катар желсе жаңылып бут таштабаган аттар. Бири – Чабдар, экинчиси – Чоңтору. Ат жабдыгы да келишкен. Моюнчак менен жан жайышы казыналык. Танке тартсан да үзүлбөйт. Алыс жолдо антпесе болобу. Бекбай ар бир иште тыкан, камбыл киши эле. Аттары дайым таында. Чабдар менен Чоңтору жалын көккө серпип, кызый жүрүп бергенде соорулары бирдей чайпалып, жанаша жорткон эки жолборстай көрүнөр эле. Дөңгөлөктөрдүн калдыртын алыстан уккан адам: ии, Бекбай Жамбылды карай жөнөдү дээр эле жазбай таанып. Бир күнү барып, эртеси келип калчу. Жүз чакырым жерден келатканы сезилбей Бекбайдын аттары тын кайтар эле. Көргөндөр тан калып: «Бекбайдын арабасы темир жол менен келаткандай жүрөт», – деп шыпшынып калат. Таңыркаштын да жөнү бар. Жаман ат тарткан арабанын жүрүшү

дөңгөлөктөрдүн кыйчылдагынан билинет. Тушунан өтүп кеткиче кулак-мээни жеп кетет. Бекбайдын аттары качан көрсөн тын. Жооптуу иштердин дайым Бекбайга тапшырылганы да ошондун улам.

Ошентип мурдагы жылы окуу аяктап, жыдан каникул башталган, бир күнү атасы айтып калды:

— Шаарга алпарып келейинби, ыя?

Султанмурат кубангынан дабдаарый түштү. Ананчы! Шаарды көрсөм дегенде эки көзү төрт болуп жүргөнүн атасы кайдан биле койду. Жаша!

— Бирок сен көп дардандаба,— деди атасы мыйыгынан жылмайып,— ини-карындаштарың туюп калса, экөөбүздү карыш жылдыrbай коюшат...

Мунусу да туура. Үч жаш кичүү Ажымураттын көктүгүн айтпа, жак дегенин бербейт. Атасы үйдө жүргөндө ээрчигени Ажымурат гана. Бекбайдын андан башка баласы жоктой. Кийинки эки карындашы али жерден боорун көтөрө элек бөбөктөр, бирок алар да ыйлап атып атасына бир асылып калышаар эле. Бирок Ажымураттыкы айрыкча, ал атасын мынчалык жакшы көрүп, ач кенедей жабышып аларына коншулар да тан. Аруукан деген коншу кемпирден элдин баары сестенип турушчу, мүнөзү катуу, өзү каржайган сөөктүү, чаңырып сүйлөгөн киши эле. Кээде Ажымуратты тарбайган колу менен кулактан аткып, жекирип калчу:

— Ой, какмаар, бала да үшүнтчү беле, мунун жакшылыктын жышааны эмес! Бир балээ болордо бала үшүнтүп атасына эзилип калчу эле. Тирүү басып жүргөн атасын ойноок бала ушунчалык сагынат деген эмне шумдук, кокуй! Му-

нуңар бала эмей эле балаа! Деги койдурсаңар болбойбу, бул жакшылыктын жышааны эмес, жоругун жолдо калгыр!

«Өз башына көрүнсүн, какбаш!» деп, апасы кемпирдин артынан жерге үч түкүрүп, анан атасына ашкере элжиреп кеткен Ажымуратты көк желкеге бир муштап, үйгө кубалап кирип кетер эле. Бирок Аруу坎 энеге бет келип каяша айттуу жок.

Эми ойлосом, Аруу坎 эненин айтканы тегин сөз эмес экен. Ошондой эле болбодубу акыры. Ажымуратка гана боору ооруйт. Ал азыр эстартып калды, үчүнчү класста окуйт, айрыкча апасынын көзүнчө аяптоор токтоо, бирок акыйып жол карап атасын сагынып жүрөт. Уктаар алдында да келме келтиргенден бетер «Жаттым тынч, жаздыгым – кенч, дилим ак, тилегеним атам эртен келсе экен», – деп шыбырап жатат. Күндө ошол. Апасы үйрөткөн келмени ал ушинтип өзгөртүп алган. Уктап ойгонсо эле баары өзгөрүп калчудай ойлойт.

Иши кылыш тилегине жетсе болду, атасы согуштан аман келсе Ажымураттыкы эле болсун, ушу баласын эле колунан түшүрбөй, мойнуна мингизип жүрсүн. Деги келсе болду. Атасын аман-эсен көрсө, Султанмурат ошол бактысына ыраазы.

Султанмураттын тилегени – баягы жылы атасы Чүй каналынан кайткандағыдай окуя үйүнде дагы бир жолу болсо дейт. Чоң каналдын курулушуна атасы мурдагы жылы жайында арабакеч болуп кеткен. Ошо барган бойдон жайды жайлата, күздү күздөй топурак ташып, жакшы иштегенине стахановчу болуптур.

Үйгө кеч курун келди. Үйдө отурушат эле, көчөдөн дөңгөлөктөр калдырттац, аттардын бышкырганы угулду. «Ата!» – деп чур этишип, сыртка атып чыгышты. Қараса, атасы арыктап, күнгө биротоло капкара болуп тотуккан, куду ынды каранын өзү. Үстүндөгү кийими да мусапырдан бетер самтыраптыр деп, кийин апасы айтып жүрдү. Өтүгү гана жаңы кырым өтүк экен. Бириңчи жетип мойнуна асылган Ажымурат болду. Ошо бойдон жабышып түшпөй койду. А өзү ыйлап жүрөт:

– Ата... атаке... ата... атаке... – дегендөн башка сөз айта албай шолоктоп ыйлап жүрөт.

Атасы аны бооруна бекем кысып, өзү да жашып алыптыр. Аңғыча коншулар жетип келишти. Ата менен баланын учурашканын карап алып, алар жашыды. Апасы болсо жетине албай делбиреп, алдына бир чыгып, артына бир чыгып, Ажымуратты атасынан бөлө албай күйкөлөктөйт:

– Коё бер эми атанды! Болду. Жалғыз сен эмессин ғо. Башкалар да учурашсын. Олда эси жогум ай. Каражы, атан менен учурашайын деп эл келди...

Ажымурат атасынан ажыраар ою жок...

Ушуларды эстеп жүрүп, Султанмурат жүрөгүнөн бирдеме козголуп, ачуу ысык тоголок тамагына келип тыгылганын сезди. Қаңырыгы түтөдү. Оозунун ичи туз даамдана түштү. Эч качан ыйлабайм деп, әрдемсинип жүрбөдү беле. Аны ойлоп, тиштене баш чулгуп алды.

Сабак дале жүрүп жатыры. Инкамал-апай эми Ява, Борнео, Австралияны айтып турган экен. Дагы уксан, дагы укмуш жерлер, суугу жок – түбөлүк жай. Крокодили, маймылы көп, пальма

өскөн кулак уқпаган ажайып нерселер. Кенгүрүсүн айтсан – укмуштун укмушу го. Құчұғұн боор баштығына салып алыш, чаап жүрө берет дейт. Ойлоп тапканын карасан, жок, ошол өзү ойлоптурбу, табияттын жаратканы да...

Султанмурат кенгуруну көргөн әмес. Көрбөгөн нерсени көрдүм демекпи. Бирок көрбөгөнүңө ичи қүйөт. А жанагы пилди, маймылды, дагы бир топ жан-жаныбарларды жакын жерден, өз көзү менен көргөнү ырас. Колун сунса жеткидей әле жерден көргөн.

Эртең шаарга алпарам деп атасы айткандан баштап, Султанмурат жанын коёр жер таппады. Эртени качан болот деп, шаарга качан жетем деп, өпкөсү көптү, бирок мактанып бирөөгө айтуудан тартынат. Ажымурат билип калды дегиче, әмнеге Султанмурат барат, мен барбайм, атам әмне үчүн аны алпарат да, мени алпарбайт деп өнгүрөп ыйлап, чоң чатақты баштады дей бер. Анда кантмек? Ошол үчүн Султанмурат эртеңки сапарга күтүнүп, кымылдалап да жүрдү. Инисинин алдында күнөөлүүдөй кичине коомайланып да жүрдү. Бир учурда ини-карындаштарына айтып алғысы келип, айтып коё жаздал аран карманды. Бирок атасы, айрыкча апасы катуутыйып койбоду беле. Алар билсе да силер жолго чыккандан кийин билсин, болбосо жибербей коёт деген. Ошол үчүн сыр жашырып күн кечкиртиш кыйынга турду, жарылып кете жаздады. Бирок, ал күнү Султанмурат өтө дилгир, өтө боорукер болуп кетти. Үй-тиричиликтин баарын өзү бүтүрдү. Торпокторун жылдырып аркандай кооп, анан огороддо картөшкөнү түптөп жиберди. Киржууп жаткан апасына суу апкеле кооп, кенже карындашы Алматай баткакка жыгылып кал-

са, айттырбай жууп жиберди. Дагы бир топ иштерди бүтүрүп койгонсudu. Кыскасы а күнкү элпектигине, ылдамдыгына апасы да бырс күлүп, жетине албай отурду.

— Атаа кудай жалгагыр ай, бүгүн деги эле карамдуусун го? — деди апасы күлкүсүн жашырып. — Дайыма ушундай болсоң кана. Бирөөнүн суук көзү чалбагай эле. Же шаарга барбай эле койсончу, мага жардамын керек болор?..

Бирок мунусу тим эле сөз болчу. Жол азыкты бая эле камдал, нан бышырып, шишеге май эритип куюп койгон. Дагы бирдемелерди даярдап жүргөн апасы.

Кечкисин самоорду мандайга коюп, эшикте алманын түбүндө чогуу баары ысык нан, бал каймак менен чай ичишти. Атасы кенже балдарынын ортосунда отурду, бир колтугунда Ажымурат, бир колтугунда әки кызы. Апасы чай куюп, Султанмурат пиала сунууда. А оюнда ал эртен жол жүрүп, шаарга бараарын элестетип, көнүлү өрөпкүйт. Атасы да бир-әки жолу ага көз кысып койду. Анан Ажымуратты тамашага чалды:

— Жандай, Ажымтай, карагеринди үйрөттүнбү? — деди чай ууртап отуруп.

— Жок, ата,— деп Ажымурат нааразылана кетти. — Жаман экен эмне. Иттей болуп артыман калбай ээрчип алат да, минейин десем мингизбейт. Откозом, сугарам, бир жолу десен бар эмеспи, мени издеп мектепке жетип барыптыр. Биз танаписке чыкканча терезенин түбүндө күтүп турду, чын, ата, балдардын баары көрдү. Ошенитет да, анан минейин десем эле мөңкүп жыгып кетет...



— Үйрөтүп берер кишин жокпу? — деди атасы кантээр экен дегенсип.

— Мен үйрөтүп берем, Ажыке, — деди Султанмурат токтолбостон. — Сөзсүз үйрөтүп берем...

— Жаша-а! — деп ордунан ыргып турду бала. — Жүр, азыр!

— Кантет, отур ордуна! — деп апасы кагып койду. — Тынч отуруп эл катары чайынды ич, аナン деле күн бар.

Сөз болуп аткан карагер Ажымураттын күнан чыкма кодиги. Аны балдар минип жүрсүн деп жазында Нургазы таякеси берген. Андан бери аяптоор бели катып калды. Эми үйрөтө берсе да болмок, кол арага жарап турмак. Тегирменге эгин жеткиргенгеби, же отун-суу аппелгенгеби, үй-тиричилик майда иштерге, айыл ичинде эшек табылбаган унаа эмеспи. Эшек болсо да кол бала кылып үйрөтүп алгыла деп берген таякеси. Кодикти баккан Ажымурат. Башкаларга ишенбейт, чөп салган да, аркандал отко коюп, кеч убак сугарып келип, байлаган да өзү. Кодигиме тийбегиле деп турат. Агасы экөө бир жолу ушу кодиктин айынан урушуп да кетишкен. Агасы инисин төпөштөп, кайра апасынан жаза тарткан. Ошондон кийин Султанмурат эр болсон өзүң үйрөтүп ал деп карабай койгон. Болбосо өзү тендүү балдардын ичинен Султанмурат торпок-тана, кунан-тай үйрөткөнгө ыкчыл. Бала экен деп санабай, кәэде айылдыктар суралып калышат: «Султан, мобу менин жаман баламын тайын үйрөтүп берчи...» Же болбосо: «Султан, айланайын, мобу бакырчак эшекти бир жөнгө келтирчи. Жонуна чымын кондурбас болду. Сенин колуңсан эле келбесе...» — деп турушат.

Ушундай данкка жеткен Султанмурат өз иинисине жардам бербей койгон, кайра тиги эки-үч жолу кодигинен жыгылып, боз-ала болуп, чекесин томуйтуп келгенде табалап құлгөн, шылдындаған.

— Шашпа, артынан иттей әэрчиғен бу немеден көргүлүктү далай көрөрсүн!.. — деген.

Эми ойлосо чекилик экен, өз үкөсүн көрө албагандай табалап жүргөнү кантип жарапшын. Башта әмнеге ойлободу? Эми әртен шаарга жол жүргөнү турганда, анан қалса үкөсүнөн жашырынып кетип жаткандан Султанмураттын бети чымырады, кечирим сурашқа даяр болуп, үкөсүнүн бар каалоосун бүт аткармакчы болуп турду.

Чай ичилген соң атасы үчөө огороддун этегиндеги майнап суу түшкөн көк майсанга барышты да, оболу майда таштарды терип таштап, анан «карагерди» жүгөндөштү. Ажымурат мартабалап Карагер деп атаган кодиктин эки шалпан кулагынан атасы кармап турду, Султанмурат жүгөн катты. Анан чон намыска белсенген немедей белин бек курчанып, эки алаканына түкүрүндү. Тамаша мына ошондо башталды. Жонуна киши баласы минбей, Ажымуратты әэрчиپ, әркин өскөн тоңкучак макоо эсирип калган экен, эки-үч ирет Султанмуратты таштап кетти. Бирок Султанмурат ықчам эле, жеңил жыгылып, тез ыргып туруп, кайра минип, кодикти жүдөтүп жиберди.

«Аттан жыгылсан жалын төшөйт, төөдөн жыгылсан чуудасын төшөйт, эшектен жыгылсан туягын төшөйт» — деген элде сөз бар әмеспи. Бирок жыгылгандын да әби бар, оодарған кaptай куласан, же кара жанына мұдүрүлсөн деле



онбай каларсын. Султанмурат болсо азоо үйрөтүп, мындайдын далайын көргөн. Карап тургандар кыйкырык-сүрөөнгө алыш, айрыкча атасы боору эзилгенче ичин тырмап күлдү. Тегеректеги балдар да чуркап келишти. Бирөөн ээрчий келген күчүк кодикти кубалап алды. Ал үргөн сайын кодик ого бетер тонкучак атты. Бирок ык ала түшкөн Султанмурат осоавиахимчыларча «ат оюн» көрсөтө баштады: чаап баратып карагерден ыргып түшөт да, кайра ыргып минет, же үстүнөн аша секирип, бир нары жагына, бир бери жагына каргыйт.

Согуштун алдында осоавиахимчы атчандар ушинтип машигышар эле. Сельсоветтин жанынданын чонмайданга жумуштан кайткан айыл азаматтары чогулуп алыш, ат ойнотуп, тизиле сайылган чыбыктарга кылыч чаап, ат жалында ойноп, тегеректеп турган майда балдардын көзүн кызартышчу. Анан мыктыларына алтын чынжырлуу кооз значок тагылчу. Эми ошол жигиттер кайда жүрөт болду экен? Ат ойнотуп чаап жүрүшөбү же окопто тонуп жатышабы? Атчан аскер бул согушка кирбей калды дешет го...

Султанмурат терезеден сыртты карап отуруп, мындай суукта ат байкуш деле үшүйт го деп ойлоду. Танка болсо бир жөн, суук сезбейт. Бирок баары бир аттан артыгы жок!

...Ошентип Ажымураттын карагерин үйрөткөндө бир кызык болгон. Акыры кодиктин үйрөнбөсө аргасы калбады: бастырсан басат, желдирсөн желет, кайрыган жагына жүрөт.

— Кел эми мин,— деди Султанмурат иниси не,— чү де!

Таноолору дердендеп, эки бети тамылжып чыккан Ажымурат карагерин теминип, ары бас-

тырды, бери бастырды, оозун ачкан балдарга көрдүнөрбү менин агам кандай кыйын дегенсип, мактанып жүрдү.

Кеч али жарык эле, кара күүгүм кире элек. Үйгө чарчап, бирок көнүлү ток кайтышты. Ажымурат болсо апасына бир көрүнүш үчүн, карагерин эшиктин алдына чейин минип келди.

Анан эчтемеден кабары жок Ажымурат бат эле уктап калды. Султанмурат өрөпкүп көпкө уктай албай жатты. Эртен шаарга баарын, аерден әмнелерди көрөрүн ойлоп, жүрөгү дүкүлдөп жатты. Үргүлөп баратканда атасы менен апасынын күбүр сөзүн укуту.

— Экөөн тен ала кетсем бири бирине эрмек болот эле, бирок арабада орун жок, кудай ургурдуку,— деди атасы. — Жол алыс, дагы бир үргүлөп кетип, дөңгөлөктүн астында калабы дейм...

— Койчу суук сөзүндү! — деди апасы чыйрыккандай. — Кудай сактасын. Дагы бир сааты чыйканда кенжеңи алпарарсын. Кичине чоноё түшсүн. Мунун деле эр жетиш калган жери жок, жакшылап көз сала жүр, бай болгур...

Таттуу уйкуга көзү илинип бараткан Султанмуратка ата-эненин сөзү жагымдуу угулду, эртен тан эрте атасы экөө алыс сапар жол тартарын ойлоо таттуу болду.

Уктап баратып ал дагы бир жыргал сезимге каалгып учуп жөнөдү. Кантип учушту кайдан билиптири. Адам баласы басат, сууда сүзөт, керек болсо жүгүрө алат. Султанмурат болсо учуп баратты. Күштай болуп канат каккылабады. Кулачын жайып салып, салааларын гана кыбыратып, каалгып баратты. Бу жаркын нурга белөнгөн ээндикте ал өзү кайдан учуп келатканын, кайда учуп баратканын билбеди... Бул учuu



жан-дилиниң учушу эле, эр жетүүнүн учушу эле.

Атасы ийинден ақырын булкуп, кулагына шыбыраганда ал селт ойгонду.

— Тур, Султан, кеттик.

Кайраттуу мурут кытыгылап кулагына тийгендө Султанмурат төшөктөн ыргып тургучакты көз ирмемде атасына ичи элжирип, кандайдыр таттуу сезим көнүлүн сылап өттү. Ушул кайраттуу муруттун кулагына тийгенин, «Тур, Султан, кеттик» деген шыбырын кийин эстеп, канырыгы түтөй сагынып, эт-жүрөгү сыйздал жүрөр катаал күндөр келерин Султанмурат ал учурда билбеди.

Алдагачан турган апасы жаңы жуулган көйнөк, былтыр атасы Чүй каналынан апкелген начальник кийчү чон шапке, ошондон бери катып жүргөн батинке кийгизди.

— Бутуну кыспайт бекен?

— Жок, кыспайт, — деди Султанмурат саал кысып турганын жашырып, бир аз басканда калып алыш кетер деп ойлоду.

Апасына кош айтышып, атасы экөө жер май ташыган арабаны калдыратта көчөдөн чыккан соң айыл этегиндеги чон суудан өтүп баратып, Султанмураттын жүрөгү дүкүлдөдү, аттардын бутунан чачыраган сууга ичиркенип алды да, эми түшүндө эмес, өнүндө чындан шаарга жөнөгөнүнө көзү жетип, көнүлү толкуду.

Жайдын таны кулан ээк салып, ак мунарык шоола асманга жайылып келатты. Күн чыгары алыш, тиги ак мөңгүлүү тоолордун нары терен далдасында күнчүлүк жолуна даярданып, жүзүн чайып жаткансыйт. Аздан соң Ала-Тоонун желкеси менен жарк этип чыга келер. Азырынча айланы мемиреп тынч, аба салкын, алдыда чуба-

лып ак дангыр жол жатат. Атасы экөө айылдан араба айдап чыгып баратканын балдар көрбөй калганына ичи күйөт. Арабанын калдыртына ойгонгон иттер гана уйкусуроо күнкүл үрүп кала берди...

Жол Улуу Тоодон эңкейиштеп, те төмөндө күүгүм көктүн шанында жондонгон Кара Тоону көздөй кашкайып чубалып жатат. Ошол адыр тоонун нары жагында Жамбыл шаары бар. Жол ошол шаарга алыш барат.

Түнү бою отто турган кош ат көкүлдөрүн серипп коюп, божу сезбегендей анда-санда бышкырып, көнүмүш калыбында желе-жорто жүрдү. Экөөнө тен бул жол нечен ирет каттаган тааныш жол. Божуну бош таштаган ээси да өз ордунда, анын жанында отурган бала деле өз киши өндөнөт, эчтемеге алагды кылган жери жок...

Ошентип, дүйнөдөгү көп арабанын бири болгон бу дагы калыбынча калдыртташ жүрүп баратты. Аңгыча оң капталдан, тээ алыскы эки чокунун ортосунан күндүн мурду көрүндү. Жылымта жарык нур абаны толкутуп келип, аттардын жаны нымшыгын сооруларын жаба берди: Чабдар эми торгойдун жумурткасындай буурул тартып, Чонтору болсо жээрде чалыш болуп көрүндү. Жылымта жаркын нур атасынын субагай жаагына сүртүлдү, жүлжүйө тиктеген көзүнүн кычыктырынчагы желе бырыштарды теренирээк чийгендей баса көрсөттү. Божу кармаган тарамыштуу туурук колдору да кажырдуурак боло түшкөнсүдү; жылымта жарык нур аттардын түяк алдына, жолго төгүлдү, дүпүлдөгөн түяктар жарык нур агымында чабак уруп бараткансыды. Жылымта жарык нур көздөргө чагылды, бешенеден дене-бойго тарады. Жы-



лынта жарык нур жер бетине жан киргизип келатты.

Кашка жолдо аткан таң менен чыккан күнгө көнүлү толкуп, жүрөгү өрөпкүп, Султанмурат кенирсип баратты.

— Кандай, ойгондунбу? — деди атасы тамашалап.

— Уктаган жокмун, — деди уулу.

— Анда ме, карма. — Атасы божуну берди.

Мага деле айдатса деп эңсеп келаткан Султанмурат атасына эреркей жылмайды. Өзү озунуп сураса да болмок, бирок бу деген жөн-жай оюн эмес, чоң жолдогу алыс сапар, ошон үчүн атасы ылайык тапканда берер деп үмүттөнгөн. Божу чоочун колго өткөнүн аттар да тыйду, бийлик начарлай түшкөңүнө нааразыланып, каяша кылчудай кулактарын жапырып, баштарын чулгуй бири бирине сүйкөнүп алышты. Бирок Султанмурат божуну катуу силкип, ким экенин сездире:

— Чү, жаныбарлар! — деп кайраттуу үн салды. Эгер ырыс-таалай деген адам үчүн өткөн чагында да, келечегинде да болбой, учурунда гана болчу болсо, ушул күнү, ушул жолдо Султанмураттын кучагы ырыс таалайга толуп баратты. Атасынын жанында өзүн да мартабалуу эр-азамат көрдү. Көтөрүнкү көнүлү жолду катар бөксөрбөстөн бара берди. Арабанын калдырты, балким, башка бирөөнүн кулагынын күжурун алып, кыжырын келтирер беле, бирок Султанмурат жыргалдын бешигинде жаткандай термелди. Арабанын артында уюлгуп калып жаткан чан, чимирилген дөңгөлөктөр бир ыргакка салгандай дүпө-дүп жер сабаган түяктар, тер менен карамай жыттанган жан кайыш ат соорулары-

нан артыла келип, колунда оролуу божу; төбөдө бийик көктө каалгыган ак булуттар, али куурай элек, сүткө толуп турган эки тараптагы кызылтазыл, көк-жашыл калың чөп, суусу жол бети-не жайылып, араба өткөндө дүнкүлдөтө секирткен арыктар, кээ-кээде бет алды оро-пара жолуккан арабалар, салт атчандар, арабаны калбай коштоп, аркы-терки учкан, кээде аттардын тумшук астынан кайыган чабалекейлер – ушунун баары Султанмуратка жыргал менен кооздуктун дүйнөсү болду. Бирок ал мунун баарын териширип ойлободу, анткени, жыргал үстүндө адам ойлонбойт. Дүйнө ушундай болуп курулган э肯, башкача болушу мүмкүн эмес деп гана туюк сезди бала. Атасы да баардык аталардын мыктысы, башкача болушу мүмкүн эмес деп тыйду баланын жүрөгү.

262

Атүгүл тетиги калың эрменден, же чачыраткы өндөнгөн куурай чөптөн бир ырын тынбай сайраган сары боор, кара баш чымчыктарды карачы. Султанмурат жакшы көрөрүн алар билип сайрап жаткандай. Сарайгыр деп бекер аталган эмес го, өмүр бою: «Чү, чү, сарайгыр! Чү, чү, сарайгыр!» деп, көрүнбөгөн Гүлсары айгырын теминип бараткансыйт. Бирок, бу чымчык ар бир тилде ар башка сайрайт дейт.

Бир жолу айылга кино келип калды. Кино-механиги бакылдаган орус жигит э肯. Султанмурат айланчыктап, куту-табактарын ташышып берди эле, кечинде жардамчы кылыш алды. Султанмурат динамо-машинаны бурайт, андан электр тогу пайда болуп, лампочка күйөт, лампочканын жарыгынан актаган дубалга экран түшөт, экрандан кино көрүнөт.



Ошол киномеханик күндүзү чымчыктын үнүн тыңшап калды да, сурады:

- Тиги сайрап жаткан кайсы чымчык?
- Ал сарайгыр,— деди Султанмурат.
- Эмне деп сайрап атат?
- «Чү, чү, сарайгыр!» – деп.
- Ал эмне дегени?
- Билбейм. Орусча, кыязы; «Но-о, но-о, желтый жеребец!» болот го.

– Биринчиден айгыр сары болбойт. Бирок мейли дейли. Анда «чү-чүлөп» кайда барат?

– Сары айгыр минип, кыз оюнга баратам деп ойлойт дешет. Бирок айгыры чарчап, такыр жете албайт экен. Ошол үчүн «Чү, чү сарайгыр!» деп калган дейт.

– Мен башкача уккам. Бир базарда бу чымчык кумар ойноптур. Утмак болгон экен, бирок ута албай калыптыр. Ошол үчүн: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» деп какшап калган экен. Акыры үч сомун утмайынча ушинтип сайрай берет экен.

– Качан утат?
– Эч качан. Кыз оюнга да эч качан жетпегени ошол.

– Кызык...

Кызыгың кургур, өзү кол башындей боло турup, атагы ар элге тараганын кара.

Жолду катар сарайгырлар сайрай берди. Султанмурат күлүп кыйкырды:

– Жүргүлө биз менен, базардан үч сом утуп аласынар!

Чымчыктар бирде: «Чү, чү, сарайгыр!» десе, бирде: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» деп сайрай берди.

Султанмурат шаарга эрте жарыкта жетишке ашыкты. Күн көтөрүлүп, чоң шашке болуп кетти. Султанмурат аттарды чү деди:

— Чү, чү, сарайгыр! — деп Чабдарга айтты. — Чү, чү, торайгыр! — деп Чонторуга айтты. Атасы кой деди:

— Анча кууба. Аттар өзү билет. Жүрүшүнөн жазбай этин сактап баратпайбы.

— Кайсынысы мыкты, ата, Чабдарбы, Чонторубу?

— Экөө төң мыкты. Жүрүшү да бирдей, күчү да бирдей. Машинеден кем тартпайт. Ач кылбай, кор кылбай, багып, абзелин мыктылап турсан ара жолго таштабайт. Жангашерик жаныбарлар. Былтыр Чүй каналына барбадыкпы, саздак жер болот экен. Арабалар белчесинен батып, дөңгөлөктөрү көрүнбөй калчу. Аерде тыгылдын дегиче бүттү, жумуш токтогону, айланын кеткени. Аナン мага чуркап келишет, айланып-кагылып жардам сурашат. Сазга таштап кетмек белен, Чабдар менен Чонторуну чыгарып барып тыгылган арабага кошом. Мал болсо да адамдан эстүү, жаныбарларым, тыгылган арабаны чыгарыш милдет экенин таман астынан түшүнөт, эт оорутуп камчы чаппайм, үн салып коём, болду, жан кайыш үзүлбөсө жер тиштеп тизелей калып жатып, сууруп чыгып кетишет. Чон Чүйдө бул экөөнү баары таанычу, Бекбай, аттан жолдуу экенсин дечү. Жолдуу болсом болгондurmун, бирок ат кордогон жолдо калат деген, табын таап, жакшы баксан, ат адамдын канаты да, кубаты да. Эч жерде кор болбойсун, жолдуу болгонун ошол.

Чабдар менен Чонтору баягы эле камчы салдырбас көнүмүш калыбында желе-жорто барат-



ты. Экөөн сөз кылып атабы, мактап атабы, иши жок. Кулак түп, колтуктары тердеп чыкты, ага деле карабай көкүлдөрүн серпе ылаалап, жүрүшүнөн тайбай барат.

— Ата, кайсынысы улуу? Чабдарбы, же Чонторубу?

— Чонтору үч жаш улуу. Байкуш карылыгы билинип, кээде бурандай калып жүрөт. Чабдар болсо күчкө толуп турган кези. Ишке бекем, чапсан ылдам. Муну минип улакка түшсө да болот. Илгери мындай атты эр жигиттин жан жолдошу деп койчу.

Ичинен Чабдарды көп жактырып жүргөн Султанмурат ою туура чыкканына кубанып калды. Буурул тартып, Чубак баатырдын эле Қөк тулпарындай, деп койду ичинен. Қөркүү, күчтүү, кыялыш да жакшы, жоош.

— Мага Чабдар көбүрөөк жагат, — деди Султанмурат атасына. — Чонтору ачуулуу го, жакындаасак акшыя калат.

— Ачуулуу эмес, эстүү ат, — деди атасы күлүмсүрөп. — Куру-бекер асыла бергенди жактырбайт. — Саал унчукпай калып, дагы айтты. — Экөө тен мыкты.

Уулу да макул болду.

— Экөө тен мыкты, — деп атасынын сөзүн кайталап койду да, божу силкти.

Бир аз жүрө түшкөн соң атасы:

— Кана, токtotчу, божуну тарт,— деди да, аттар жүрүшүн басандатып, токтой турган болгондо акырын ышкырып күтүп турду. — Аттардын бейшеби толду, бирок айта албай баратышат. Байкаш керек.

Айткандай эле дангыр жолдун үстүнө шаркырата көө беришти. Тозон болгон көпшөк чаңсары көбүктөнүп, көөп чыкты.

Андан нары жол уланды, эңкейиштеп кете берди, артта калган Улуу Тоо улам алып жатканы менен, арттан калкалап жабыла ат бастырып келаткан баатырлар окшоп кетет.

Түш ообой шаардын чет-жакасындагы бак-дарак көрүндү. Жолдогу жүргүнчүлөр да көбөйө баштады. Атасы божуну өз колуна алды. Анысы да туура болду, Султанмураттын көнүлү шаардын ызы-чуулуу кызыгына оогон эле. Аркытерки жүргөн калын эл, катар турган калын там, жыты да бөтөнчө, кызыл-тазыл өң-түспөлү да бөтөнчө чон шаар агыны катуу дайра мисал Султанмуратты чабындыдай калкытып, толкундап толкунга серпип алыш жөнөдү.

Жамбылдын Атчабар деген чоң базарына көчмө ажайыпканан орнот калган экен, өзү тендүүдөн эч ким көрбөгөн укмуштарды Султанмурат мына ушерден көрдү. Жолу болгондо да ушунчалык болорбу; өмүрүндө шаарга бир келсе, адам түгөл көрбөгөн түркүн жан-жаныбарлары менен ажайыпканан турса, ал аз келген-сип, тегерегине айланкөчөк-селкинчек, кыйшык күзгү, дагы бир шумдуктарын орнотуп койсо,— мындан ашкан да бак-таалай болорбу...

II

Күлкүканага Султанмурат үч жолу кирди. Боору ооругуча каткырат да, сыртка чыгып кичине эс алыш, кайра кирет. Өз кебетесине өзү күлөт: бирде ырсайып, бирде быркыйып, бирде сөйрөйүп, деги айтып бере албайсын. Кантин ойлоп табышты экен деп таң калат, башыны муштагыласаң да оюна келбес.



Арабасын чайканачы тамырына көздөтүп кюоп, атасы уулун базар аралатты. Оболу атасынын тааныш өзбектери менен учурашып чыгышты. «Ассалоому алейкум. Бу менин уулум!» – дейт Бекбай. Өзбектер орундарынан тура калып, колдорун бооруна алып, Султанмураттын саламын урмат менен алик алышат. «Өзбектер кичи пейил калк келет», – деп атасы корстон. «Көрдүңбү, сени бала деп санабай урмат көрсөтүп жатышат...»

Анан базардын соода-сатык катарларын кыдырышты, дүкөндөрүн аралашты, баарынан көнүлгө толгону ажайыпкана болду. Жарданган калың топтун арасында түрткүлөшүп жүрүп, баардык капастарын, уяларын, камактарын көрүштү. Пил, аюу, маймыл – не бир түркүн жан-жаныбарлар турат...

Баарынан да Султанмураттын эстеп калганы пил болду: жашыл ыраны күйгөн боз дөбө түстөнүп, опол тоодой зор неме узун түмшугун жерге жеткире саландатып, кенебестен чайпалып турат. Укмуш болбосон көё кал! Элейип карап турган көпчүлүк өз ара ардемелерди айтып жатышат. Пил өзү чоң туруп, дүйнөдө корккону чычкан дешет. Жинине тийбегиле, кокус чынжырын үзүп алып, бүт шаардын ташын талкан кылат дейт бири. Көп сөздүн ичинен Султанмуратка жакканы бир өзбек карыянын айтканы болду: дүйнөдөгү эң акылдуу айбан ушу пил, дейт ал. Карагайчылар иштеткенде түмшугу менен кулач жеткис жоон устундарды көтөрүп ташый берет. А эгер кароосуз калган балага жыланбы, же дагы бир коркунуч келатса, баланы акырын түмшугу менен кучактап көтөрүп кетет имиш.

Бул ангеме атасына да жагып калды. Ал улам шыпшынып коюп, таң кала башын чайкайт: «Уктунбу?» – дейт уулуна. – Ой тобо, не деген гана укмуш жок бу дүйнөдө».

Өзгөчө эсине батып калганы, албетте, кыйышык күзгүлүү күлкүканы болду. Өз кебетеңе өзүң боорун эзилгенче күлгөнүң кызык экен...

Султанмурат эки-үч партадан нары отурган Мырзагүлдү кыйыгын сала карап койду. «Сени ошо күлкүканага алпара турган экен!» – деди ичинен табалагандай. – Сулуусунган сени ошондо көрөт элем. Кебетени кыйышык күзгүдөн бир көргөн соң минтип ыргыштабай калат элең, го». Бирок бул оюна кайра өзү онтойсуздана түштү. Мырзагүл ага эмне жамандык кылды эле мынчалык табалагыдай? Өзүнчө жүрөт, көп кыздардын бири, азар болсо сулуулугубу? Ырас, классаты кыздардын сулуусу Мырзагүл. Ошонусуна жазабы? Өйдөсүнгөн жок, кәэде «жаман» деле алыш калат.

Бир жолу сабакта Мырзагүл күзгү каранып отурган жеринен эже күзгүсүн алыш койгон. Өнүбашына каранышка али жашсын деген. Ошондо Мырзагүл байкуш кулагынан бери манаттай кызарып, ыйлап ийе жаздаган. Султанмурат болсо эмнегедир аяп, болушкесү келген. Каранса эмнеси бар экен, кокус колуна тийген күзгү болсо каранбайбы...

Султанмурат азыр кызды дагы бир карады да, аяп кетти. Қөгөрүп, бүрүшүп, көзү суу түбүндөгү таштай жылтылдаш нымданышып отурат байкуш Мырзагүл, же ыйлап отурабы. Анын да атасы менен агасы согушта... Ай, Султанмурат, акмак элесин да, оюна жаман алыш байкуш кызды...



Класстагы балдардын көпчүлүгү жөтөлүп отурат. Султанмурат да жөтөлүп койбайбу? Анан ал кара күчкө ыкшып жөтөлүп, ойдолоп жиберди. Эмне, башкалар жөтөлүп жатканда ал жөтөлсө болбайт бекен? Инкамал-апай кыйык сала бир карап коюп, сабагын уланта берди.

III

Ажайыпкана менен күлкүканага моокулары канган сон атасы экөө түртүшмө базарга барышты. Аерден үйдөгүлөргө аргандай базарлык алышты. Ажымуратка кадимки нагандай жалтылдаган оюнчук наган, эки кызга разинке боолуу кызыл-ала эки топ. Разинкесинен тартып койсоң топ өзүнөн өзү секирип турат. Апасына жоолук, анан дагы татты, чай дегендей...

Ошентип базарды түгөл кыдырып, баарын көрүштү, карусель деген тегеретме селкинчекти да көрдү Султанмурат. Бирок түшкөн жок, түш деп атасы да айтпады. Бу кичинекей балдардын оюну деди атасы, сен жигит болуп калбадыңбы, эми бир жылдан кийин колукту алыш берем. Мунусу тамашасы го. Ошентип карусель селкинчекти карап турганда атасы кой, жөнөйлү, деди, нефтибазага кечигип калабыз, күн баткыча бочкелерге жер май куюп алыш, жолго чыгышыбыз керек. Чын эле күн кечтеп бараткан. Нефтибазага келишкенде күн шаардын нары четине ылдыйлап, дигерге жакын калды. Базадан чыгып шаарды четтей жүрүштү да, жолдогу бир чайканадан палоого тоюп алышып, айыл кайдасын деп жөнөп беришти.

Күүгүм талаш шаардын четинdegи калың бакдарактан чыгып, күндүзгү келген чоң жолго түшүштү. Жайкы чөптүн жыты аңкып, кебездей жумшак кеч болуп турду. Жол боюнdagы саздан бакалар чардайт. Аttар эртең мененкидей желе-жортпой, эки чон бочкенин оордугу сезилип, жай баратты. Араба термеген сайын кечке чарчаган Султанмурат үргүлөй берди. Чарчабагандачы, бүгүнкүдөй күн өмүрүндө башынан өткөн әмес. Атасынын ийинине жөлөнгөн бойдон катуу уйкуга кетти. Кээде ункур-чункурда араба секирсе гана көзүн чоң-чоң ирмелеп ойгоно калып, кайра кирпиги ылдый тартылат. Бирок ошо көшүлүп бараткан көз ирмемдин ортосунда көнүлүнө балкыган ой сызылат: бу дүйнөдө ата деген болору жакшы тура. Атасынын ийинине жөлөнүп укташ бейкапар, бейкут уйку экен. Араба жайбаракат кылдырттап, аttар дүпүлдөтө жер муштап кетип барат.

Канча жол жүрүшкөнүн Султанмурат билбей калды, бир оокумда араба токтоп, дөңгөлөктөрдүн кылдырты басылды. Жымжырт боло түштү. Атасы уулун арабадан көтөрүп кетти.

— Эр жетип калган тура, уулум, — деди бооруна кысып баратып.

Анан Султанмуратты чөмөлө чөптүн түбүнө жаткызды да, купайкесин үстүнө жапты:

— Сен уктай бер, мен аттарды чыгарып, отко көюн. Уйкунун шириндигинен Султанмурат көзүн ача албады. «Бу дүйнөдө ата деген болору жакшы тура...» — деген ой гана көнүлүнөн дагы сызылып өттү.

Атасы батинкесин чечкенде ойгонду. Бүгүн аябай кысып жүргөн эле батинкеси. Аны атасы кайдан биле койду?



Такатсыз агымга калкып жөнөгөндөй болуп, бүткөн бою магдырап Султанмурат кайрадан уйкуга кетти. Апай төштүн туланын көл бетиндей толкутуп желаргы жүрүп жаткансыды. Туланды жирей чуркап, кәэде боюн таштап аласалып, кайра тура жүгүрүп өзү бараткансыйт. Қалың тулан үстүнө жылдыздар жаап турду. Тигинде-мында үнсүз шыркырап күйүп келип жылдыз түшөт. Султанмурат жүгүрүп жеткиче жылдыз өчүп калат. Ал түш көрүп жатканын туюк сезип уктай берди. Кәэде гана чала ойгонуп, уйку-соонун ортосунда суулуктарын шылдырттатып, тушоолуу аттар андасанда бир секирип коюп, чөмөлөнү тегерене жашаң чөптү күртүлдөтө оттоп жүргөнүн кулагы чалат. Атасы жанында жатканын, экөө ээн талаада түнөп калышканын, азыр көзүн ачса көктөн учуп турган жылдыздарды көрөүн ал туюк сезип жатты...

Бирок көзүн ачкысы келбейт, көшүлткөн уйкунун таттуулугу ошончолук эле. Түн жарымы оогондо Улуу Тоодон сыйдырым жел урду. Чыйрыккан бала жылып отуруп, атасынын колтугuna кирди. Уйкусуроодогу атасы уулун кучактап, бооруна кысты.

Ээн жолдун боюнда, айдын талаа бетинде, ачык асман астында ата-бала уктап жатты...

Ушул түнкү жылдыздуу уйкуну кийин Султанмурат нечен ирет сагынып эстээр...

Аркан бою жерде бөдөнө таң атканча тынбай бытпылдыктап чыкты...

Бөдөнөнүн баары бактылуу го кыязы...

IV

— Султанмурат, сага эмне болду? — Инкамал-апай партасына чукул келгенде Султанмурат аран әсин жыйды.

— Эчтеме,— деп актантансып Султанмурат ордунан турду.

Класс баштагыдан бетер муздал турган. Демейки жөтөл, кәэ балдардын күлкүсү угулду.

— Бир туруп жөнү жок жөтөлө кетесин, анан суроо сураса укпай калганына жол болсун? — Инкамал-апай нааразылана сүйлөндү да, чыйрыгып ийнин күйшөп койду. — Андан көрө саман апкелип, от жакчы. Султанмурат дилгирлеңе жүгүрдү. Ананчы, мындай тапшырма сабак учурунда дайыма боло бербейт. Көбүнese дежур балдар танаписте апкелип от жагат, сабак учурнда алагдылык болчу эмес.

Султанмурат сыртка атып чыкты. Қар учурган шамал бетке урду. Мына сага Цейлон!

Султанмурат саман жыйиган бастырмага жүгүрүп баратып, жарадар аскер, колхоздун башкармасы Тыналиевдин аттан түшүп жатканын көрдү. Жаш чагында ушинтип мунжу болуп келген жигит. Эки-үч кабыргасын алыш таштаган имиш. Согушта десантник экен, парашют менен секирип жүрүптүр. Согуштан мурун агроном болчу дешет. Султанмурат ал кездегисин билбейт. Согуштан мурдагы турмуш түш сыйктуу, андай бейкутчулук болду беле, жок беле, ишене да албайсын...

Самандан чоң кучактап келип, Султанмурат класстын эшигин буту менен ачты. Балдар күбүршыбыр болуп, жандана түштү.



— Тынч, алаксыбагыла! — деп тыйды Инкамал-апай. — Султанмурат, акырын жумушуну иштей бер.

Мештеги төпелөмө күлдүн ортосунда жаш балының тыноосундай бүлбүлдөгөн чок калыптыр, бир тутам тамызғы саман салып, Султанмурат ошол чокту үйлөп жатып тутандырды. Анан тутанып алган соң саман өзү эле дуулдал күйүп берди. Мештин оозунан жылуу илеп урганда класс да жанданды.

Артында күбүр-шыбыр көбөйүп, кээде акырын күлкү угулуп жатканга Султанмурат бир кылчайып, эрдин тылтыйткысы келди. Анатайга окшогондорго муштумун кезеп койгусу да келди. Башкадан да ошонуку өтүп жүрөт. Балдардын эн улуусу, он беште, айласыз керкейет. Мырзагүлгө көп тийишчү болду. Анатайга эки салаанын ортосунан бармагын көрсөтүп койсо болот эле: «Me!» — деп. Бирок айла жок, апай катаал. Анын үстүнө курулай капа кылгысы келбайт. Кийинки күндөрү согуштагы жалгыз уулунан кат албай мүнкүрөп жүрөт. Уулу артиллеристтердин командири экен. Апай жетине албайт. Эри бирдемеге чалынган го, согуштан мурун эле жок болуптур. Эмнеге чалынган эл да сез кылбайт. Ошондон кийин апай шаардан айылга келип, мугалим болуп калыптыр. Уулу Жамбылда педучилищада окуп жаткан жеринен согушка кетиптири. Терезеден почточуну көрүп калса эле апай балдардын бирөөн чуркатат. Чуркаган бала колуна кат тийгидей болсо, кайра класска учуп кирет. Атүгүл балдар өз ара кезектешип да алган. Кат келген күн майрам. Инкамал-апай шашып-бушуп алакандай катты бир сыйра окуп чыгат да, кайра башын көтөр-

гөндө карасан, класска жаңы мугалим киргендей боло түштөт. Буурул чачынын кылайган талын аспиеттеп жоолугуна кымтып, кубанып турса, кошо кубанасын, кокус башын өөдө көтөргөндө көздөрү жашылданып турса жүрөгүн мыкчылат.

– Балдар, баарынарга салам айтыптыр! Ага-йынар аман-эсен, согушуп атам дейт! – Кубанычка үнү дирилдейт.

Анда балдар да апайдын кубанычын бөлүшүп, мугалимине жапырт умтула карашып, жүздөрү жаркып жылмайып отурушат.

– Кана эмесе, балдар, сабагыбызды уланталы, – дейт апай кайра.

Мына ошондон кийин сабактын көркү чыгат, апайдын ой-кыялышы канат байлагандай көкөлөп, балдарды кошо күүлөнтүп, ээрчитип алыш учат. Айтканынын бардыгы көнүл менен көкүрөккө батып, класс бүтүндөй азгырылып, жетеленип калат.

Бирок кийинки күндөрү апайдын ою бир жерде эмес...

Ошол үчүн болуу керек, азыр да завуч коштогон башкарма Тыналиев класска кирип келгенде Инкамал-апай үрөйү учуп, доскага кетенчиктей берди. Ошондо да кайратын жоготпой:

– Тургула, балдар. Султанмурат, ордуна бар, – деди. Мештин оозун жаап, Султанмурат партасына барды. Киргендер саламдашты.

– Саламатсызбы! – деди класс.

– Бирдеме болдубу? – деди Инкамал-апай үнү буулуп.

– Жаман кабарыбыз жок, Инкамал-апай, – деп башкарма көнүл тынчытты. – Мен жумуштап келдим. Балдар менен сүйлөшөр сөзүм бар. Са-

багыңыздан алагды кылганымы кечирип коюнуз, уруксат алдым,— деп завучка башын жансады.

— Маанилүү сөзү бар экен, — деди завуч. — Отургула, балдар.

Класс отурду.

Бу башкарма согуштан кечээ күзүндө гана келгени менен әлге бат алынды, чон-кичине менен тааныш болуп кетти. Демек азыр таанышканы келбегендир. Таанышкыдай эмне, жетинчи класстын окуучулары айыл ичинде көзгө урунтуу журт, башкарма байкабай калмак беле. Бу балдардын ар кимиси менен үйүндө, жолдон жолукканда, же кенсеге чакырып деле сүйлөшсө болмок. Азыр сүйлөшөр сөзүм бар деп, өзү сабакка кирип келгенин түшүнүү кыйын болуп турду. Жай мезгили болсо да бир жөн эле, а кезде балдар бүт колхоздо иштейт, азыр кыштын кыраан чилдесинде эмне сөзү бар болду экен?

— Келген жөнүм мындай,— деп баштады Тыналиев кадала тиктеген балдарды кыдырата карат, кыйранын сездирбешке боюн түз карман. — Мектебиңер суук экен, бирок самандан башка берер менде отун жок. Саман деген саман да, дүрт эте күйүп, кайра жалп өчүп жаткандыр. Көндү болсо тоодогу кыштоолордон оболу төөгө артып түшүп, анан арабага жүктөп келчү элек, өткөн күздө ага кол жетпеди. Жарамдуулардын баары согушта. Жамбылдагы алып-сатарлардан алган эки тонна көмүр, аны дүкөнгө деп бекитип отурам. Ошол кызыл кулактардан темир да сатып алгам дүкөндүн жумушуна. Кызыл кулактардын эсебин кезеги келгенде көрөрбүз, азырынча айла жок, абал оор, согушта да абал оор. Былтыр эки жүз гектар жерге күздүктү кем ай-

дап калдык. Бу да болсо согуштун кесепети. Бирок баардык кемчилигибизди согушка шылтап коюп, жыл сайын кемий берсек, бизди ээрчип башка колхоздор да кемигенден кемисе, анда душманды кантип женебиз. Мындай күчтүү жоону жениш үчүн наныбыз да, огубуз да мол болуш керек. Мына менин келгеним да ушул түйшүк менен. Кээ биринер азырынча мектепти көё тургула деп айткым бар. Эртең эле жаз кирип келет, биздин болсо али кошко салар аттарыбыз даяр эмес, ат эмей эле сүлдөрү калган бир жаныбарлар жүрөт. Ат жабдыгы деген жок, соко, сеялкаларыбыз ремонттолбостон кар алдында жатат... Буга эмне үчүн жан күйөт дебейсинерби. Алиги күздүктөн айдалбай калган эки жүз гектар кемчилигибизди жаздык менен жабыш керек. Согушта алган буйруктай кынк этпестен аткаар иш. Демек өз күчүбүз менен пландан ашык эки жүз гектар жаздык айдашыбыз керек. Эки жүз гектар! Билдинерби? Буга күчтүү кайдан алмакпыш, кимге таянмакпыш? Мына ошол үчүн акылдашып отуруп, жаз жарышына даярданып жаткан аракеттен тышкary дагы бир бригада кошчу даярдайлыш деген бүтүмгө келдик. Айдоо алыс, Аксайда. Аялдар бара албайт. Башка жарамдуу эл жок. Эмне кылмакпыш? Ойлоп-ойлоп отуруп, акыры окуучу балдар, сilerден жардам сурайлы дедик...

Мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма. Аскерден кие келген боз шинели үстүнөн түшпөгөн, көк тумагы башында, асынма сумкасы капиталында, өзү жаш болсо да караганы катаал, кабагы түнт, кабыргасы кем капиталына кыйрандай баскан, бет отунун сөөгү чыгып, арыктап калган башкарма ушинтип сүйлөдү...

Артындағы тактада географиялық карта илинүү. Алиги жер үстүндөгү бейиш жайлар Цейлон, Ява, Суматра, Австралиялар тартылған картанын түбүнө туруп алыш, мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма.

Мешине саман жагылған, күлү жерге бырыксып, бирок табы балдарды жылыта албаган класста туруп, мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма. Тетиги алыскы Аксайга барып кош айдалап, жүздөгөн гектир дың бузуш керек деп сүйлөп жатканда оозунан көк буу чыгып турду...

Мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма...

Сыртта күн ого бетер борошолоп, кар уюлгуп, айнектин жылчыгынан шамал үйлөп турат. Сыртта көрпөчөсү кар болуп, жал-куйругу сапырылып, башын шамалдан ката албай тыбырчылаган башкарманын атын Султанмурат терезеден карап отурду. Ат байкуш да үшүп турду...

Цейлонду эмне қыласың быяк минтип атканда...

— Мен жыргап кеткенимен сilerди окуунардан ажыратып жаткан жокмун, — деп сүйлөдү Тыналиев. — Башка арга жок. Кичине эмессиңер, туура түшүнгүлө. Согуш бүтөр замат, же андан деле мурун мектебинерге өзүм кайра апкелип, окуунарды уланткыла дейм. Ага чейин сilerдин мойнуңарга тагылған милдет ушул...

Андан кийин завуч сүйлөдү. Завучтан соң Тыналиев дагы сүйлөдү. Мен барам, мен, деп балдар туш-тараптан кол көтөрө баштаганда Тыналиев сөзүн дааналады:

— Окуучулардын баары эле мен айткан ишке жарай берет деп ойлосонор жаңыласынар. Жаман окуган бала жаман иштейт. Экинчиден, жакшы окуган бала кийин батырак жетишип

кетүүсү да женил болот. Кана, Султанмурат, класстагы балдардын ирдүүсү сен окшойсун...

Балдар чуулдап калды...

— Баарыбыздан Анатай улуу. Жакында он алтыга чыгат.

— Мен жашын сурап аткан жокмун, жарамдуулугун, бой-келбетин айтам. Мына, сен, Султанмурат,— деп башкарма кайрадан ага кайрылды,— былтыр огородуну айдап жүрдүн беле?

— Ооба,— деп Султанмурат ордунан турду. — Арал көчөнүн огороддорун да айдап бергем.

— Төрт аттуу, эки тиштүү кош беле?

— Ооба, эки тиш, төрт аттуу болчу. Бирок мен убактынча эле жардам бергем. Сартбайдын кошу болчу. Аны согушка алыш кеткенде Чекиши аксакал мени айда деген.

— Билем. Ошол учун сенден баштап отурам, — деди башкарма.

Балдардын баары Султанмуратка кылчая карады. Мырзагүл да карап калганын көрдү Султанмурат. Кыздын караганы бөтөнчө эле. Каараын карап, кайра өзү кызырып отурду. Уят кылба дегенсип карады. Султанмурат коомайланып, жүрөгү дүкүлдөп чыкты.

— Мен да кош айдагам! — деп ордунан кыйкырды Анатай.

— Мен дагы, — деди Эркинбек.

Дагы башка балдар обдулуп үн катышты.

— Тынчтангыла, — деди Тыналиев. — Бир баштан киреличи, балдар. Бул иш оюн эмес. Кана, окуудан баштайлы. Султанмурат сенин окуун кандай?

— Алынча, — деди Султанмурат.

— Алынчан кандай?

— Анча жаман эмес дейм.

— Бирок анча да жакшы эмес дебейсинбі,— деп кошумчалады баятан бери унчукпай турған Инкамал-апай. — Дайыма айтам го, тырышсан алдаганча мыкты окуур элең. Жөндөмү, түшүнүгү мыкты. Бирок көзү китепте болсо, ою талаада.

— Ушундай де,— башкарма ойлонуп калды. — Мен сени балдардын алды деп жүрсө... Болуптур. Атан согушта. Демек атандын құлазығын өзүн даярдайсың. Анатай, сенин ахыбалың канда?

— Ошондой эле,— деди Анатай ордунаң күшөлө туруп.

— Демек биринерден бириңер узабапсына да. — Тыналиев күрсүнүп койду, токтоло калып, улантты: — Окуунун баркын мектепке кайра келгенде билесинер. Өз башыман өткөн. Саал болсо, окубайм иштеп кетем дечү элек. Бирок ойлоп көргүлөчү, жалаң ишке туулуппу дейм? Кандай дейсин, Анатай?

Анатай жооп берчүдөй бирдемелердин башын чалып келип, акыры мойнуна алды:

— Билбейм.

— Мен дагы билбейм,— деди Тыналиев. — Эгер согуш болбогондо мен дагы окуйт элем.

Класс құлұп калды. Чопчон эле киши, дагы колхоздун башкармасы, окуйт элем дейт, балдар ушуга құлұшты. Өздөрү окуудан жадап жүргөндөй құлұшты.

— Эмне құлөсүнөр? — деди Тыналиев құлұмсүрөп. — Чын айтсам, дагы көп-көп окуйт элем. Аны силер кийинчөрээк түшүнөсүнөр.

Сөз чаргыттап кеткенден улам балдардын бирөө башка суроо катты.

— Агай, сиз самолеттон секирдиниз беле?

Тыналиев башын ийкеди. Бала дагы сурады:

— Ой-ээй! Корккон жоксузбу? Мен бир жолу тамеки сарайдын үстүнөн үймөк чөпкө калтырап атып араң секиргем.

— Секиргенбиз, балдар. Албетте парашют менен,— деп түшүндүрдү Тыналиев. — Парашют ачылганда боз үйдөй болуп калат, желбоосунан кармап алыш, каалгып түшө бересин...

— Билебиз, билебиз, — деп класс гүүлдөдү.

— Биз десант элек, парашют менен секирчүбүз.

— Десант деген эмне? — деди бир бала.

— Десант эмне дейсинерби? Өзүнчө маанилүү тапшырманы аткара турган ыкчам, тайманбас отряд болот, аны же душмандын тылына таштайт, же дагы ушундай бир ишке жумшайт, ошону десант дейт. Түшүндүнөрбү?

Класс унчукпады,

280 — Десантта он чакты эле аскер, же миндерген аскер да болот, — деп Тыналиев кайра түшүндүрдү. — Десант душмандын тылына түшүп, өз алдынча согуш жүргүзөт. Кеп ушунда. Түшүнбөсөнөр анда жайынча дагы бир келип айтып берем. Азыр ишибизди унутпайлы. Анатай отур, эмне турасың? Сенин атаң да фронтто жүрөт.

— Менин атам да?

— Менин да!

— Менин атам!

— Менин атам да!

Тыналиев колун көтөрдү:

— Баарын билем, балдар. Керээли кечке колхоздун иши менен алек болуп жүрүп, башканы билбейт деп ойлобогула. Ким согушуп жүрөт, ким госпиталда жатат, баарын билем. Силердин ар киминерди билем. Ошол үчүн мандайынарга келип турам. Демек, Анатай сен дагы атана

гүлазыкты өз колун менен даярдаш үчүн окууну таштай турасын. Бир жыл болобу, эки жылбы, аны көрөбүз.

— Мен дагы! Мен! Мен да! — деп бир тобу орундарынан ыргып турғанда баштады.

Мындай учурда ар кимиси өзүнө эр көрүнөт эмеспи. Окубайсын, ат минип кош айдайсын деп жатса, андан артық жыргал барбы?

— Жок, отургула! — деп Тыналиев балдарды араң тынчытты. — Чуру-чуу менен иш бүтпөйт. Мурда кош айдал көргөндөр гана барат. Мына, Эркинбек, сен кош айдагансың ээ? Сенин атаң Москвандын алдында курман болду. Билем. Көп-көп аталар менен агалар окко учту. Эркинбек, сен да бизге кошуласын. Жардамдаш. Окуу ордунан кошко чегилет деген ушул. Айла жок. Апаңа мен өзүм айтып түшүндүрүп коём...

Андан соң башкарма дагы Эргеш менен Кубаткулду тандап алды, эртең менен ат сарайга нааратка¹ келесиндер деп, жөнөп кетти.

Бүгүн мектепке башкарма келгенин Султанмурат апасына жатар алдында гана айтты. Эртеден кечке уй фермада иштеп чарчаган апасы чекесин укалап отуруп укту. Ал ортодо Ажымулат тентек так секирип сүйүнүп кетти:

— Жаша! Окуу жок, атка минип, кош айдайм! Мен да барам!

— Сабагынды бышыктадыңбы? — деди апасы жүзүн үйрүп.

— Бышырдым.

— Анда жат кынк этпей! Уктуңбу!

Анан бир оокумда кыздарды уктатып кооп Султанмурат да уктап жатат дедиби, чыракты

¹ наарат — наряд.

өчүрөр алдында эки алаканына чекесин таяп алыш ыйлады апа. Уркуйган арық ийиндери гана дирилдеп, үн чыгарбай буулугуп, көпкө ыйлады апа. Султанмураттын жүрөгү өйүп жатты. Туруп барып, апасын жайкап, жылуу-жумшак сөздөрүн айтып, соороткусу келди. Бирок анте албады, жөн койду. Апасы азыр баарын ойлоп, күйүп отурган чагы да: тиги кан күйгөн согуштагы атаны, балапандарча оозун ачкан быяктағы төрт баланы, кароосуз калган үй-жайды, күндөлүк көр оокаттын кыйынчылыктарын... дагы-дагы канча убайым-санаа апанын башын маң кылып жатпады...

Бирок, аял байкүш аял экен да! Көп ыйлашат аялдар. Инкамал-апай да башкарма кеткен соң өзүнөн өзү ката болуп, сабакты унутуп койду. Танаписке конгуроо кагылганын да укпастан столдо ойго чөгүп отура берди. Мугалим апайы туруп кетмейин балдар да былк этпеди, баары жалдырап отурду. Бир маалда гана Инкамал-апай эсине келип, туруп жөнөдү да, эшикке жеткенде кармана албай ыйлап жиберди. Үйлаган бойдон кетти. Унутуп кеткен картаны Мырзагүл алпарып, ал да кайра көзүн кызартып келди. Ырас, аял деген бечара жан. Боорукер келишет, ошол үчүн ыйлай беришет. Болбо со анчалык мүнкүрөп эмне, согуш узап эле кетсе бир жыл, эки жыл жүрөр, аナン кайра мектепке бара бермей да...

Сыртта кар борошолоп турганын тыңшап жатып ушундай ойлорго чырмалган Султанмурат акырын уйкуга кетти.

Эртеси ойгонсо кар дале жаап турат. Жел токтобоптур, күрткү үстүндө кар тозону удургуйт. Асман көрүнбөйт, жааган кардан теребел боз

чаар. Ат сарайга жеткенче Султанмурат көк муштум болуп чыкты.

Тыналиев башкарманын ойлогон иши кечээ Султанмурат элестеткендөн алдаганча кыйын э肯. А дегенде эле Чекиш деген чокчо сакал сары чал төртөөнө бирден нокто карматты. Анан башкарма баш болуп, баары эски ат сарайдын короосуна киришти. Кар баскан чоң короо-до акырлардын түбүндөгү кашекти искеғилеп, сүлдөрү калган аттар жүрөт. Аттар жайкысын семирип, кышкысын этинен түшөрү баштан белгилүү, бирок мобулардын кайрымакка илинер эти жок, аркайган сөөгүнө жабышып териси калыптыр. Жайы менен жан терин чыгара иштетип алышп, кышында чоң короодогу сүрмө топко коё беришкен тура. Чөп салган, көз салган эч ким болбогондой. Жем-чөп тартыш экенин белгилүү го, болгонун жазгы кош айдоого сактап отурушат, бирок аттар мындай абалга жетет деп ким ойлоптур.

Балдар оозун ачып туруп калышты.

— Эмне алаясынар! — деп чаңкылдады Чекиш чал. — Силерге буерде Манастын тулпарларын таптап туру дедиңер беле? Четинен кармап ала бергиле, тандаганынар ошо болот. Жыйырма күн эле жакшы баксанар ушул көтөрүм аттардын ар бири оюн салып чыга келет. Айтты-айтпады дээрсинер! Чыдаганга чыккан* аттар булар, караган көз, баккан кол болсо, көрөт эленер!

— Кармагыла, балдар! Керектүү жем-чөбүн бүт беребиз. Кана, ар ким төрттөн ат алгыла! Жактыргылачы кана, көрөйүн, — деди башкарма.

* чыдаганга чыккан — кыйынчылыкка бышкан, тарамыштуу.

Мына ошондо жаман чобурлардын арасынан Султанмурат атасынын аттарын көрө койду: уча сөөгү уркуюп, кыйрандап капиталынан басып, Чабдар менен Чонтору жүрөт. Оболу Султанмурат буурул түсү сарала жамбаш болуп өзгөрө түшкөн Чабдарды тааныды, анан Чонторуну көрдү. Жүнү түксүйүп, буттары тартайып, моюндары ничкерип, калдайган баштары калган эски тааныш эки атты көргөндө Султанмураттын канырыгы түтөп кетти. Кубанып да, коркуп да турду. Атасы менен шаарга барганы эсине кылт этти. Атасынын колунда бул эки ат кандай эле. Эми карачы. Данғыр жолдо жолборс жортушка салып, экөө кандай жүрчү эле, эми карачы.

– Карагылачы, атамын аттары го! – деп кыйкырып жиберди Султанмурат башкарма менен бригадирге кылчайып. – Тигине, Чабдар, Чонтору! Атамын аттары!

– Туура айтасың! Бекбайдын аттары болчу! – деди Чекиш чал.

– Андай болсо атаңдын аттарын өзүн ал! – деди башкарма.

Атасынын аттарына кошуп, Султанмурат дагы эки ат алды: бири чалкуйрук, бири кара-гер. Кошко кошор төрт ат болду. Башка балдар да төрттөн ат тандап алышты.

1943-жылдын кышында окуудан чыгарып алган балдардын жумушу мына ушундан башталды...

Жумуш көп экен, башта ойлогондон алда канча арбын болуп чыкты. Эртеден керээли кечке ат сарайда, ал аз келгенсип күндө дүкөнгө барып, Барпы уста менен анын чолок барсканчысына жардам беришет. Алар жазда жер оода-

пар соколорду ондоп жатышкан. Мурда иштен чыкты деп, ыргытып салган темир-тезектердин баарын кайрадан чогултуп, ылай менен датын тазалап, бурамаларын чыгарып, керектүү тетиктерин алыш, керексиздерин таштап, кайра чогултуп, тыным жок. Соколордун мокоп бүткөн эски тиштерин кайра отко салып, чынап сууга сугарып, кайрадан ишке жаратып жатышты. Эски тиштин баары эле жарай бербеди, бирок жакшы чынап алса, Барпынын төбөсү көккө жеткендей кубанат. Барсканчысын дүкөн тамдын үстүнө чыгарып, ат сарайдан балдарды чакырат.

— Эй, кошчулар! — деп барсканчы там башынан үн салат. — Бери келгиле, устаке чакырып жатыры!

Балдар жүгүрүп келет. Барпы текчеден али муздай элек, чындан жаны эле чыгып көгүш жылтылдаштурган салмактуу тишти алыш көрсөтөт.

— Ме, карма,— деп сунат кезеги келген балага. — Ал, ал, кармап көрчү. Кандай дейсин? Бар, соконо салып көр. Жер тилер тиши кандай келди? Укмушпу? Ээ, ошондой! Кыз-күйөдөй эле айкалышып калган го! Айдоого салганды таш күзгүдөн бетер жаркырап тазаланып чыгат дейсин. Көрөсүнөр, алдагы какмар бетинерди күзгү тиштен далай каранаңыңар. Колуктуңар бар болсо, күзгү деп белек кылсанар да болор дейм, ыя? Эч качан сынбаган күзгү болот да! Ошондой эмесе. Эмкисин дагы бириңерге жасап берем. Баарыңарга жеткирем, ар бириңе уч жуптан даярдап берсем жетпейби, ыя? Ии, ошондой эмсесе. Оозумдагы сары тиштерими гана чынай албайм, калган өнөрүнүн баары колуман келет. Бу тиш-

тер чытырата дын тилгенде бизди далай эстээр-синер али. Соконун баш тетиги эмне, ал – тиши. Калгандарынын баары тиш үчүн курулган. Тиши бакубат, курч болсо, салган борозун да терен. Тиши мокосо, айдаган кошчу киши эмес. Көрдүнөрбү, мааниси кайда жатыры... Чынында мыкты уста эле Барпы карыя. Бүт өмүрү дүкөндө өттү. Ырас, мактана кетчү, бирок мактаганчалык өнөрү бар получу.

Андан кийин балдар кайышчыларга да барып жардам берише турган. Чекиши чал өзү айткан, жардам берип, ишти тездеткиле деген. Ат абзели болбосо баары бир эч жакка жыла албайсын. Сокосу болор, аттар жараар, а бирок каамыты жок, жан кайышы үзүк болсо кантип кош чыгат деген. Анысы да туура. Ошол үчүн балдар кайышчылардын жанына көп байырлап, каамыт, жүгөндөрүн аттарына ченеп-тууралап жүрүштү.

Бирок баарынан өткөн милдет ат багуу эле. Эртеден каш карайгыча балдардын караганы аттары. Акырга түнкү чөбүн салып коюп, өздөрү үй-үйгө эл жатарда аран барышат. Антпесе да болмок эмес. Жаз кирип келатты. Мына азыр январь аяктады. Кош чыгарына эми отуз, ашып кетсе отуз беш күн калды. Ушул убакыттын ичинде, аттар кайра эт алышп, күч-кубатына кире алабы, жокпу, балдардын багышына жараша болмок. Ат курсагын тойгузуп, ордунда үргүлөп турса да, күн болобу, түн болобу, акырында жемчөбү белен болуш керек. Ат жаныбар ошондой мал...

Тыналиевдин эсеби боюнча февралдын аягында жакадагы кар кетери менен кош Аксайдын этегинде болуш керек. Илгери бир кездерде

Аксайга кошчулар эгин эккен экен. Андан бери айдалбаптыр. Жердин алыстығынан, аерде жашаган әлдин жоктугуунанбы, же кайракы буудайдан көңүлү калганбы, айтор Аксайдын этегиндеги адырмактуу жайык дың бойдон ээн жатат. Чекиш чал айтат, баса атасы да бир жолу айткан, Аксайга эгин эккен дыйкан же мусапыр болуп тентип кетет, же түшүм жыйноого кол кабыш сурап, эл чакырат деген. Бириңчи милдет, жерин айдап, үрөндү сээп коюш. Экинчисин көктү тиктеп, жамгыр күтүп жата бермей деген Чекиш чал.

«Дыйкан жерге терин себет да, түшүмүн көктөн тиктейт» – дейт Тыналиев. Ошол тилек менен ал эртелеп кошту даярдан жүрөт, жаанчын мол болсо, Аксайдын буудайы ыңкыпкалар деп тилеп жүрөт...

Күндөр етө берди. Аптанын аягында аттар кичине тыңыгансып калды, жұнұ жатып, тын басып, оноло баштады. Чыкыроон басандап, күндүн көзү көрүнө калса, мал жан чубактай турган болду. Андай күндөрү аттарды сыртка, күнөстөгү акырларга алыш чыгышат. Дене-боюна жылуулук тараган аттар жем-чөпкө балбан болуп, тез эттенет. Беш кошко деген жыйырма ат күнөсте тизилип, күртүлдөтө акырдан баш көтөрбөйт. Беш бала, жыйырма ат – Аксайдын десантты деп, Тыналиев ушуну айткан. Башкарма таң эрте келип бир кыдырып көрөт, ал учурда балдар да аттарынын жанында какыйып турат. Башкарманын алиги сөзүнөн кийин бригадир, арабакеч, атчылары баардыгы «десант, десантчылар, Аксайдын аттары, Аксайдын чөп-жеми, Аксайдын сокосу» дей турган болушту. Ат сарайдын жанынан өтүп бараткан салт адам да десанттын

ал-жайы кандай экен деп, бир башбагып кетет. Аксайдын десанты деген сөз бүт айыл элиниң оозунда. Башкарма десанттын командирлигиге Бекбайдын уулу Султанмуратты дайындаштыр деп сөз кылып жүрүштү. Командирлик онай эле колго тие койгон эмес. Анатай экөө бир серпипшип өтүшкөн.

— Эмне үчүн Султанмурат болот? Биз каалабасакчы? — деген Анатай ошол эле замат.

Султанмураттын жини келе түшкөн.

— Командирлики талашкан жокмун. Жете албай турсаң болуп ал! — деген ал.

Анда Эркинбек менен Кубаткул бир жактан жаалап кеткен:

— Эмне, ичин күйүп атабы, Анатай?

— Сен эмнеден куру калдың? Айтылдыбы, болду, Султанмурат командир!

Анда Эргеш Анатайга болушкан:

— Анатайдын эмнеси кем экен? Бою гана кичирээк болбосо, баарыбыздан күчтүү... Мектепке старостаны деле шайлап алчу эмес белек, келгиле командирди да шайлайлы... Болбосо дайыма эле Султанмурат, бирдеме болсо эле Султанмурат!

Тыналиев унчукпай угуп турду да, күрсүнүп алып, башын чайкады, анан кебетеси каталданып:

— Токтоткула чуунарды! — деп буйруду. — Бери келгиле. Катар тургула! Десант дегендөн кийин десант болосунар. Менин сөзүмдү уккула! Эсинарде болсун, командир шайланбайт, командирди андан жогору турган командир дайындайт.

— А жогорку командирди ким дайындайт! — деп сөзгө аралашты Эргеш.

— Андан да жогору турган командир.
Унчукпай калышты.

— Эмесе, балдар, азыр согуш учуру. Демек биз дагы согуш тартиби менен жашайбыз,— деп сүйлөдү башкарма. — Мен силер үчүн керт башым менен жооп берем. Экөөнөрдүн атаңар согушта курман болду, үчөөнөрдүн атаңар согушуп жүрөт. Өлгөндөрдүн да, тириүлөрдүн да алдында мен силер үчүн жооп берем. Силерге ишенген үчүн жоопкерчиликти мойнума алып отурам. Алысқы Аксайга жөнөйсүнөр. Өзгөчө тапшырмага жөнөгөн парашютчу десант сыйактуу силер да нечен күн, нечен түн ээн жерде жалгыз болосунар. Азыртан ыркырашып ынтымакка келбей турсаңар аякка барғанда кантип жашап, кантип иштейсинер?

Ат сарайда катар тизилген балдардын алдында Тыналиев ушинтип айтты. Балдардын алдында кечээги парашютчу аскер ошол эле аскердик боз шинелчен, көк тумакчан, асынган сумкасы бар, өзү жаш туруп, жаак эттери шылышынп арыктаған, жарадарлыктын айынаң бир ныптасына кийрандаган, катаал жүздүү, өткүр көздүү башкарма ушинтип сүйлөп турду.

Бекбайдын уулу Султанмурат командир болуп дайындалган Аксай десанттынын алдында Тыналиев башкарма ушинтип сүйлөдү.

— Баарына сен жооп бересин, — деди ал Султанмуратка. — Кишилерге да, унаага да, сокого да, шайманга да сен жооп бересин. Аксайдагы айдоого сен жооп бересин. Жооп бериш деген тапшырманы аткарыш деген сөз. Тапшырма аткарылмайынча эч киминдердин сөзүнөрдү укпаймын да, кабылдабайм.

Үркөрдөй Аксай десантынын алдында Тыналиев башкарма ал күнү ушинтип сүйлөдү.

Кошчу балдар башкарманын жүзүнө тик карап, сыймыктана кулак төшөп, ар бир буйругун аткарууга даяр турушту. Балдарга азыр алдында башкарма эмес, зоот кийген, каарынан жер жарылган, кадимки көкжал Манас өзү тургандай көрүндү. Өздөрү болсо Манастын чоролору сыйктанды. Бир колдо калкан, бир колго кылыч кармап тургандай сезиши. Манас өзү жардагын айткан бу баатыр-чоролор ким эле?

Баш баатыр чоро Султанмурат. Бекбайдын уулу, он бештеги Султанмурат кошчуларга кол башчы болуп дайындалды. Аталардын мыктысы Бекбай атасы алыссы чон казатта жүрөт. Жоого минсе жарайт деген Чабдарын уулуна таштап кеткен. Султанмураттын Ажымурат деген ииниси бар. Кээде тентектигине кыжыры келсе да жакшы көрөт. Султанмураттын дагы купуя сүйгөн сулуусу Мырзагүл бийкеч бар. Мырзагүлдүн күлкүсү кашкайып аткан тандай. Шыңга бойлуу, кымча бел, бото көз, айдай сулуу бийкеч...

Экинчи чоро Анатай баатыр болду. Жашы он алтыга караган, бул бешөөнүн улуусу. Ителгидей мыжыгыр, тентушуна алдырбаган баатыр. Жоого минер Октору деген аты да келишти. Анатайдын атасы да согушта, чон казатта. Анатай да алиги ай жүздүү Мырзагүл бийкечти купуя сүйөт, бир өпкөнгө зар болуп жүрөт...

Үчүнчү чоро атка жеңил, тайга чак Эркинбек баатыр болду. Үйүндөгү балдардын улуусу. Досун жолго таштабас, бирөөгө кара санабас ак жүрөк баатыр. Болгондо тиги чон казатта Моск-



ваны коргоп окко учкан атасын эстеп, кийинки күндөрү көнүлү чөгүп жүрөт, балдардан жашырынып ыйлап да алат. Бирок жоого минер аты да жарашты, аркарды койдой айдаган Акбайпак деген күлүк.

Төртүнчү чоро Эргеш баатыр. Бу дагы жанга шерик жакшы дос. Он бештеги курагы. Өз оюн тартынбай айтып, жактаганын бербекен көйгашка. Ишенип тапшырган иштен кам санаба. Эргештин атасы да алыста, чон казатта. Баатырдын өзүнө куп келип, Алтынтуяк аты да жарашты,

Беш чоронун бири Кубаткул баатыр. Бул да он беште, үйүндөгү балдардын улуусу. Кубаткулдун атасы тиги чон казатта Белорустун то-коюнда окко учкан. Кубаткул өзү әмгектен чарчабаган мәэнеткеч. Жибекжал тулпарын сылапсыйпап таптап жаткан кези.

Тыналиевдин алдында мына ушундай баатырлар турду. Баатырлардын көк шили болгон желкесинде, дубал түбүндөгү узата созулган ақырда Аксайга барып кош тартар жыйырма чобур турду.

Кар кетери менен жер тилишке тетиги Аксайга барат бу балдар. Жаз келип, жер көбөрү менен кош айдашкан тетиги Аксайга барат бу балдар!

Бирок азырынча теребел тунжурап, жер тумчугуп калың кардын астында жатат. Ага болбой закымдал күндөр өтүп жатыры, күткөн кез жакындал келе жатыры...

V

Күтүнгөн күндөр келе берди...

Аксайга арналып багылып жаткан аттарды эл ар түрдүү атачу болду: бири десант аттар десе, бири Аксайдын аттары дейт. Ошол аттар эки апта жакшы багуудан кийин бөлөк аттардан өзгөчөлөнө баштады. Жем-чөпкө ток, суусуну канган, кашылып тазаланган, жұнұ жатып, этине келген аттар булчундары буржуюп, десант акырда катарынан байланып турса көргөндүн көзүн кубантат. Чоочун кишини сүзө карап ақшыя, кошкуруп кулак жапырып, ар бир аттын арық кезинде унутуп койгон мурдагы кыял-жоругу кайра чыга баштады. Баккан ээлерине үйүр алып, алар келатса сүйлөшкөн үнүнөн, же басканынан таанып, эркелегендей кылчая окуранып, бирдеме үмтөткөндөй кебез эриндерин созуп турчу болду. Балдар да кынык алып, кашыганда тартынбастан төрт түяктын астына кирип кетишет. «Так, так, тарт бутунду, жаныбарым. Так, дейм, ашыкпа, айбан, азыр жем берем! Карасан эркелегенин. Жалғыз сен эмессин!..» – деп сүйлөшө кетишет.

Алгачкы күндөрү сууга айдаганда аттар үлдүрөп мұргұп басчу, кийинчөрәк, айрықча суудан кайтканда ойноктой турган болушту. Султанмурат Чабдарды, Анатай Окторуну, Эркинбек Акбайпакты, Эргеш Алтынтуякты, Кубаткул Жибекжалды минип, калган аттарды туш-туштан чыга тобун бузбай сууга айдашат.

Кышкысын ағын суунун күбүрлөнгөн муз жәэгинен ат сугаруу, анан калса топ атты чогуу сугаруу опурталдуу иш. Айбан мал сууга жабыла жүткүнүп, күбүрлүү жәэкте тайтарактап ка-



лышат. Ошондуктан балдар оболу жээктеги музду чаап, жалтан жерлерине кум, саман төгүп, даярдап коюшат. Аяз күндөрү суунун үстүн бирото муз алып калганда ар-ар жерден оюк оюшат. Султанмурат ар балага кезек бөлүп, катуу тартип койду. Күндө бир бала суу жээгин ат сугарууга даярдап турат.

Кошчу балдардын айт-айтынан сестенип, аттар чунандабай катар туруп, суу ичет. Муздун конулунаң ағып чыккан таш сындырар кашка суу бир көрүнөт да, мөлтүлдөгөн бойдон кайра конулга кирип кетет. Жайкысындай жаркырай албай муз астында кулдурап, түбүндөгү жылтыр кара таштар менен сүйлөшөт...

Аттар тиши какшап кеткенсип, калбык эриндеринен суу чуурута баштарын көтөрө калышат, жылуу күндүн жылуу нуруна соорулары жибигендей мээрлене бир аз туруп, кайра сууга тумшуктарын созот. Суусуну канганы кетенчиктеп акырын катардан чыгат, бир силкинип алып, кайрылып сарай жакка жөнөйт. Мына ошондо таноолорун дердендетип, қуйруктарын көтөрө кошкуруп, мөңкүп оюн салып кетишет. Туштуштан айт-айттап, балдар текирең-таскак менен аттарды кайра сарайга кубалап келип киргизет.

Дагы бир топ күн өттү. Қөркүнө чыккан аттарды көрүүгө кызыгып, сарайга баш баккан дар көбөйдү. Бу баягы өлөсөлүү көтөрүмдөрбү, же жаны туулганбы деп калышат балдарды мактап. Карыялар эски сөзгө кирет: ат адамдын канаты, ат адамдын жолдошу, жакшы кишинин колундагы ат баласындай ысык көрүнөт, баккан ээсине ат да ынак болуп калат дешет. «Ат баласын арык деп, жолго таштап кетпенер,

адам уулун карып деп, колго таштап кетпенер»
деп ылакап сөз менен маселдетишет.

Тыналиев башкарма гана аттарды да, балдарды да али мактоого ала элек. Баарын сынай карап, күндө текшерип турат. Кам-чому даярбы – аны текшерет, бирөөнүн шымынын тизеси жыртык болсо, аны байкайт, апанын колу тийбесе, өзүн жамап албайсынбы деп жемелейт. Ат жабдуулар качан бүтөт деп бакырат. Аксайга ат сарайды бүт көчүрүп кете албайсын. Тоо этеги түнкүсүн кадимкидей суук болот. Кечке соко тартып, эти жашыккан аттар түнкүсүн суук жесе, эртеси ишке жарабай калбайбы дейт. Бүгүн бүтөр камылганы Аксайда бүтүрө албайсынар, убакыт аз калды деп шаштырат. Кээде ачуусу келсе, же атайы Аксайдын аттарына деп сактап берип жүргөн беде учурунда сарайга жеткирилбей калса, Чекиш бригадирди тилдеп да коё берет.

Бекерооздорчо үзүлүп түшө мактабаган дагы бирөө – энелер. Кээ күндөрү балдардын биригинин энеси сарайга келип, кейип калат: десант деген кайдагы балакетти таап алдынар, эрибиз согушта жүргөнү аз келгенсип, эми кол-арага жумшаган балдарыбызды да ай-талаага айдал, бизди ого бетер сыйзатат экенсинер го. Бешиктен бели чыга элек балдар күнү-түнү үйгө жолобой калышты, биз жытын сагынганыбыздан да өздөрүн маестетмей болдунар го...

Ойлосон энелердики да туура, бирок башка арга кайсы?

Командир эмеспи, Султанмуратка тил көп тийди. Балдардын баарына жооп бермекчи киши. Энелердин алдында балдарына жооп бериш деген оной бекен. Өз апасы болсо, биротоло түнүл-

гөндөй колун силкип таштады, «Иши кылыш атан согуштан аман келсинчи, өзү териштирип алар. Айтып тилим тешилди. Бир күнү мен тырайып калсам, ошондо эсине келерсин, балам, бирок кеч болуп калар...» Султанмурат апасын аяп кетет бирок колунан әмне келмек, деги ошо бешөөнүн кимисинин үйгө карай турган чолосу бар? Ар биригин колунда төрттөн ат, андан тышкary камылга иштер канча. Жем-чөп бер, сугар, астын тазала, боорун кашы, кайра жемге кой, кыгын тазала, сыртка чыгар.., ушул эле түйшүк канчалык... А күздөн калган жоордун картын, чакалай жараттарын тазалоо деген баракетичи. Алиги мал додгур дары деп бир май таштап кеткени болбосо, кол тийгизбеди, баарын өздөрү бүтүрүп жатышты. Күндө ушул жумуш. Антпесен көтөрүм, жоор аттар жазга жарамакпы, семиртип бакканың менен каамыт кийгизе албай отурсаң кызык ошондо болор. Бир да соо ат жок болчу, сагызган ойгон жоору, күн-дүр-түндүр бутунан алынбаган кыл чылбыр түшшоо суу болуп чыйралганда шыйрагын кесип сөөгүнө жеткен жарааттары, көрүнгөн бала чапканда бакайын кырча баскан аксак-терсектери канча эле. Анан калса ат деле айбан да, дарылап атасынбы, айыктырып атасынбы, аны билбей курсагы тойгон немелер чунандап бутун карматпайт.

Кийинчөрээк аттар эттенгенде Чекиш чал айтты: камсоо болуп калды, күндө тер алыш, денин чыйралтып тургула деди, болбосо муунунда каруу жок немелер кошко салганда кара терин төгүп, калтырап калат.

Ошентип тер алыш жүргөндө бир кырсык болду...

Беш баатыр тен жоого минер аттарын ми-
нип, бир күнү айылдан сырткары чыкты. Сул-
танмурат Чабдарчан, Анатай Окторучан, Эркин-
бек Акбайпакчан, Эргеш Алтынтуякчан, Кубат-
кул Жибекжалчан. Обол мурун ат сарайды теге-
рене таскак салдырып чыгышты да, анан көчө
бойлоп айылдан сыртка кар баскан будурга тас-
кактата жөнөштү. Күн ачык эле, кар чагылткан
нуру көздү уялтат, бирок жакын калган жаз-
дын жыты абдан сезилет. А тиги Улуу Тоо бол-
со, аппак карга оронуп, бооруна чымын консо
да көрүнгүдөй таптаза. Кыш алдан тайып, күн
жылуусуна талыкшип бараткансыйт.

Аттар да арылдап катуу жүрдү. Байлоодо туралы
берип кам болгон денелери нымшыган сайын
бой жазып, оюн салып кетчүдөй жулкунушту.
Тизгин бошотсо ого бетер арыш керип, данкан
атышты. Султанмурат алдыда бараткан. Анатай
арттан көкүттү:

— Эмне кыбырайсын, коё бер аттын оозун!

Бирок Султанмурат командирлик жоопкер-
чилигин унутпады, тер алыш деген ат жарыш
эмес деп, балдарды текиренге өткөрбөй тизгин
тартып баратты. Бу деген оюн эмес, аттардын
муундарына чогулган сары сууну денесине та-
ратып, булчундарын чыйралтыш керек, ошент-
сек кийин кошто кыйналбайбыз деп баратты.
Бул акылды Чекиши чал айткан. Ошентип де-
сант болгон беш баатыр адырдагы жайыкка
чыгып, аттын башын кайра тартууга саал ток-
той калганда мектептен ылдый куюлган жол-
дон балдардын кыйкырыгын угуп калышты.
Десантты таанып, алар дөндө кол булгалап ту-
руптур. Десантчылар да кол булгап, айкырык
салышты. Өздөрү окуган жетинчи класстын

балдары, башка класстан да бар көрүнөт, жоон топ бала дөбөдө чуулдап турат. Ошол топтун ичинен Султанмурат Мырзагүлдү жазбай тааныды. Кандайча ажырата тааный койгонун өзү билбеди, бирок тиги кызыл жоолукчан, турган турпаты, баскан басыгы тааныш, кол булгап үн салган Мырзагүл экенине көзү жетти. Мырзагүл да аны бөлүп тааныгандай көрүндү. Дөбөдөн ылдый десантты карай чуркаган топтун ичинде китеп кабын булгалап, кыйкырып келаткан Мырзагүл атүгүл: «Султанмура-а-ат!» деп кийкыргандай туулду. Боюн таштап, кулачын жая чуркап келаткан кыздын ушул бир элеси карангыда жарк эткен чагылгандай Султанмураттын дилине жаркын элес болуп бата түштү. Кызды сагынып жүргөнүн эми сезди... Кубанганынан дене-бою дүркүрөп, көмөкөйү кургап кетти, ээликтирген бир күч башын айлантып, көзүнө эчтеме көрүнбөй мунарыктанып, толкундан толкунга сүрдүктүрүп алыш жөнөдү...

Тиги төбөдөн ылдый куюлуп чуркап келаткан классташтарына каршы кандайча чаап жөнөшкөнүн балдар өздөрү да байкабай калды. Аңыздан өтүп, капитал-боорго салып, ат башын коё беришти. Капталдай чаап, суктана караган классташтарынын алдынан ат алкынтып өтүп, андан ары ат сарайга жөнөйбүз деп ойлогон Султанмурат. Бирок андай болбоду, ектөм Окторучан Анатай шамалдатып алдыга суурулуп чыкты.

— Катуу чаппа, токто! — деди Султанмурат артынан, бирок Анатай кылчайып да койбоду.

«Мырзагүлдүн алдынан өзүм чыгайын дегени го», — бул ой Султанмуратка жалын ургандай тииди. Каны кызып кетти, Чабдарды теминди

да, ачуу кыйкырып, ат жалына энкейди. Чабдар көп узатпай Окторуну баса калды. Бирок Анатай бой токтотпой камчыланып баратат. Экөө тен аянар жерден өтүп калган белем, кыздын көзүнө кимиси кыйын көрүнөрдүн кызыгына кирип, тентайлаша чабышты. Ат жалынан шамал ышкырып, көзгө эчтеме байланбай жер айланкөчөк болуп кетти. Келиштире таптаса күлүк чыгар эле деп атасы бекеринен Чабдарды мактаган эмес экен. Султанмурат Анатайды басып өтүп баратып, көз кыйыгы менен жогору дөбөнүн бооруна токтоп калган балдарды карады да, топ ичинен кызды таанып, жүрөгү алып учту. Анатайдан озуп баратып, Султанмурат аттын башын саал өргө бурду, кызга оро-пара баргысы келди. Ошенткени ырас болуптур, Анатайдан куйрук улаш узай бергенде топтошкон балдардын чuu түшүп чынырып калганын укту. Аттын башын тартып, артына кылчайса, Анатай жок. Күүлөнүп алган Чабдарды тигинден барып аран кайрып келатып, ошондо Окторунун сыйрылтмадан жыгылып, капитал ылдый карды күрөй сүрдүгүп кеткенин көрдү. Анатай ээрден учуп кеткен экен, бозала кар болуп, аран туруп жатыптыр.

Султанмураттын эси чыкты. Жакын барып, Анатайдын колу канап жүргөнүн көргөндө ого бетер коркуп кетти. Мырзагүл экөөнүн көздөрү бир ирмемге чагылыша түштү. Кумсарып, эси чыгып турса да, кадимкисиндей сулуу эле... Анатай тумагын санына чаап, күбүнүп турду да, аты тигинде күрткүдө туйлап жатканын көрүп, ага чуркады. Октору тизинге чалынып калыптыр. Аңгыча калган десантчылар жете келишти. Жабыла түшө калып, Окторуну күрткүдөн тур-

гузуп чыгышты. Балдардын үндөрү Султанмуратка ошондо гана угулуп, катуу кырсык болбогонун билди да, жүрөгү ордуна келди.

Мырзагүл бийкечтин алдында алчыланып отөбүз деген баатырлардын көйрөндүгү ушундай уят иш менен бүткөн. Кыздын көзүнө тике кароодон айбыгышты, уялды. Аттарды сарайга кийирер убак да болуп калган эле, баштары саландап, унчукпай жөнөй беришти. Октору аксап келатканын айылга жакындағанда Эргеш байкады.

— Токточу! — деди ал. — Карабы, атың аксап баратат!

— Аксап? — деди Анатай таныркагансып.

— Ии! Аксаганда да!..

— Кана, бастырчы, көрөлү. Бастыр! — деди Султанмурат.

— Чынында эле Октору алдыңкы он колуна таканчыктай албай сылтып баратат. Түшө калып кармалап көрүшсө бакайдын үстү шиший баштаган экен. Эми эмне кылмак, арга кетти. Кошко деп асырап багып жүрүп, анан бир жолку оюндан чыккан от ушул беле! Кардуу боорду капиталдата ким ат чабат? Андай жер сыйрылтма болорун эмнеге ойлошподу? Дагы, кудай жалгап, өздөрү аман калганын айт.

— Баарын кылган сен! — деп кызырып-татарып ачуусу келген Анатай Султанмуратка опурлуду. — Жарышты сен баштап жибербединби.

— «Токто, чаппа!» деп артынан кыйкырган ким эле, ыя?

— Анда эмне кубалап өтөсүн?

— А сен эмне озо чаап кетесин?

Талашып-тартышып чуулдап, кызыл чеке болушка аз калды. Бирок карманышты да, акса-

ган атты жетелеп, ат сарайга шылкыя бастырып келишти. Аттарды акырларына байлап, Окторуну кантерин билбей делдейип дагы түрушту. Эч биринен акыл чыкпай айла түгөндү. Башкармага эмне жооп айтышат? – Анатайды: бар атчыларга айт, Октору аксап калды, эмне кылабыз дешти. Анатай болсо кадимки терс мүнөзүн кармatty:

– Мен эмнеге барам? Айыбым кайсы? Мына, командир болуп жүрбөйбү, өзү барсын.

Кайрадан талашып-тартышты, дагы кызыл чеке боло жаздашты. Баарынан да Анатай ак болуп чыга бергени Султанмураттын жинин кайнатты.

– Катын экенсин! – деди туталанып. – Кара күчкө эле эрдемсийт турбайсыңбы, башына иш түшкөндө качтыңбы? Эмне, мени коркот дей-синби? Барам да, болгонун болгондой айтып берем.

– И, бар. Ошон үчүн командирсинг да, – деп Анатай уялышп койбoйт.

Акыры Султанмурат атчыга өзү барды, болгон ишти айтты. Атчы байкуш кокуйлап жетип келип, аттын аксаган бутун ары карады, бери карады, акылы жетпеди. Кош башталарда аттын иштен чыгып калганы оңой бекен. Жакшы эле чuu болуп жатты. Бирок ал эчтеме эмес экен, көргүлүкту Чекиш чалдан көрүштү. Бирөөдөн уккан окшойт, сарайга далбактап чаап келди. Сөөккө доо кеткенби, же тарамышы созулганбы деп, атчы карап жаткан. Ошол учурда арттан дүбүрт чыкты. Баары кылчая калса, ат менен кошо энтигип Чекиш турат. Ал унчукпай аттан түштү да, кабагын түйүп, ит көргөн кармуштөктөй үрпөйүп басып келди.



- Эмне болду?
- Карап жатырым, сөөктөнбү, же тарамыш үзүлгөнбү, билбейм, — деди атчы.
- Билгенде эмне! — Мен буларды азыр сотко берем! Аттырыш керек мындайларды!

Камчысын көтөрүп, Чекиши чал кошчу балдарды качырып сала берди. Балдар чачырай качты. Чекиши улам бириң кубалап, әч кимисине жетпеди. Күйүккөнүнөн көгөрө түтөп, ого бетер ачуулана чаңырып жүрдү:

— Коштун аттарын ишенип тапшырган ушул силерсинерби, ыя?! Мынчалык кара санагыдай мен эмне кылдым силерге? Атандын... башисттер! Мылтыгым болсо, бирден терип атсам болор эле. Кыштан берки мәэнет, жем-чөптүн баары талаага кетпедиби? Эми кошту эмне менен айдайбыз, ыя! У, ата-бабанды!..

Ошентип чuu салып келаткан Чекиши Султанмуратка кептелди. Башка балдар качып жөнөгөндө Султанмурат ордунда калган. Кансөлү жок үрөйү учуп, бирок жооптон кача албай биргатты тике карап, калчылдан турган.

— Сага эмне жок? Кыларыны кылышып, кыл жип менен бууп коюп, карап турасынбы? — Чекиши чал чаңырып келип, кармана албай командирди жон талаштыра тартып жиберди. Дагы бир тартып жиберишке камчы көтөрдү да, эсина келе калышып, үнү буула кыйкырды: — Кач, иттин баласы! Кач дейм! Сабап салам! Кач!

Камчы жеген Султанмурат тенселе түшүп, коркконунан көздөрү алайып, әрксизден жүзүн калкалай берди. Жонундагы ысып чыккан тилкеге, дагы бир ысык тилке качан чып жабышат

¹ к а р м ў ш т ѡ к — (ир.) талас диалект. кирпи.

деп күтүп, качып бербеске чымырканып чыдан турду...

— Болуптур! — деди Чекиш чал баланын көктүгүнө таң калып. — Калганын атаң аскерден келгенде аласын. Коркот дейсинби, атаңдын көзүнчө эле сабап коёрмун ошондо.

Султанмурат унчукпады. Чекиш тынчый албады, камчысын бүктөй кармаган колун серендете аркы-терки баса берди.

— Кач десем мисирейип туруп бергенин карасан мунун, атакей оой! Качып берсөң шыйрагын сынат беле? Мен баары бир жетпейт элем го? Силерди кубалап жетиш кайда мага! Жок дегенде сыйлап качып койсон мен женилдене түшпөйт белем! Же сабагыдай бир камчылық алың болсочу, кайырмакка илер этиң жок тыртыйып, кийимин да чөл кабыктай... Атан көрү-ү согушун менен, баланы баладай өстүрбөдү го!.. Болуптур, атанаар келгенде сильердин өчүнөрдү менден алсын, макулмун. Иши кылыш аман келишсінчи, мен даярмын, качпаймын... Кана эми, әмне балакет кылдынар, көрсөткүлөчү...

Ал күнү ушундай окуя болду. Султанмурат да әнчисин алды. Колун менен кылганды мойнун менен тарт деген. Биргаттыкы да туура, камчы шилтебей кантип чыдамак. Кол оорутуп, бел жоорутуп короткон мээнети күйүп кетсе, камчы шилтебей тура алабы. Союшка эле жарабаса, аксак аттын кереги әмне? Коштун атын союуга кимдин колу барат? Чекиш чалдын аргасы куругандай эле болду, бирок аттын аксагы анчалык коркунучтуу әмес деген сөз гана көнүлүн жубатып турду. Анан Окторуну бир чалга алпaryп тапшырды. Беде-сулу жеткирип беришти, күн сайын көз салып турушту. Чалдын колу



жөндөм экен, бир жумадан кийин Октору калыбына келип калды. Аны кайра ат сарайга апкалиши.

Деги ушул жума абдан кыйын болду, үйдө апасы ооруп, бир-эки күн онтолоп жүрдү эле, анан биротоло төшөк тартып жатып калды. Султанмурат апасына, ини-карындаштарына каралап, жумушуна чыга албады. Короо-жайынын кейпи учуп, кунары качып калганын ошондо көрдү. Атасы аскерге кетерде он чакты жандыгы бар эле, эми бири да калбаптыр. Экөн союп алышкан, калганын аскер зайымынан, башка салыктардан кутулуш үчүн сатып жиберишкен. Колдо калганы азыр желиндеп турган жалгыз уй, анан там артында оттоп жүргөн Ажымураттын карагер эшеги. Болгон «төрттүлүгү» ушул. Ушуну багышка да чөбү жок. Бастырманын үстүндө жыйылган боолануу жүгөрү бакал турат, ал да азайган. Байкап көрсө, ую тууп, музосу отукканча жеткидей, а эгер кыш создугуп кетсе эмне болорун кудай билет. Эшек болсо кардан соройгон куурай баштарын искең, өз отун өзү таап кетер. Жыйиган куүрайы бөксөрүп, бастырманын бурчундагы көнү да эншерилип калыптыр, алар түгөнсө отун-суусу эмне болот. Актөш дүнкүлдөгөн дөбөт эле эми бурандай басып жүрөт. Күндүр-түндүр Аксай десантынын камылгасы менен ат сарайда жүрө берип, Султанмурат мунун баарына серп салган эмес экен. Атасынын тушунда ахыбалдары ушундай беле? Айланып жайса жеткидей чөп чаап, жыйып коёр эле. Отун-сууну арбын камдаар эле. Кайсы бирин айтасын, атасы жашоонун көркүн чыгарып турчу эмес беле. Бүт дүйнөдө, аталуу үйлөрдүн баарында эле ошондой болсо керек. Эми атасы

кеткенден кийин короо-жайы шүмүрөйүп, такыр башкача. Күзүндө жалбырагынан ажыраган дарктай болуп, бирдеме жетишпей турат. Айыл деле ордунда, көчө, үйлөр деле ордунда, бирок баары бир атасы бардагыдай көрүнбөйт. Атүгүл жолдон өткөн арабанын калдырты да атасы айдап бараткандай көнүл козгоп, кубанычтуу угулбайт...

Жамбылга барып келгендердин айтуусуна караганда шаар да онбой калган окшойт, каатчылык дешет, элдин пейили бузулуптур дешет. Баягы атасы экөө баргандагы шаар азыр жок окшойт.

Эмнеликтен ушундай? Ата жок болсо эле мүшкүл түшөт экен да... Азыр кайда болду экен атасы? Соңку каты келгенине бир жарым ай болуп калды, андан бери кабар жок. Жолдо бир жерден кармалып калгандыр дейт апасы, ошентип балдарынын көнүлүн жубатып коёт да, өзү үшкүрүнөт. Фронттон жөнөтүлгөн кат болсо, жолдо кармалып калышы да этимал го. А балким кат жазууга чолосу тийбей жүргөндүр. Чүй каналынын курулушунан жөнөтүлгөн кат кармалып калса мейли эле, согуштан келаткан кат кармалышынын жөнү башка го. Апасы да, балдардын да тарткан санаасы ушул.

Мурдагы күнү таңга маал сырттан ит жан-алы калбай үрдү да анан ээсин көргөндөй кыншылап, аздан соң бирөө терезе какты. Ооруп жаткан апасы төшөктөн «Э, кудайлап» ыргып турду. Султанмурат да тура калып, терезеге жабышты. Сыртта бирөө туруптур. Апасы тааныды:

– Нургазы таякен келген тура. Бар, эшик ач.

Өзү тиши-тишине тийбей калчылдап кайра төшөгүнө жатты.

Нургазы таякеси тоодо чабан, коншу совхоз-дун малын багат. Жашы өтүп калса да бир жолу көп чабандын катары менен аскерге чакырылып, Жамбылга жеткенде кайра коё берген. Ооруктагы малды багышка да киши керек тура. Ошондон бери таякеси маал-маалы менен каттап турат. Азыр карындашы ооруп калыптыр деген сөздү угуп, жетип келген.

Сакал-мурутун бубак баскан, чон тончон, түлкү тумакчан, кийиз конч өтүкчөн, ызгаарга капкара болуп бышкан, аяз менен кой жыттанган кажырлуу таякеси кирип келгенде үйдүн ичи жандана түштү, жылып кетти. Тонун чечип таштап, Нургазы карындашынын жанына отурду да, тамырын кармады. Ийкеми жок колдогой кара салаалары менен таякеси апасынын арық билегин карман, башын бир жагына саландата көпкө кан тамырдын согушун тыңшап отурду. Бирдемени сезгендей, бирдемени туйгандай болду. Анан күрс жөтөлүп коюп, бир аз ойлонуп отурду да, сакалын сылап, Султанмуратка күлө карады:

— Кудай сактасын. Суук тийип, катуу сеске-нип жыгылган турбайбы. Билгендей мен да куйрук май, эт ала келдим эле, ырас болуптур... Майлуу шорподон ысык-ысык ичип, бир тердесен эле баш көтөрүп каласын. Султанмурат, тиги канжыгадагы куржуунду алып кир. Малды камаган бойдон келдим, кайра тез кайтпасам болбайт.

Апасы Нургазы менен аркы-беркини сүйлөшкүчө Султанмурат от жагып чай кайнатып жиберди. Ал ортодо ини-карындаштары да ойгонду. Жыланач бойдон баары таякенин мойнуна асылышты. Таяке аларды өөп-жыттап, койну-

на катты. Жакшы көргөнү Ажымурат эле, тайрандап әркелей кетти, мойнуна асылып, тизесине тура калып, үчүнчү класста окуганын билбеген чоң торпок, ата жытын сагынып жүргөн бала тайрандап әркелеп жатты. Таякесинин тумагын кийип, камчысын камчыланып, өзүн аткылып желкесине минип алды.

– Эй, уяты жок, түш! – деп Султанмурат оодара тартайын дегенде таякеси болбоду!

– Тим койчу, кичине әркелеп алсын.

Ошол күнкү таң ушинтип кубанычтуу атты. Ажымураттын мектепке баар учуру болуп калса да ажырагысы келбейт. Апасы жемелесе да болбой таякесин имерчиктейт. Акыры аран жатып кийимин кийгизип, Султанмурат колдон алышп, сыртка сүрөп чыгарды. Ажымурат кыйыктанып көчөгө аран чыкты да, өнгүрөп ыйлап коё берди. Ыйлаган бойdon мектебине кетти. Үйдөгүлөр кайра боору ооруду.

– Бул эмне кылганың? – деп Нургазы Султанмуратка кейиди.

– Жок, таяке, тийген жокмун.

– Анда эмне ыйлап кетти?

– Султан тийген деле жок, – деди апасы жаздыктан башын көтөрүп. – Атасын сагынып жүрөт, ошол үчүн барып сага жабышып жатпайбы. О, жаным ай, кыйналып бүттүк го. Санaa басып, жол карай беребиз. Жадегенде бир кабарын билдирсечи. Эки айдын жүзү болду дайыны жок...

Нургазы кайра карындашын сооротуш менен алек болду: «Ыйлабай балдарыңа ал-кубатыңы сакта, согуш деген согуш, кээде өлдү деп түнүлүп калган кишиден деле жарым жылдан кийин кат

келип жатпайбы, капаланба», – деп көнүл жубатып отурду...

Ушул азыр ооруп жаткан апасынын жанында отуруп, атасы жок турмуш конултактапкаларын Султанмурат айрыкча сезип, жанына батты. Ажымураттай кичине болсо ыйлап көө берет беле, көзүнүн жашын аарчыбай, талаа-түздү карабай качат беле.., анте албады. Көзөнектөн түшкөн күндүн нурундай кичинекей эле үмүт керек болуп турду ага. Атасы азыр келе койбосода, тириү әкени билинсө көнүл тынчып, үмүттүн деми менен жүрө берер эле. Инкамал-апайдын сары убайымын Султанмурат эми түшүндү.

Бир жолу Инкамал-апай ат сарайга келген. Районго бараткан экен, арабаны кошкуча кыйраган чон дарбазанын жанында баяғы эле түймө жоолугуна оронуп, күтүп турду. Баштагыдан картайгандай жүдөнкү, санаа толгон көздөрү киртийип капалуу көрүндү балдарга. Эртеси райондон кайтканда кечээги апай жок, бырыштары жазылгансып, жүзү жаркыйт, окуучуларынын ал-жайын сурап, көнүлдүү келди, Султанмурат ат сарайды кыдыштып, десант аттарды көрсөттү:

– Мына, акырда турган аттардын баары биздики, апай.

– Жакшы аттар экен, жакшы багыпсынар, көрүнүп турат, – деп апайы мактап жүрдү.

– Биз жаны алгандагы кебетелерин көрсөнүз укмуш болчу. Баары көтөрүм, жоор болчу. Эми караңызы, таанылбай калды. Мобу менин Чабдарым, апай. Атамын аты. Бул Акбайпак, тигини Желтаман дейбиз...

Анан Султанмурат апайына соко-шаймандарын көрсөтүп чыкты.

Инкамал-апай ыраазы болуп кетти. Балдарды окуудан ажыратып жатканда ичинен нааразы болуп, санааркап калганын, эми иштерин көргөн соң көңүлү толуп турганын айтты. Азыркы учурдун башкы милдети эптеп душманды жеңүү, анан аскерге кеткендер кайтышса, калган окууны кууп жетип алабыз деди.

Көрсө Инкамал-апай райборборго бир чоң төлгөчүгө барып келиптири. Ал әч качан калп айтпаган, бирөөнүн кубанычына өзүнүкүндөй кубангап, тарткан төлгөсүнө акы сурабаган ак пейил төлгөчү имиш. Инкамал-апайдын согуштагы уулуна үч кайтара төлгө тартып, аман-эсендин айтыптыр, колго түшкөн жок, жарадар болгон жок, бир чоң милдет мойнуна жүктөлүп, ошол себептүү кат жаза албай жүрүптур, милдетин аткарған соң кат артынан кат жазат дептири... Канчасы калп, канчасы чын экенин ким билсин, райборборго алпарып келген арабакеч ушинтип бежиреп сүйлөп берди.

Инкамал-апай төлгөчүгө барганына Султан-мурат айран-таң болду. Апайын сары санаа сагыныч менен түпөйүл коркунуч айдан барганын кийин түшүндү, апасы айыкканда ошо төлгөчүгө барып кел деп айтмакчы болду.

Бул ойлор оор эле, коркунучтуу ойлор эле...

Бирок чордонунан кайнап чыгып турган тунук булак сыңары өзүнөн өзү көңүлгө сыйылып келе берчү жүрөк сырлар, жаркын ойлор да бар эле. Ал ойлор Мырзагүлдү айланчыктаган таттуу ойлор. Ал ойлорду атайы ойлоочу эмес, өздөрү келе берчү, жер жылыганда топурак астынан баш баккан сары сойгок чөптөр сыйкынан тереңдеп өздөрү жүрөктүү қытыгылап чыга берчү, ошонусу менен ал ойлор жанына жакын, дили-

не кымбат эле, ошол үчүн Султанмурат ал ойло-рунан ажырагысы келбей аярлап, саксактап турат. Мырзагұлдұ ойлогондо эч кандай оорчу-луктан, кыйынчылыктан коркпос, тайманбас сезет өзүн, әрдик менен бирөөгө жакшылық кылып, көзгө көрүнгүсү келет, өрөпкүп кетет андай учурда. Бирок баарынан ал – кандай со-нун ойдо, кандай учкул кыялда жүргөнүн, әмне ойлоп, әмне кыялданғанын Мырзагұл да билсе деп каалайт.

Дили менен денин курчап алган бол сезим-ойлор әмне экенин өзү али дааналап түшүнө әлек. Бирок чоң жигиттерден уккан, китеpterден окуган махабат деген сезим ушул го деп туюк баамдайт. Аскерге жөнөп бараткан жигиттер кыз-келиндерге кат жазып, жашыруун алпарып беришти Султанмуратка тапшыраар эле. Султан-мурат андайда дилгирлене чуркачу. Эч кимге айтпа дечү жигиттер, Султанмурат да жигитчилик кылып, бир жанга оозунан чыгарчу әмес. Ичинде арстан тумчугуп, түлкү муунбаган эркек да әркекпи? Атүгүл бир жолу Жаманкул деген тууганынын катын жазып берген болчу. Жаманкул жаштайынан мал артында жүрүп оку-бай калган, анан аскерге кетип жатканда ко-луктусуна күш тилиндей кат жөнөткүсү келген го, Султанмураттан суранып калды. Калын жүгөрүнүн арасына бекинишип алышп, өзү айтып берип отурду, Султанмурат жазып жатты. Жа-манкул байкүш көмөкөйү кургап, сөздөн сөз тан-дап айтып жатса, минтип кыйналбай эле барып сүйлөшпөйбү деп, Султанмурат ичинен құлө жазып отурған. Оболу жазбайм деп, акыры Жаманкул мүйүз саптуу макисин бергенде гана

макул болгон. Жыл айланбай өзү Жаманкулдай болорун анда ойлонбогон экен да.

Азыр кәэде эсине түшкөндө кынқылдал ырдал жүргөн алиги ыр да Жаманкул кой жайып тоодо жүргөндө чыгарган ыр әмеспи:

Аксай менен Көксайым
Жер соорусу турбайбы...

Ушул ырды эстеп, бир ой кылт этти: Мырзагүлгө кат жазсам әмне!

Уялбай, кысынбай, апкаарыбай ой-сезимин кат аркылуу алыстан ачык айтып алыштын амалы табылганга Султанмурат кубанып кетти, бир жакшы иш кылып башкаларды да өзүндөй кубанткысы келди. Эң оболу апасына жардамдашмақчы болду. Апасы эртерәэк айығып, атасын ойлоп көп санааркабай кайра фермадагы жумушуна барса, короо-жай таза, үй ичи жылуу, отун-суу мол болуп турса, анан дагы... уулу эр жетип, бир сулуу кызды сүйүп жүргөнүн апасы да туюк сезип калса, үй-жай ошол үчүн зымылдал онолуп калганын билсе деп жылмая кыялданды...

Ошентип, апасын каралап калган эки-үч күндүн ичинде Султанмурат жыл маалы иштебеген иштерди бүтүрдү. Короо-жайдын бузулганын ондоп, үзүлгөнүн улап, шыптырып-сыйрып тазалап жиберди. Маал-маалы менен апасынын кашына келип:

– Кандайсын, апа? Эмне кылайын, бирдеме керекпи? – деп сурап турду.

Арыктап, бет эти жукарыйп, бырышы көбөйө түшкөн апасы жетине албай күлүмсүрөсө ыйламсырагандай көрүнөт:



— Эми өлүмдөн коркпой калдым. Өзүң эс алчы, керек болсо айтармын...

Катты болсо, үйдөгүлөрдүн баары уктаганда жазды. Баштаар алдында аябай толкундады. Карап турган жан жок, жолтоо болгон эчтеме жок, бирок толкундай берди. Эмнеден баштаарын ойлоп бир топ отурду. Андай баштайын десе да, мындай баштайын десе да ылайыгы жок, бөтөнчө баштагысы келет. Таш түшкөндө көлчүктүн бетинде жымырап чачыраган толкундар сымал ойлору карматпай туш-тушкан качат. Мурдатан ойлоп жүргөндөрүн жазмак, бирок кагазга үнүлөр замат сөздөрүнүн байланышы үзүлүп-үзүлүп кетет. Баарыдан мурун Мырзагүлдүн сулуулугун жазайын деди, бул айылда, атүгүл бүт дүйнөдө Султанмурат жактырган сенден сулуу жок деп жазмакчы болду. Класста отуруп, сени гана тиктей бергенден башка мага бу дүйнөдө жыргал жок демекчи болду. Бирок азыр шарт башка, десант болуп мектепке бара албай калдым, качан баарым белгисиз. Ошол үчүн сени кәэде гана көрүп калам да, кайра көргүчө сагынып, кыйналып жүрөм деген ойлорду жазмак болду. Сагынганы ушунчалык, кәэде канырыгы түтөп ыйлагысы келет. Кәэде канырыгы түтөп кетмеги чын болчу, бирок аны катка жазып, жашыктыгын моюнга алыш эркектин иши эмес да. Ал эмес, окуп жүргөн кездеги кай бир оройлугун, кәэде олдоксон тийишип өткөн учурларын түшүндүрүү керек эле. Андай учурларда Мырзагүл бекер эле жаа бою качып жүргөн, себеби Султанмурат сыртынан оройлонгону менен, ичи жылып, жүрөгү элжи-реп келип тийишчү. Мына ушуну жазыш керек эле. Баягы кардуу боордо ат чаап, сомдомо Ана-

тай башка балдардан мыкты көрүнгүсү келип, бирок андан аркысы эмне болгонун Мырзагүл өзү көрбөдү беле, жиндилигинен Окторуну аксатып салганын эскерте кетиш керек. Анан ток этер жери, ошондо жоон топ окуучулардын ичинен Султанмурат сүйгөнүн жазбай тааныганын, чындал сүйөрүн мына ошондо билгенин, балдар болсо ылдый чуркаганда Мырзагүл да кулачын жайып, учкан күштәй боюн таштап жүгүргөнүн өмүр бою жүрөгүнө әлес кылышп батырып алганин жазмак болду. Кулачын жайып, дөндөн ылдый жүгүрүп келаткан Султанмураттын сүйгөн сулуусу эле, сулуусу эмес шаркыратмадай куюлган, жалындай алоолонгон, комуз күүсүндөй сезим өйүткөн сүйүсү деп жазмак болду...

Терезедеги чырак эки-үч жолу бүлбүлдөп, билигин эки-үч жолу чонойтту. Аз калган жер майды түгөтө жагып отурганын төркү бөлмөдө жаткан апасы билбеди, билбегени жакшы деди ичинен. Кат болсо дале жазылбай жатты, айтар ойдун жоктугунан эмес, көптүгүнөн кагаз улам айрыла берди.

Үстүнкү көчөнүн терезелериндеги жарық алдагачан очкөн, иттердин күнкүлдөп үргөнү да алда качан басылган, Манас-Атанын этегинде ги айылдын эли алда качан уйкуда. Февралдын ызгаардуу карангы түнү чыйрыктыра басып турат. «Ушул түнү мен жана менин Мырзагүл жөнүндөгү оюм экөөбүз гана ойгоо отурабыз», – деп ойлоду Султанмурат.

Акыры ал катын баштады. «Ашыктык кат» деп башына кооздоп жазды да, анан: «Ушул ала-кандай кагазга жүрөгүмдү ороп, сулуулугу карангы түндөгү чырактай көзүмө жарық, көнүлүмө жылуулук берген айлымдагы «М» тамгага ар-

наймын» деди. Андан ары: «Базардан миң сан киши жолугат, бирок ар ким жакынына кол берет...» деп улантты. Бу сөздөрдү Жаманкулдун катын жазып жатып, эстеп калган. Анан дагы бүт өмүрүн сүйгөнүңө арнаарына ант берди. Аягында Жаманкулдун ырын келтирди:

«Аксай менен Көксайым,
Жер соорусу турбайбы...
Арзыдым сага деп айтсам,
Ашыгым сөзду тындайбы?...»

VI

Эртеси Ажымурат мектептен келгенден кийин экөө отунга жөнөдү. Инисинин карагерин токуп, орок-жибин канжыгага байлап, Актөштү зэрчтип алышты. Ажымуратты карагерге мингизип, айдал алды. Жакын жерде калың отун жок эле, куурайлуу Туюк-Жарга жөнөштү. Жазда-күздө жааган жаан чопо топурактуу жылганы жеп отуруп, терең аң кылып таштаган. Жайы менен жар түбүндө суу арылбай, жээгинде төө араласа көрүнгүс ар түркүн катуу сабак, катаал чөп бийик өсүп, кеч күздө куурай отун өзүнчө эле токой болуп калат. Ал жакка отун алууга чанда бирөө барат. Бирок барган жан куру кол кайтпайт.

Бу тегеректеги сейрек куурайды бирден тербей, Аксайга кетер алдында апасына отунду мол камдап коюш үчүн, Султанмурат түз эле ошол Туюк-Жарга жөнөдү.

Жолдун бир тобуна чейин Султанмурат ар кыл ойлорго чарпылып, көп сүйлөгөн инисинин сөзүнө кошула албады. Ойлоор ой көп эле. Аксай-

га аттанаар кез жакын. Саналуу гана күндөр калды. Ар качан жөнөөр алдында бүтпөгөн иштер көбөйүп кетет эмеспи. Аксайга барганда керегине мык да табылбас. Жакында Тыналиев башкарма үйгө келип кеткени да жакшы болуптур. Апасынын алын сурайын деп, десант командиригин иштерин билейин деп келиптири. Өзү да Аксайга балдар барганда кандай жашоо тирилик болорун айтып берди: үй тигип беребиз, азық-тұлұктү жеткирип турабыз деди. Кеселге каржалып, атасынан кат келбегенге санааркап жүргөн апасы кийинки күндөрү кейишчил болуп кетти эле, аны менен сүйлөшту. – «Бу балдарды ай талаага айдап, курутасыңар го, жибербейм уулумду. Өзүм минтип төшөктө жатсам, калган балдар чиедей жаш болсо, атасынан кат-кабар болбосо, тамызғыга отун, уй жалма-лаар чөп жок болсо, бу кеткенден кийин биздин көргөн күнүбүз эмне болот, жок, айланайын, уулумду жибербейм» – деп оболу апасы бир топ туталанды. Башкарманын да аргасы түгөндү. Чөптөн кичине кайрылышабыз деди, көп бере албайм, себеби жазғы кош кирип келди. Отун жагынан эчтеме айта албады. Түйнөк болгон немеден бетер кумсарып отурду. Кыжаалаттык катуу басканда ошентет окшойт. «Балдарды ээн талаага айдап» деген сөзүнүздү экинчи укпайын, – деди. Билип турсам да, башка аргам жок. Бу деген аскердин тапшырмасы сынары. Эч кандай шылтоо болбосун. Эстүү жансыз, өзүнүз эле ойлоп көрүнүзчү: әгер душманга чабуул коёр алдында эринер үй-жайы кароосуз калганын шылтоолоп, отун жок эле, суу жок эле, чабуулуңа бара албайбыз деп кыйыктанса эмне болор эле? Согушта андайды айтуу эч кимдин оюна

кирбейт. Биз үчүн Аксайдын кошу өзүнчө ча-
буул. Бу чабуулга биз акыркы күчүбүз деп, бал-
дарды баштап баратабыз. Башка аскер калган
жок».

Башкарма келгенде мына ушундай сөз бол-
ду. Султанмурат, апасын да аяп, бирок Тынали-
евдин аргасы түгөнгөндөгү иши экенин да
түшүнүп турат. Ошентип, Султанмуратты эрте-
рээк ишке чык деп, башкарма кетти. Апаң ки-
чине баш көтөрөр замат кармалбастан чык, уба-
кыт бүттү деди...

Кечээтен бери апасынын ден соолугу дурус,
кыбырап үй тирилигине кол тийгизе баштады.
Султанмурат ат сарайга жөнөсө да болмок. Би-
рок очоктун отун өчүрүп таштап, басып кетмек
беле. Жерден-көрдөн болсо да отун камдап бе-
рип, анан кетиш керек болду...

Сыдырым жели жок болсо, жонуну магдыра-
та нымшыткан көктөмдүн маныроо күнү аркан-
дан тийип, түш маал болуп, бууга толгон аба
nymтырап турат. Кыш этегин жыйнаганы ме-
нен толук кетпей, жаз келгени менен күчүнө
кире албай, эки тарап тең тайлашып турган чак.
Теребел таптаза, кенірсип ээн, магдырап жым-
жырт. Конул-колтукта, тескей беттеринде кал-
ган үзүк кар кирдеп, өзүнөн өзү жүдөгөн. Ту-
нарган көк асмандын шаңында тиги ак карлуу
тоолор бараандуу. Жай дем алып, айланада кен
көкүрөк жер жатат. Жер үстүндө түйшүгү түгөн-
бөй кыбырап адам жүрөт!

Султанмурат токтой калып, Аксай тарапка
көз чаптырды. Манас-Атанын керме тоосунун
тетиги батыш жак учундагы бөксө тоонун эте-
ги, Аксай ошол. Бирок биерден көмкөрүлүп
жаткан көк асман, төмөндөп казактын талаасына

куюлуп кеткен жер кыйрынын сзыгы гана көрүнөт, Аксай көрүнбөйт... Жакында ошол көрүнбөгөн жакка жол тартышмак. Кандай күндөр болор экен, кандай окуялар баштан өтөр экен?.. Муну ойлоп алып, көз ирмемге Султанмураттын дене-бою дүркүрөдү, күптүү болгондой көкүрөгү түпөйүлдөндү...

Бирок күн сонун болуп турган эле. Ээн-эркиндигине Ажымураттын көңүлү чак. Жанында агасы, артында ити ээрчип, бу чон дүйнөдө агасы экөө гана болуп, отунга баратканына, анан калса мингени өзүнүн карагери болсо, Ажымурат кенирсебегенде ким антет. Чынылдаган ничке үнү абаны көзөп, согуш алдындагы кай бир уккан ырларын ырдап барат:

Бер, команда, маршалдар,
Калбай тегиз чыгабыз.
Мин-миллион жоо келсе да,
Баарын тегиз жыгабыз.

Баласынбы деген ушу да... О, эселегим! Ажымураттын аркы-берки менен иши эмне, бей-капар ырын улантат:

Бир, эки, үч
Биздерде күч!..

Султанмураттын да көңүлү ачылды. Мобу эшек минген баатырдын жоругу күлө тургандай эле. Бирок былтыркы кырмандин жанынан өтүп баратып, эрксизден санаага батты. Тиги эншерилип бузулган саман маядан былтыркы шандуу ызы-чуунун шоокуму угулгансыды, эски кырмандан жаздын деми урду балдарга. Айланы тунжурайт. Былтыр казылып жыйнап ал-

гандан кийин кырман бети тынчыган, ошондон бери тунжурап тынч жатат. Чирий баштаган са- мандын конкурсуу жыты, былтыр орок салганда куураган буудайдын деми урду балдарга. Арык-та чагарагы жок сынык дөңгөлөк жатат. Саман жабылган алачык аман турат. Түшкү аптапта кырманчылар ушул алачыкка көлөкөлөшчү эле. Кырмандын такыр бетинде калган былтыркы чар эми көк соё болуп чыгып, калың ыран ба- сыптыр.

Актөш кырмандын бетин ары-бери жойлоп жүрүп, жапайы көгүчкөндөрдү үркүттү. Көгүч-көндөр маянын эншерилген күнөсүндө оттоп жүрүшкөн окшойт, аба шатырата жапырт учту. Төбөдө тобу менен ары-бери удургушту да, кай-кып учуп кетиши. Актөш кара күчкө эки-үч ав деп коюп, өз жолу менен жортуп жөнөдү. Ажы-мурат да бир кыйкырып алыш, кайра башкага алаксыды. Султанмурат көгүчкөндөрдү көпкө карап турду. Удургуп кайкып учуп, жылтыр көгүш канаттары күнгө чагылышып бараткан топ көгүчкөндөрдөн бир маалда экөө белүндү да жанаша канат кагышып, башка тарапка кетиши. Ал экөөнү карап туруп, аскерге кеткен ма- тематика мугалиминин ыры эсине түштү:

Ак кептер сенсиң шактагы,
Ак туйгун менмин таптагы.
Катарлап учуп бир жүрсөк,
Каалабайт туйгун башканы...

Бозокердин үйүнөн узатып чыкканда кызып калган эле, арабага түшүп айылдан ырдап кетти, ак туйгун менен ак кептер деген үнү көпкө угулуп барды... Катаал мугалим ушинтип күйгөн-дөн ырдаганы анда Султанмуратка тамаша кө-

рүнгөн. Эми тиги жанаша учкан эки көгүчкөндү карап туруп, бүткөн бою чымырады. Мугалимдин ошол ыры жүрөгүн көзөп өткөндөй болду. Тиги эки канаттуунун бири өзү – туйгун, экинчиси Мырзагүл – кептер деп сезди да, ушул азыр сүйгөнү әкөөн катарлаша канат кагып, кардуу боордун үстүндө кайкып учкусу келди. Жазган катын ойлоп, бу «Ак кептерди» да кошуп коюш керек деди... Бирок кептин баары катты кызга кантип берүүдө эле. Балдардын көзүнчө кыз эч качан албайт. Атүгүл танаписте жолобой качып жүргөн неме кайдан алсын. Султанмурат болсо мектепке барбай калды, үйүнө барыш болбайт, энеси әмне дейт. Энеси әчтемеден шек албаганда деле өзү кызга кантип айтмак? Деги бир айылда туруп әмне үчүн кат жазышып калган бул эл?

318

Канчалык көп ойлогон сайын оюн Мырзагүл билсе деп ошончолук каалай берди. Анын ойлорун кыздын билиши өтө маанилүү, абдан маанилүү сезилди.

Жолду катар кызды бир ойлосо, жакында Аксайга жөнөөрүн бир ойлоп, согуштагы атасын ойлоп жүрүп отуруп, Туюк-Жарга кантип жеткенин да билбей калды. Алардан мурун бирөө келип, калың қуурайдын четин эңшерип оруп кеткен экен. Бирок калганы деле көп отун болгудай: тонгон суунун эки жээги, чычырканактын арасындагы куурай өзүнчө токой болуп турат. Кантип орушту әмес, кантип алып кетишти ойлогудай.

Көп турбай ага-ини ишке киришти. Карагер эшек чычырканактын арасын оттоп кетти. Актөш өз камын өзү көрүп, анды антара шимшип жүрөт. Балдар сөзгө алаксып сүйлөшпөстөн,



шымалана катуу иштеди. Чөкө-чөкө куурай бат көбөйдү. Ысыған сон тондорун чечип салышты. Калың өскөн куурайды ороктоп оргондун өзү кызык эмеспи. Тутамдал туруп орокту тартканда көндөй сабактары зыңылдал, башындагы уругу моюнуна себеленет. Эрте күздөгү эрмен өндөнүп ачуу-кыйгыл жыты канылжаарыны жарат. Жакшылап эки-үч көтөрүм отун алыш барышса, апасы менен карындаштары бир кубанып калышар. Үй жылуу болсо бой кенирсип, көнүл да көтөрүнкү болот эмеспи...

Үй ордундай жердеги куурайды жапырып салып, кичине эс алмакчы болушкан эле. Ангыча Актөш жан алы калбай үрүп калды. Султанмурат башын көтөрүп, көргөнүнө таң калганынан колундагы орогу түшүп кетти:

— Ажымурат, карачы, түлкү!

Тиги жардын туюк алкымынан каткалан кардын үстү менен улам кылчактап коюп, бир түлкү качып келатат. Кар үстүндө жыбылжып чуркаганы женил. Дөбөт түлкү окшойт, чоң экен, эки кулагынын учтары карапып, төшү агарып, соорусу менен чубалжыган узүн куйругу куйкул кызыл-көгүш тартып жылтылдайт. Артынан сундура кууган Актөш өчөгүшө жулунган сайдын күрткүгө батып, кар малтап калып жатат.

— Карма! Карма! — деп Ажымурат бакырды.

Орокторун серендетип, экөө түлкүнүн алдын тосо чуркады. Аларды көрүп, түлкү капиталга ойт берди да, калың караган-чычырканакка корголой калды. Адырандаган Актөш өтө бергенде, конулдан булт ыргып чыгып, нары качты. Ондуу жер болсо түлкү бу куугунчуларынан оной эле кутулуп кетмек. Бирок анын шоруна туюкка камалып калган: нары андын алкымы туюк

жар, жалама тик бет, быякта болсо ит арсыл-
дап, балдар кыйкырып, камалап келатат. Иттин
авалап үргөнү болбогондо чычырканактын түбүндө
жата бермек, көрсөн да ала албассын. Иттин
үргөнүнө чыдай албай чыга качкан эле. Анан калса
балдардын или да иттей ит әкен, арсылдай бе-
рип, түлкүнүн жүрөгүн түшүрмөй болду.

Балдар болсо түртөсүнөн¹ чыккан бул окуя-
нын кызыгына батып, өз кыйкырыгына өздөрү-
нүн кулагы тунуп, тердеп-бурдап жүгүрүп, түлкү-
нү туюкка камап баратышты. Түлкүдө амал кал-
ган жок, же иттин оозуна түшүп бериш керек,
же болбосо балдарды тике качырып, ортосун
жарып өтүш керек.

Түлкү кылчак-кылчак каранып алды да, анан
токтой калып, түз эле балдарды көздөй салды.
Балдар ооздорун ачып туруп калды. Түлкү шаш-
пады, артында үнү басылбай, күрткүгө батып
чуркай албай, араң келаткан иттин чамасын
ченегендей күрткүнүн чети, кыран менен желе-
жорто гана келе берди. Шар суунун агымы алып
жөнөгөн жел кайыктай жортуп, түлкүнүн кела-
тыши укмуш кооз көрүндү. Балдар көз айрый
албай алайып турду. Түлкү мээлегендей эки ба-
ланын дал ортосуна түздөп келди да, жакында-
ганда булт коюп, Султанмураттын жанынан
мойноп² өтө качты. Ошол көз ирмемдин орто-
сунда Султанмурат түлкүнү толук эле сынай ка-
рагансыды, бирок уйку-соонун ортосундагы түш-
төй болуп, көргөн көзүнө ишнене албай турду.
Моюнун созгон бойдон жанынан зуу коюп бара-
тып, түлкү Султанмуратты бир карап өттү. Күй-

¹ түртөсүнөн – капысынан, ойдо жок жерден.

² мойноп – моюн бербей, карматпай.



гөн чоктой жылтыр кара-кызыл көздөрү кадала түштү. Султанмураттын эси ооп калды, бирок түлкүнүн ошол әлеси – башын қынайта буруп караганы, жерге тийбей сунулган үлпүлдөк жибек куйругу, ағыш тарткан көкүрөк-чабысы, көзгө илешпей лыпылдаган бармактары, баарынан да сынай караган куйту көздөрү эсine биротоло синип калды... Султанмурат тийбесин түлкү да билип өткөндөй болду. Бирок ичинен алкышын айттыбы, жокпу, ким билди... Ажымурат орогун ыргыта уруп:

– Ур! Чаап қал! – деп чыңырганда гана Султанмурат эсine келди.

А кезде түлкү ылдый карай зыпылдап жүрүп берген, адырандаган Актөш күйүккөндөн кышылдап артынан кеткен.

– Ой-ээй, укмуш! – деп алды Султанмурат. Экөө бир аз жерге чуркап барып токтоду. Түлкүдөн дайын жок, Актөштүн эле үнү тигинден, мындан угулат.

– Эй сен!.. – деди Ажымурат нааразы болуп. – Ушундай түлкүнү колдон чыгарып... Нес болуп калыпсын, жок дегенде кол шилтеп койбайсунбу.

Инисинин айтканы туура эле. Султанмурат эмне дээрин билбеди.

– Түлкүнү эмне кыласын? – деген болду жөн эле.

– Эмне кыласын дейт да? – Андан аркысын айтпай сөзүнө какап, Ажымурат колун силкип салды да, терс бурулуп кетти.

Анан экөө унчугушпай орулган куурайды жыйнашты. Чоң көтөрүм кылышка дагы оруш керек эле. Ошондо Ажымурат нааразылана дагы айтты:

— Эмне кылат элең дейсин. Нургазы таякем-дикиндей кылып атама тумак тигип берет элек да! А сен турасын карап!..

Султанмурат дабдаарып калды: түлкүнү кубалап жүргөндө баланын оюна ушул келген экен да! Аны ойлоп, атасын түлкү тумакчан элестетип, жанагы сулуу түлкүнү кармай албай калышканына эми Султанмураттын да ичи ачышты. Түлкү тумак атасына жарашип калмак. Султанмураттын бул кыялын Ажымураттын бышактаган ыйы бузду. Караса, үкөсү чөкө куурайга отуруп алышп, ыйлап атат.

— Кой эй. Сага эмне болду? — деп Султанмурат жанына келди.

— Эчтеме,— деп бурк этип койду иниси ийнин булкуп.

Султанмурат кыйнап такыбады. Баягы күнү Нургазы таякеси келгендеги Ажымураттын мектепке ыйлап кеткенин эстеп, атасын аябай сағынып жүргөнүн ойлоду. Түлкү тумак баланын ичиндеги буқту козгоп кеткен тура...

Инисин кантип сооротоорун билбей турду Султанмурат. Өзүнүн да канырыгы түтөдү. Инисиин капалыгын жазыш үчүн акырында жашыруун сырын ачты:

— Сен ыйлабачы, Ажыке,— деди жанына отуруп. — Үйлабай кулак салчы. Атам келгенде мен катын алайын деп жүрөм.

Ажымурат улутуна ыйын токtotуп, таныркай карап калды.

— Катын дейсинбى?

— Ооба. А көрө сен бир ишке жарап бер.

— Кандай иш? — Ажымурат кызыга кулак төшөдү.

— Эч кимге оозуцан чыкпасын!

— Өлөйүн, айтпайм.

Баштаарын баштап алыш, Султанмурат кайра тайсалдады. Эми Ажымурат жабышты:

— Айтчы, кандай иш? Айтсан, Султан? Өлөйүн, бирөөгө айтсам!

Султанмураттын чекесинен тер чыпылдады. Иניסин карабай унчукту:

— Мектептеги бир кызга кат алпарып бересинбى?

— Кана кат, кандай кат? — деп Ажымурат агасына ыктай отурду.

— Анан көрсөтөм. Жанымда жок.

— Каерде?

— Бекем жерде. Анан көрөсүн.

— Кайсы кызга берейин?

— Билесин. Анан айтам.

— Азыр эле айтпайсыңбы?

— Жок, анан айтам.

Ажымурат такып сурай берди. Султанмураттын ачуусу келип, айтканына өкүндү. Акыры мукактансып жатып аран айтты:

— Ошо катты... жанагы... Мырзагүл деген кыз бар го... ошого бересин.

— Кайсы Мырзагүл? Силердин классынарадагы кызыбы? — Жаша! — Же кубанганы, же агасынын сырын тартып алганына табасы канганы билинбей Ажымурат эки колун көккө сериппип так секирди. — А кызды билем, мен сулуумун деп, тим эле койкойот да чойкоёт. Төмөнкү класстын балдары менен сүйлөшкүсү келбейт.

— Эмне кыйкырасын, ой? — деп Султанмурат ачуусу келди.

— Макул, макул, кыйкыrbайм. Сен ошону сүйөсүнбү? Экөөнөр Семетей менен Айчүрөктөй-сүнөрбү? Ыя, ошондойбу?

— Болду эми! — деп Султанмурат да кыйкырды.

— Эмне? Айтса да болбойбу? — деп иниси ого бетер жинге тие берди.

— Кыйкыр, кыйкыра бер! Тиги дөбөгө чыгып алыш, бүт дүйнөгө жар сал!

— Эмнеси бар экен, жар салам! Мырзагүлдү сүйөсүңбү? Мына! Мына, чын экен! Сүйөт экенсин, кызырып кеттин!..

Инисинин ажыкыстыгына Султанмурат чыдай албай көк желкеге коюп калды. Ажымурат андын ичин жаңырта өнгүрөп-өксөп коё берди:

— Атам согушта жүрсө, болушары жок деп сен мени урасын ээ? Карап тур! Көрөсүн го... Атам келсинчи, анан сени... — деп өлкө өлкөсүнө батпай мунканана ыйлады.

Эми кантип сооротот, таза баләэ болбодубу?

Акыры эптеп Ажымурат экөө әлдешти. Ошондо Ажымурат кичинекей муштуму менен көзүн аарчып, улам улутунуп коюп агасына айтты:

— Сен корпой эле кой, эч кимге айтпайм, апама да айтпайм. А сен урасын... Катыны берип коём. Ошентип айттайын десе болбой урасын... Танаписте четке чакырып чыгып, берип коём. Бирок атамы тосуп чыкканда сен мени ала барасын, макулбу? Атам станчага келиптири деп, әлдин баары чуркаганда сен Чабдарынды миңда, мени учкаштырып ал, экөөбүз элден озуп жетебиз. Анан атамы Чабдарга мингизип, экөөбүз эки жагынан үзөнгү карман чуркап алабыз. Тосуп келаткан апамдар алдыбыздан чыксын. Макулбу?..

Иниси ушинтип бир эсе таарынып, бир эсе мунканып, арманын айтканда Султанмурат да

ыйлап жибере жаздады. Жана ачууга алдырып уруп коём деп, эми кайра бармагын тиштеп отурду.

— Макул, Ажыке, ыйлабачы. Атам аман келсе болду, экөөбүз Чабдарды минип, алдынан чаап чыгабыз...

Орулган куурайды жыйнап танганда, үч көтөрүм отун болду. Эки көтөрүмдү Султанмурат Карагерге арткыдай кылышп танды да, бир көтөрүмдү өзүнө ылайыктап, арчындама кылышп танды. Жер алыс, көтөрүп жетиш оной эмес, бирок ушунча дүйнөнү таштап кетмек беле. Эптеп жеткирсе апасы кубанышп калар...

Карагерге отун артканда кулагы да, куйругу да көрүнбөй калды. Аны Ажымурат жетеледи. Артынан көкүрөгүнө арчындалышп түшкөн арканды эки бармагы менен иле кармап, жерге башы ийилип, Султанмурат жөнөдү. Үчүнчү болуп Актөш келатат. Ал эртемененкидей аркы-терки жойлобой калыштыр, жана түлкү кубалайм деп чарчап калган көрүнөт.

Чоң таңым отун көтөрүп келатканда узак отурup эс албагын. Болбосо улам бир аз жерге бара түшүп, дагы отургун келе берет. Аны билген Султанмурат арышын бир калышта кенен таштап, алды-артын карай албай, бутунун учун гана тиктеп жүрүп отурду. Мындайда жүктүн оорчулугун сезбеш үчүн башка бир ойго алаксый басканиң жакшы.

Эртең таң эртеден ат сарайдагы ишине чыгып, командирлик милдетине кириши керек. Аксайга жөнөөргө саналуу күндөр калды. Аттар да табына келди. Кош-сокосу кошумча тиштери менен даяр. Бирок дагы бир сарамжалдап чыгыш керек. Чекиши чал айткандай кемчилиң

дал аттанаар алдында билинет эмеспи. Бирок Чекиштин дагы бир жакшы сөзү бар: көз коркок, кол баатыр дейт. Мунусу да туура, ушерде эле жамаачы жамап отура бербей кошко чыгыш керек, калганын көрө жатышар... Мына ушуларды ойлоду Султанмурат.

Анан дагы муну ойлоду: апасынын түйшүгүн кантип женилдетсе болот? Таң атпай уй сарайга барып, уйларын саап, астын тазалап, жайытка чыгарып, анан кайра үйгө келип, үй тирилиги менен кечке алек болуп, кубатына толук кире элек апасы катуу кыйналып жүрөт. Жаз чыгары менен айылдын тегерегиндеги аңыздарга да чон кош чыгат. Катындар кетмендерин көтөрүп, арык чапканы жөнөйт. Анда апасы да жөнөөр. Ошондо үй-жай, кичинекей балдар эмне болот? Же апасы баарын жонуна таңып ала кетеби?.. Апасынын түйшүгүн кантип женилдетмек?.. Ойлоп-ойлоп, эч айла таппады...

Бирок баарынан да Султанмурат эртең каттын берилишин ойлоду. Үйгө баар замат, жок, кечинде эл жатканда катка «Ак кептерди» жазып коюш керек... Анан Мырзагүл катты окуп жаткан учурун элестетип көрдү, кандай ойдо калар экен деп бушайман болду. Ашыктык кат жазмак ушунчалык азап беле, ыя? Канча далбас урсан деле ичтеги ойлордун баары кагаз бетине түшпөй калат экен... Кызык, кыз эмне жооп кайтарар экен? Унчукпай коймок беле, деги бир жообун берер. Аны кантип билет Султанмурат? Кат келер бекен, же оозекиби? Султанмурат сүйүп калганына кыз макулбу, жокпу,— мына ушуну кантип билет? А эгер сен сүйбөгүн, мен сүйбөйм деп койсочу?.. Анда кантет?..



Туюк-Жар алыс калды. Батып бараткан күндүн жылымчы нуру оң жагына мандай талаشتыйип баратты. Жаз келатканы билинбей, жер дагы эле кыштагыдай дүнкүйүп, сырын ичине катып, тонуп жатат. Тунжураган, жан-жаныбарды мемиреткен бу беймаралдык адатта бороон алдында орной калар эле. Анан бороон капилеттен башталып, бейкут дүйнөнү бырын-чырын талкалап жиберер эле. Мындай учурда эл тынччылык тилеп, жакасын карманчу. «Тынччылығын бер», – деп Султанмурат ичинен күбүрөп койду, да көзүнүн төбөсү менен алдыдан эс алгыдай капитал бет издей карады.

Кайра туруп кетишке женил болсун деп, бир арыктын кашатына чалкасынан кулады. Көкүрөгүндөгү арчындалган арканды бошоткондо кенен дем алып, ачышкан терлүү далысына жабышкан жегдеси акырындап сыйрылып, бүткөн бою чымырап кенирсий берди. Ырахаттана көзүн жумуп саам жатты да, анан акырын жүлжүйтө ачып, кыйыгы менен дагы каерге барып эс алар жерин белгилеп, жолдун-алысын карап алды. Дагы бир жерге жетип, ушинтип Мырзагүлдүгана ойлоп эс аларына азыртан балкыды.

– Бирок сен жоопту кечиктире, билдинби, – деп күлүмсүрөп, өзүнчө жылмайып койду.

Анан айланага кулак салып отурду.

Жер бетине чон кебез жууркан жаап салгандай али күүгүм кире элек теребел ың-жыны жок мемиреп жымжырт турду.

VII

Ал күндөр жакындаш келатты...

Өзү керәэли-кечке тынбай иштеп жүргөнү менен Султанмураттын ою Мырзагүлдө, чарчап келип уктап калганда гана болбосо, калган учурда санааркап катына жооп күтүп жүрөт. Колу жумушта, ою кызда, көзү бирөөнү тиктеп турсада, санаасы кызда. Десантына командалыгын кылышп, ат сарайда жүргөнү жүргөн, а бирок улам кылчактап мектептен түшкөн жолду карайт, көптөн күткөн кыздын катын койнуна катып, Ажымурат качан ат сарайга чуркап келет деп көзү талыйт. Иниси экөө макулдашып алган белгилери бар: эгер Мырзагүл жооп берген болсо, Ажымурат колун жансагылап, оромпой тепкендей так секирип ойнап келмек, эгер жооп албаган болсо эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып жай келмек.

Султанмурат жол карайт. Бирок күн сайын иниси эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып келет. Ансайын Султанмураттын көңүлү чөгөт, кыздын тымпайганына таң калат. Жолукканда кыз ага эмне айтканын, ал кызга кандайча барып учурашканын, экөө эмне деп сүйлөшкөнүн жана башкаларын Ажымураттан такып кайра-кайра сурайт. Ага да көңүлү толбойт. Кечинде дагы сурамакчы, бирок иштеп келгенде Ажымурат дайым уктап калган кези болот. Сурап билгидей эчтеме деле калбаган, Ажымурат ийне-жибине чейин айтып берген: бу тетири мұнөз Мырзагүл бийкечин қандай неме экенин билбейм, дейт Ажымурат, танаписте жолукса сүйлөшпөйт, эчтеме билбегендей, эчтеме эсинде жоктой жүрөт. Кебетеси деги эле кат

албаган немедей. Ажымурат өзү келип саламдашмайынча такыр байкамаксан болуп, бир карат койбостон курбулары менен сүйлөшүп тура берет.

Бу кандай мамилеси деп, Султанмураттын башы ман. Эгер жактырбаса, уккусу да, көргүсү да келбесе, ачыгын айтып, бир жообун бербейби? Унчукпай тымпыйганы эмнеси? Быяктагы Султанмураттын саргайып азап чегип жүргөнүн ойлобойбу?

Ушундай кыжаалат ойлор менен уйкуга чөмүлөт да, эртеси жумушка киргендөн баштап кайта ойлогону кечээги эле жандырмагы жок көп суроолуу ойлор. Жөнөөр кез да кирип келди. Талаадагы кар эрип, жер карапып баратат. Тоң кетип, жер көбөр замат айдоого бороз салынат, анан эки жакка кылчайганга чоло болбой калар...

Л
329

Султанмурат иинисине кесе айтты:

— Жакында Аксайга кетет; узакка кетет деп айткын... Бул талабына:

— Билем,— деген гана бир ооз жооп келди...

«Билемден» башка эч сөзү жок. Султанмураттын башы катты. Мектепке жүгүрүп барып, танаписти күтүп туруп, класстан чыгаар ооздон Мырзагүлдү тосуп алыш, «бу кандай жообун» деп, маселени кабыргасынан койгусу келди. Бирок даай албады. Жүрөксүндү, апкаарыды, уялды, күдүктөндү, анан кайра ушу сезимдердин баары кайнап, ичи бышып кетти...

Иш кычады. Десантка командир болуш оной эмес экен. Күн чыккандан батканча колу бошобойт, Аксайга жөнөөр учур суук кирип келаткан сайын ого бетер кычай берди.

Анткен менен жаз түйшүгү канчалық желкеден басса да, анын жадыраган пейили элдин көнүлүн ачып, үмүтүн жандырып, тиругү жандын баарына дем берди. Ат сугарган суу жээги да чемгерленген муздан бошонуп, кенен тартып, жылтыр кара таштарды жууп аккан суунун шылдыры да көнүлдүү угулчу болду. Аттар үйүртобу менен сууга жапырт кирет, сооруларына суу чачыратып, тумшуктарын агымга каршы созот, майда толкундарды көбүртүп, көккашقا сууну жиреп, өрдөй басып ичишет. Балдар да ызы-чuu, күлкү менен теминип топ жылкынын арасына кирип барып, минген аттарын сугарат... Кээде суу үстүндө тамашалап алыша кетишет...

Бир күнү мына ушинтип ат сугарып турган учурда Султанмурат Мырзагүлдү көрүп калды. Аттамчыктан аттап өтүп келаткан экен, эси ооду. Мырзагүл жалгыз эмес, үч кыз менен келатыптыр. Күнүнө бу аттамчыктарды аттап нечен киши өтөт. Бирок Мырзагүлдү жолуктурам деп, үч уктаса да түшүнө кирбекен. Таалай жолуктурат деген ушубу? Көрөр замат тааныды, тааныр замат Чабдардын тизгинин тарткан бойдон нес болуп калды. Аттамчык аттап келаткан кыз да аны көрдү, бир аттамчыкта сынар бутуна чайпала түштү, кулачын жая таканчыктай калып, бери аттады, аナン жээкке чыкканда кылак эте бир карап алды. Қурбулары менен сайдан чыгып баратып, дагы бир-эки кылчайды. Кылчайган сайын Султанмурат атын теминип, учуп жеткиси келди, калтаарыбай, жашыrbай сүйөрүн айтып, үмтөттүргөн бактысын сурагысы келди. Сенсиз мага жашоо жок, өлөм, деп айткысы келди. Бирок даабады, кыз ар бир кылчайган сайын ал өлүп кайра тирилип турду. Кыздар Арал көчөгө



кирип, көрүнбөй кетти, Султанмурат болсо Чабдардын башын кекейте тартып, суунун ортосунда тура берди. Суусуну канган аттар жәэкке чыккан. Балдар сарайды карай айдап жөнөгөн. Ал Чабдарды сугарымыш болуп, дале эсин толук жыйбай суу ортосунда турду...

Кыз мектептен дайым ушул жол менен кайтарын билет, анда әмне үчүн баштатан ушул кечиттен, ушул аттамчыктан тосуп алып жүрбөдү? Мурда әмне үчүн бул ой башына кирбеди? Өзүн аракет кылбасаң, өзүң жолдон тосуп, катынын жообун сурабасаң кыз атайы издең келмек беле? Кийин ушинтип ойлоп алып, Султанмурат бир эсे таң калса, бир эсе өзүн тилдеп жүрдү.

Аттарды сугатка саал кечирээк айдаса эле алигидей жолугушуу күн сайын болуп турмак. Күндө десант аттарды суудан айдап кеткенден кийин аерден кыздар өтүп жүргөн экен да. Муну билишке, ойлоп коюшка чоң акылдын кереги жок эле го? Мына әми башынды муштагылап отура бер...

Түштөн кийин келсе да, бу тапкан акылына Султанмурат бекем турмай болду. Эртеси аттарды сугарган соң балдарга: «айдай бергиле, ар бириң орду-ордуна байлап, беде салып койгула, мен Чабдарды кичине кызытып коёон, антпесе бутуна суу түшкүдүй», – деген шылтоо айтып, суу боюнда буйдалып калды.

Бирок баягы эле онбогон Анатай да! Кыйылып кеткиси жок, башкаларды да жибербейт.

– Билем кимди күтүп турғанынды, – дейт очөшкөндөй.

Ай бир тескери неме да!

Бирок Султанмурат эле андан өөдө бекен: «Билсең жакшы болуптур. Жаңылбапсың», –

деп токтоо гана жооп берип коюунун ордуна
Анатайга атырылды:

— Сен фашисттин шпионусун! — дейт ачуусуна муунуп.

— Ким шпион? Менби?

— Сен шпион!

— Кана, далилде. Мен шпион болсом атып салышсын! Болбосо азыр түмшүгүндү канжалаатам! — деп, экөө суунун ортосунда аттарын темине үрпөндөшүп, кармаша кетиши. Бирин бири сестенте айкырышып, акшындай тиктешип, бирин бири сууга оодара тарткысы бар. Жээктеги балдар боорун тырмап күлүп жатышат. Суу чачырап көк буурул болуп, такалуу аттар таштарды жара басып, кээде мұдүрүлүп кетип жатты. Ошондо Эркинбек кыйкырды:

— Эй, атты дагы аксатасыңар!

Экөө төң эсине келип, жакшы шылтоо табылганына сүйүнүп калышты, унчукпай эки бөлүндү.

Бирок баары бир ачык күндү булут баскандай болду. Балдар аттарды айдал кеткенде да Султанмурат ээликкен демин баса албай атын суу жээктете желтирди, улам жолду карап баратты. Аттын башын кайра тартканда Мырзагүлдү дагы көрдү. Кечээгидей болуп, курбулары менен келатыптыр. Ага быякта бирөө арзып жүргөнү капарында жок, быякта бирөө ал деп азап тартып, сары санаага батып, ал үчүн жан аябай салгылашканда түшүп жүргөнүн ойлоп койбостон келатат өз ара сүйлөшүп. Азап тартканы чын эле. Жакында апасы: «Бир жерин оорубайбы, садаган болоюн? Кийинки күндөрү азып кеттин го», — деди. Жооткотуп апасына бирдеме деди да, өзү күзгүгө каранды. Көптөн бери өз кебете-



син карабай жүрүп байкабаган экен, чын эле өзгөрүп кетиптири: оору кишидей көздөрү жылтылдайт, жаагы шимирилип, моюну ичкергенге узарып кеткенсийт, эки кашынын ортосуна бырыштын жүлгөсү салыныптыр, үстүнкү эрдине көлөкө түшкөндөй түк пайда болуптур. Мына кызык, мынчалык өзгөрөт деп өзү да ойлогон эмес... Атасы келгенде адеп тааный албай калышы да этимал...

Ал кыздарга туурадан жакындай бастырды. Кыздар көрө элек, бирок Мырзагүл эки-үч ирет ат сугарчу кечит тараптан бирөөнү издегендей көз таштап алды. Аナン бурулуп Султанмуратты көрө койгондо буттары шилтенбей токтой калды да, кайра ошол замат эсин жыйып, курбуларына кошулуп кетти. Эчтеме көрбөгөндөй, эчтеме билбегендей кыздар аттамчыктан аттап өтүштү да, үй-үйүнө тараپ кетишти. Султанмурат аларды четтеп айланып, көченүн башка учунан каршы чыкты. Арал көчө кыска көчө, тиги башынан келаткан Мырзагүлдү беттеп, Султанмурат жай бастырды. Аナン улам жакындаган сайын өрөпкүп, калтаарый баштады. Элдин баары терезелеринен ал экөөнү гана карап турушкандай, экөө кантип жолугуп, эмне деп сүйлөшшөөрүнө кызыккандай туюлду ага.

Кыз да бет алдыда жай келатты. Бир окуп жүргөндө жөнү жок жерден китебин тартып алыш, же дагы бирдемеден улам ыза кыла берчү ушу кызга азыр жолугаарда эмне үчүн мынчалык апкаарып баратканына таң Султанмурат. Жолукпай эле койбой деп ойлоду, бирок кеч болуп калган эле. Кыз да анын жүрөк заадалыгын туйгандай болду, аркан боюндай жакын калганда өз үйүнө жетпей башка бир үйгө буру-

луп кетти. Султанмурат анысына кубанып, ыраазы болуп калды. Бетме-бет жолугушуу ушунчалык кыйын белем!..

Андан кийин суу жүрөктүгүнө өзүн өзү жемелеп, тилдей турган болду. Түн уйкусу качты. Эртеменен ойгонуп алыш, бүгүн сөзсүз жолугуп, тайманбай бастырып барып жолукмай болду, олуттуу сүйлөшүп, катка жооп берер ою барбы, жокпу, бар болсо качан берерин кесе сурамай болду. Эгер жооп бергиси келбесе өзү билсин, жакында Аксайга кетип жатам, болгон иш ортодо калсын демек болду. Ушу бүтүмгө келди.

Ошол ой менен жумушун баштады. Аттарды сугарып келгенден кийин Чабдарды минип алыш, аттамчыкты көздөй жөнөдү. Жээк бойлоп нары бастырды, бери бастырды. Бастырып жүрүп, тамдардын көлөкө түптөрүндөгү карлар да эрип калганын, бирок кышында бороон уруп салган күрткүлөрдүн калдыгы ыргытылган тердиктей болуп, али эрип бүтө элегин көрдү.

Кечээ күнү Тыналиев башкарма менен Чекиш биргат Аксай десантынын аттарын сыноодон өткөргөн. Соколордун баарына номур басылып, кошчулардын керт башына бекитилип берилген.

Султанмуратка номур биrinчи соко тийди. Аナン ар ким аттарын жабдыктап, сокого кошуп, өнөрлөрүн көрсөттү. Беш кош катарга тизилди. Четтен карасаң кадимкидай бараандуу көрүнөт. Аскер тачанкадай эле бар. Болгондо тачанка ордуна соко кошулган. Аттар күчкө толгон, жабдыктары кынала тартылган, майланган соколор жалтылдайт. Тыналиев башкарма кол башчыдан бетер десант алдында аркы-терки басты. Ар кимисине кайрылып:

– Далярдыңынды айт! – дейт.



— Далярдыгым: колумда такаланган төрт ат, жарактуу төрт каамыт, төрт шилия, сегиз жан кайыш, бир ээр, бир шапалак, эки тиштүү соко жана кошумча үч жуп тиши!

Куду аскердегидей. Чекиш бригаттын гана кабагы салыңкы. Карыган чал бу аскер тартибин кайдан билмек, аныкы да жөндүү.

Сыноо жакшы өттү. Эки суроодон гана десантчылар кулап калышты. Тыналиев башкарма баарын Эргештин кошуна чакырды.

— Кана, ат жабдыгынан кемчилик тапкылачы?

Баары жабыла карап чыгышты, кармалап текшерип чыгышты, бирок эчтеме табышпады. Ошондо Тыналиев башкарма өзү көрсөттү:

— Бул эмне? Мобу торунун басмайылы бооруна толгонуп калганын көргөн жоксунары? Мына, карагыла! Ишке салганда толгонгон басмайыл аттын капиталын жоорута өйкөп калбайт бекен. Аны ат байкуш кантип айтат? Шапалактын ачуусу менен тартып жүрө берет, а эртеси капиталы шишип чыгат да, кошко жарабай калат. Башка менин белендеп турган атым жок, кайдан табам? Демек кошчунун шалаакылык кесепетинен кош токтоп калат. Өзүнөр ойлогулачы, антишке акыбыз барбы? Кышты кыштай биз аттарды ошол үчүн багып чыктыкпыш?..

Балдар уялыш калды. Болбогон эле нерсе эken, бирок айтып отурса мааниси канчалык.

— Султанмурат, — деп башкарма эсине бек түйгүздү, — сен командир болгон соң ар күнү эртеменен иш баштаар алдында аттардын кошулганын текшерип чыгышын милдет. Түшүндүнбү?

— Жарайт, жолдош башкарма! Десант жаңылган экинчи суроо биринчиден алдаганча олуттуу эле. Ал суроодон командир өзү кулады.

— Иштен кийин түн ичинде ат жабдыктарды каерге коюп турасынар? — деп сурады Тыналиев.

Ар кимиси ар кандай жооп берди. Ойлоп-ойлоп, айдоого эле соконун түбүнө коюп жүрөбүз дешти.

— Командир, сен кандай деп ойлойсун?

— Мен деле ошондой ойлойм, аттарды чыгарган жерге эле соконун түбүнө борозго коюп кетебиз да. Ушунун баарын көтөрүп жүрөбүзбү.

— Жок, туура эмес! Ат жабдыгын түн ичинде талаага таштап кетиш жарабайт. Бирөө кармап кетет деген сөз эмес. Аксайда ал десен да эч ким жок. Эгер кокус түнкүсүн жамгыр, же кар жааса кам кайыштын баары суу болуп эзилип калбайбы. Билдинерби? Демек, эмне кылыш керек? Соко айдоодо калат. Аттарды жабдыгын албай станга апкелесинер. Боз үй тигип берем, ошондо жашайсынар. Башка үйүм жок. Ар ким өз аттарынын жабдыктарын үйгө киргизет да, өзү жаткан ныптага тыкандал жыйнап коёт. Билдинерби? Ат жабдыктарынар жаздык болуп, башынарда турсун. Закон ушул. Себеби, силердин куралынар ушул! Ар бир аскер баарынан мурда куралын сактай!

Бүт даярдыгы менен, кошу менен катар тизилип турган Аксай десантынын алдында ошол түнү Тыналиев башкарма ушинтип сүйлөдү:

Аксайга аттанар күн эртең келет деп турганда Тыналиев башкарма ушинтип айтты...

Балдарга акыл үйрөтүп, Тыналиев башкарма ушинтип айтты...

Ушинтти...

Иштер ушинтип кычап турган. Күн бузулбаса төрт-беш күндөн кийин Аксайга аттанышат.

Анда Мырзагүлгө жолукмак кайда. Султанмурат кадыресе чочулады. Узак убакка ажырашып атып, жок дегенде алыстан болсо да бир көрбей кетет деген эмне шумдук! Ошол үчүн бүгүн ачык жооп сураламак болуп, макул дейсинби, жок дейсинби, айт, жок дегенинде өлүп кетмек белем, ачык айт, күтөр чолом жок, Аксайга жөнөп атам, аякта да маанилүү иштер көп демекчи болуп ызырынып чыккан...

Жәэк бойлой бастырып жүрүп, Султанмурат улам жолду карай берди. Мерчемдүү мезгил өтүп баратты, андан бетер тынчсызданды. Бир маалда караса, кыздар келаткан экен. Бирок арасында Мырзагүл көрүнбөйт. Курбулары келатат, өзү жок. Султанмураттын көңүлү чөктү. Айла канча, башын жерге салып, ат сарайга бет алды. Бирок бара түшүп, а балким ооруп калгандыр, же дагы бирдеме болдубу деп күдүктөндү да, жүрөгү өйүдү. Бир дайынын билмейинче жүрөгү ордуна келәэр эмес, курбу кыздарынан сураламачы болуп, аттын башын бура тартты. Мына ошондо жалгыз келаткан Мырзагүлдү көрдү. Кыз сууга жакындалап калган эле. Дал аттамчыктан алдынан чыгайын деп, Султанмурат Чабдарды теминди. Жүрөгү опколжуп, ушунчалық коркуп, ушунчалық кубанып кеткен экен, башы айланып, әриндеринен: «Кымбатым!» деген ысык деми чыкты.

Мырзагүлдү аттамчыктан тосуп алды. Аттан түшүп, тизгинди узун кармап, кыз бүйүзгө чыгарын күтүп турду.

Мырзагүл ага түз келатты, жалжылдан тиктеп келатты, жадырап жылмайып келатты.

– Абайла, жыгыласың! – деп үн салды Султанмурат.

Чоң таштарды чогултуп, үстүнө чым бастырган аттамчыктан жыгылып кетиши мүмкүн эле. Ушул шар аккан сууга канча жолу көпүрө салса да болбой үйөр жүргөндө алыш кете берип, акыры аттамчык курушканы ырас болгонун Султанмурат азыр билип, ичи элжирип турду. Анткени гүлдөн гүлгө учуп-конгон көпелөк мисал тиги кыздын этек-жени желбираеп, аттамчык аттап келатканы бир сонун көрүндү. Же сүйгөн жигитке ошондой сонун көрүнөбү? «Жигит» деген оюна Султанмурат өзү корстон болуп калды.

Ал колун сунуп турду, кыз ага түз келатты, жалжылдан тиктеп келатты, жадырап жылмайып келатты.

— Абайла, жыгыласын,— деди дагы бир жолу.

Кыз эчтеме деген жок, күлүп гана койду. Мына ушунусу менен көптөн зарыктырып, санааркай күттүргөн жообу айтылганда болду. Кат жазып жооп күтүп, азап чегип жүргөн өзү апенди экен да!..

Кыз колун берди, эки алакан жабышып, Султанмурат кызды сүйөй тартып алды. Ушунча жыл бир класста бирге окуп жүрүп, кыздын колу мынчалык сезимтал, мынчалык сырдуу экенин билбептир. «Мына мен, каалаганын! — деди кол.

— Мен кубанычтамын! Кубанчымды сезбей турасыңбы, сез!» Султанмурат кыздын жүзүнө тик бага карады. Карап алыш, өзүн тааныгандай тан калды. Өзүндөй болуп кыз дагы көрүшпөгөндөн бери мурдагыдан алдаганча өзгөрүптур, бой салып, мүчөсү сыналыптыр, кеселден жаңы айыккан жандай көздөрү бир башкача, элегей тарта жалжылдайт. Кыз дагы аны сүйүп, түнкүсүн уйкусу качып, күндүзү санаа тартып жүргөнгө



Султанмураттай болуп өзгөрүп, өсүп калыптыр. Ошонусу менен ал азыр баштагыдан сулуураак, баштагыдан жакыныраак көрүндү. Турган турпаты таалайдын убадасындай болуп, ал убада көздөн көзгө өтүп, Султанмураттын жүрөгүнө куюлду, боюна тарады.

— Мен сени ооруп калдыбы десем... — Султанмураттын үнү титирей түштү.

Мырзагүл ага жооп берген жок, бир гана:

— Мына, — деди да, төрт бүктөлгөн жүзаарчы берди. — Сага!

Башка сөз айтпастан жөнөй берди.

Кийин Султанмурат ушул жүзаарчы менен сүйлөшө турган. Бир күнде нечен ирет чөнтөгүнөн алыш чыгып, жибек жип менен саймаланган жүзаарчыны карайт. Кайра чөнтөгүнө салып, аздан соң сагынып кеткендей кайра карайт. Дептердин барагындай жүзаарчынын бурч-бурчуна, четтерине гүл, жалбырак түшүрүп сайма сайыптыр, бир бурчундагы гүл арасына кызыл жип менен үч тамга жазыптыр: «S q M». Мунусу «Султанмурат жана Мырзагүл» дегени го! А кезде кыргыздар ийкемдүү латын тамгасын окучу, латынча жазылган бул үч тамга Султанмураттын узун сабак катына берген жообу эле.

Көкүрөгүн жарып кетчүдөй ичте удургуган кубанычын аран басып, Султанмурат ат сарайга келди. Бул бактысын ал эч ким менен бөлүшө албасын, бул бакыт жеке өзүнүн гана энчиси экенин, азыр өзүнөн башка эч ким мынчалык бактылуу эмес экенин түшүнүп, бирок алиги жолугушууну балдар билсе кана, белекке келген жүзаарчыны аларга көрсөтсө кандай сонун болоор эле деп, бирок антпеш керегин ойлоп, ээликкен жүрөгүн бас-бастап келди...

Иши да жакшы жүрдү. Балдар аттарын кашып, челектеп сулу апкелип, жем баштыктарга салып, аттарга илип жүрүшкөн экен. Султанмурат да ат тарак менен аттарын кашып-тарап чыкты, сулу салды, акырларын тазалады. Ошентип кайда жүгүрүп жүрсө да апасы кичирейтип берген аскер гимнастеркасынын төш чөнтөгүндөгү жүзарчы жүрөгүн жылытып, жагымдуу кытыгылап жүрдү. Жүрөк тушунда көрүнбөгөн шам күйүп тургандай, көнүлү алеп-желеп болуп, кубанып да, кандайдыр түпөйүл коркунучка жүрөгү опкоолжуп да жүрдү. Сүйүсүнө Мырзагүл сүйүү менен жооп бергенине кубанды, бирок мындан аркысы кандай болорун билбegen жүрөк опкоолжуду...

340

Анан ал беде апкелгени сарайдын чет бурчундагы маяга жүгүрүп барды. Күкүмдөлгөн беденин жыты буруксуп канылжаарын жарган күнчубакка жетип, жұзаарчысын дагы бир көргүсү келди. Чөнтөгүнөн алып чыгып, нары айлантып карады, бери айлантып карады, атыр самынга жуулган жұзаарчынын жыты беденин жытын басып турду. Бир жолу мектепте ал Мырзагүлдүн чачынын жытын сезген эле. Эми жұзаарчыдан улам ошол жыт кыздын жыты экенин туйду. Ошентип көзү тойбой, көнүлү канбай карап турганда бирөө жұзаарчыны колунан жулуп кетти. Кайрылып караса, Анатай!

– Ии, жұзаарчы берише баштаган экенсинар го!

Султанмурат кулагына чейин кызарды:

– Келе бери!

– Шашпагын, дос. Көрөйүнчү, кандай экен.

– Бер дейм!



— Кыйкырбачы, эй берем. Итим да албайт мунуну.

— Бербейсинби анда? Келе!

— Катуураак кыйкыр, катуураак! Сүйгөнүм берген жұзаарчыны тартып алды деп кыйкырбайсынбы! — деди да Анатай жұзаарчыны чөнтөгүнө салып алды.

Андан ары әмне болгонун Султанмурат билбей да калды. Анатайдын коркконунан өнү бузулуп, ага кошо жини келип турганын бир билет, бет талаштыра коюп калды. Аナン кулак түпкө дагы бир урду да, өзү ичке муш жеп, артына учуп кетти. Онкобаш атып маянын түбүнөн кайра ыргып турду, ого бетер каны кайнап, дагы атырылды. Аңғыча балдар жұгүрүп келди, үчөөлөп арачалап калышты. Койгула деп, жаккалашкандардын колдоруна артылып, экөөн эки жакка тартты, ага болбой экөө жулуунуп чыгып, жан аябай койгулашып жатышты. «Бергин дейм! Бергин!» — деп, Султанмурат башка сөзгө келбени, же өлүш, же жұзаарчыны кайтарып алыш гана оюнда болуп, әчтемеден тартынбады. Анатай кажырлуураак, алдуураак эле, анын үстүнө Султанмуратча туталанбай мээлеп даана уруп жатты. Бирок акыйкattык менен актык Султанмураттык эле, ошол ага күч кошуп, жыгылып түшсө деле болбой кайра тура жұгүрүп, Анатайга атырылып тийип жатты. Дагы бир жолу Анатайдын муштумун жеп жыгылганда Султанмураттын колуна айры урунду. Айрыны кезей кармап тура келди. Балдар чуркурап түштүштән кыйкырып жиберишти:

— Кой, эй!

— Токто!

— Ташта айрыны!

Анатай качаар жагы жок, бир тарабы дубал, бир тарабы мая болуп, туюкка камалып, эси чыкты, көзү алайып, колдорун арбандата кал-каланып, айла таппай калды. Айры жаман экенин туюк сезгени менен Султанмурат аянаар жерден өтүп калган, кайра бекемдик гана керек экенин билип, кайратына кирген эле.

— Бергин, — деди ал жаалданып,— онбойсун азыр!

— Ой, мечи! Ме! — Анатай алактап, тамашага чаптырган болду. — Тапкан экенсин. Тамаша кылышын койсо, тим эле... Ит экенсин... — деп жұзаарчыны ыргытып жиберди.

Бир коркунуч өтүп кетти. Балдар женилдеге дем алып, күжулдашып калды. Султанмурат жұзаарчыны төш чөнтөгүнө салды да, маяны айланып, колу-буту калтырап турғанын ошондо сезди. Эрдиндеги канын аарчынып, теңселе басып барып, маянын түбүнө кулады да, деми басылғыча чалкалап көпкө жатты...

VIII

Анатай экөө а күнү жарапкан жок, бирок жумушу чогуу болгон соң катар жүрүп иштей беришти. Ойдо жок жерден мушташып калганина бети чымыраса да, жүрөгүндө жаман сезим чөгүп кала берди. Бир чоң сыноодон өткөнүнө Султанмурат бир чети ыраазы да болду, эгер саал эле жалтактык кылса, элден мурда өзүнүн алдында өз баркы түшмөк, басынып кем болуп калмак. Андай киши десантка командир боло алмак әмес, болуп да кереги жок эле.



Күн батарда сарайга Тыналиев башкарма менен Чекиши биргат келгенде бул оюнун адилет экенине Султанмурат дагы бир жолу көзү жетти. Өздөрү да чарчап, алыс жолго барып кайткан аттары да жука чабысынан бери баткак болуп, араң буттарын сүйрөп келди. Ал экөө тан эрте Аксайга кетишкен, мына азыр кайтып отурушат. Бирок ток пейил келишти. Эки күндөн кийин Аксайга жөнөй берсе болот дешти. Жер көөп, кырандар жаап, балкып жатат, канча айдасаң айдай бер. Жүртунардын ордун белгилеп келдик. Эми көчүп барып, кышы менен көргөн камылганы ишке ашырыш гана калды дешти.

– Өзүнөр кандай, балдар? – деди Тыналиев.
– Көнүл ачық, санаа тынчпы? Эмне сунуш, оюнар бар? Айткыла азыр, Аксайга көчүп барғанда кеч болуп калбасын. Айылдан алыс кеткенде аттин деп жүрбөгүлө.

Балдар унчукпады, бышып калган маселе деле жок эле, өз тиричилигиндеги майда-чүйдө кысталыштарды айтууга эч кимиси батынбады.

– Биздин командирибиз бар, – деди Эргеш. – Ошол айтын, баарын билет.

Ошондо Султанмурат айтты: камылгабыз бүткөндөй эле болду, чокойлорду көктөдүк, кийимдерди жамап-жаскадык, суукта жамынарга бирден тон алабыз, кыскасы азыр десенер азыр, эртен десенер эртен жөнөй беришке даярбыз, – деди.

Анан тамак-аш, жашоо жагын кенешти, ашпаз, отун-сүү, үй, жем-чөп жагын такташты да, күн бузулбаса, кар жаап жибербесе эки-үч күндөн кийин жөнөшмөй болду...

Аба ырайы жакшы эле, асман бетин үзүк-үзүк ала булут капитан, булуттан чыккан күн ачуу тийип, кайра жашырынып кеткиче жерди нымшытып, нымтыраган буу көтөрөт, нымдуу аба жаз жыттанып турат...

Ошентип күткөн күндөр кирип келди... Баарынын ою ал күндөргө байланган...

Канчалык сарамжалдана камынышса деле болбой жөнөөр алдында бир топ майда кемчиликтер дагы чыкты. Эки аттын жабуусу жок э肯. Жарайт деп сактап жүргөн эки жабуу далдалынан жыртылып, жамаар жери калбаптыр. Көктөмдүн түндөрү суук болор, айрыкча алгачкы аптадагы түндөрү кыш түнүндөй болуп, ишке жаңы кирген эти ката элек аттарга кыйын болоор... Илгери буурусун менен жер айдап жүргөндө оболку күндөрү жердин тонгологу эрисин деп, түшкө чейин күтүп калаар элек деп, Чекиш чалдын айтканы эсте... Андай болсо, түнкүсүн суук жеп калган ат күндүз кошко жарамакпы...

Султанмурат конторго бир жүгүрүп, биргат менен башкармага эки жүгүрүп жүрүп, акыры айыл ичинен жарактуу эки жабуу табышты.

Бирок кайда жүгүрбөсүн Мырзагүл эсинен чыкпады. Жөнөөр алдында аттамчыктан дагы бир тосуп алсам деп самады... Ага чолосу болбоду. Айтылаар сөз аягына чыкпай калгандай, сүйлөшөр сөз бүтпөй калгандай, өзүн күнөөкөр сезип, ушу бойдон жолугушпай жөнөп кетээрине күйүндү. Баягы күнү кыздын көзүнөн өзүн көргөн Султанмурат бу күндөрү Мырзагүл да аны ойлоп жүргөнүн туюнду. Бирок Мырзагүл кыз башы менен жолугушууга аракет кылмак беле. Кыз намысы ага жол бербес, саймалуу жүзаар-



чысын белектедиби, сырын ачып, оюн айтканы ошол, калганы жигиттин иши...

Дагы бир жамандық болуп кетпегенде кызга жолукмак эле. Жөнөөрдөн мурунку күнү балдар аттарын ақыркы жолу деп сууга айдал калды. Султанмурат мына бүгүн Мырзагүлдү күтүп калмак. Сарайдын оозунан Чекиш биргат жолукту. Кашы үйрүлүп, кабагы салыңкы. Күйкүл сакалы чокчоюп, тумагын көзүнө түшүрө кийиптири.

– Кайда? – деди ал.

– Сууга.

– Токтогула. Анатай, сен үйүнө бар. Апан кичине сыркоолоп калыптыр. Бар, бар, атты коё берип, азыр бар. Силер, балдар, кууп барып сугарып, кайра тез кайткыла. Мен ушерде күтүп турам!

Аттарды сууга кууп баратып да, кайра айдал келатып да Султанмурат кылчактап жолду кайрай берди, бирок Мырзагүл көрүнбөдү. Али мектептен кайтаар маалы боло элек болчу. Чекиш мынчалык эмне шаштырды? Эмне балакет болуп кетти? Шаштырбаганда суу жээгинде күтүп турбайт беле! Аттамчыктан дагы бир жолу тосуп алсам дегенде эки көзү төрт болду...

Балдар аттарды сарайга айдал кирип, ордуордуна байлаган соң Чекиш төртөөн тен четке чакырып алды.

– Сөз бар, – деп күнк этти. – Отургула.

Балдар дубалга сүйөнө сыңар тизелеп отурушту. Тыналиев башкарма туруп сүйлөйт, сөзүн уккандарды да алдына тургузуп алат, Чекиш чал болсо тескерисинче, жайма жай отуруп алып, шашпай сүйлөшкөнгө көнгөн. Айылдын карыясы деген ошол. Ошентип балдар отурган соң

Чекиши серейген чокчо сакалын сылагылап, капалуу күнгүрөндү:

— Силер эми бала эмессинер, жигитсинер. Турмуштун ачуу-таттуусун эртелеп таттынар. Эртелеп ысыкка күйдүнөр, суукка тондунар. Бешененерге жазылганы ушул болсо айлаңар канча. Мына бүгүн да бир суук кабар келди, Анатайдын атасы Сатаркул бронтто окко учуптур, шейити болгур. Бирөөнөрдүн башыңарга мүшкүл түшкөндө башкаңар тикенерден тик турup, караан-жөлөк болуп, кайрат бергенинер он. Жаш эмессинер. Баргыла, батага келген элдин атын алыш дегендей, каралашып тургуда. Эл барып атат, силер да ошерде болгула. Аナン Анатайдын жанына туруп алыш, сай-сыздатып бышактай бербей, ыйласаңар жакшылап өкүргүлө. Анатайдын досу экенинерди эл билсүн. Силерди шаштырганым ушул, жүргүлө, чогуу барабыз...

Анатайдын үйү көчөнүн учунда эле, алар жалгыз аяк жол менен ээрчишип баратты. Туштарптан атчаны атчан, жеөсү жеөлөй баштарын жерге салып, Анатайдын үйүнө бараткан эл.

Күн ала булут болуп турган. Күн булутка киргендө, төмөн талаадан жанды жеген ызгаар жел тизени какшатат. Мына азыр там үстүнөн бурк этип асманга атылган өрттөн бетер айыл үстүнөн калың өкүрүк-ый чыгат. Ата-бабаны коктусуна корголотуп, тектирине эркелетип келген тиги Улуу Тоонун дагы бир кулунун жоктогон ый. Алыста окко учкан кулуну эми эч качан кайтып келбейт, үмүт үзүлүп, күдөр соолор, бирок, эл дагы бир кишисинен кемип, үй эссиинен түбөлүк ажыраганы ошол. Бул ойлоруна жүрөкзаада болуп, кабыргасы кайышып, заарканып



баратты Султанмурат... «Көптөн бери кат-кабары жок, атам кандай күндө болду экен? Аман бекен, соо бекен? Апам эси чыгып, араң жүрөт? Момундай жамандыктан сырткары болсо экен, жамандыгы угулбаса экен!»

Алар жакын барганда Анатайдын үйүнөн аба көзөп ачуу чанырык чыкты, аны коштогон калын ый-өкүрүк көчөгө батпай турган жоон топ элди коштоп, сел алгандай каптап кетти...

Чекишичи ээрчип бараткан балдар жабыла окурук салды...

— Эсил-кайран атакем оо-ой, эми кайдан көрөлүү!..

Ушул учурда алыста өлгөн Сатаркул жалан Анатайдын эмес, баарынын атасы болду, эсилдигин козгоп өкүргөндө кайран киши балдардын эң жакыны сыйктанды. Адамдын жакындыгы, улуулугу көзү өткөндө гана билинет... Бул сезим илгертен боло келген, түбөлүк кала бермек...

— Эсил-кайран атакем оо-ой, эми кайдан көрөлүү!..

Балдар Чекишичи ээрчип өкүргөн бойдон эл аралап, эшик алдына барышты да, босогодо өбөктөп-мөгдөп өкүрүп турган Анатайды көрүштү. Кайгы адамды чөгөрүп салат. Балдардын ичинде алдуусу, олбурлуусу, баарынан улуусу ушул Анатай эми ак бороондо адашып калган кулундан бетер бүрүшүп, башына түшкөн каран күнгө басынып, жаш баладай боздоп, муздак дубалга чекесин сүйөп, «атам-ой» деген сөзгө тили күрмөлбөй өпкөсүн кагып, муңканат. Жанында чырылдап ыйлап, үкөлөрү турат.

Балдар Анатайдын жанына катар тура калып, коштоп өкүрүштү. Жолдошторун көрүп,

Анатай ого бетер бошоду, арманын айткандай, тегеректеги кулак тундурган улуу ыйдын кайгысынан коргоп алгыла дегендей ого бетер боздоду. Султанмуратка баарынан да Анатайдын ушул каросу жок калган жетимчилиги оор тийип, муун-жүүнү бошоду. Балдар эмне кыларын билбей, кантип коргоп алыштын айласын таппай тегеректеп турушту. Эч кимде коргоп алаар арга жок эле. Бирок эч ким Султанмураттын топтон сууруулуп чыгып, көчөгө чуркаганын, автоматын кезей кармап, түз эле ошол кан күйүп, согуш жүрүп жаткан жакка жөнөгөнүн, буйдалбастан фронтко кирип барып, Анатайдын атасынын өчүн алып, айыл элиниң кайгысынын өчүн алып, огу түгөнбөгөн, үнү басылбаган автомат менен фашисттерди кырып-жоуп киргенин эч ким байкабады...

348

Аттин, бирок колунда автоматы жок эле!

Командир эмеспи, ошондо Султанмурат Анатайга кайрат айтты:

— Ыйлаба, Анатай. Айла канча. Мына Эркинбек менен Кубатбектин аталары да согушта өлдү. Өзүн билесин. Менин атаман да көптөн бери кат келбейт. Согуш деген ушул экен да, кантебиз. Эгер жардам керек болсо, айт, Анатай, аянбайбыз. Эмне кылсак кайгынды кичине женилдетебиз, айт, Анатай...

Бирок Анатай дубал сүзүп турган калыбында эки ийини солуктап, эчтеме айта албады. Султанмураттын бул сөздөрү аны сооротпой эле жүрөгүн эзип, ого бетер муунун бошотту. Өпкө-өпкөсүнө батпай, көгөрүп муунуп кетти. Султанмурат жүгүрүп барып, чөмүчкө суу сузуп келип ууртатты.



Султанмурат эми өзүн буердеги көп иштерге милдеттүү сезди. Аракет кылышп, жардам көрсөтүп туруу керегин билди. Төртөөлөп арыктан суу ташып, отун жарышп, самоор коюп, келгендердин атын алышп, кайткандарды аттантып жүрүштү...

Эл арылбай келе берди. Бирөөлөр батага келип атса, башкалар парсынан кутулган сон шашылыш иштерине жөнөп жатты. Балдар гана Анатайдын жанынан карыш жылган жок.

Баарынан да Инкамал-апай келгенде кыйналды Султанмурат. Жетинчи класстын кыздарын ээрчите келген экен, арасында Мырзагүл жүрөт. Инкамал-апай Анатайды кучактап алышп, буркурап-боздоп ыйлады, элдин баарын жашытты. Баягы төлгөчүнүн айтканы келбей, өзү да ага ишенбей, убайым тартып жүргөн байкуш апай уулун сагынышп, ардемени ойлоп коркуп жүрүп, ичине толгон бугун чыгара ыйлады. Апайынын жанында кыздар да ыйлады. Мырзагүл башын жерге салышп, үн чыгарбай муунуп ыйлап турду. Согушта жүргөн атасы менең агасын эстеп ыйлап жаттыбы, башын көтөрбөдү, Султанмуратты карабады. Бирок кайгы басып, ыйлап турган ушу турушунда да ал баарынан сулуу көрүндү. Карап туруп Султанмураттын жаны кейиди, сүйгөнү ушул кыз экенине сыймыкташып да турду. Жанына барышп, кучактап алышп, кыздын кайгысын өз кайгысына кошуп, биргэ ыйлагысы келди...

Ай, Мырзагүл, Мырзагүл,
Ак кептер сенсиң кайкыган...

Анан бир карыя куран окуду. Калың әл бүт отуруп, ыйлагандар ыйын токтотту. Ар ким өз

оюна батып, жабыла алакан жайып, алакандарын жазмыштын китебиндей кадала тиктеп, миндеген жылдар мурун жердин түбү Арабстандан келген курандын салтанаттуу, уккулуктуу кыраатына кулак төшөдү. Карыянын конур үндүү кырааты абанын толкунуна кошо толкуп, туулмак жалган, өлмөгү ак бу дүйнөнүн түбөлүктүүлүгүн айткан куран азыр Анатайдын согушта шейит болгон атасы Сатаркулга арналып окулуп жатты. Кулагы куранда, көнүлү кызда Султанмурат бет алдына кармаган алаканынан ашыра Мырзагүлдү карады. Кыз ойго чөмүлүп, татынакай болуп отурган экен. Бирок Султанмуратты карабады, же карай албадыбы, же әлден айбыктыбы, айтор ыйлаган жүзү нурланып отурду...

Ошол бойдон экөө бир ооз сүйлөшө алышпады, кайтаарында гана Мырзагүл бир жолу мунайым карап, акырын баш ийкеди да, кете берди. Султанмураттын ичи тызылдап калды: ай, Мырзагүлүм, сүйгөнүм.

Сатаркулдун үйүндөгү ый акырындап бастай берди. Көздүн жашы түгөнүп, көкүрөктү күйгүзгөн ысыгы муздал, атадан ажыраткан ажалга аргасыз баш ийип, эс жыяр учур келатты. Йи деген ажалдын өкүмүнө адамдын каяша айтканы, каршы чыкканы, бийлигине көнбөйм дегени. Бирок жоготконун кайра таппасына көзү жетип, түнүлгөн учур баарынан оор. Кыйын кайгы, туюк ой мына ошондо басат адамды.

Башын шылкыйтып, Анатай дубалдын түбүнде отурду. Анын кебетесинен Султанмураттын жүрөгү шуулдады. Кечээги эле күчтүү, ачуулуу, орой Анатайды кайгы бүгүн мөгдөтүп салды. Мындан көрө жер тепкилеп чыңырып, өкүрүп, бакырганы жакшы эле.



Бул мөнкүрөгөн аргасыз жалғыздыгынан кантип куткарып алыштын айласын таппады Султанмурат. Бирок бир айла кылыш керек эле, ага жардам берчүлөр, колдон алчу жолдоштору жанында турганын сездириш керек эле.

— Анатай, бери келчи, сөз бар, — деди Султанмурат. Анатай алсырап, тизесин таяна ордунан турду. Экөө бурчту айланып кетиши.

— Анатай, сен ойлобо... таарынба мага... — деди Султанмурат сөз таппай мукактанаң. — Мен анда... Эгер керек десен жұзаарчыны сага эле берейин...

Анатай муңайып күлүмсүрөдү.

— Бул эмне дегенин, Султан! Кереги жок. Жұзаарчы сеники, эч кимге бербе. Мен тим эле... Мен каракүчке... Сен кечирип кой, унут. Мен экинчи антпейм, Султан. Мага эми әчтеменин кереги жок... Атам... атам... байкуш... Биз аны сагынып... — Анатай кайра мууну бошоп, карманса да болбой, кайрадан буркурап жиберди.

Жаштайында туш келип, өсүп жаткан мезгилдин суук шамалына кайыгып, элден бөтөн туруп алышп, экөө тен ыйлады...

IX

Аксайдын жакасына кош түшкөнгө үч күн болду. Тунжурап ээн жаткан чыбырдын үстүнөн үч күндөн бери кошчулардын үнү чыгат.

Күдүрөйгөн боордо Аксай десанты айдаган алгачкы тилке кара-күрөндөнүп чубалжып жатыш калды. Кадырлесе бир топ жерди конторуп салышты, карасаң көз кубангыдай. Эми күн жакшы болуп берсе болду, иш ыкчам жүргүдөй.

Манастын Улуу-Тоосунун этегиндеги кен жайыктын жымжырты кылымдан бузулбай келген. Аксайдын талаасы ушундан башталат. Мындан ылдый куюлуп, эки тарапка этеги жайылып, Чымкент, Ташкендин суу көрбөгөн эрме чөлү уланат. Ушул кен талаанын алкымында, Улуу-Тоонун этегинде ээрчишкен үч кош кыбыраган конуз сымал көрүнөт. Конуздар боор таянып жылып, артына тилкеленген из калтырып бараткансыйт.

Азырынча үч эле кош жүрүп атты. Эргеш менен Қубаткулду ным уча электе күздүк малалайсынар деп, айылга алыш калышкан. Ал керектүү, шашылыш жумуш экени түшүнүктүү го, бирок Аксайдын убактысы да күтпөйт. Белгиленген жер айдалар замат үрөн сәэп жетишип калууга кошчу десант таң аткандан күн баткыча жапырт аракет кылбаса убакыт өтүп кетээр. Султанмураттын тынчы кетти, калган эки кош бүгүн келээр бекен, эртен келээр бекен деп, аябай күттү. Эки-үч күнгө деген, али жок, ошол үчүн Чекиш биргат менен жаакташып калган.

— Тыналиев башкармага айта барыңыз, аксакал, өзү келип текшерсин. Үч кош менен эчтеме бүтпөйт. Тапшырманаар аткарылбайт.

Чекиш чал эмне демек? Кантмек? Ойлогон ой көп, кол кыска. Баарына көзү жетип турат, баардык ишти кезеги менен, тартип менен бүтүргүсү бар, бирок туш-тараптан чыккан өрттөн бетер баардык жерге кол керек, убакыт кыстап келет. Жазда бүтчү жумуш жазда эле бүткөнү жакшы го, бирок киши жетпейт, оокат аз. Кечээ күнү ал тиги дөбөдө үнкүйүп отуруп, ушуларды ойлоду. Аны Султанмурат деле түшүнүп, кайра биргатка боору ачыды. Айылда үзүмчүлүк, мал

Х

Эртеси күн чайыттай ачылды. Кечээги алайдулойдүн изи-жыты жок. Болгондо аба ным, саал чыйрыктырып сыйдырым салкын, жердин бети кыламык кар, бирок тоо башкача, эски кийим ордуна жаны кийим кийинип, сүткө чайынгандай таптаза. Чыгыштын көк асманын түркүн түс нурга бөлөп, дүйнөгө өзүн жар айтып жадырап, тоо артынан күн чыкты. Аксайдын адымагы, чыбыры, андан төмөн ағылган жайык талаасы алаканындагыдай учу-кыйырына чейин көз алдыда. Айрыкча Манас-Атанын керме тоосу түн ичинде жакын жылып келгенсийт, ишене албайсын, бирок көзүн көрүп турат, боорунда туулуп-өсүп, эми боорунда тирилигин кылышп жүргөн перзенттерине кайрат бергенсип, тоолор жакын келиптири, ошол үчүн баштагыдан бийик, баштагыдан улуу көрүнөт, көкүрөк керип бараанданат. Сыртка жаны чыккан балдар тоолордун залкарлыгына, сулуулугуна, улуулугуна таң калып, сыймыктанып карап турушту.

Күн нуруна чайынган тоолор ушул saatта алысада, жакын да, сүйкүм да, сүрдүү да көрүндү...

Үрас, ал күнү Аксайга жаны таң атты.

Жер кичине тоорсусун деп, балдар айдоого шашпай чыгышты.

Ага чейин аттарын кашып-тарап, сергитип, жабдыктарын тууралап, нымдашкан сулуну күнгө жайып, майда-чүйдө иштерин бүтүрүштү. Күн бат эле ысыды. Балдар аттарын коштоп, соколорго жөнөштү. Соколор жерге батып калган экен. Үчөөлөп ар бирин бирден оодарып, тиштерин тазалап, дөңгөлөктөрүн майлашты. Анан аттарды кошту. Бүгүн бул айдоону бүткүдөй

булушса, эртең жаңы айдоого түшмөк. Иш эпкиндүү башталды, кызуу журду. Түнүндө эс алыш, эртеменен кашынып, тазаланып, бой жазып алган аттар соколорду тың тартышты. Кам эти чыйралып, ишке кадимкидеги көнүп калыптыр. Оор ишке мал деле болсо, көнүшү кыйын, көнгөн соң иштин оордугу анча сезилбейт. Кечээ күнү жан үрөп жакшы эле айдашкан экен, азыр сыйырымга жер бат тоорсуду да, конторулган дың катпады, желдеген соң күндүн ысыгына майдаланып жатып калды. Айдоонун сапаты ушунда.

Бүгүн күн деги онунан берди. Ишин шыр жүргөн, жашоо тиричилигиндин маңызы дааналанган, турмушуң жөнөкөй, сонун көрүнгөн күндөр болот эмеспи. Кыштын кыраан чилдесиндеги кыйналган мээнет бекер кетпегени ушул, соко жерди чытырата тилип, дүйнө кенен, көнүл чак. Бүгүн Эргеш менен Кубаткулдар келип калар. Беш соко, беш кош деген оңой күч эмес. Десант деп ошондо айтса болот. Анан үрөн сээп, маласын тартып сал да, Баба дыйкандан түшүмүн тилеп жата бер! Жаздык буудайдын да ууздай болгон өзүнчө касиети бар эмеспи. Чекиши биргат айткандай, жаздык буудай түшүмдүүлүгү жагынан гана күздүктөн калбаса, нанынын даамдуулугу күздүктөн артыкча. Баба дыйкан жамгырын кенен берсе. Ушунча мээнет зарп болуп, мандай тер төгүлүп жаткан соң жамгыр деле аянбас, а көрө тыяктағы согушуп жаткандар бекем туруп, кетенчиктебей илгерилесе, кийин бу жаздыктын нанын жегенде тамакка түйүлбөгүдөй болуп, абийир менен душманды сүрүп турушса болгону...

Ошентип балдар тилкени эки тилимден көнгөйтөн беришти. Алдыда Султанмурат, андан эки

жүз кадамча артта Анатай, жарым чакырымдай кийин жакта Эркинбек...

Жон нымшытып, күн ысып келатты. Тұндөн калган кыламық бат эле жок болуп, адыр-дөндө жашыл ыран жылбырскалана түштү. Жомоктогудай болуп, айдоонун бир учунан баратсаң он жағында жашыл килем, кайра кайтып аягына баратсаң сол жағында жашыл килем. Күн табына жылынган сайын жер жылуу ным жыттынып, көөп келет. Үч кош болсо Аксайдын боорун тилип, жалданган бороз таштап баратат...

Жакын жерден торгой учту. Қекөлөп барып, канаттарын дирилдетип токтой калды да, сайрап кирди. Нараактан дагы бир торгой сайрап жатты. Дагы бир тараптан торгой үнү угулгансыйт. Үйү жок, жайы жок, отун-суу менен иши жок, үстүнө жапкан жалбырагы, конуп отуар бутагы жок, шыбактуу талаада жашап, сайрап күн көргөн торгойлорго Султанмурат күлүмсүрөп баратты. Ушул жашоосуна ыраазы бул макулуктар. Жазга ыраазы, күнгө ыраазы, башка эчтеменин кереги жок. Кечәэги алай-дүлөйдө булар каерге жашынышты экен? Эптең түнөп чыккандыр, мына эми анын баарын унуп, сайрап жатышат. Адамдын моокун кандырат, сезимин козгойт...

Жаз келет деген ушу да, эми кыш кайрыла албас. Жаз жарыш, иш чачтан көп, бул айдоо башталмасы гана. Заарканып әмне! Бүгүн Эргеш менен Кубаткул келип калса, десант толук болуп, иш да ыкчам илгериләэр...

Маал-маалы аттарын «Чү!» деп коюп, Султанмурат тетигинде четтеп бараткан атчанды көзү чалды. Ал айдоонун тигил учун кайрып, тоого бет алып барат, улам-улам кошчуларды

карап коёт. Асынган мылтыгы бар. Башында сансаң тумак. Мингени сөөктүү жээрде ат. Артагы балдар да көрүп, кыйкырып калышты:

– Эй, мергенчи, бери кайрыла кет!

Бирок мергенчи жооп кылып үн салбады. Токтобостон, жакындабастан, улам карап коюп кете берди. Султанмурат кишинин караанын көргөнүнө кубанды, аттарын токтотуў, үзөнгүгө туралды:

– Эй, мергенчи, шыралганца ыракмат! Ыракмат дейм! Жолун болсун!

Бирок тиги атчан унчукпастан өтүп кете берди. Укпайт дегидей ыраак эмес болчу, бирок жооп кайтарбады. Кыязы шашып бараткан немеге. Аздан сон дөңдү ашып, көрүнбөй кетти.

Жарым saatтай убакыттан кийин дагы бир мергенчи көрүндү. Ал дагы мылтыкчан экен, ал дагы тоону бет алыш кетти. Ал айдоонун быяк четинен айланып өтүп, ал да балдарды улам карап өттү, бирок кайрылбады, унчукпады, кошчулар менен саламдашпады. Салт билбegen немелерби, болбoso кошчу көргөн жолоочу кыя өтпөйт, кайрылып саламдашып, иш илгери болсун, кырман толсун, кепсенге келээрбиз деп кетет эмеспи. Чекиш чал айткандай, азыркы адамдар башкача болуп калганбы. Салтты унтуш деген эмне, айтса-айтпаса Чекиш чалдыкы туура белем.

Мергенчилер кеткендөн кийин бир сонун окуя болду.

А деп Анатай көрүптүр. Көрүп эле тамагы айрылганча кыйкырып калды:

– Турналар! Ээй, карагылачы, турналар учуп барат!



Султанмурат башын шак көтөрүп, асманды карады. Төбөсү ачык, түбү жок, тунук көктө конгуроодой үн салып, кээде бир-бирине орун алмашып коюп, эки ача тизилген турналар учуп баратыптыр. Бийик учуп баратышат. Бирок асман андан бийик. Учу-кыйры, түбү жок ээн көктө каалгыган турналар шамалга учкан кыз жоолугундай болуп, көздүн жоосун алат. Султанмурат чалкалап карап туруп кыйкырды.

– Жаша-аа! Турналар!

Түшкө кирбес укмуш көргөнсүп, үчөө тен кыйкырды:

– Турналар! Турналар! Турналар!

Турналардын эрте келгени жаз менен жайга жакшы жышаан деген карыялардын сөзүн эстеди Султанмурат.

– Эрте келген турналар жакшы жышаан! – деп ээр үстүндө артына тоголоно берип кыйкырды ал Анатайга. – Түшүм болот! Түшүм мол болот.

– Эмне, эмне? – деп Анатай жакшы укпай жатты.

– Түшү-үм! Түшүм мол болот!

Анатай артына толгонуп, Эркинбекке кыйкырды:

– Түшүм мол болот! Түшүм! Эркинбек жооп кайтарды:

– Уктуум, укту-ум! Түшүм мол болот!

Турналар көк мухитке киринип, кээде жабыла, кээде жалгыздап үн салып, канаттарынын учтарын гана эрине каккылап, каалгып сүзүп баратты. Бүгүнкү тунук, таза абада сурнай сымал кооз созулган моюндары, учтуу ничке тумшуктары, бири бооруна бекем кыскан, бири бошураак каткан кара шыйрак буттары даана көрү-

нөт. Каалгый каккан канаттарынын учтарын-дагы ак чалгындары чаарланат. Балдар ошентип акыйкат карап турганда турналар ақырын-дап төмөндөй баштады. Тиги этектеги адырмактуу боорго ағызып бараткансып, турналар жа-пыстагандан жапыстады. Султанмурат бала болуп башына жүн чыкканы турналарды жакын жерден көргөн әмес. Қачан болсо бир көргөн түштөй бийик асманда учуп өтүп кетээр эле.

— Карагылачы, карагылачы, конгону ба-ратат! — деп кыйкырды Султанмурат.

Үчөө тен аттарынан ыргып түшүп, кошту ор-ду-ордуна таштаган бойдон, турналар конуп ба-раткан адырды көздөй чуркашты.

Жан аябай тызылдашты. Жакын барып көрүү-гө кызыгып чуркашты. «Укмуш ээ!» — деп өздө-рүнчө энтиге кыйкырлып чуркашты.

Ай, андагы Султанмураттын чуркаганы! Со-гончогу жерге тийбей дикилдесе жашыл кыран жамынган жер алдын тосо жылып келаткан-дай. Тоолор жандай жүрдү.

Нары карай конуп бараткан турналар кайры-лып, бери карай каалгып сүзүп келаткансыды. Кубанычка көкүрөгү өрөпкүп, буту жерге тий-бей учуп бараткансыды. Турналардын бири бир тал канатын таштап кетсе Мырзагүлгө алпарып берээр элем деп, бул укмуш окуяны бүт айтып берээр элем деп, ээлигип чуркады. Жетсе эле болду турналарга, көрүп калса болгону. Көкүрө-гүндө күйүгүү әмес, Мырзагүл деген назик се-зимди ала чуркады. Колунда болсо, турнанын бир тал канатын кармап алып, ушу бойдон Мыр-загүлгө чуркап жөнөмөк... Турнанын канатын суна кармаган бойдон Мырзагүлгө учуп-күйүп жетmek...

XI

Балдар тызылдап чуркап баратты. Акшыйган бир көз өнүттөн аларды кароолго илип, улам бирине өткөрүп карайт. Кароол тиктеген кезде ачуу заар, жексурлук күйүп турду. Кароолдун учундагы балдар тепендешип, кипкичине байкуштар... Кароол үстүндөгү төбөсү ачык көк асман дайыны жок кен жатат, а кароолдун учундагы тепендерген балдар кумурскадай тырбандашып, кипкичине байкуштар. Тұксүйгөн жаакка кундакты кыса кармаган колдун сөөмөйү саал эле тартылып койсо, балдар окко учканы, экинчи жүгүрбөй жок болгону... Сөөмөйдүн бир басымы асман-жерди конторуп, турналуу дүйнөнү заматта ташын талкан кылып жибермек да, анан карантүн басып жатып калмак.

— Атаң көрү, кароолдун учунда баратышат, тырс эттирип койсомбу, кынк эте албай жалпы этишсин,— деди кароол шыкаалаган киши демин чыгарбай.

— Койсончу, айбан! Ок менен ойнобо,— деди калың шыралжындын арасында, каптал астындағы карышкыр үнкүрдүн оозунда эки аттын тизгинин кармап турган киши.

Мәэлеп жаткан киши жаак эттери буржуктанып, балдарды кароолдон кетирбеди.

— Башынды чыгарба дейм! — Аттарды кармаган киши киркиреди. — Чуркап, ойноп алышып, кайра кетишет да. Сага эмне жок?

Тиги көнөр эмес. Кундакты түктүү жаагына такап, турна кубалаган балдарды кароолдон чыгарбай кармаганына маашырланып, жата берди. Балдар каткырып чуркап баратат! Кубангынын кара деп, бу кишинин жини келип жатты.

Кайсы арына күлүшөт экен, кайсы жыргаганына кубанышат экен? Атандын көрү...

Кошчу балдар бир топ жерге чуркап барысты, анан бир белге чуркап чыкканда турналар кайра көтөрүлүп калганын көрүштү... Конбой коюшканын карачы. Же конгону баратканы төгүн беле?

Энтиккен балдар эс алып туруп калды. Султанмурат дагы нараак чуркап барды да, каалгып көкелөп бараткан турналарды узата караған көздөрүнө жаш толуп, токтоп калды...

Балдар кайра кайтып, кош айдоону улантты. Күн жакшы тийип берди. Түштө колхоздон араба келди. Аттарга чөп, балдарга картөшкө, эт, ун, отун апкелиптири, Чекиши биргат Эргеш менен Кубаткулду кошмошу менен алып, балдар капа болбой чыдай турсун, башкарма быяктагы эки баланы коё бермей болду, эртен десант толук чогулат дептири Чекиши. Сөзсүз болот дептири дагы. Анан эки күндөн кийин Ак-Сайга Тыналиев башкарма өзү келмей болуптур. Жүк ташып келген арабакеч ушундай кабар апкелди. Баары чогуу отуруп түштөнүштү да, балдар кайра ишине жөнөөрдө ашпоз кемпир Султанмураттан суралып калды: «Ушул араба менен айылга барайын, эртен эле Чекиши менен кошо келип калам; үйдө майда тирилигим бар эле, анын үстүнө самын ала келбесем, баарыңар кирдеп кеттинер. Силер ач болбосун деп, бир казан нан жаап койдум, көжө бышырып койдум, курсагыңар ачканда жылытып ичките...» Султанмурат коё бергиси жок эле, аргасыз макул болду. Чоң эле кишини тыйып, талашып отурмак беле.

Ошону менен балдар айдоосуна кетти. Күн батканча айдашты. Кеч киргендө ошол тилкени



көтөрүм. Жаны түшүмгө кантип жетээр экенбиз деп ар ким тишинин кирин соруп, аран жүрөт. Жем кайда, чөп түгөнгөн, же союп алышка арык малдын эти көк жашык, каны бир жашык. Кеселман жанга ысык-ылык шорпо кылышп бериш үчүн, бир кило эт издең, базарга жөнөштөт. Базар да каатчылык, бир кило эттин баасы мурдагы бир койдун баасына барабар. Анда да эт табылса. Бирок жан багыш керек го. Минээр көлүгү жок, самсыган эл жөө-жаландап, бир салым эт издең, отуз-кырк чакырым жердеги кыштакка барат. Мингич аттардын сүлдөрү калган. Минип чыксан ара жолдо каларыңбышык. Кошко салаар аттарды гана тигинтип араң дегенде кыштан тың алышп чыгышты. Бирок зоруктура иштесен, булар да бат эле иштен чыгып калаар.

Баарын ойлой берсөн үрөйүн учат. Бирок баарынан ашкан балээ тыякта жүрүп жаткан соғуш, же анын качан бүтөрү белгисиз. Каптаган немистин мизин кайтарып, кайра артына сүрүптур, ошого шүгүр.

Бүгүн күндүн түрү башкача. Эртең менен саал ала булат эле, анан тоо артынан күн башбагып, асман кайра боз чаңгылдана бүркөлүп келди. Түшкө жакын айланы-тегерек түнөрүп, суук каптады. Карыбы, жамгырыбы, бирдемеси болчудай... Теребел тарып, түнөрүп турат. Түштөн кийин кошчулар жаан-чачын болсо жамынууга деп, киптарын ала келди.

Чытыраган дынды ичкери карай оодарып, үч кош узун тилкенин мизинде барат: алдыда Султанмурат, андан кийин эки жүз метр жерде Анатай, үчүнчү болуп үн жеткидей артта Эркинбек. Бүгүн кошчулар өздөрү гана калган. Үч

кошчу барат жер тилип. Оң тарабы асман тиреген Улуу-Тоо, сол тарабы кыйыры көрүнбөгөн кен талаа. Тыналиев башкарма иштин башташында гана болуп, анан Чекишти таштап, айылдагы иштерине чаап кеткен. Айылда калган Эргеш менен Кубаткулду быякка эртерээк жөнөтүшкө бүгүн Чекиш кетти. Ошентип үчүнчү күнү соколору, аттары менен үч кошчу калды. Үчөө минтип, айдал бүтүргүс ээн жерди тилип жүрөт, мол түшүм болсун, ач курсактар тоюонсун деп тилип жүрөт...

Түнөк журту айдоодон алыс. Журтта жалғыз үй, бир чөмөлө беде, беш-алты кап сулу бар. Анан дагы ашпозчу кемпир бар. Ишинен да сөзү көп. Отунунар суу экен, тиги жок, бу жок деп, куру шылтоону көп айтып, же учурунда дурустап тамак бышырып койбайт. Талаадагы кошчуларга бир сындырым нан, бир кесе көжө болсо жетет. Кемпир аны да маалында даярдабай, бирөө урушуп жаткансып, өзүнөн өзү сүйлөнүп жүргөнү. Бу киши айылга кайдандыр бир жактан жакында эле келген. Бала-чакасы жок, жалғыз экен. Башкалар быякка келе албайт: балдары бар, үй-жайы кароосуз калат. Ошол үчүн жалғыз кемпир кошчулардын аркасы менен жанын баксын деп жөнөтүшкөн. Жанын бага берсин, бирок жандан башка да айылдан атайы келген иши бар эмеспи. Аны түшүнбөйт, кара жанына карбаластап, ча-чылганы чачылган жерде, төгүлгөнү төгүлгөн жерде. Ага кол кабыш көрсөтүшкө кошчулардын чолосу жок. Ат кош деген трактор эмес, моторун өчүрүп салып, басып кете бергидей, же жер май куюп алып, айдай бергидей. Кошчу чегилүү ат сынары, баштаган иштин аягына чыкмайын чегилгени че-

гилген. Сокону токтоткондон кийин да алар аттарына жем-чөп берип, каамыт-жүгөндөрүн сыйрып, орду-ордуна коюп, майда-чүйдө иштер менен бир топко алек болушат. Анан үйгө жеткенде буттарын тарта албай жыгылат... Таң эрте кайта жумушка... Айрыкча таңкы уйкунун таттуулугун кантесин...

Кошчулардын ойлогону – кош токтобосо дейт, кыштан кам эт чыккан аттар кара терин төгүп, бирок этинен түшпесө экен, кош бүткүчө алдан тайбаса экен дейт. Алгачкы күнү аттар он-жыйырма кадам жерге тартып барып эле, тизелери калтырап токтоп калып жатышты. Айдоону тайыздатып, соконун тишин саал көтөрүштү. Аттар каамытына көнүп кеткиче ошентиш керек болду.

Аттар бүгүн жакшы тартып калыптыр. Курч туяктары дың жерге мылгый батып, төртөө борозго улай жүргөнгө көнө баштады. Чымдуу жер келсе баштарын жерге салып, чымыркана тартышат. Куду алиги окуу китептеги бурлактар сыйактуу. Соко тиш жерди чытырата тилип, аттар кулак түбүнөн тер чыпылдагыча тынбай тартат.

Бирок күн бузулду. Аба нымырап турду эле, заматта суук тартып, анан далбактаган сары кар жаап келди... Кыш али кетпеген экен да, мунысу коштошуп жатканы го. Бирок кошчуларга кыйын болбодубу...

Султанмурат да кабын бурчтантып башына кийди, бирок кардан жакшылап калкалана албады. Дың баскан аттын үстүндө шапалагын төбөсүнө ойнотуп, улам бир атка умтулуп шапалак көтөрүп, шамалга улам бир боорун ача берип, удургуган кар коюн-колтугуна кирди. Лা-

пылдаган калың кар әрип жаап жатты. Айланатегерек чаарала уюлгуп, өйдө карасаң көктүн түбү көрүнбөй, қыбыраган кар көзгө түшүп, дүйнө қууруулуп келди. Шамалга такат бере албай удургуган таандардын үнүндөй болуп, ушул дем қыскан тар чөлкөмдө кошчулардын гана аттындырбай айдаган үндөрү угулат.

Соколор жер тилип барат. Чубалжыган уч караан чаарала мунарыкта толкун минген кайыктай кырга бир чыга келсе, толкундан шыптырылып түшкөндөй кайра жылгага кирип көрүнбөй кетет.

Эзилген ылайдан жууруулуп, жерден ат болуп сууруулуп чыгып келаткансып, таноодон буу бүрккөн аттар жата калып тырмыша тартат. Булчундары буржуя түйүлгөн ысык сооруларына лапылдалп түшүп жаткан кар әрип, жука чабы, боорунан ылдый чуурут. Түяк астында жер сыйрылып, кам кайыштар жондо былжырап, соконун тиштери балчык тиштеп, дыңга мылтып, улам оор тартып, аттар кыйналды. Бирок ишти токтолтуу болбайт. Айдай бериш керек. Эртең күн ачылса, айдоо бат эле шамалдалап калат. Азыр баарынан кымбат – убакыт.

Соко улам тыгылып калып жатты. Султанмурат улам аттан түшүп келип, камчы сабы менен соконун тишине жабышкан ылайды тазалайт да, артта келаткан Анатай менен Эркинбекке кыйкырып коёт. Алардан жооп угуп, боорунан бери шөмтүрөп, тер жыттанып турган аттардын ортосунан қысылып өтүп, дыңда жүргөн атына минет. Аттарга дем берип, дагы айдалп жөнөйт.

Кар басылар эмес. Көк дениздин бетинде бараткан кемелер мисал уч кош калың туманды



жирей ээрчишип, аран жылжыйт. Уюлгуган калың кар дүйнөнүн үндөрүн бүт тумчуктуруп салгандай ыңжың. Кулак чуулдаган жымжырттан кошчулардын гана кыйкырыгы угулат:

- Аната-ай!
- Эркинбе-ек!
- Султанмурат-ат!

Ериген кар экени, же тер экени билинбей жаак ылдый суу шорголойт. Тизгин кармаган колдор муздак карга көгөрүп шишип чыккан, он буту катар келаткан эки аттын тийишкен капиталдарына кысылып, тартып алаар бош жер жок, сыздап барат. Бирок Султанмурат тишенди, артында Анатай менен Эркинбек келатат. Үч соконун алты тиши жер тилүүдө, күн али эрте, токтотор акысы жок. Аттар чыдаса болду, аттар гана чыдап берсе экен. Ошентип, оюнда аттары менен сүйлөшүп, аларга жалынат-жалбарат:

«Чыдагыла, Камбар-Атанаң тукуму, чымыркангыла! Бул оорчулук күн сайын баса бермекпи. Бүгүн кар жааса, эртең күн жадыраар. Чү, жаныбарларым, чү, алгалагыла! Чыдагыла, жаныбарларым, айдоонун аягы тигине, аз калды. Аерден кайрылабыз да, кайра башын көздөй тарatabыз. Чыдагыла, басандабагыла. Коштон чыгара албайм силерди, акым жок. Ошол үчүн силерди кышы менен бакканбыз. Башка арга жок. Кара жер басканга жумшак, айдаганга катуу, силерге кыйын болду, билем, бирок оной мандалак жок, жан терибиз акпай нан жок. «Ушундай боло келген, түбелүк боло бермек», — дейт Чекиш чал. Ар сындырым нан адам тери не жуурулган, бирок аны нан жегендин баары биле бербейт. Бизге нан абдан керек. Аябай

керек. Ошол үчүн сiler менен Аксайда жер ти-
лип жүрөбүз.

Чабдарым, дили тууган, жаңы жолдош жа-
ныбарым, дың басып өзүн барасын. Тартканың
соко, мингизгениң мен. Жанына батыра камчы
чapsам кечир. Айла кеткендеги иш да, таарын-
ба, Чабдар.

Карт күрөндөй каржайган Чонтору, сен он
жагымда бороз малтап барасын. Чабдардан кий-
инки күчтүү сенсисин, ошол үчүн айдоо жакка кош-
ком, ошол үчүн айдоо малтап, соко тартып, сага
башкалардан оор болуп барат. Сени атам макта-
чу. Эсиндеби? Атам менен шаарга барганыбыз
эсиндеби?.. Атаман көптөн бери кат жок, кор-
ком, аны силер кайдан билмек элнер. Согуш-
тагы адамдан кабар кечиксе, коркосун. Апам
сарсанаадан биротоло куурап буттү. Анатайдын
атасын угузганда эле ичинен катуу муңканып
ыйлагандар апам менен Инкамал-апай болду.
Экөө бир баләэни билгендей, бир баләэни туй-
гандай... бирок айтышпайт. Чү, жаныбарым Чон-
тору, чү! Деминен кайтпа, кыйынчылыкка ал-
дырба! Умтул, Чонтору! Чыда, жаныбарым!

Чалкуйрук, сен да бир тууганымдай болуп
калдын. Сен алдыда барасын. Чымыркана тарт!
Чалкуйругун булактап, көркөм атсын. Талыба,
кыйыктанба. Чарчашына жол бербейм. Чү, жа-
ныбарым Чалкуйрук, чү! Уят кылба!

Карагер досум, кандайсын? Жупуну, бирок
жан жолдош атсын. Төрт ат тандап жатканда
сени бекеринен алган эмесмин, ишенип алгам.
Жоошсун, бирок иштен тартынбаган калынды-
гың жагат. Чалкуйрук менен жанаша журөсүн.
Сыртыбыздан сынаган көз болсо, алгач сени
көрөт, карагерим. Сени да таарынтайм, болго-

ну баш чулгубай тарта бер, тарта бер. Аксайдын айдоосун бүтүп, айылга кайтканда сени четке жетелейм, эл көрсүн, билип кой. Биз ошондо Мырзагүлдүн үйүнүн жанынан өтөбүз. Мырзагүлүм үйүнөн жүгүрүп чыгып, а деп эле сени көрөт, карагерим. Быякка жөнөөр алдында кол кармашып коштошо албай калдым. Бирок жүрөгүмү жылытып, жұзаарчысы төш чөнтөгүмдө жүрөт. Кар тийгизбей, суу жугузбай сактайм. Мырзагүл оюман чыкпайт. Аны ойлобой коё албайм. Аны ойлобой койду дегиче ичим эңшерилип, жашоомун кызығы кеткени...

Чү, Камбар-Атанын тукумдары! Чыдагыла, чамдагыла, бир жандай чогуу тарткыла! Чү! Чү!.. Бу кар басылар эмес. Эрип жааган сары кар! Кичине шамалдап турат. Биздин кемпир ат жабуулар менен сулуну жаап койду бекен? Жаппаса сулунар куруду го. Он эки атсынар, анда силерди эмне менен бағабыз? Ишке чыгарда айтып кетпей, эсте жок. Бирок, кар жаап жиберерин кайдан билипмин.

Кызык кемпир биздин ашпозчу. Ач көз. Аттарга сугу түшүп, тамшана берет. Жакшы бағылган экен, согумга жаракчудай экен дейт. Эки эли казы шашпай чыгаар эле. Илгери мындай аттарды ашқа соёр эле. Кырк кулак казан толтура эт салып, кайнаганда зардебин чөмүчтөп сүзүп алаар элек. Жылкынын зардеби кеселманга табылбас дары дейт. Казы деп шилекейин чурутат жезкемпир. Аттарга көзү тийбесе болду. Э, ошо да кеппи. Көз тиет деген калп деп окутпады беле мектепте. Тамакты маалында даярдап турса болду, былжырай берсин. Кызык, кечээ күнү тоо текенин этин салыптыр. Арык экен, антсе да кийиктин эти эмеспи, даамдуу. Эки

мергенчи тоодон түшүп келатып, биздин откөйтүшкөн кайрылыптыр дейт, шыралга таштап кетиптири. Ушундай кыйын кезде салттың сактаган жакшы мергенчилер экен. Бириңчи жолукканга шыралга берген мергенчинин кийин да жолу болот дейт эмеспи. Тегеректен эч жан жок, алардын жолунаң чыккан жан биз болгонбуз го. Болбосо тоо аралай чапсан да, талааны талаалай кыдырсан да жакын жерден киши көрбөйсүн. Кар дале жаап жатат... күчөп алды го... Аттар да такыр жүрбөй калды...»

Аттар калчылдан тартпай калды... Султанмурат аттан түштү да, уюган тизесин араң жазып, теңселе басты. Көз чункурунан бери кара терге түшүп, энтиге дем алышп, тизелери бүгүлүп кетчүдөй калтырап, моюнчак алды, жука чабы, такымдарынан бери ак көбүк болуп турган аттарына жаны кейип, онтоп жиберди.

360

Буу көтөрүлгөн ат сооруларына кар тынбай жаап турду, эрип жатты. Төбөсүнөн баскан ным капты Султанмурат сыйрып таштады да, бүгүлбөй тонгон колдору жан кайыштын илмегин чыгара албай кыйналды. Анан жаны кашайып, Чабдардын мойнун кучактап алышп, буркурап ыйлап жиберди. Аттын кыйгыл-түздүү ысык терин эриндериине жугузса: «Алда байкуш аттарым ай...» деп мунканды...

- Эй, Султанмурат! Кандайсың? Эмне болду?
- деген Анатайдын үнү угулду.
- Чыгар аттарды! – деп Султанмурат кыйкырды.

бүтүрүштү. Айланта карасан, аябагандай көп жерди конторуп салыптыр. Балдардын биринчи айдоосу. Алдыда канча айдоо жатат. Бирок иштин башталышы бар. Башталышы болбосо уландысы кайдан болмок.

Күүгүм талаш акыркы борозду тилип чыгышты да кайрылган жерлердеги алаларды терип айдалап, анан токтолбостон соколорун жаңы тилкеге өткөрүштү. Эртең жаңы айдоо башталат.

Аттарды чыгарып, станга келгенче каш кайрып кетти. Кемпир жок, стан аңгырап ээн. Каруу кетип чарчаган балдар шашпастан, каамыттарын чыгарып, үйдөгү орундарына бөлөк-бөлөк жайгаштырып, он эки атты акыр ордуна пайдаланып жүргөн чөп салынуу арабага эки беттеме тизип байлашты. Эртеменен эрте туруп, аттарын кашып, сугарып алып, кайра ишке жөнөш керек. Карапында карайлашып бети-колдорун жуунушту, үй ичине кичине от тутантып, көжө жылдыктандаң эриништи да, оттун жарыгында кургак нан жеп алышты, муздак суудан бир-бирден жутуп, бүкүлү бойдан жата кетишти.

Султанмурат балдардан кийин уктады. Уктаар алдында эшикке чыгып, аттарды карап койду. Арабанын эки жанына алты-алтыдан байланган аттар кургак бедени жайбаракат күртүлдөтүп, кээде бышкырып коюп, тынч турушкан экен.

Түн мемиреп жылуу. Он бешинен өтүп калган ай отуруп чыкты.

Султанмурат эмнегедир түпөйүл чочулап, бир аз басып жүрдү. Күндүзү көз жоосун алган тоолордун кокту-колоттору айдын жарыгына ала көлөкөлөнүп сүрдүү, теребел тунжурап, карангы түн тумчуктура басып турат, элсиз ээн жай.

Бу күнгө чейин иш менен алек болуп жүрүп, иштеп келгенде күп жыгылып, тырп этпей тан атканча уктап калып жүрүп, түнкүсүн бул тарап мынчалық сүрдүү болорун байкабаган экен. Ушинтип чалды-куйдуланган оюнан ого бетер чочулап, ал үйгө кирди. Ордуна барып, көпкө уктай албай жатты. Карапыны теше тиктеп, көздөрүн ачып жатты. Ардеме оюна келет, өткөндөр эске түшөт. Үйүн ойлоп, сагынычы жүрөгүн өйүдү. Ал жокто үйдөгүлөр кантип жатты экен? Атасынан алиге чейин бир кабар жок. Кат келген болсо, бүгүнкү арабакеч сүйүнчүлөйт эле. Сүйүнчүсүнө эчтемесин аянбайт болчу Султанмурат. Бирок эмне бермек? Берер эчтемеси жок. Күзүндө колхоз эмгек акы берип калса, жарым кап буудай убада кылмак да. Аны ойлоп жатып, анан Ажымураттын айтканын эстеди, атам согуштан кайтканда Чабдарга учкаштыра кет, экөөбүз элден мурда жетип тособуз дегени, то суп алыш, атасын Чабдарга мингизишет да, экөө үзөнгү карман, эки жактан жандай жүгүрүп алышат. Ошондо күйүгүп далбалактап келаткан апасы, калган туугандар алдыдан чыгат... Оо, андай сүйүнүч болсо, Чабдарды коштон чыгарып алыш, ушерден түз чаап жөнөбөс беле... Кийин келип, өксүп калган жерин жүз эселеп айдал салбас беле.

Андай бакыт башка конбосун баланын жүрөгү туюк сездиби, же сагынычтын жүрөк мыкчыганыбы, же санаалардын түгөл жуурулушкан кыйноосубу,— Султанмурат үн чыгарбай буулуп ыйлап жатты.

Анан кадимки аттамчыктан Мырзагүлгө жолукканын эстеп, карапыда кайра құлұмсүрөдү. Кыздын алаканы алаканына жабышып, тумсак

назик колу: «Мына, мен, каалаганын. Мен кубанычтамын. Кубанчымы сезип атасынбы?» – деп тилсиз айтканы азыр болуп тургандай туюп жатты. Анан кыздын кебетесинен өзүн тааныганын, ошого тан калганын, сүйгөн кызы экөө бир жан болуп калганына кубангани да жыргап эстеди. Азыр Мырзагүл уктап жаткандыр. Же уктабай аны ойлоп отургандыр? Экөө бир жан эмеспи... Султанмурат ақырын төш чөнтөгүндөгү жұзаарчыны кармалап, сылап жатты...

Ошентип жатып кантеп уктап кеткенин өзү билбей калды. Тырп этпей уктаптыр. Анан бир жаман түш көрүп, албарсты үстүнөн басып, муунтуп жаткансыды. Алкымдан муунтуп, колдорун артына кайрып жатты албарсты. Султанмурат чоочуп ойгонуп, өңү-түшүн билбей бакырганча бирөөнүн махорка жыттанган салмактуу туурук алаканы жаагын кабыштыра басты.

– Жанындан үмүт кылсан унчукпа! – деди деминен махорканын кычкыл жыты урган неме кулагына кышылдап.

Анан ошол темирдей катуу кол жаагын капшыра кысып, оозун ачты да, чүпүрөк тыгып салды. Султанмурат эсине келип, эмне болуп жатканын баамдагыча эки колун артына карыштыра байлап салды. Султанмураттын аза боюн муздак тер басып өзүнөн өзү калтырады. Булар кимдер болуп кетти, эмне үчүн байлап салышты?..

– Мунусу бүттү, – деп күбүрөдү алиги кышылдак беркисине. – Кана эми тигилерди!..

Карангыда Анатай жаткан ныптада алышып калышты. Анатай бир кыйкырып туйлап калды, бирок аны да байлап салышты окшойт, үнү чыкпай күшүлдөй дем алганы угулуп жатат.

Эркинбекти башка бир коюштубу, онтоп алыш, ошо бойдон унчукпай калды.

Эмне болуп жатканын Султанмурат дале түшүнө албады. Чүпүрөк көмөкөйүнө тыгылып, оозунун ичи кургап, деми кысылды, байланган жип колун кесип, жансеректете уютуп баратты. Үйдүн ичи көзгө сайса көрүнгүс. Бирок булар кимдер, буерде эмне кылышпай жүрүшөт, эмне үчүн байланап салышты, эмне ойлору бар, же өлтүргөнү келгенби? Кайсы жазыгына?

Султанмурат түйлап, ооналактай кетти эле, тигилердин бирөө тизелеп өпкөдөн ныгыра басты да, бармактары темирби, чеке мандайын оё нукуду. Акырын, бирок ызырына тактап айтты:

— Мөнкүбөй жат! Уктунбу? Балдардын башчысы сен болсон керек ээ? Силер бекер жоопко тартылбасын деп байланап салдык билсенер. Түшүндүнбү? — деп кыш-кыш этип айтып коёт да, айткан сайын төбөгө чеге каккандан бетер катуу-катуу уруп коёт. — Эстүү болсонор, аман кутуласынар. Силерди ушерден таап, чечип алганда болгонун болгондой айтып бергиле. Силерди эмне кылмак эле! А эгер тил албай азыр мөнкүчү болсонор, таарынбагыла, ушерден эле коконорду жулуп алам! Былк этпегиле! Өлбөй-сүнөр, — деп алар күшүлдөп-бышылдап, сөгүнүп, какырынып чыгып кетти. Анан аттарга барышты окшойт, аттар үркүп күрс-тарс болуп, кошкуруп жатты. Аздан соң бир топ аттын дүбүртү чыкты, камчынын чыпымдаганы, алиги кишилердин сөгүнүп-тилденгени угулду да, дүбүрт алыстанап барып, биротоло житип кетти.

Бул окуянын коркунучтуу маанисин Султанмурат мына ошондо түшүндү. Уурулар тура бу-

лар, коштун аттарын уурдал кетишипеби! Ызасы ичин өрттөп, алсыз ачуусу кайнады. Колун бошотууга далбас уруп, ары-бери ооналактады, жылыш болбоду. Ого бетер тумчугуп баратат. Башын чулгуп, тили менен чүпүрөктү түрткүлөдү. Оозунун ичи ысып-күйүп, кан даамданып, оп-колжуп жүрөгү айланды. Ошентип эптеп жатып, шилекей болгон былжырак чүпүрөктү аран бүркүтү. Камактан бошотко чыккансып, абадан энтиге дем алганда башы айланып, көңүлү карангылай түштү.

— Балдар, менин оозум бошоду,— деди ал башын көтөрүп. — Менмин, Султанмурат, тирүүсүнөрбу!

Эч кимиси жооп бербеди, бирок тиги экөөтен орду-ордунда кыбыраган шыбырты угулду.

— Балдар, коркпогула, — деди анда Султанмурат. — Мен азыр. Азыр бир айласын табабыз. Силер менин айтканымы кылгыла. Анатай, кайдастың кыбырап койчу?

Анатай дудук кыңылдап, оонай башын көтөрдү.

— Анатай, коё тур, Анатай! Ордунан жылба! — Султанмурат төшөнчү-орундан, ат жабдыктардан артыла оодарылып оонап барып, жанына жетти. — Эми далыны тосуп жат, мен да ошентем, колуну туштат. Колуну туш келтир дейм...

Экөө аркалашып жатты да, Султанмурат байлануу колу менен кыбырап жатып Анатайдын колу байланган жипти тапты. «Нары жат, бери жат, чыдай тур», — деп күшүлдөп жатып, жиптин учун таап тартты эле, бошой түштү. Анатай ыкшап колун чыгарып алды.

XII

Уурулар анча ашыкпай кетип баратты. Текирен-таскак менен жүрүп отурду. Карангы түндө кайда шашмак, арттан келээр куугун жок, байлануу жаткан балдардан качмакпы. Эки таносунан кирген абага ыраазы болуп, алар жата берсин. Аман калгандарына сүйүнүп алар... Бу тегеректе башы түктүү, буту айры башка жан жок.

Уурулар төрт атты коштоп баратты. Ар кимиси экиден, андан көбүн кантип жетелеп жүрмөк. Ушулар алкымга тыгылбай аш болуп кетсе да шүгүр... Ээн талаа, эрме чөл басып, баар жактары алыс. Коно-түнөй үч күн жүрүшсө Ташкенге жетишет. Жеткен соң иштин бир жаңсыл болгону. Ташкендин Иски-Жуба базарында азыр эттин баасы көкөлөп турган кези. Касап, соодагер дегенди Ташкенден издебей табасын. Эпчил кызыл кулактар килолоп эмес, мыскалдап сатат. Иши кылышп кантип сатса антип сатсын, бир кап акча, буюрса, колдо дей бер! Анча акчаны кайда катышат, ыя? Тамаша эмес, чын эле? Көздөн жашырып, кантип алышп жүрүшөт? Берген март эмес, алган март дегендей, алганда да ортон колдой төрт ат алышп баратышат. Бара көрүшөт. Эртерээк жетсе болду. Эми төрт аттын туягын таап алышсын! Акча колго тийген соң житип кетиш иттен оңой... Капканга түшүп кала электе бу чөлкөмдөн эртерээк жоголушканы жөн. Түшүп калсан бүттү дей бер! Трибунал. Эшектин богун жептирип түшүрчүлөр! Акча бар жерде пайгамбaryн да ак жолунан адашкан! Ташкенден нарыканча шаар, канча жерлер жатат... Экөөнүн изин бу жалганда таппай калышты го...

Жазмыш деген ак сөз окшойт. Айла түгөнүп баратты эле. Кулак тонгон аязда, көз ачырбаган бороондо көр оокатка кийик уулап, аска-зоонун чокусунда жүргөн оной бекен. Көктөмдөгү кийиктин эти эмне, көк жашык. Ок-дары да түгөнүп баратты эле. Ач карышкырча желе-жортуп көпкө жашай алышмак эмес. Ошентип, «өлбө, жаным, өлбө» деп калган кезде көктөн тилегендери жерден табылып, алиги мадыра баштар кошчу болуп, Аксайга келип калгандарын карабайсыңбы. Кудай деген куру калбайт, Алла деген ач калбайт! Ар кимдин ырыс-кешигин бөлүштүрүп турган кудай болбосо бу шыбага кайдан тиймек.

Тандабай туруп, аттарды четтен эле чечип алышкан. Тандаганда эмне, баары бир кылка, эттүү, эки элиден кем казы чыкпайт. Эрте жазда мындай согумду кудай өзү буюрубаганда кайдан келмек. Ууру менен бөрүнүн ырыскысы жолдо, жары кудай деп бекер айтпаптыр!

Ошентип корстон көнүл уурулар кете беришти. Эттүү аттарды кызыл эт кылышып салбайлы деп, ашыкпады. Мындай согумдар Иски-Жуба базардагы касапчылардың үч уктаса түшүнө кирген эмес. Мына согум, ач көз сарандар, келе акча!..

Мына, суналган сулуу төрт жылкы кайда баратканын, кандай күнгө туш болорун туйбай бышкырып коюп, желип келатат. Тобу менен айдал жүрүш болмок эмес, андаалап качса, кайсы бириң кубалашмак. Ошол үчүн кайыш нокторун алдын ала белендереп чыгышкан. Ошол ырас болуптур, мына эми, жылкы жаныбар эстүү мал эмеспи, кыйыктанбай коштоодо элпек жүрүп баратат.

XIII

Чабдар ордунда калыптыр. Султанмурат үйдөн жүгүрүп чыгып, Чабдарга ыргып минди да, жулкунган жаныбарды бир тегерете токтой калып, балдарга кыйкырды:

— Анатай, айылга чап! Қармалбай тез жет! Элди чакыр! Мен ууруларды кууп жетип, алаксыта кармап турал. Тезирээк жете көр! Эркинбек, сен ушуерде бол, эч жакка кетпе! Уктуңбу? Анатай, айылга чап! Мен кеттим!..

Жана дүбүрт кеткен тарапка Чабдардын оозун коё берди.

Алга, Чабдарым, алга, жан бирге жаныбарым! Кууп жет ууруларды! Мен жыгылбайм, мен өлбөйм, менден коркпо, өзүнө кубат берсин! Чурка, жаныбарым! Өлсөк бир өлөбүз, ылдамыраак, ылдамыраак, Чабдар! Түн каранғы, мен көрө албайм, сен көрөсүн, тайманбай жанынды үре, аянбай күрпөн-күрпөн кулач кер, жаныбарым! Ушунча алыстап кетишиби? Алды жактан бирдеме караандайбы? Дүпүйгөн караан жылып бараткансыйбы? Каерге жетишти экен? Колдон чыгарып жибербесек экен. Алгала, Чабдарым, алгала!.. Мұдүрүлбө, сүрдүкпө, эки көзүн әкөөбүзгө шам болсун, жаныбарым!..

XIV

— Куугун! — деп бакырып ийди уурулардын бири жакындан келаткан ат дүбүртүн угуп.

Экөө коштоодогу аттарды сабап, чаап жөнөштү. Эми куру санаа менен баюу бүттү. Же бар, же жок. Эми жоголуш керек. Эми куйрукту кыпчып качкандан башка арга жок.

Аттарды башка-көзгө чапкылап, бирин бири шаштырып, урушуп-сөгүнүп, жандарын ала качты. Көп аттын дүбүртүнөн жер дүнгүрөдү. Ат жалында, атчандын кулак учунда шамал ышкырды. Караптагы түн жәэги жок, шары катуу кара дайра болуп бет алды каршы акты.

— Токто! Кутулбайсына, токтогула! — деп айкырык салып, Султанмурат улам жууктап кууп кирип келатты.

Бирок калын дүбүрттөн анын ач кыйкырыгы үзүл-кесил угулат.

Чабдар! Мал асылы Чабдар! Атанын жан жолдошу Чабдар! Тұндұ жиреп, шукшурулуп учту, жаныбар! Бул Аксайдын этегин баскан карантагы түндө мұдүрүлүшкө да, кууганына жетпеске да ақысы жоктой окторулуп чуркады.

Султанмурат ат коштоп өксүй чапкан ууруларды бат эле баса жетти да, окчунураактан жандай чапты.

— Таштагыла аттарды! Таштагыла! Коштун аттарына тийбегиле! — деп кыйкырды.

Уурулардын бири коштогон эки атты алдыңкысына тапшырды да, Султәнмуратка атырылды, аттан оодара тәэп өтчүдөй жутунду. Бирок Чабдар буйтап, жолотподу.

Жайлачудай кууган уурудан буйтап, Султанмурат топ атты коштогон уурунун алдын торой, аттарды кайрый чапты.

— Кайры артка! — деп кыйкырды.

— Жолобо, жайлап салам! — деп күркүрөйт ууру.

Бирок Султанмурат көгөрдү, алдын тороп, кайрый берди.

Ушинтип кайкып учкан топ канаттуудай кайрый сала чаап баратышты. Алиги артынан куу-

ган ууру жете келген сайын Султанмурат топ аттын нары капиталына чыгат, аякка барса, бери капиталына чыгат. Иши кылышп түз качууга ууруларга жол бербеди.

Ошондо караңгы түндү жаңыртып мылтык тарс этти. Султанмурат мылтык үнүн укпай калды. Жарк эткен оттон Аксайдын түн баскан жайыгы, жанынан чаап өтүп бараткан топ атардын карааны, серендеген эки атчан көз ирмемге жарык боло түшкөнүнө таң калышп, ою жыйналбай аттан учуп кетти. Ташка урунган мүрү какшап калганын да сезбей ордунан кайра ыргыш турал калганда астындағы аты мұдүрүлбөй эле окко учканын билди. Чабдар башын жерге ургулап, коркурап, чаап бараткансып төрт аягы тыбырлап жатты...

Жаны кашайган Султанмурат ойлоп-карап турбастан уурулардын артынан чуркады:

— Токто-о! Кутулбайсына! Қууп жетем! Чабдарды әмне өлтүрдүнөр? Атамдын атын әмне өлтүрөсүңөр?

Эсин жыйбай, аргасыз ачууга алдырып, атчандарды кууп жетчүдөй, кайрып келчүдөй болуп, Султанмурат жиниге чуркап баратты. Дүбүртү улам алыстагандан алысталап, уурулар кылчайбастан кетти. Султанмурат ага көнө албады, кууп жеткиси келди. Өрт алгандай бүткөн бою, бети-колу күйүп-жанышп чуркап баратты. Жана аттан жыгылганда кыр таштарга алдырган колу менен бети ысып-күйүп, улам чуркаган сайын чыдатпай ооруду...

Акыры күйүгүп эт-бетинен эки-үч аласалышп кетти. Жүрөгү мыкчылады. Бул тунжураган дүлөй караңгыны жектеп, көзүнөн от чагылышп,

жанына баткан оорудан онтоп, ооналактап жиберди...

Уурулардын алыс кеткен дүбүртү ақырын-дап өчүп баратканын солуктаган Султанмурат жерге кулагын төшөп угуп жатты. Дүбүрт уламдан улам жердин туюк теренинен араң угулуп, аナン биротоло өчтү да, кара жер тынчып жатып калды...

Мына ошондо Султанмурат кынкыстап ордунаң турду, үн сала мунқана ыйлап, кайра артына темселей басты. Сооронор алы да, айласы да жок, же бул каран түн түшкөн Аксайда аны сооротор жан жок. Согуштан кайткан атасын тосуп чыгарда учкаштырып ала барам деп Ажымуратка берген убадасын эстеп алышп, ого бетер мууну бошоду, ого бетер өксөп ыйлады. Эми Ажымурат экөө Чабдарга минип алышп, станчага келген атасынын алдынан чаап чыга алышпайт. Эми Аксайга себебиз деген эгиндин баарын себе алышпайт. Тиштери жаркылдаган соколорун сүйрөтүп айылга салтанаттуу кайтар күн эми болбайт. Мырзагүл эми кубанып көчөгө чыгып тоспойт, Султанмуратты көрүп, сыймыктанып турбайт...

Үмүт-кыялдын баары талкаланды...

Ошол үчүн ыйлап баратты...

Жел жеткирген жаңы кандын жыты каныл-жаарын жарып, араанын козгогон сайын улам кара тумшугун жаланып, ач карышкыр күрпөн жортуп келатты. Жыт кууп, жакындаган сайын ач карыны кынжыйып ичине тартылып, эртемененеки өлүмсүк суз көздөрү от жанып кызарып келет. Кыштан арык чыккан кылкан-даган каман жалдуу дөбөт карышкыр эле. Аксайды кыштаган бөкөндөрдүн арык-торугун

кармап жеп жүрүп, бу кышты кечирди. Эми бөкөндөр казактын эрме чөлүнө кургуйлап түшүп кеткенден бери кабыргасы каржайып, тумшугун желге тосуп, улуп-уншуп отуруп калган. Жаш бөрүлөр тобу менен тоодо аркар-кулжанын алсырагандарын кууп жүрөт. Бу болсо суур канчан чээнден чыгат деп, күнгөй боорду жойлоп келген, чарчаганда ач курсагын күнгө кактап, тилин саландатып солуктап жатат. Бирок бүгүн-эртен чыгат деген суурлар кечигип али жок. Айласы түгөнгөндө карт бөрү күнөстөгү көк ыранды жалмалайт. Ал оокат болмок беле, өзөгүн өйкөп, ичин ого бетер куурутат.

Жаңы кандын жыты башын айлантып күчөгөн сайын бөрүнүн заары күчөп, башка бир иткүш ээлеп калбагыдай эле дегенсип өзүнөн өзү ыркырап коюп, күчөй жортту... Шилекейин чуурутуп азгырган жыт жылкы этинин жыты эле. Жылкынын эти менен тердин буруксуган жыты бөрүнү мас кылып жиберди. Бу бөрү өмүрүндө топ бөрү болуп үч-төрт жолу гана жылкыны кууп, камап жеген.

Бөрү тумшугун сундуруп, карышып калган жаагын ачык кармап, шилекейи тамчылап, ач карыны мыкчылып, жортуп келатты. Таң алдындагы шоокумдуу түндө ач бөрү кубандаган караан болуп, жортуп келатты.

Ушу жутунгандар боюнча боюн токтотпостон барып өлүк жылкыга тиш салмакчы болду, бирок куу бөрү көнүмүш сактыгына салып, шилекейин жалана боюн зордоп токтотуп, өлүктү бир айланып чыкты. Жылкынын өлүгүнүн жанында адам турганын көрө сала бөрү селейе токтоду. Адам чоочуп тура калды.

— Эй! — деп Султанмурат тап берип, жерди тепти.

Карышкыр кетенчиктей секирди да, куйругун такымына кысып, четке жылжый басты. Жолу болбоду. Адам турат. Адам этке жолотпойт. Бөрү жортуп саал алыстай берди да, тык токтот, ыркырап адамга кайрылды. Қөздөрүнөн көк чаар учкундар чачырап, кылкан жалы түксүйдү. Башын ийинине ката жыйрылып, азууларын шакылдата арсайтып, жаалы көзүнө чыгып, акырын жакындай берди.

Султанмурат катуу кыйкырып бөрүнү токтотту да, Чабдардын жүгөнүн шыптырып ала койду. Жүгөндү колуна ороп жиберип, ооздукту салмоорлоп кармады. Эми анын куралы ушу жүгөн болуп калды.

Карышкыр дагы жакындап келди да, кылкан жалы дүгдүйүп, тулку бою тырышып, сескирмекчи болуп, жерге жабышып жата калды. Қөздөрү Султанмураттын көзүнө кадалды. Бөрүнүн көзү курчураак, заардуураак сезилди.

Бирок Султанмурат жалтанбады. Болгондо өмүрүндө биринчи жолу жүрөгү муштумдай эт экенин, ал дүкүлдөп көкүрөгүн ургулап жатканин даана сезди...

Султанмурат жүгөндү онтойлото кармап, илгери жүткүнө даяр турду.



